

018:8  
Б 63

# БИОГРАФИЯ ЖАНА БИБЛИОГРАФИЯ

\***ОРОЗОВА ГУЛБАРА ЖАЛАЛОВНА\***

КБРР.  
44:8

665003.

c50



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ

Ч. АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ  
ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ

**БИОГРАФИЯ  
жана  
БИБЛИОГРАФИЯ**

**\*ОРОЗОВА ГУЛБАРА ЖАЛАЛОВНА\***



**БИШКЕК – 2021**

Кырг.  
016:8  
Б 63

УДК 821.51  
ББК 84 Ки 7-4  
0 - 69

Басмага КР УИАнын Ч.Айтматов атындагы  
Тил жана адабият институтунун окумуштуулар  
Көңеши тарабынан сунуш кылышы

Редактор: ф.и.д. Кадырмамбетова А.К.

Биография жана библиография. \*Орозова  
Гүлбара Жалаловна\*/Баш сезүн жазған жана  
түзгөн ф.и.д. Акматова В. – Б.: ЖЧК «Абыкеев  
А.Э.», 2021. – 202 б. + 2,0 вкл.

ISBN 978-9967-12-912-2

Китепке филология илимдеринин доктору, КРнын илим  
жана техника жаатындагы Мамлекеттик сыйлыгынын лау-  
реаты, КРнын билим берүүсүнүн отличниги Гүлбара Оро-  
зованын илимий ишмердиги, өмүр баяны туурасындагы  
материалдар жана илимий эмгектеринин библиографиялык  
керсөткүчү топтоштурулду.



665003

УДК 821.51  
ББК 84 Ки 7-4

ISBN 978-9967-12-912-2

© Орозова Г., 2021



1-бөлүм

## БИОГРАФИЯ

а) Г. Орозованын илимий ишмердиги  
туурасындагы пикирлер

ОРОЗОВА ГҮЛБАРА ЖАЛАЛОВНА  
(БАШ СӨЗ)

Орозова Гүлбара Жалаловна 1957-жылы 20-ноябрда Тажик Республикасынын Жергетал районундагы Ляхш совхозунун Карап-Шоро айылында туулган. 1974-жылы Жайылган айылындагы А.Дехоти атындагы кыргыз орто мектепти аяктаган. СССР деген бирдиктүү мамлекеттин курамында турганда Кыргызстандын жогорку окуу жайларына Тажикстанда жашаган кыргыздар учун атайын орундар белүнүп, мамлекеттик квота менен келип окушар эле. Г.Ж.Орозова да ошол келишимдин негизинде 1978-жылы В.В. Маяковский атындагы Кыргыз мамлекеттик кыз-келиндер педагогикалык институтунун музикалык, педагогикалык, мектепке чейинки тарбия берүү (музпеддошфак) факультетинде башталгыч класстардын педагогикасы жана методикасы адистиги боюнча билим алган. 1992-жылы Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин филология факультетинин алдындағы кадрларды кайра даярдоо курсун бүтүрүп, экинчи жогорку билимге ээ болгон.

Эмгек жолун 1978-79-жылдары Жергетал районунун Жайылган айылындагы єзу окуган А.Дехоти атындагы орто мектепте, 1979-80-жылдары Ош обласына караш-

туу Чоң-Алай районунун Карамык айылындагы В.И.Ленин атындагы орто мектепте мугалимдик кесип менен баштап, 1982–90-жылдары Бишкек шаарындагы Кыргыз ССРинин Министрлер Советинин алдындагы Мамлекеттик Борбордук архивде архивист, 1-категорияндагы архивист, улук (старший) архивист болуп иштеген.

Орозова Гүлбаранын Борбордук архивдин алдындагы кинофонодокументтер архивинде иштеген жылдарын илимге карай жол деп айтса болот. Анткени үн жазуулар белумунде (Отдел фонодокументов) баалуу документтерге сышаттама жазып, илимий-сурал билме аппарат (научно-справочный аппарат архивных документов) түзүү, архивдик документтер боюнча радио, телеберүүлөрдү даярдо жана газета-журналдарга макала жарыялоо иштерин аткарган. Мындан сырткары кыргыз тарыхына, адабиятына, маданиятына, искусствоосуна эмгек сицирген тарыхый инсандардын чыгармачылык ишмердигин баяндаган эскеруулерүн үн жазууларга тушуруп, архивге сактоо сыйктуу иштерди аркалайт. Ошол жылдары Г.Орозова архивдик материалдардын негизинде ММКларга көптөгөн мазмундуу, тарыхый мааниси бар макалаларды жарыялап, радиоберуулөрдү уюштуруп, телесценарийлерди жазып даярдаган. Мына ушул илим дүйнөсүнө аралашууга мумкундук түзгөн илимий мунездөгү иш тажрыйбасынын шарапаты менен 1990-жылы Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Тил жана адабият институтуна конкурс аркылуу етүп, кенже илимий кызматкер, Кол жазмалар фондусунун башчысы (1992), Фольклор жана ақындар поэзиясы белумунде илимий кызматкер (1994), окумуштуу катчы (1997–2001), улук илимий кызматкер (2001), Фольклор жана ақындар поэзиясы белумунун башчысы (2013) жана жетектеөчү илимий кызматкер орундарында иштеп келе жатат.

Белгилүү фольклор таануучу илимпоз, филология илимдеринин доктору Гүлбара Жалаловна Орозованын

илимий ишмердиги туурасында кененирээк сез кылуу учун ёмур бою тыкан, так жазылыш келе жаткан отчетторду, эскеруулөрдү, турдуу-түмөн иш кагаздарды, илимий эмгектерди жалаң фактыварга таянып дыкаттык менен карап чыгууга туура келди. Ал алгач Тил жана адабият институтуна конкурс аркылуу «Текст изилдөө, дарек таанинуу жана библиография (Отдел текстологии, источниковедение и библиография») белумуне кенже илимий кызматкерлик орунга кабыл алышат. Текст изилдөө жана даректааннуу адабияттааннуу илимидеги эң маанилуу бағыт болуп эсептелет. Тил адабият институтунда жаңыдан ачылган бул белумдун тарыхына кыскача токтолуп етсөк туура болчудай. Анткени мындағы айрым бир фактывар Г.Орозованын илимдеги алгачкы бағытын аныктап, ошол белумдөгү аткарылган иштер кийинки илимий ишмердиктин бекем жерпайы болгонун көрөбүз. 1988–90-жылдарда Тил жана адабият институтунда филология илимдеринин доктору Абылганы Эркебаев директор болуп иштеген учурда илим учун бир топ алгылыктуу эмгектер аткарылган. Академик А.Эркебаевдин «Татаал тагдыр, таза жол» деген китебинде: «Илимий иштердин чыныгы актуалдуулугуна, сапатына айрыкча маани берилип, дал ошол жылдары «Кыргыз адабиятынын тарыхы» деген жаңы төрт томдукту, «Кыргыз оозеки чыгармачылыгынын жыйнактамасы» аттуу 40 томдукту, «Кыргыз тилинин грамматикасынын» эки томдугу, «Оусча-кыргызча сөздүкстү» түзүү боюнча кызуу аракеттер журду. ... Тил жана адабият институтунда 1990-жыл ичинде жаңы белумдөр ачылыш, кызматкерлердин саны эки эседен ашык естү, аспирантура менен докторантурага кошумча орундар белүндү»<sup>1</sup> – деп эскерет. Мына ошол 1990-жылы ачылган жаңы белумдөрдүн бири жогоруда айтылгандай «Текст

<sup>1</sup> Эркебаев А. «Татаал тагдыр, таза жол». – Б., 2004, 36–37-беттер.

изилдөө, даректаануу жана библиография» деп аталып, анын максаты – 1920–30-жылдардагы кыргыз адабиятын изилдөө, репрессияда набыт болгон акын-жазуучулардын өмүр баянын жана чыгармачылыгын иликтее, чыгармаларына текстологиялык иш жүргүзүү; идеологиялык камара-каршылыктардан улам чыгармалары «унутулуп», изилденбей жургөн Молдо Кылыш, Казыбек, Калыгул, Арстанбек, Молдо Нияз, Молдо Багыш сыйктуу залкар ырчылардын чыгармачылыгына жаңыча мамиле жасоо, кайра баалоо; кыргыз адабиятын баштоочулардын (М.Элебаев, Ж.Турусбеков, А.Осмонов, У.Абдукаимов, Ж.Бекөнбаев ж.б.) жарыялана элек мурастарын иликтее, басмадан чыгаруу иштери болгон. Бөлүмдө эң алгач «20-жылдардын адабиятынын» окулдерүүнүн тизмесин тактап (К.Тыныстанов, С.Каракеев, С.Наматбаев, Б.Калпаков, Ш.Кекөнов, О.Лепесов, Ж.Жамгырчинов, Ж.Түлөгабылов, С.Сасыкбаев, Б.Кененсариеv, Т.Жолдошев ж.б.), бөлүм башчысы Ф.И.К. Турдубай Абдыракунов башында турган илимий кызматкерлер жогоруда аталган иштерди бөлүштүрүп алыш, иштеегө киришишкен. Бул жоопкерчиликтуу, ары кызыктуу, ары түйшүктүү, мезгилдин талабына шайкеш келип турган иш эле. Г.Орозовага пландык иш катары белүнгөн Б.Калпаков, О.Лепесов, Ж.Түлөгабылов сыйктуу кыргыз адабиятынын баштатында турган драматург, акын, жазуучу, журналист, агартуучулардын өмүру жана чыгармалары туурасындагы маалыматтарды мумкүн болгон булактардын баарынан издеөгө тишилген. Ал жылдардагы материалдар бут бойдон араб арибинде болгондуктан араб, латын алфавитин үйрөнүүгө туура келет. Ошентип бир кездеги, тактап айтканда 1918-жылдан баштап Уфа, Оренбург, Ташкент, Алматы, Фрунзе (Пишпек) шаарларында татар, өзбек, казак, кыргыз тилдеринде басылып чыккан «Тилчи», «Кемек», «Кембагалдар авазы», «Эркин-Тоо», «Ак жол», «Өруш», «Учкун» газеталарын, «Жаны маданият жо-

\*ОРОЗОВА Гулбара Жалаловна\*

лунда» журналын өз кезү менен көрүп, колу менен кармап, сакталыш калган бардык номерлерин окуп, керектүү материалдарды кириллицага көчүруп чыгат. Мындан сырткары Кыргыз мамлекеттик коопсуздук комитетинин архивин, Кыргыз мамлекеттик Борбордук архивин, Партиянын тарыхы архивин, Алматы мамлекеттик китеңка-насынын сейрек көздешшүүчү басылмалар фондусун, КРУ-ИАНЫН Кол жазмалар фондусун бут караш чыгат. 20-жылдардын адабиятынын өкулдерү туурасында 90-жылдары етө кецири изилдене элек болчу. Жогоруда аталган артурдүү булактарда сакталган бирин-серин маалыматтарды чогултуп, аталган учөөнүн өмүр баянын системага салыш жазып чыгуу, чыгармаларын чогултуу оцойго турбайт. Натыйжада, «Байсерке чечен» (Байсерке Калпаков) деген алгачкы китеңчесин 1994-жылы чыгарат. Калыс караш айтканда, бул эмгек күнсуз. Ушу кичинекей эмгекте опол тоодой тарыхый фактылар, 37- жылдардын каардуу картинасы, 20-жылдардагы кыргыз адабиятынын, маданиятынын телчигүү, өсүп- өнүгүү учуру камтылган. Ушул китеңтеги маалыматтарды толугу менен пайдаланып тарыхчы Жумагул Байдилдеев жакында «Кылым кыйырындагы агартуучу жана адабиятчы» (Б., 2018) деген китебин чыгарды. Мына ушунун өзү Г. Орозованын эмгегинин илимдеги зор тарыхый маанисин көрсөтүп турат. Мындан сырткары ал көптөгөн кызыктуу материалдарды чогултуп, алардын негизинде «Тунгуч журналист» («Бишкек шамы», 1991, 20-август), «Адабий мурас»: О.Лепесов, Ж.Түлөгабылов, Б.Калпаков («Мурас» журналы, 1991, № 5), »Байсерке чечен» («Кыргыз руху» газетасы, 1991, 11-сентябрь), «Адашкан жана чаташкан ырлар» («Кыргызстан маданияты» газетасы, 1991, 24-октябрь), «Манасчы Кенжекара» («Манас» дубурту» газетасы, 1994, №5), «Момия таржымалы» («Кыргызстан маданияты», 1994, 24-октябрь) аттуу макалаларын жа-

рыялайт. Биз жогоруда белгилеген белүмдүн кызматкерлері аткарған мына ушул пландық иштердин материалдары бут бойдон «Кыргыз адабиятынын тарыхы» деген жети томдукка, кийин толукталыш он том болуп чыккан фундаменталдуу эмгекке кирген.

1992-жылы окумуштуулар Кеңешинин чечими менен Г. Ж. Орозова институттун Кол жазмалар фондусуна башчы болуп дайындалат. Архивде иштеп, бул тармактын ишин жакшы билген адис катары Кол жазмалар фондусундагы материалдарды иретке келтирип, «Кол жазмалар фондусунун жобосун» иштеп чыгып, фондудагы көптөгөн проблемалар, аткарыла турган иштер (камсыздандыруу көчурмөсүн (страховая копия) түзүү, тиешелүү техникаларды алуу ж.б.) кошумча акча каражатынын зарылдыгын дирекцияга, окумуштуулар Кеңешине билдирип, бир тоо алгылыктуу иштер жасалат. Башта Кол жазмалар фондусу бир гана бөлмөдө жайгашып, лаборант да ошол жерде отурчу экен. Тар, анан да жалгыз белме архивдик материалдарды сактоонун эрежесине ылайык келбесин, кол жазмаларды окуу залында гана окуу керектигин, окуу залдын жоктугунан кызматкерлер материалды белүмгө алып барып окууга мажбур болуп жатышкандыгын айтып, ошол кездеги КРУИАнын президенти Т.Койчиевге бир нече ирет айтып жатыш, дагы бир белме бөлдүрүп алат. Жыйынтыгында, кол жазмалар да туура жайгаштырылып, окурмандарга да шарт түзүлөт.

Ушул жерден Г. Орозованын илимдер академиясында иштегенге чейин эле Кол жазмалар фондусу менен болгон байланышы жөнүндөгү бир маанилүү маалыматын келтириңүн туура таптым. «1986- жыл. Мен анда Кыргыз мамлекеттик кинофотофонодокументтер архивинде улук архивист болуп иштечмүн. Архивдеги иштин максат, милдетине материалды сактап турруу гана эмес, аны улам жаңы материалдар менен толуктан

турруу да кирет. Ал үчүн ар түрдүү мекемелерге барып, алардагы баалуу, тарыхый, маданий мааниси бар деп эсептөлген документтерди, материалдарды иргеп, архивде сактоо үчүн алынып турат. Мындай иштин өзүнө мунөздүү кыйынчылыгы бар. Анткени ар бир мекеме архивдик материалдарына жеңе позициядан карап, «өз менчигин» оңай эле бере койгусу келбейт. Ал үчүн бир тоо түшүндүрүп иштерин жүргүзүп зарыл болот. Ушундай иш чаранын алкагында 1986-жылы КР ИАнын Тил жана адабият институтунун Кол жазмалар фондусунда сакталып турган фонодокументтерди (чын жазууларды) архивде сактоого алуу үчүн мени жөнөтүштүцү. Бул материалдар XX кылымдын ар кайсы жылдарында институттун кызматкерлери тарабынан фольклордук экспедиция учурунда жазылып алынган. Анда элдик оозеки чыгармалардын жомок, кошок, элдик ырлар, айтыштар, каада-салтка байланыштуу этнографиялык жана диалектологиялык материалдардын цлгүлөрү бар. Ошондой эле залкар ақындар – Токтогул, Коргоол, Бекназар, Айтке, Эшмамбет, Калык, Жеңижок, Алымкул, Т.Талканбаев, Ж.Бекөнбаев ж.б.; тарыхый инсандар – Т.Айтматов, Байтик, Шабдан, Кожомкул балбан, Байзак, Осмон, Чыныбай ж.б. жөнүндөгү түрдүү маалыматтар дагы бар. Ал эми белгилүү манасчылар Саякбай Караплаев (1968), Дункана Кочукеев (1959), Иса Жумабеков (1959), Мамбет Чокморов (1967), Сейдене Молдоекеева (1961), Кызай Токтосунов (1980), С.Касмамбетовдордон (1959) көрсөтүлгөн жылдарда жазылган «Манас» чүилтигинин баасы күнсуз. Сөз болуп жаткан чын жазуулар 201 бирдикти (ед.хр.) түзүп, ичинде көптөгөн материалдар камтылган. Маселен, 1966-жылы жазылган Жеңижоктун казак ақыны Майкөт жана Эсенаман менен айтыши салыштырып изилдөө үчүн канчалык маанилүү экени түшүнүктүү го. Институттагы фонодокументтер кандай авалда турганы архив кызматкерле-

рине маалым эле. Буга чейин деле архивдин кызматкерлери бир нече жолу магниттик жазуулардын проблемысы боюнча академияга барган болчу. Бирок «бул материалдар биздин менчигибиз, эч кимге бербейбиз» деп коюшкан.

Ал мезгилде Тил жана адабият институтунда ф.и.д. А. Садыков директор экен. Барып жолугуп, иштин жайын кенен-кесир түшиңдүрдүм: «Кол жазмалар фондусундагы магниттик тасмага жазылган материалдарды сиздерде сактоого такыр шартыңыздар туура келбейт. Биринчиден, температура, нымдуулук сакталган, атайын стандартка ылайык жайыңыздар жок. Азыркыдай бөлмөдө тасмалар кургап иштен чыгат. Экинчиден, ци жазууларды тынымсыз, жок дегенде жылына бир жолу кайра угуп, кайра түрүп турбаса тасманын бетиндеги магниттик катмар бири-бирине жабышып очуп, күбүлүп, жазуу жарабай калат, чүнчүлөн, сиздердеги ци жазуулар экспедиция учурунда портативтик (катушечный) магнитафонго жазылып келген бойdon алды 50 жылга жакын убакыттан бери бир калыпта кургап жатат. Ылайыктуу аппаратура да, ага иштей турган адис да жок экен. Аларды тынымсыз, атайын аппарат менен тазалап (очистка) туруу керек. Биз архивге алалы. Сиздерге сактап гана беребиз. Өзүңзөр пайдаланасыздар. Сиздердин жазуу түрцилөгүцүрүксатыңарсыз эч кимге пайдаланууга берилбейт. Тартип ошондой» – деп айттым. Абдыкадыр Садыкович угуп отуруп ынанганып калды. Ошол эле учурда мени жашсынтып мамиле кылганы да сезилип турду. «Мен коллектив менен сүйлөшөйн. Андан кийин жообун айтабыз» – деди. Бир жума откөрүп кайра Абдыкадыр Садыкового кирдим. Окумуштуу секретарын, орун басарын (А.Орусбаев), Кол жазмалар фондусунун башчысы, ф.и.к. А.Токомбаева баштаган кызматкерлерин чакырды. Аларга да мурда директорго айткандарымды айттым. Бул жолу дагы кошумча сунушумду

даярдай келдим эле, аны да айттым: «Эгерде буга макул болбосоңуздар анда биз бардык фономатериалдарыңыздардын дагы эки копиясын жасайлы. Сиздерге оригинал менен бир жаны копиясын берели. Бир копиясын архивге алалы. Ошондо фоножазууларды сактап калуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт» – дедим. Анткени мамлекеттик Кинофотофонодокументтер (КФФД) архивинде бир нуска турбаса иштин жыйынтыгы болбосуна көз жетип турат. Ары кетишип, бери кетишип жатып менин ақыркы сунушума макул болушту. Ошентип, иретсиз эле учету да жок, чаң басып, чачылып бир шкафта жаткан бардык магниттик жазууларды коробкаларга салып, архив берген машинеге жүктөп алып кеттим. Эми алдыда жоопкерчиликтүү, оор дагы жумуштар турду. 1987-жылдын декабрынан 1988-жылдын декабрына чейин бир жыл бою бардык документтерди иреттеп, номер коюп, ар бир документке эки нускадагы карточка түзүп, эки нускада опись жасап, ар бир материалды экиден копия кылып көңүрдүм. Албетте, ошол мезгилде эле сапаты начар, талаа (полевой) шартында жазылган материалдар болчу. Ошого карабай бардык мүмкүнчүлүктүү пайдаланып, кошумча цндөрдүң азайтып копия түздүм. Тил, адабият институту менен болгон келишим боюнча оригинал менен бир жаңы копиясын, бир нускадан карточкаларды, описти алып келип тапшырдым. Ал эми бир копиясын Мамлекеттик кинофотофонодокументтер (КФФД) архивине откөрүп койгонум тарыхый маанигэ ээ иш болгон экен...»<sup>1</sup> Бул бир үзүм окуядан келечектеги окумуштуунун илим үчүп жасаган зор эмгегин коруугө болот. Г.Орозова тапшырган ошол үн жазуулар санарипке откорулуп, Мамлекеттик архивде азыр да сакталышп турат.

<sup>1</sup> Орозова Г. Бир кылым жаңырган үндөр же үн жазуулардын сакталышп тарыхынан бир баян // «Жаңы ордо» газетасы. – Б., 2018, 5-октябрь.

1992–1995-жылдардын аралыгында Тил институту жана Адабият жана искусство институту болуп экиге болунуп, кайра биригип иштеп турған. Ошонун негизинде болумдордун структурасы да озгорулуп, тил жана адабият багыттары боюнча мурда ачылған бир топ болумдор кайрадаң жабылып калат. Ошол жағдайга байланыштуу жана белгилүү фольклор таануучу-окумуштуу, филология илимдеринин кандидаты Батма Кебекованның сунушу менен Г.Орозова 1994-жылы «Фольклор жана акындар поэзиясы» болумуно отуп, ошол бойдан ушул багытта иштеп калат.

1995-жылы «Манас» эпосунун 1000 жылдыгына байланыштуу Кыргыз Республикасының Президентинин жарлыгы менен «Манас таануу жана коркому маданияттын улуттук борбору» деген борбор ачылыш, Тил жана адабият институту экиге болунуп, адабият багыты ушул борборду түзүп калат. Жаңыдан түзүлген улуттук борбордун директору болуп филология илимдеринин доктору А.Акматалиев дайындалат. Дирекциянын, коллективдин алдында жоодкерчиликтүү милдеттер, аткарыла турған көптөгөн илимий проблемалар турған. Айткени советтик түзүлүш урап, жаңыдан оз алдынчалыкса, эгемендикке ээ болгон Кыргыз мамлекетинин улуттук илимий осуп-онүгүү тағдыры да оз колуна берилген эле. Ошол кездеги оош-кыйыштуу татаал турмуштук шартта улуттук борбордо, дегеле илим жаатында жалаң жашы алтымыштан откон улгайтаян илимпоздор калып, жаштардын баары жан багуунуу аргасында базар экономикасынын капшабында калған. Ошентип 1997-жылы жаңы ачылған борборго окумуштуулар Кеңешинин жана дирекциянын чечими менен Г.Орозова окумуштуу катчы болуп дайындалат. «Манас таануу жана коркому маданияттын улуттук борборунда» иш жаңы дем менен башталыш, жаш директор А.Акматалиевидин демилгеси менен тәэ 90-жылдары күн тартибине коюлган «Эл адабияты», «Залкар

акындар» сериясы деген тарыхый мааниси бар серияларды чыгаруу жана жети томдук «Кыргыз адабияттын тарыхы» аттуу фундаменталдуу илимий эмгекті жазуу колго алышат. Г.Ж. Орозова окумуштуу катчы катары бул иштердин аткарылышында уюштуруу иштерине түздөй-түз активдүү катышып, түзүүчү жана илимий иштерди да жазууга белсенип киришет. Мындаа сырткары Туркия мамлекетинин адабият, маданият жана искусство ишмерлери менен кыргыз илимпоздорунун ортосунда илимий, маданий байланыш түзүлүп, 1996-жылдан баштап Айкарадагы Ата Турк атындагы Тил куруму маданий борбору менен бирге «Түрк элдеринин адабиятчыларынын энциклопедиясы», «Түрк адабияттын антологиясы», «Түрк элдеринин дастандары», «Түрк адабияттын терминдери», «Түрк адабияттын тарыхы» деген долбоорлордун үстүндо иш жүргөн. Аталгаң кыргыз-турк долбоорлорунун көп томдук материалдары Алкара шаарынан 2001–2007-жылдар аралыгында 33 том болуп басылып чыккан. Мына ушул долбоорлордун иш жүзүнө анышына Г. Ж. Орозова уюштуруучу, түзүүчү, автор катары катышып, илимий эмгектери аталгаң китептерде жарыяланаң.

Окумуштуу катчы илимий мекемесиниң кыймылдаткыч күчү болот. Ал окумуштуулар Кеңешинин иш чарасын уюштуруп, токтомдорун жазып, аткарыла турған иштерди көзөмөлдөйт. Сырттай көлгөн бардык каттарга, токтомдорго, буйруктарга жооп жазат. Жарым жылдык, жылдык ж.б. отчетторду даярдайт. Ошол жылдары борбордо окугап 32 аспиранттын, 30дан ашыуу издеңүүчүлөрдүн окуусуна, отчетторуна, сынактарына байланыштуу иштерин тейлеп, иш кагаздарын тартипке салат. Диссертацияларды, иштердин талкуусун уюштуруп, аларга протокол жазат. Борбордо ото турған бардык илимий конференцияларды, симпозиумдарды жана төгерек столдорду жетекчилик менен бирге уюштурууга туура келет.

Мындан сырткары кадрлар бөлүмүндө иштеген киши жок болгондуктан анын жумушун да аткарыш, 1994–2000-жылдарга чейин профсоюз уюмунун төрөйлүмү да болуп иштейт.

Г. Ж. Орозова 2000-жылы «Түрк элдеринин поэмаларынын кыргыздарга таралышы жана айтылыш өзгөчөлүгү» (10.01.09 – фольклористика) деген темада кандидаттык диссертациясын жактаган. Алгач илимий жетекчи катары Батма Кебекова дайындалып, андан соң А.Акматалиев бирге жетекчи болуп бекитилген. Советтик түзүлүштүн мезгилинде көптөгөн элдик мурастарга, анын ичинде түрк тилдүү элдерде ортотк айтылган кысса, азызаңгеме, поэмаларга, чыгыш адабиятынан келген дастандарга, диний мазмундагы элдик ырларга, ырчылар чыгармачылыгына түрдүү саясий айыштар таңууланыш, изилденбей келген эмеспи. Г. Ж. Орозованын кандидаттык темасы ушул изилдене элек темага арналыш, биринчи жолу Кол жазмалар фондусунда сакталыш турган «Мундук, Зарлык», «Нарикбай» («Чоро баатыр»), «Кыз Дарыйка» ж.б. поэма, кыссалардын жана чыгыш адабиятынан келген дастандардын кыргыздарга таралышы, айтылыш өзгөчөлүгү, сюжет, мотив ж.б. проблемалар туурасында жазылган. Анын негизинде «Түрк элдеринин поэмалары: тарыхый процесс жана эпикалык байланыш» (Б., 2000. – 189 б.) деген монографиялык әмгеги жарык көрөт.

Г.Ж.Орозованын илимий ишинин тематикасы ар түрдүү. Ал кыргыз улуттук адабияты боюнча 20-жылдардын адабияты, акын, жазуучулардын портреттерин жазып, ырчылар поэзиясынын жана фольклордун дээрлик бардык жанрларынын үстүндө иштеп келе жатат. 1995–96-жылдардагы пландык ишинин негизинде жарык көргөн «Кыргыз балдар фольклорунын жаңардык составы жана поэтикасы» (Б.: Бийиктик, 2003. – 140 б.) аттуу монографиясы кыргыз фольклористика илимидеги негизги проблемалардын бири болуп эсептелет. Эмгекте кыргыз бал-

дар фольклорунун жанрдык курамы аныкталып, илимий принципте классификацияланган. Классификация фольклористика илимидеге жалпы метод болуп калган генетикалык, жаш өзгөчөлүк жана аткарған кызметтери боюнча жүргүзүлүп, уч чоң топко бөлүнүп каралган: 1. Жаш балдарга арналган поэтикалык чыгармалар; 2. Чоңдор тарабынан жарапыш, балдардын чыгармасына айланган чыгармалар; 3. Балдар оюндары. Бул уч чоң топ ез ичинен майда бөлүктөргө бөлүнүп, балдар фольклорунун өздүк репертуарындагы жанрлар, алардын ез ара байланышы, тарыхый өсүш динамикасы, сюжеттик-тематикалык өзгөчөлүгү, балдар чыгармаларынын поэтикалык-көркемдүк өзгөчөлүгү изилдеөгө алынган. Салттык, этнографиялык жактан тыгыз байланышты фактылык материалдардын негизинде анализденген. Автордун балдар менен чоңдордун ортосундагы жандуу чыгармачылык байланышты, салттык-поэтикалык фольклордун жөнөкөйдөн татаалта, женилден оорго карай өсүш принципин изилдөө аркылуу чыгарган илимий жыйынтыктарынын, жеке концепциясынын илимдеги мааниси зор. Ал эми «Эл адабияты» сериясынан чыккан «Балдар фольклору» (Б.: Шам, 1998. – 480 б. 20-том.) аттуу жыйнагы ар бир кыргыз үй-бүлөсүнүн сүйүктүү китебине айланган.

Кыргызстан ез алдынчалыкка ээ болгон мезгилде жазылган кыргыз адабият таануу илимидеги алгылыктуу иштердин бири – «Кыргыз адабиятынын тарыхынын» (Б., 2002; 2004; 2017) он томдугу болуп эсептелет. Манаастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борборунун илимий кызметкерлери менен ЖОЖДордо иштеген айрым окумуштуу-педагогдор биргелешип жазган бул фундаменталдуу эмгектин бүгүнкү күнде адабияттын тарыхы учун да, илим учун да билим беруу системасында да кызметтери өзгөчө. Эмгекте Саймалы таш, Орхон-Енисей тексттеринен баштап, орто кылымдагы ортот түрк адабияты, фольклордун бардык жанрлары жана жанрдык түрлөрү, ле-

гендерлык ырчылар, замана ырчылары, мапасчылар, чечендер, куудулдар, андан берки төкмө акындар, профессионал кыргыз адабиятынын бардык жанрлары, акын, жазуучу, драматургдардын адабий портреттери, илимпоздордун илимий портреттери ж.б. жазылган. Камтылган материалдар жаңыча каралыш, кайрадан бааланыш, мурда изилдеөгө алынбаган көркем мурастар изилдениш, мүмкүн болгон аракеттер жумшалган. Бул әмгекти жазуга жана уюштуруу иштерине активдүү катышкан Г.Ж.Орозованын да әмгеги жогору бааланыш, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты деген жогорку даражадагы сыйлыкка татыктуу болот. 2006-жылы Жогорку аттестациялык комиссия фольклористика адистиги боюнча Улук илимий кызматкер деген даража ыйгарат.

ЖОЖдор менен интеграция программасынын алкагында В.И.Скрябин атындагы Кыргыз агрардык университетин чакыруусу менен Г.Ж.Орозова Академиядагы иши менен айкалыштырыш, 2004-жылдан 2013-жылга чейин аталган окуу жайынын факультеттер аралык Маданияттаануу кафедрасында «Кыргыз элинин маданий мурастары жана «Манас» эпосу» деген атайын курс менен «Маданияттаануу» предметинен сабак берет. Ал жерде да кесипкөй мыкты педагог, жумушка жоопкерчилик менен мамиле кылган билимдүү адис катары дайыма алдыңкы сапта жургөнүп ага жазылган шикирлер, ыраазылык каттар күбелөп турат. Практика менен теорияны айкалыштырыш, «Кыргыздардын улуттук маданияты (байыркы доордон XX кылымдын аягына чейин) деген окуу курал (Б.: Бийиктик, 2010. – 132 б.), «Маданияттаануу» (Б., 2006) жана «Манастанаануу» (Б., 2007) предметтери боюнча орус, кыргыз тилдеринде программа жана методикалык колдонмоловорду жазат. 2011-жылы ЖАКтын че-

665009

чими менен маданияттаануу адистиги боюнча доцент деген илимий даража алат.

Окумуштуунун кийинки дагы бир әмгеги «Кыргыз эл тамсилдеринин жанрдык өзгөчөлүгү»<sup>1</sup> деш атальш, анда элдик тамсилдердин табияты, жанрдык өзгөчөлүгү, багыты, көркөм функциясы аныкталыш, айбанаттар жөнүндөгү жомоктор менен жакындыгы, айырмачылыгы изилдеөгө алынган. Автордун «Тамсил айбанаттар туурасындагы элдик чыгармалардын бир тиби, формасы болуп эсептөлөт. Тамсилдин сюжети жалаң эле моралды көрсөтүүчү, таанытуучу материал эмес, ал белгилүү сюжетке, баяндоого эгедер көркөм чыгарма. Бүткөн бир ойду түшүндүрүп нускоочу, акыл айттуучу жыйынтыгы менен бир бүткүнүүсүз түзүп турат.

...Накта улуттук тамсил болбойт. Тамсилде улуттук тенденциянын деңгээлинде чечиле турган мотивдер, функция, тилдик өзгөчөлүк орун алыш, локалдуу жана улуттук болот. Мораль жалаң гана улуттук болуу менен чыгарманын мазмунуна сицирилип, идеялык багытын аныктап турат» деген илимий жактан так, жанрдын ички касиет сапатын аныктаган буттумдердүү чыгарган. Эмгек окумуштуунун фольклордук жанрлардын табиятыныкты өздөштургөнүн айгинелейт.

Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгындагы лирикалык ырлардын ичинде өлең ырлары деген түр бар. Г.Ж.Орозова ушбул жанрды кыргыз фольклористика илиминде биринчи жолу изилдеөгө алган. Натыйжада, «Кыргыз өлеңдерү» (Б.: Улуу тоолор, 2015. – 148 б.) деген илимий әмгеги өлеңдүн тексттери менен бирге жарыяланган. Эмгекте өлең ырларына жалпы мунездөмө бериллип, өлең ырларын жыйиноо, жазып алуу, жарыялоо, изилдеөстарыхы, өлең жанрынын тарыхый негизи, табияты жана

<sup>1</sup> Орозова Г. Адабий портреттер жана проблемалар (илимий макалалар, изилдеөлөр). – Б.: Бийиктик, 2009. – 204 б.

анын турлөрү, елөң жанрынын түзүлүшү жана көркөмдүк езгечөлүгү туурасында кенири сез болгон.

Ал 2017-жылы «Кыргыз элдик поэмаларынын историзми жана жанрдык жаңылануу» (Жанр. Сюжет. Историзм) деген темада 10.01.09 – фольклористика адистиги боюнча докторлук диссертациясын ийгиликтүү коргогон. Бул изилдөөнүн негизинде жазылган «Кыргыз элдик поэмаларынын табияты» (Б.: Улуг тоолор, 2015. – 356 б.) деген монографиясы жарык көргөн. Г.Ж. Орозованын аталган эмгеги кыргыз фольклористика илиминдеги али системалуу изилдене элек жанрдын, поэма жанрынын актуалдуу проблемаларына арналган. Кыргыз фольклорунда етө кенири өнүккөн бул жанрды комплекстүү турдө карал, анын табиятын, композициялык түзүлүшүн, сюжетин, образдар системасын, кыргыз тарыхы менен байланышын, поэмалардын историзмин, историзмдин типологиясын, принциптерин, жанрдык жаңылануу, жанрдын калыптануу эволюциясын изилдеөө алган, теориялык жактан жеткилец иштөлгөн фундаменталдуу изилдөө болуп эсептелет.

Изилдөөнүн структурасы кыргыз поэма жанрынын проблемаларын системалуу, логикалык ырааттуулук менен кароого ылайыкташып түзүлгөн.

Кириштүү белүгүндө поэма жанрына мунәздөмө берип, эпостон айырмасы менен байланышы, термин маселелерине токтолуп, теориялык жактан жеткиликтүү маалымат берилет. «Поэма жанры жана элдик поэмалардагы историзмдин теориялык проблемалары» деген аталган биринчи белүм ички мазмунуна жарапша эки параграфка белүнгөн. «Элдик поэмалардын табияты жана кыргыз фольклористикасындагы изилдениши» деген 1-параграфында кыргыз элдик поэмаларынын өзүнө гана мунәздүү езгечөлүктөрү баса белгиленген. Поэмалардын тексттерин жазып жыйиноо, изилдөө, басып чыгаруу тарыхын хронологиялык тартип боюнча анализге алган. Ушул эле параграфта

графта айтуучулук өнөрдөгү синкретизм, коллективдик жана индивидуалдык чыгармачылык тууrasында айтылыш, кыргыз поэма жанрынын өнүгүшүндөгү салттуулуктун маанисин көрсөткөн. Эмгектеги дагы бир жаңылык Г.Ж. Орозова кыргыз фольклорунда көздешкен поэма жанрынын бардык турлөрүн классификациялац, алардын ичинен нукура элдик поэмаларды: 1. Түрмүштүк-социалдык, 2. Тарыхый-баатырдык, 3. Тарыхый поэмалар деген уч топко белүп караган. Поэмалардын тарыхый өнүгүшүнө, жанрдын жана жанрдык турлөрдүн сюжеттик езгечөлүгүнө, көркөмдүк насилине, жанрдын ички касиет-сапатына, табиятына карай классификациялоо жанрдык турлөрдүн езгечөлүгүн, сюжеттик курамын, эпикалык историзмдин принциптерин жана типологиясын тактоого жешишкен.

1-главанын 2-параграфы «Кыргыз элдик поэмаларын дагы историзм жана историзмдин принциптеринин типологиясы» дег аталыш, анда фольклористика илиминдеги етө актуалдуу проблемалардын бири болгон историзм маалеси каралган. Натыйжалда, окумуштуу сунуштаган классификацияодогу ар бир топко тиешелүү чыгармаларды конкреттүү мисалга тартуу менен элдик поэмалардагы историзм принциптерин ишенимдүү көрсөтүү менен аларды жеткиликтүү деңгээлде талдоого алган. Г. Ж. Орозова фольклортаануу илиминин чоң теоретиктери А. Н. Веселовскийдии, В. Я. Пропптин, Б. Н. Путиловдун ж. б. фундаменталдуу эмгектерине таянуу менен кыргыздын элдик поэмаларындагы улуттук спецификаны, маани-мазмундук, доор-мезгилдик бөтөнчөлүктөрдү эске алуу менен жеке тыянак ойлорду, жыйынтык пикирлерди чыгарып, ишенимдүү жалпылоолорду жаратат. Г. Ж. Орозова мындай жалпылоочу жыйынтык пикирлерге, илимий жактан так ойлорго өзүнүн көп жылдык изилдөөчүлүк ишинин, фольклористиканын өзүмдүк сапат-белгилерин ичкериден өздөштүрүнүн натыйжаласында жетишкен десек болот.

Эмгектеги «Социалдык-турмуштук поэмалардагы тарыхыйлыктын негиздери» деген 2-главада «Карагул ботом», «Мундук-Зарлык», «Жалайыр жалгыз», «Ак Мактый», «Кулмырза менен Аксаткын» деген турмуштук поэмалар анализге алынган. Аталган поэмалардагы архаикалык, мифологиялык, тарыхый, турмуштук мотивдер аркылуу бул түрдөгү поэмалардын тарыхка болгон катышын изилдеген. Г. Ж. Орозова: «Социалдык-турмуштук поэмаларда тарыхый инсан, тарыхый окуялар, реалдуу жер-сүү аттары сыйктуу конкреттицүлүк орун албайт. Алар өткөн окуяны, турмуштуу образдуу сүрөттөйт. Алардын басымдуу бөлүгү эпикалык мүнөзгө ээ. Турмуштук поэмалардагы историзм айрым архаикалык тарыхый, турмуштук мотивдерде, сюжеттин жарапышын шарттаган тарыхый негизи бар турмуштук окуяларда жатат. Бул түрдөгү поэмалар уруучулук, патриархалдык доорлордогу социалдык мамилелерди чагылдыруу менен адамзат коомунун бардык баскычтарына мүнөздүү болгон жалпы адамзаттык идеяларды даңазалайт»<sup>1</sup>, – деп орундуу жыйынтык чыгарган.

«Тарыхый-баатырдык поэмалардагы тарыхый чындык жана жанрдык жаңылануу» деп аталган учунчү главада кыргыз тарыхында «жунгар жашырыгы» же «калмак доору» деп аталган доордогу турмуш чындыгын, эл башынан еткөргөн чыныгы трагедиялык окуяларды көркөм баяндаган чыгармалар талдоого алынган. «Эр Эшим», «Гулгаакы», «Сейитбек», «Шырдакбек», «Тайлак баатыр» сыйктуу элдик поэмалардын эпикалык сапат-белгисин ачып беруу менен бирге алардагы тарыхыйлуулукту, болумуштун бекем негизин теориялык жактан ишенимдүү көрсөтүп берет. Жогоруда көрсөтүлгөн ар бир чыгарма конкреттүү талдоого алынат да, алардагы тигил же бул

<sup>1</sup> Орозова Г. Кыргыз элдик поэмаларынын табияты. – Б.: «Улуу тоолор», 2015. 149-6.

образдан тартыш, мезгил менен мейкиндиктин көркөм чагылдырылышына чейин сез болуп, жеке адам жана анын тарыхтагы орду, тарыхый доор жана анын жеке адамдын тагдырына тийгизген таасири, жеке адам жана эл, эл жана конкреттүү бир инсан проблемасы, алардын ортосундагы ажырагыс карым-катыш жана алардын өтме катыштыгы сыйктуу проблемалар да кецири панорамада көрсөтүлүп берилет. Албетте, Г. Ж. Орозова аталган чыгармалар фольклордук эстетиканын алкагына тиешелүү көркөм туундулар экендигин эч качан эсинен чыгарбайт. Ошондуктан көрсөтүлгөн чыгармаларды талдоодо алардагы фольклордук башат, архаикалык формалар менен көөнө (матриархалдык жана амазонкалык) мотивдер, эпикалык салт, тарыхый катмарлар, генеологиялык циклдешшуу сыйктуу фольклортаануу илиминин негизги түшүнүктөрү окумуштуунун көнүл борборунда тургандыгын байкайбыз. Бул көрүнүш, бириңчилен, Г. Ж. Орозованын фольклористика багытындағы теориялык билиминин жогорку деңгээлде экендигинен, әкинчилен, өз изилдөө объективисин ичкериден, терең жана ар тарааптуу биле тургандыгынан, учунчүдөн, проблеманы көё билүү жана аны так, конкреттүү чече билүү дареметинен кабар берип турат.

IV глава «Тарыхый поэмалардагы реалдуулуктун деңгээли жана көркөм интерпретация» деп аталат. Автор кыргыз эпикалык жанрынын түзүлүү, өөрчүү процессинде жаңы мазмунду түзгөн тарыхый поэмалар да жарапынан, алардын сюжети салыштырмалуу түрдө тарыхтын кийинки мезгилдеринде реалдуу окуяларды чагылдырганын баса белгилейт. Тарыхый поэмалар деген түргө «Алп Тобок», «Балбай», «Ак Меэр», «Ак Бермет», «Качкан кыз» поэмалары киргизилет.

Г. Орозова «Тарыхый поэмалар поэмаларынын башка түрлөрүнө караганда окуянын жана окуяга катышуучулардын тарыхый чындыгын мүмкүн болушунча өзүндөй чагылдырып берүүгө умтулат. Башкача айтканда, та-

рыхты, чындыкты көркөм чагылдыруу тарыхый поэмалардын милдетине кирет. Мазмуну жактан алганда кыргыз элдик тарыхый поэмалары тарыхый ырларга, тарыхый кошокторго өтө жакын. Анткени буларда кыргыз мүнөздүү тарыхый адам менен тарыхый окуя жанрдын предмети болуп эсептелет. Тарыхый ырлар менен тарыхый поэмалар бири-биринен поэтикалык формалары менен айырмаланат. Поэмалар тарыхый ырлардан азыктанып, лирикалык ырлардан элдик поэтикалык чыгармачылыктын түрдүү маанайдагы күчтүү сезим, эмоция, мазмундуулук, музикалуулук сыйктуу формаларды өздөштүрөт, өзүнө сиңирет. Ошол эле учурда композициянын мыйзамдарына ээ болуп, эпиканын поэтикалык ыкмаларын колдонууга умтуларын»<sup>1</sup> илимий жактан негиздеп, ар бир поэманнын сюжеттин конкреттүү мисалга тартуу менен анализге алган.

Мындан сырткары окумуштуу тарыхый поэмалардын сюжетинин жеткилец өнүкпөй, образдар кеңири ачылбай, композициялык түзүлүшү, поэтикасы элдик поэтикалык чыгармачылыктын бардык касиет-сапаттарын бере албай калышынын себептерин көрсөткөн. Чыгармалардагы бул мүчтүлүштүктөрдү оозеки чыгармачылыктын жандуу жашоосу басаңдац, оозеки айтуу, б. а., айтуучулук өнердүн мурдагы салттары бошондоц, профессионал жазма адабияттын жаралышы менен поэмаларды кагазга түшүруу формаларынын жаралышынан деп эсептейт.

Монографиялык әмгектин корутундусунда элдик поэмаларды бүтүндөй көркөм система катары карап, ар бир проблемасына карата так илимий жыйынтыктарды чыгарган. Алардын ар бири конкреттүү талдоолордун, көптөгөн жылдар бою жургүзүлгөн илимий иликтеөлөрдүн натыйжасында келиш чыккан жана фольклортаануу или-

<sup>1</sup> Орозова Г. Кыргыз элдик поэмаларынын табияты. – Б.: «Улув тоолор», 2015. – 330-6.

минин бийик жана терең теориялык ойлоруна сугарылган жыйынтык пикирлер экендиги эч кимге күмөн жаратпайт. Г.Ж. Орозованын бул фундаменталдуу әмгектинин салмагына жараша көненирәэк сез кылууга туура келди.

Окумуштууиннан улуттук адабият, акындар поэзиясы, фольклордун түрдүү проблемалары жана маданияттаануу боюнча 150дөн ашуун илимий әмгектери жарык көргөн. Анын ичинен 3 монография, 6 илимий изилдөө, 1 окуу куралы, 2 методикалык колдонмосу да бар. «Кыргыз адабияттын тарыхынын» 10 томуна авторлош. 130га жакын илимий макаласы чыккан. Мындан сырткары Кыргыз адабияттын тарыхы энциклопедиясынын, Кыргызстан улуттук энциклопедиясынын, С.Орозбаков, С.Каралаев, Токтогул, Ч.Айтматов энциклопедияларынын автивидүү авторлорунун бири. Илимий әмгектери Туркияда, Кытайда, Казакстанда, Өзбекстанда, Россияда (РИНЦ системасында басылмаларда) жарык көргөн. Ушул аталган мамлекеттерде жана Кыргызстандын өзүндө еткөн Эл аралык илимий-практикалык конференцияларга, симпозиумдарга катышып, 58 жолу илимий баяндама жасаган. Баяндамалардын темасы белгилүү бир проблемага арналып, жыйынтыкталган концептуалдуу ойлор айтылган илимий багыттагы иликтеөлөр болуп саналат.

Фольклор жана акындар поэзиясы боюнча 38 китеп түзүп, илимий баш сөздөрдүн, түшүндүрмөлөрдүн комптоосунда чыгарган. Китеп түзүп чыгаруу фольклористтер үчүн эц эле оор жумуш. Анткени дээрлик бардык материалдар кол жазма түрүндө. Архивде сакталган материалдар араб, латын жана кириллица алфавитинде. Аナン калса бир кылымдык тарыхы бар кол жазмалар карандаш, «химический карандаш», сыя, шариковай ручка, айтор, түрдүү жазуу куралдары менен жазылган. Мезгилдин өтүшү менен алар очуп, эскирип окууга кыйын болуп калган. Ал эми кол жазмалар жүздөгөн адамдар

тарабынан жазылыш, кол тамгалары (почерк) ар турдүү, аларды окуунун өзү өзүнчө машакат. Маселен, бир жаңардын материалын фондудан жыйнноо үчүн канча кол жазма болсо баарын карап чыгуу керек. Анткени алар ар кайсы жылдарда, кайсы жерден жыйналса ошол бойдан турдүү папкада сакталыш турат. Текстти жыйнап, түзүп эле койбостон аны машинкага, компьютерге тердирип, корректурасын окуп, редакциялап, басып чыгарууга даяр болгондо гана басмалык типографиясына жеткирилет. Г. Ж. Орозова китеп түзүүде негизинен кол жазмалар менен иштеп, китеп түзүү деген ээ эле түйшүктүү, кажыбас эмгекти, фольклор менен акындар чыгармачылыгынын табиятын мыкты түшүнгөн, илим-билимди талап кылган оор жумуш менен омур бою алектенип келе жатат. Окумуштуунун ушул жааттагы баса белгилей турган өзгөчелүгү – кайсы жаңарды, теманы изилдебесин адегенде текстин жыйнап, окуп-үйрөнүп, изилдөөнү жазып, текстин да, илимий эмгекти да басмадан чыгарат.

Анын жарыяланган эмгектерин окуп отуруп, өзүнө өзүн кез менен карап, мурда жаш кезинде жазган айрым макалаларындагы калышыс ойлорун кайрадан иштеп чыгыш, концептуалдуу илимий жоболорго негиздеп анализдей чыкканын байкоого болот.

Сөз оролу келгенде кадр даярдоо маселеси туурасында айттай кетсек болбайт. Илимий мекеме болгондон кийин сөзсүз түрдө илимий кадр даярдалат, докторанттар, аспиранттар, изденүүчүлөр диссертация жазышият, коргошот. 1993-жылы Кыргызстандын өзүндө, Тил жана адабият институту менен Ж.Баласагын атындагы Улуттук университеттин алдында докторлук жана кандидаттык диссертацияларды коргоо боюнча Адистештирилген Кеңеш ачылып (10.01.01. – кыргыз адабияты; 10.01.03. – азыркы улут адабияты; 10.01.09. – фольклористика), илим жактоо бир топ жанданат. Бул иш чарада институттун илимий даражалуу жызматкерлери аткарған диссерта-

ция талкуулоо деген оор жумуш бар. Муну кичине кененирээк чечмелеп айтсак, диссертациялык иштерди талкуулоодо, бириңчиден, ички рецензия деп атальш, окумуштуулар жазган рецензиялар расмий деп деле саналбайт. Болгону протокол гана жазылат. Экинчиден, бул жумуш илимпоздордун пландык ишине да кирбейт. Ал иш үчүн әмгек акы да төлөнбейт.

Отчетко жазса да болот, жазбаса да болот. Мына ушундай кайрымсыз ишти аткарууда окумуштуулар белгилүү көлөмдөгү кандидаттык жана докторлук иштерди көз маýын, убактысын, ақыл-эсин коротуп, өтө түйшүктүү жумушту аткарууга туура келет. Ар бир диссертациялык иш эки же уч жолудан (бөлүмдө, проблемалык Кеңеште, окумуштуулар Кеңешинде) талкуудан етөт. Институттун катардагы иши катары көрүнгөн менен илимпоздор диссертанттун учун өтө чоң кызмат кылат. Анткени диссертация коргоодогу иштин бил этабы ээ негизги жана сөзсүз аткарыла турган процесс болуп эсептелет. Ар бир талкууда иштин кемчилиги, согтун жерлери көрсөтүлүп отуруп ондолуп, түзөлүп иш коргоого даяр болот. Жоопкерчиликтүү жана машакаттуу ишти аркалап отуруп 1995–2021-жылдардын аралыгында Г.Ж.Орозова 60тан ашыуун кандидаттык, 18ден ашыуун докторлук иш менен таанышын чыккан. Түшүнгөн адамга бил опол тоодой эмгек. Ар бир диссертанттык ишин канча жолу окуса ошол ирет жазган рецензиялары, отчеттору сакталыш турат (тарых үчүн диссертанттардын тизмесин темөндө киргизип койдум). Мындан сырткары аспиранттарга жетекчилик кылат.

Орозова Г.Ж. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине жана К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетине караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденини алуу үчүн жазылган диссертацияларды коргоо боюнча Д 10.20.616. диссертациялык кеңештин мүчесү.

**Ф.и.д. Г.Ж.Орозова** расмий оппонент болгон диссертациялар:

1. Саттарова А. Балдар ырларын мектепте окутуунуң технологиялык негиздери. – Б., 2019. (Педагог. илим. доктору).

2. Акматов К.К. Орто мектепте ақып-жазуучулардың өмүр баянын чыгармалары менен биримдикте окутуунун илимий-методикалык негиздери. – Б., 2019. (Педагог. илим. доктору)

3. Зулпиеев А.З. Жогорку окуу жайларында Манастиаануу курсун окутуунун илимий-методикалык негиздери. – Б., 2020. (Педагог. илим. доктору)

**Расмий эксперт** болгон диссертациялар:

1. Бекмухамедова Н.Х. «Манас» эпосу: онейротопика жана визионотопика маселелери (структуря, функция, символика). – Б., 2021. (Филол. илим. доктору).

2. Кулалиева К. «Манас» эпосу менен Ж.Баласагындын «Кутатту билиг» дастанындагы идеялык-көркөмдүк паралеллдер. – Б., 2004. (Филол. илим. канд)

Гулбара Жалаловнанын илимий изилдеөлөрүнө бир катар окумуштуулардын (Б. Кебекова, А. Саттарова, К.Абакиров, К.Ибраимов, К.Исаков, Ж. Байдилдаев ж.б., публицист-журналист С.Кийизбаева жана казак, түрк, кытай ж.б. түрк элдеринин окумуштууларынын әмгектеринде) жана диссертанттар (Б. Исаков, Ж. Абырасулова, Шенгүн Асил Музафар, Мамбеттурду Мамбетакун, К. Солтобаева, К. Маданова, Ж. Өмуралиева ж.б.) илимий әмгектеринде шилтеме берилген. Анын илимий тыянактары, көп жылдык изилдоолору башка окумуштуулардын илимий ойлоруун, бүтүмдөрүн бекемдеөгө таяныч, негиз болуп бере алгаидыгы өзгөчө кубаттоого арзыйт.

Г.Ж.Орозованын көп жылдык иш тажрыйбасында аткарған коомдук иштери ондоо саналат. Айрымдарын мисалга алсак, 1999-жылы январь айында «Окумуштуу

аялдардын китеңтеринин көргөзмесү» деген минидолбоор жазып, КРнын өкмөтүнүн алдындағы «Аялдар, үй-бүле жана жаштар» комитетине тапшырат. Долбоор жактырылып, 8-Мартка карата көргөзмө уюштурулуп, байгелүү орууга татыган; 2012-жылдын март айынан баштап, ЮНЕСКО иштери боюнча КРнын Улуттук комиссиясы менен Маданият министрлиги уюштурган «Материалдык эмес маданиятты сактоо, коргоо» деген Мамлекеттик программанын иш чараларына активдүү катышып, эксперттик комиссиянын мүчөсү болгон; К. И. Скрябин атындағы КНАУда Кристенсен Фондуунун (Калифорния, АКШ) финансыйлык көмегү менен түзүлгөн Биомаданий ар турдуулук Борборунда (ЦБР – центр биокультурного разнообразия) Элдик салттуу билимдер боюнча активдүү, дилгирлик менен иштеген (2009–2011-жылдар). Натыйжада проект боюнча коллектив эки китеп чыгарган. 2014-жылы август айында Таласта еткен Республикалык ақындар айтышында жюриинин мүчөсү катары катышыкан. Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы жана Өкмөтүнүн Токтомунун негизинде иштелип чыккан 2014–2020-жылдарда Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын еркүндөтүүнүн Улуттук Программасы боюнча да активдүү иштеп келе жатат; Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын профсоюз уюмунун Президиумунун мүчесү болуп 1995-жылдан баштап 20 жылга жакын, Манастиаануу жана коркөм маданияттын улуттук борборунун профсоюз комитетинин төрайымы болуп 8 жыл иштеген.

### Алгаи сыйлыктары

1. 2004-жылы Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындағы Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты;

2. 2017-жылы Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча Улуттук комиссиясынын «Кыргыз тили» төш белгиси;

3. 2018-жылы Кыргыз Республикасынын Билим жана илим министрлигинин «Билим берүүнүн отличники» төш белгиси;

4. КР УИАнын грамотасы, Ардак грамотасы;

5. КРнын Билим берүү жана илим кызметкерлеринин борбордук профсоюздук комитетинин Ардак грамотасы менен сыйланган.

Ар бир адамдын шыбагасына түш келе бербеген ернектүү өмүр сүрүү, адам катары, окумуштуу катары артына из калтыруу дөөлөтүнө эгедер Г.Ж.Орозованын өмүр тагдыры, иш тагдыры ар тарааптуу, кызыктуу, ба-раандуу, байманалуу экендигине кубө болдук. Окумуштуунун өз иш ордуна, кесибине чоң жоопкерчилик менен мамиле жасап, өмүр бою күн сайын әмгектин, изденүүнүн устүндө еткергөн баяны башкаларга үлгү болоруна ишненем!

**Венера АКМАТОВА,  
Ж.Баласагын атындагы**

**Кыргыз улуттук университетинин  
Манастиануу жана дүйнөлүк адабият  
кафедрасынын башчысы,  
филология илимдеринин доктору**

Гулбара Жалаловнанын докторлук диссертациясы боюнча кыргыз, казак окумуштууларынын оғоле көп салмактуу пикирлери бар. Ушулардын ичинен КРУИАнын мүчө-корреспонденти, филология илимдеринин доктору, КРнын илим жана техника жаатындагы Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, КРнын илимине эмгек сиңирген шимер Раиса Заитовна Кыдырбаеванын әмгектине башынан аягына чейин кылдат карап чыгып, өз колу менен жазган пикирин таберик катары киргизип коюуну түүра таптык.

**ОРОЗОВА ГУЛБАРА ЖАЛАЛОВНАНЫН  
ФИЛОЛОГИЯ ИЛИМДЕРИНИН ДОКТОРУ  
ОКУМУШТУУЛУК ДАРАЖАСЫН ИЗДЕНИП АЛУУ ҮЧҮН  
«КЫРГЫЗ ЭЛДИК ПОЭМАЛАРЫНЫН ИСТОРИЗМИ  
ЖАНА ЖАНРДЫК ЖАҢЫЛАНУУ» ДЕП АТАЛГАН  
ДИССЕРТАЦИЯСЫНА КЫСКАЧА  
ПИКИР**

Аталган диссертация төрт бөлүмдөн жана эки параграфтан түзүлгөн әмгек экен. Бул изилдөө орус фольклористикасынын методологиясындагы типологиялык жана историзм проблемаларына арналган изилдөөлөргө таяныш жазылган (В.Я. Пропп, В.М. Жирмунский, Б.Н. Путилов, А.Н. Веселовский, Е.М. Мелетинский, Г.П. Снесарев, С.М. Абрамзон ж.б.). Кыргыз поэмаларындағы историзмдин принциптерин типологиялык салыштыруулардын алкагында, автор өзү көрсөткөндөй, биринчи жолу изилдөөгө алышын жатышы, әмгектин актуалдуулугун көрсөтүп түрат. Диссертациянын автору көрсөтүлгөн проблемаларды чечүүдө анын әмгегинен мурда кыргыз поэмаларына арналган изилдөөлөрдү, алардын авторлорунун ушул маселеге берилген кез карашын көцири жана терец изилдөө менен бирге өзүнүн позициясын, жыйынтыктарын да

түшүндүргөнүү, ачык формулировка катары бергенин көрүүгө болот. Изилдөөчү «Киришүү» бөлүмүнде аталған проблема боюнча комплекстүү, фундаменталдуу теориялык әмгек жазыла элегин белгилейт да историзмдин түрлөрүнө токтолуп, анын аныктамасын ачып берүүгө аракет жасайт.

Биринчи главанын I §да диссертант поэма жаңырынын табиятына, кыргыз фольклористикасын изилдөө тарыхына басым жасайт. Бул жаңардын XIX–XX ыкылымдарда жарапланы боюнча маалымат берет. Поэмалардын бардыгында тарыхтын издері бар, аларда диний таасир жокко эссе деп көрсетет. Поэмалардын сюжеттине токтолуп, анда салттуу формулалар сакталыш, ошону менен бирге жаңы толуктоолор да киругуго мүмкүн экенин белгилеп, аларда жалпылык канча болсо айырмачылык да ошончо болгонун мыйзамченемдүү көрүнүш деп белгилейт. Поэманин дифинициясы берилет, аларга «поэма», «лиро-эпика», «эпос», «дастан» деген жаңардын түрлөрүн ар бир элде ар түрдүү айтылганы жана өзбектердин, тажиктердеги, азербайжандардагы, туркмендердөгү, кыргыздардагы атальштарын териптиреет. Поэманин жыйиноо, жазып алуу тарыхы берилет, ошондой але диссертант жаңардын классификациясынын тарыхый изилдөөлөрүнө жана В.В.Радловдун, К.Мифтаховдун, А.Тайгуроцковдун, З.Бектеновдун, Т.Байжиеевдин, М.Богданованнын, Ө.Жакишевдин, К.Рахматуллиндин, С.Мусаевдин, Ж.Субанбековдун, С.Закировдун, Б.Кебекованын, К.Кудайбергеновдордун классификацияларына токтолуп, анализ берген. Түрк элдеринде орток айтылган поэмалардын версиялары, советтик мезгилде жараплан поэмаларга да түшүнүк берилет. Главанын аягында изденүүчү озунун классификациясын сунупп кылыш, нукура элдик поэмаларды уч турғо бөлүптурет: турмуштук-социалдык, тарыхый-баатырдык, тарыхый деген түрлөрүнүн историзмийн белгилерин изилден чыгат.

I главанын 2-параграфы «Кыргыз элдик поэмаларынын дагы историзм жана историзмдин принциптеринин типологиясы» деп аталат.

Бул аспекттеде поэма жаңырын изилдөөчү уч топко белгилүү, алардын онугүү булактарына томонку түрлөрүн киргизет: тарыхый ырлар, кошктор, уламыштар, легандалар, санжыра, эпостор сыяктуу жаңарларды атайт. Бул параграфта диссертант тарыхый фольклордун ролу, анын илимий фольклористикада ете маанилүү маселе экенине токтолуп, аябай кең, озунун коз карашы боюнча бир топ теориялык ойлорду айтканын коробуз.

Диссертант поэманин түрлөрүндөгү историзмдин принциптерине томонку белгилерин: ачык эпикалык чындыкты, тарыхый чындыкты, реалдуу каармаандардын историзмин киргизет. Ушул теориялык маселелерди изилдөөчү «Карагул ботом», «Жалайыр жалгыз», «Мундук-Зарлык», «Ак Мактым», «Кулмырза менен Аксаткын», «Эр Эпим», «Гүлгаакы», «Сейитбек», «Шырдақбек», «Тайлак баатыр», «Али Тобок», «Балбай», «Ак Меөр», «Качкан кызы», «Ак Бермет» деген поэмалардагы историзмдин принциптерин далилдөө учун типологиялык жалпылыктары көцири анализге алынат.

II глава «Социалдык турмуштук поэмалардагы тарыхыйлыктын негиздери» деп аталып, поэмалардын уч типке белгүнгөн жаңардык типтерине байланыштуу социалдык-турмуштук поэмалардын историзмдин типологиясына алкагында анализге алынган. Изденүүчү поэмалардын тарыхтын эволюциялык чагылышына жараппа алардын тарыхый өнүгүүсүн бир пече доорлорго болуштурет. Бул бөлүмдө «Мундук-Зарлык», «Карагул ботом», «Жалайыр жалгыз», «Ак Мактым», «Кулмырза менен Аксаткын» поэмаларынын сюжеттик курулушу, алардагы тарыхый доордун чагылышы, архаикалык сюжеттердин элементтеринин сакталышы, калмак доорунун издері жонуудо терең теориялык багытта анализ

жүргүзүлөт. Диссертанттын «социалдык-турмуштук поэмаларда тарыхый окуялар, тарыхый инсан, реалдуу жерсүү аттары сыйктуу конкреттуулук орун албайт. Алар еткөн турмуштуу образдуу суреттейт. Ар бир негизги тарыхый окуя фольклордук чыгарманын мазмунуна, образдар системасына, көркөм каражаттарына кандайдыр бир деңгээлде таасир этет» деген бутүмүн туура деп эсептейм.

III глава «Тарыхый-баатырдык поэмаларындагы тарыхый чындык жана жанрдык жаңылануу» деп аталыштыр. Мында сюжеттин баатырдык, тарыхый, турмуштук окуяларды ичине камтып, кайсы бир тарыхый окуя, тарыхый инсандын баатырдык иш-аракети, тарыхта аты калган адамдын бапынан еткөн окуясы элдик көркөм сез чеберлеринин чыгармачылыгы менен кайрадан иштелип, эпикалык планда идеализацияланып, көркөм ойлоонун түрдүү ыкмалары колдонулуп, аナン поэманнын ушул түрү жаралганы илимий аргументтүү ойлор менен жыйынтыкталган. Бул главада караган поэмалардын жаңырдык турлөрү да так ажыратылып, чыгарманын ички касиет сапатына жарааша табияты аныкталган.

IV глава «Тарыхый поэмалардагы реалдуулуктуу деңгээли жана көркөм интерпретация» деп аталып, тарыхый поэмаларда чындыкты чагылдырууда конкреттуулукке, фактылык айындуулукка басым жасалганы жана поэмалардын өнүгүүсүндөгү эволюциялык калыптануусундагы салттуу оозеки поэзиянын мыйзамченеми сакталуу менен коллективдүү чыгармачылыктын да, индивидуалдуулуктун да салымы бар экени анализге алынган.

Жыйынтыктап айтсам, Г.Орозованын билүү эмгеги түрк адабиятынын тарыхый-маданий жана эстетикалык өз ара ата мекендик адабияттын алкагында изилденген проблематикага жаратат.

Поэма жаирын изилдоосундө диссертациянын автору фольклористикадагы томонку маанилүү проблемаларды

чечкен: поэма жанрынын табияты, классификациясы, историзмдин принципин типологиясында кыргыз поэмынын өзүнчөлүк өнүгүшүү, элдик поэмалардын жаралышы тарыхый доор менен байланышы, поэмаларда оозеки салттын эстетикасынын сакталышы жана стадиялык жаңыланышы, маданий, саясий, коомдук турмуштуун поэмаларда чагылышы, поэмалардын сюжети, композициясы, образдык системасы, реалдуу прототиптердин алган орду, поэманнын вариантында чыгармачылыктагы коллективдик жана индивидуалдык өзгөчөлүктөрдүн айкалышы.

Саналган илимий проблемар караган эмгекте, кыргыз фольклористика илиминде биринчи жолу кецири ишенимдүү теориялык аспекттеде жазылгандыгын атайын белгилөө керек.

Бул диссертациялык эмгектин жараганын, көргөзүлгөн аспекттеде изилденгенин кыргыз фольклористикасындагы чаң жетишкендикке копот элем. Диссидент өзүнүн алдына койгон илимий максатын толугу менен ачып бере алган.

Мен изилдөөден кандайдыр бир жетишпегендиктерин издең убара болбодум, диссидент өзүнүн алдына койгон илимий максатын толугу менен ачып берүүгө жетишкен.

*Раиса КЫДЫРБАЕВА,  
филология илимдеринин доктору,  
КРУИАнын мұчо-корреспонденти*

### ЭЛДИК ПОЭМАЛАР ЖАНА ЭЛ ТАРЫХЫ

Кыргыз фольклору, албетте, жалгыз «Манас» эпосунан турбайт. «Манас, Манас» дей берип, элибиздин оозеки коркөм сез өнерүндөгү не бир жаркыраган көптөгөн чыгармалар анын көлөкесүндө калыш, тиешелүү деңгээлде иликтөпбей, жайылтылбай калганина көп болду. Башде иликтөпбей, жайылтылбай калганина көп болду.

касын айтпаганда да, ар бири көлему жана мазмуну боюнча башка элдердин дүйнегө белгилүү эпосторунан кем калбаган баатырдык, турмуштук, лирикалык, мифологиялык эпостор, ушулардай эле мунәздөгү толгон-токой элдик поэмалар тууралуу саналуу гана эмгектер жазылып, бул иштин чети оюлбаган боюнча турат. «Чети оюлбаган» дегени менен «Эл адабияты» аттуу 40 томдуктун 31 тому академик А.Акматалиевдин демилгеси жана уюштуруусу менен жарык көрүп, ар бир чыгарма колдо бар вариантары менен кошо кыскача илимий сыйкаттоодон өткөрүлдү. Тиешелүү түшүндүрмөлөр да унутта калтырылган жок. Мындан уникалдуу басылма көп элдерде кездешпейт десем ашыкча болбайт. Ошентип, илимпоздор ат арытып, жер кезин издей турган көркем-адабий материалдар дапдаяр абалында илимпоздордун алдына коюлуп, ошол басылманын биринчи тому жарык көргөндөн бери 20 жылдан ашык убакыт өтсө да, фольклорист-окумуштууларыбыз аларды үстөккө-босток изилдеп жиберүүгэ шашыльшкан жок. Буга бир чети абройлуу, тажрыйбалуу бир катар фольклористтердин кезү өтүп кетип, ортодо үзгүлтүк болуп, жаштары али барагына келе электиги себепкер болсо, экинчиден, мындан иштин түйшүгүн көтөрчү адистердин сейректиги анын ахвалын ого бетер оордотуп салды. Ошентсе да, уучубуз куру эмес экен, көрүнгөн шылтоого салбай, кыйынчылыктарга карабай, ез ишинин маынын чыгара иштей билген, фольклористиканын азыркы бийик деңгээлин карман турган мыкты адистерибиз аз болсо да бар. Алардын бири – мен азыноолак сөз кылсамбы деп турган Гүлбара Орозова.

Өзүнүн 30 жылдан ашупун чыгармачылык жолунда Г.Орозова нукура илимпоздук жоопкерчилик менен жазылган, маанилүү жана маңыздуу көп эмгектердин автору болсо да, анын кеңүүл борборунда кыргыз фольклорун түркүн жанрларынын жеткиликтүү изилдене элек аркыл проблемалары турганын көрүүгө болот. Алардын

арасында илимдер академиясынын иш-планына ылайык ете дыкаттык менен жазылган макалалар жана монографиялар, окуу куралдары, актуалдуу маселелерге ун көшшуу, илимпоз катары ага ез көз карашын ачыктоо зарылдыгынан улам иштөлгөн эмгектер да бар. Бирок кызыгыш, баам салган адам алардын бардыгы чоң-кичинесине карабай арыдан-бери чүргөй салынбаганын, ар бир фактыга так жана кылдат мамиле жасалып, аны ар таралтуу талдоодон өткөрүп, ичтейине сүндүп кирип, ажатын ачып беруу максаты коюлуп, автор анын етесүнө чыкканын байкабай койбайт. Мунун чындыгын анын ондогон макалалары, «Кыргыз балдар фольклорунун жанрдык составы жана поэтикасы» (2003), «Адабий портреттер жана проблемалар» (2009) деген изилдөөлөрүн (башкаларын айтпаганда) мисал тартуу менен далилдеп кетүүгө болот. Бирок азыр сөз оролун анын алда канча фундаменталдуу багыттагы илимий изилдөөлөрүнө буруш керек болуп турат. Анткени Г.Орозованын «Кыргыз элдик поэмаларынын табияты (Жанр. Сюжет. Историзм)» аттуу келемдүү монографиясын (2015. – 356 б.) соңку мезгилдеги кыргыз фольклористикасындагы көзгө толумдуу, салмактуу изилдөөлөрдүн бири катары баалоого толук негиз бар.

Кыргыз адабияттаануусунда, айрыкча фольклор жана акындар чыгармачылыгы боюнча олуттуу эмгектер жазып, өмүр бою анын ысык-суугун баштан кечирген албан илимпоз эжебиз Батма Кебекова: «...эпикалык поэзиянын күрдөөлдүү тарыхый этабынан болгон дастандык же поэмалык жанр терец изилденбей, жанрдык езгөчөлүгү ачылбай келе жаткан проблемалардан. Айрым чыгармалардын идеялык-мазмундук багыты, образ системысы, варианты, композициялык түзүлүшү тууралуу учкай ой айтылгандыгына карабастан, жалпылоочу эмгек жазыла элек,... толгон проблемалар чечиле элек», – деп жазгандан бери (1: 605-б.) «Эл адабияты» сериясындагы поэма-

лар тууралуу К.Кырбашев, А.Жайнакова, М.Мукасов, А.Акматалиев, А.Жакыпбекова, С.Эгимбаева, Н.Өмүрзакова, А.Кадырмамбетова сыйктуу адистер тарабынан жазылган мазмундуу макалаларды эске албаганда абал кескин езгөрүп деле кеткен жок. Ошол поэмалардын күн тартибинде турган жана дагы көнчигиң, тереңдетип изилдөөнү талап кылган маселелерин илктиген көлөмдүү макалалардын көбү ушул жанрдын табиятына баштатап кызычылыгы жогору Б.Кебекова менен Г.Орозованын калемдерине таандык экенин көнүлгө алсак, эмне учун Г.Орозованын аталган эмгеги кыргыз фольклористикасында мына ушул бөксөлүктүү толтуруу максатын көздөп, аны көп жынан ийгиликтүү жүзөгө апсыргандыгы түшүнүктүү болуп калат.

Азыркы европалык белгилүү адабиятчы жана фольклорист Карл Райхл кыргыз традициясында материалдардын (фольклордук чыгармалардын, анын ичинде элдик поэмалардын – К.А.) көптүгүнөн улам аларды классификациялоонун өзү оор жана татаал иш экендигин бекеринен атайын белгилейт (2: 51-б.) Г.Орозованын астында бирде дастан, бирде поэма, кәэде казал же эпос деп аталган чыгармалардын дәэрлик бардыгын дүңүнөн илимий сыйыргыдан өткөрүп, негиздуулөөрүнүн сюжеттик-композициялык, идеялык-мазмундук, поэтикалык өзгөчөлүктөрүн айындоодон тышкary, анча-мынча гана кол тийгөн теориялык проблемалардын жоон тобун ошолордун негизинде ой элегинен өткөрүп, белгилүү бир бутумдөргө келүү милдети турган. Ондогон поэмаларды кайра-кайра окуп, вариантарын салыштырыш, жалпылыктарын жана өзгөчөлүктөрүн, бири-биринен артыкчылыктарын жана кемчиликтерин айындоо менен катар бул жанрга тикелей жана кыйыр тиешеси бар ой толгоолорду аларга «жуурый» билүүнүн өзү орус, алтай, казак, өзбек, кара калпак, татар, фарсы, хакас, араб элдеринин оозеки жана жазма чыгармалары менен салыштырмачылык талдоо-

дон өткөрүүнүн өзү ойбогондой оор иш болчу. Тилекке жарапша, Г.Орозова бул иштердин бардыгын ойдогудай жузегө апсырган.

Кандай гана элдик чыгарма болбосун, фольклористиканын салттуу талабына ылайык ириде анын жанрдык табияты эске алынып, ошого жарапша талдоо жургүзүлүшү кажет. Жанрдын аныктамалары, теориялык жол-жоболору көп жана кыйла татаал. Фольклорго карата жөнөкөй айта келгенде анын негизин оозеки текстти публикага тартуу кылуунун ыкмасы, же айтуучу менен публиканын ортосундагы шарттардан келип чыккан көрүнүш түзөт деңек деле болот (Нортроп Фрай). Мындай кез караптан алганда көлөмү зор жана мазмуну татаал «Манастын» жапрдын мунездөмөсү «Курманбек» же «Олжобай менен Кишимжан», «Кекүл» же «Аксаткин менен Кулмырза» сындуу ага караганда алда канча чакан жана жөнөкөй эпостор менен поэмалардын табиятына толук дал келе бербейт. Мунун өзү изилдөөнүн объективиси болгон элдик поэма-дастандардын жанрдык табиятын, аны шарттаган көрүнүштөрдүн тек-жайын аныкташ, кандайдыр бир жылынтыкка келүү зарылдыгын талап эткендиктен Г.Орозованын өз изилдөөсүнде кыргыз элдик поэмаларынын табиятына көцири назар таштоосуна алыш келген. Автор ушундан улам элдик поэмалардын атальшынан тарта алардын жаралышын шарттаган социалдык-турмуштук жана көркөм-эстетикалык өбелгөлөрү, жанрдык эволюциясы, жашоо шарттары, аткарылыш өзгөчөлүктөрү, сюжеттик-композициялык курулушу, тематикалык багыттары, поэтикасы, стили, башка эпикалык жанрлар жана башка элдердин ушундай чыгармалары менен жалпылыктары жана айырмалуу жактары, алардагы коллективдүүлүк менен индивидуалдуулуктун карым-катышы, каармандардын мунездөмөсү, элдин тарыхы жана каада-салты, дүйнөтаанымы менен диний байланышы сыйктуу кардиналдуу проблемалардын тутумунда изилдөөгө алат

да, алардын бардыгын бир эмгекте текши жана узак муноздөө мүмкүн болбогондуктан, әлдик поэмалардагы тарыхыйлык, тарых жана болумуш, тарых жана көркөм эпикалык чындык маселелерине айрыкча кенен токтолуп, алгач ирет таасын жана терең илимий сыйпаттоодон еткерет. Мындай учурда илимпоз чыргыз тарыхын да мыкты билиш керек. Г.Орозова бул жагынан да өзүнүн билим-маалыматы жетиштүү адис экенин далилдеп, оозеки көркөм чыгармачылык менен эл тарыхынын синтезделиш жолдорун, алардын объективдүү түрдө келип чыккан мыйзамченемдүүлүктөрүн, тарых менен оозеки эпиканын кесилишкен, кайчылашкан жана айкалышта келген учурдагы табигый жана кокустук көрүнүштөрдүн тек-жайын кецири фактылык маалыматтар менен бекемдеп берет. Бирок кантсе да, ал мындай учурларда өзүн тарыхчы катары эмес, әлдик эпиканын жарапалуу жана өнүгүү эволюциясында тарыхый булактардын, әлдин башынан өткөн маанилүү окуялардын жана элден чыккан белгилүү инсандардын андагы ролун ачып берууну максат кылган илимпоз катары чыгат. Г.Орозованын терең ишениминде тарых дегендин (окуялар, адамдар ж.б.) баары эле әлдик оозеки чыгармачылыктан текши орун ала бербейт, б.а., әлдик поэмалар баары такталыш көрсөтүлгөн летооси болуп эсептелбейт. Оозеки чыгармачылыктын өзүнө гана тиешелүү жазылбаган зац-закондору бар. Элдик чыгармачылык турмушта болгон, болуп жаткан нерселердин кебүн камтый бергени менен алар акырындан таңгаларайктай чебер әлдин тандап-ылгоосуна дуушар болуп, әлдик идеалдарга төп келгендери гана көркөм эпизациядан өткөн чыгарма катары жашпоосун улантыш, жасалгалоо жаса шекөттөө жолуна түшет. Мындай процесстердин табиятын Г.Орозова сез болуп жаткан эмгегинин ынанымдуу ачып берет. Маселен, «Мырза уул», «Кулмырза менен Аксаткын» деген атальштар менен өзгөчө түштүк

киргыздарына гана эмес, Кытай, Памир кыргыздарына дейре кецири белгилүү болгон «Кулмырза менен Аксаткын» поэмасын айтылуу Кубат бий менен байланыштыруу катардагы окурмандын оюна деле келбейт. Автор жазгандай «поэмалын сюжети эки жаштын ортосундагы» улуу махабат менен башталыш, алардын армандуу өлүмү менен бутöt. Көлем жагынан чакан, арман, кошок формасында айтылат... эки жаштын ашыктык баяны ете элестүү, кумарлуу, лирикалдуу жана оор, ачуу трагедия менен берилет». (3:124-б.) Аナン кантиси бул чыгарма бир убактарда эл башкарыш, анын эркиндиги учун күрөшкөн Кубат бий менен байланышта деген суроо чыгаары анык. Көрсө, бир жагынан бардык эле эпикалык чыгармалар тарыхый окуяны толук камтый бербесе, экинчицен, ошол ыңгайда жараптандары деле мезгилдин өтүшү менен тарыхый негизинен алыстап өзгөртүлгөн, жаңыланган «образдуу тарыхка» айланып кетет. Ушул көз караштан туруп, Г.Орозова тарыхта аттары белгилүү Кулмырза менен Аксаткындын образдары нукура тарыхый инсан Кубат бийдин личносту менен аныктала тургандыгын далилдеп берет. Мында, ал Кубат бийдин өмүр жолун өз алдынча иликтеген тарыхчы катары чыгат да, көптөгөн тарыхый маалыматтарды көз алдыга тартып, алардын бир тобуна тактоолор киргизип, системалоо аракетин көрөт. Ашыктыктын азабын тарткан Аксаткын кандай тектүү жердин кызы болсо, анын айынан өлүмгө дуушар болгон Кулмырза да XVIII кылымдагы кыргыздардын даңазалуу уулу Кубат бийдин баласы экендигин, анын образы поэмага тикелей эмес кыйыр катышып, чыгарманын идеялык-мазмундук турпатына өзүнчө тур-түспөл ыроолоп, турмуш чындыгына айкалыштырып турганын Г.Орозова кецири талдап берет. Анын сез болуп жаткан эмгегинин баалуу жактарынын бирин тарыхый жана турмуштук чындыктын оозеки көркөм-эпикалык чыгармачылыктагы транс-

формациясын, аларды синтездеөнүп табигый жол-жоболору менен ыкмаларын мына ушундайча анализде, талашсыз бутүмдердүр чыгара билүүсү, «кыргыз элинин тарыхый өнүгүшүндөгү тарыхый жана этногенетикалык процесстер анын руханий маданиятына маанилүү изкалтыргандыгын» (149-б.) элдик поэмалардын ар биригинин мисалында айкындан беруу чеберчилиги түзөт. Ошентип, улуттун тарыхын еткөндүн мыкты уул-кыздарын, баатырдыкты, адамдык бийик мамилелерди, маҳабатты, патриотизмди баяндаган элдик поэмалар окумуштуунун пикиринде «коомдук өнүгүштүн белгилүү бир этабындағы социалдык идеяларды өзүнө сицирет», алар «белгилүү бир тарыхый доордо жарапыш, ошол доордо жашаган адамдардын дүйнөтаанымы, дүйнө кабылдоосу, дүйнө түшүнүгү, жашоого болгон мамилеси чагылдырылат». Демек, элдик поэмалардын ар бир түрү жараплан жана өзү чагылдырган доор турмушуна жараша өзүнчөлүккө ээ болот. Мына ушундай методологиялык принципке таянуу менен Г.Орозова элдик поэмаларды социалдык-турмуштук («Карагул ботом», «Мундук-Зарлык», «Жалайыр жалгыз», «Ак Мактым», «Кулмырза менен Аксаткын»), тарыхый-баатырдык («Гулгаакы», «Сейитбек», «Эр Эшпим», «Шырдакбек», «Тайлак баатыр») жана тарыхый («Ак Меэр», «Ак Бермет», «Качкан кызы», «Балбай», «Алп Тобок») деген үч топко ажыратыш, алардын жараплуу доору жана баштапкы таяныч булактарына жараша да турлорун сипаттайт. Айтканга одой болгону менен мындай классификациялык иштерди жургүзүү учун эсепсиз көркөм-адабий, тарыхый материалдарды окуп чыгыш, астейдил ой элегинен еткөрүп анализ жургүзүү керек болчу, кыргыз эле эмес түрк, монгол, араб, фарсы (ж.б.) элдеринин оозеки жана жазма булактарындагы маалыматтарды керек жerde салыштырыш, тиешелүү жыйынтыктарга келүү зарыл але. Ошол эле учурда адегенде мындай оор жана татаал

ишти жүзөгө ашыруунун ишеничтүү ырааты, бүкүлү логикалык системасы да түзүлүшү керек болчу. Г.Орозова, тилекке жараша, бул иштердин баарын ойдогудай жүзөгө ашырып, анан гана тизмеленген чыгармалардын ар биринде эпикалык чындык менен тарыхый чындыктын карамы-катьышы кандай, мезгил менен каармандардын, элдик идеалдардын көркөм реализациясы кандай деген кардиналдуу маселелерге сүнгүп кирет да, алардын табиятын, социалдык-маданий, көркөм-эстетикалык, көркөм-тарыхый турпатын ачып беруу ишинде өзүн таланттуу илим-поз-аналитик таризинде көрсөтөт. Изилдөөнүн объективиси элдик поэмалар жана алардын тарыххака болгон мамилесин иликтөө болуп жаткандан кийин автор аларда чагылдырылган тарыхый доорлор катмарларын да көз жаздымында калтыргай (аңчылык доор, көеңе түрктөр же шамандык доор, Алтын ордо, калмак, Кокон хандыгы, Цин империясынын доорлору, жаңы мезгил) ар бирине социалдык-тарыхый, маданий-көркөм аспектиден мунездөмө бериш, ошол поэмалардын сюжеттик түзүлүшү, идеялык мазмуну жана образдар курамы менен бирдикте караштырат. «Аракетке жараша берекет» дегендей натыйжада окурман кыргыз элдик поэмаларынын тарых менен карамы-катьышынан тышкары иш жүзүнде алардын бүткүл көркөм-эстетикалык турпаты жана маани-манзызы тураалуу кең-кесири маалыматка ээ болуп, өзү кызыккан көп маселелердин башын ачыктоого мүмкүнчүлүк алат.

Сөзду узарта берсек Г.Орозованын бул фундаменталдуу изилдөөсүнүн (ушундай баага ал татыктуу – К.А.) баалуу жактары арбын. Албетте, талашчу учурлар да бар. Илим учун бул табигый көрүнүш. Бирок кай жагынан албайлы, бул изилдөө арыдан-бери жазыла калбай, автордун көп жылдык мәннетинин, кундур-түндүр түйшөлүп изденүүлерүнүн натыйжасы экени ачык. Анда чаргыган, далилсиз ойлор дээрлик жок, коюлган маселенин ар бири

далил, факт, аргумент, алардын негизинде сергек жана реалдуу ой калчап, ынанымдуу бутүмдер чыгаруу дегендей нукура илимпоздук позициядан, анын үлгү болорлук бийик деңгээлинен туруп жазылган мындай эмгектер билгени деле, билбегени деле «илимпоз» болуп жамырап чыга келген бүгүнкү заманда ошол эле илимге аба менен суудай эле керек. Автор адабий, тарыхый, илимий материалдарды жана аларды ырааттуу илимий анализден откөрүү ыкмаларын эң сонун билет. Бул да ар бир эле илимпоздо толук кездеше бербеген сапат. Ошентип, залкар илимпоз-филолог эжелерибиз Б.Орузбаева, Б.Керимжанова, Р.Кыдыргаева, Б.Кебекова, А.Жайнакова, Л.Үкүбаевалардын таалимин талаага таштабай, салтын үзбей, жолун татыкттуу улаган Г.Орозованын бул эмгеги бүгүнкү фольклористикадагы олуттуу проблеманы илимий-теориялык бийик даражада иликкеп, көз көрүнө бекселүктөрүн толтуруууга кошулган бараандуу салым деген ишеничте экенимди акырында айта кетейин.

### **Адабияттар**

1. Кыргыз адабиятынын тарыхы: фольклористика. Оозеки чыгармачылыктын жаңрлары. I том. (А.Акматалиевдин жалпы ред. астында). 2-бас. – Б.: Шам, 2004.
2. Райхл К. Тюркский эпос: традиции, формы, поэтическая структура. – М., 2008.
3. Орозова Г. Кыргыз элдик поэмаларынын табияты (Жанр. Сюжет. Историзм): Монография. – Б., 2015.

**Курманбек АБАКИРОВ,  
Ж.Баласагын атындагы**

**Кыргыз улуттук университетинин  
Кыргыз адабияты кафедрасынын башчысы,  
филология илимдеринин доктору**

### **УЛУТТУК ФОЛЬКЛОРИСТИКАНЫН АЙДЫҢ ЖОЛУНДА**

Белгилүү адабиятчы, фольклорист, филология илимдеринин доктору, КРнын илим жана техника жаатындағы Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, КРУИАнын Ч. Айтматов атындағы Тил жана адабият институтунун жетектеөчү илимий қызметкери Орозова Гулбара Жалаловнанын илимий чыгармачылык жолу ар бир адамдын тагдырына буюра бербеген ооматтуу да, ары байсалдуу да болуптур. Адегенде эле айтканга женил, бирок ал мезгил үчүн тагдыр өзгөртө турган чоң кадам, татаал жолдун башталышы мындан жарым кылымга (46 жыл) чукул мурда Гулбара Жалаловнанын Тажикстандын Жерге-Тал районунда жашаган этникалык кыргыз қыздарынын арасынан сууруулуп чыгып, Кыргызстанда жогорку окуу жайында татыктуу билим алып, болгондо да Улуттук илимдер академиясында конкурс түрк негизде кабыл алынган эмгек жолунан баштап алыптыр. Чындыгында, илимпоздун жашоо жолундагы зор бактысы анын талықпас эмгекчилдиги, көздөгөн максатынан кайтпаган ежерлүгү, илимге арнаган өрнектуу тагдыр жолу жатат. Илим-билимдин, маданияттын ыйык храмы болгон Улуттук илимдер академиясынын Тил жана адабият институтунда түзүлгөн шарт-жагдайлар, нукура илимий чайрөгө түш келиши, не бир кыргыздын улуу муундагы залкар аалымдары С. Мусаев, К. Асаналиев, С. Жигитов, К. Бобулов, Р. Кыдыргаева, Б. Кебекова, Э. Абдылдаев, Р. Сарыпбеков, К. Даутов, О. Сооронов, А. Жайнакова, А.Акматалиев ж. б. менен бирге иштеп, алардын сөздөрүн угуп, кесипкейлүк тажрыйбаларын үйрөнүп, замандаш катары жашаш калышы чындыгында эле ар кимдин бактысына туура келе бербейт. Дал ушул улуу окумуштуулардын жолун уланткан Орозова Гулбара бүгүнкү күнгө чейин күттүү жайда талықпастан үзүрлүү эмгектенип келе жатат.

Баса, эгемен жылдарында академияда иштеген көптөгөн илимпоздорубуз чилдей тараап, кээ бирлери коомдук иштерди аркалап кетиш, жаштары базарга карай ыкташ, ыйык жай орду толгус жоготууларга кабылганы жашыруун эмес. Улуттук илимдер академиясында саналуу гана окумуштуулар калыш, еткеөл мезгилдин татаалдыгына, оош-кыйыштарына карабай илимдин түйшүгүнө түтүп, чыгармачылык эрдикти көрсөтө алышты. Г. Ж. Орозова да аялдык назик ийинине жоопкерчиликтүү ишти артыш, улуу муундун илим кербенин андан ары улантыш, талыкпай келе жаткандыгы менен эмгеги баа жеткис, өмүру өрнектүү, кадырглуу инсан.

Табиятынан ашкере мәзнеткеч, кесибинен тагдыр күткөн Г.Орозова илимий эмгектери аркылуу кыргыз адабияттаануу илимине, анын ичинде улуттук фольклористикага опол тоодой эмгек сицире алды. Илимий китептери аркылуу биз окумуштуунун аналитикалык ой-чабыты терең, илимий-теориялык пайдубалы бекем экендигин көрүп турабыз. Маселен, «Түрк элдеринин поэмалары: тарыхый процесс жана эпикалык байланыш» (Б., 2000), «Кыргыз балдар фольклорунун жанрдык составы жана поэтикасы» (Б., 2003), «Адабий портреттер жана проблемалар» (Б., 2009), «Кыргыздардын улуттук маданияты» (Окуу куралы. Б., 2010), «Кулымырза менен Аксаткынын изи менен Кубат бийдин тарыхына карай» (Б., 2012), «Кыргыз елендерү» (Б., 2015), «Кыргыз элдик поэмаларынын табияты» (Б., 2015) ж.б. көптөгөн илимий эмгектердин автору. Мындан башка да окумуштуу мурда «Кыргыз адабиятынын тарыхы» (7 томдук. Б., 2002), «Кыргыз адабияттаануу илими жана сыны» (2 томдук. Б., 2005), «Азыркы кыргыз адабияты» (Б., 2005) деп атальш, кийин толукталыш «Кыргыз адабиятынын тарыхы» (Б., 2017) деген он томдук фундаменталдуу эмгектерге авторлош. Окумуштуунун 150ден ашыуун илимий макалалары жарык көрүп, «Манастаануу», «Культрология» ади-

стиктери учун окуу программалары чыккан. Фольклор жана ақындар чыгармачылыгы боюнча 33 китепти түзүп, илимий баш сөздөрүн жазып чыгарган. «Кыргыстан Улуттук Энциклопедиясы», «Кыргыз адабияты», «Токтогул», «Сагынбай», «Саякбай», «Ч.Айтматов» энциклопедияларынын белгилүү авторлорунун бири. Көрүнүктүү аалым илимий чыгармачылык менен тынымсыз иштеп, чоң тажрыйба тооптоң, илимдин казанында кайнаган духу менен бүгүн да талыкпай улуттук фольклористика илиминин өзөктүү, актуалдуу проблемаларын көтерүп, изилдеп, фундаменталдуу эмгектерди жаратып жатат. Өзгөчө «Кыргыз элдик поэмаларынын табияты» (Б., 2015) аттуу монографиялык эмгеги автордун көп жылдык илимий изилдөөлөрүнүн жыйынтыгын көрсөткөн фундаменталдуу эмтек. Аталган эмгекте элдик поэмалардын жанрдык ички жаңылануусу, алардын түрлөрүндөгү жалпылык жана айырмачылык, сюжеттик өзгөчөлүгү, тарыхыйлуулук маселеси фольклор менен кыргыз тарыхынын карым-катышы алгачкылардан болуп илимий теориялык негизде көцири каралыш, өзүнүн илимий концепциясын жаратса алган. Буга чейин элдик поэмалардын вариантары, сюжеттери, мотивдери, борбордук каармандардын тарыхый негизи боюнча айрым гана изилдөөлөр болгону менен мындаи комплекстүү эмгек жарала элек болчу. Чындыгында, фольклордук чыгармаларды элдин тарыхый жолу менен байланыштырып изилдөө татаал процесс. Окумуштуу Г.Орозова эмгегинде бул маселени историзм принципинин негизинде ичкертен карап, аналитикалык жол менен терең изилдөөгө жетишкен. Мындан тышкары элдик поэмалардагы историзмге байланыштуу илимий-теориялык маселелердин негизинде эпикалык чыгармалар менен тарыхтын карым-катышына байланыштуу кубулуштар тарыхый-салыштырма метод аркылуу иликтеөгө алышынан. Илимпоздун кыргыз тарыхын мыкты билгени, архивдик, документалдык булактар менен салыш-

тырыш, поэмаларга сюжет, мотив болгон материалдарга кылдат, туура ой жүгүртүү менен терец анализдегенин баамдасак болот. Автор: «Кыргыз элдик поэмаларынын да эпостор сыйктуу эле бир катар стадиалдык баскычтарды камтыган жана генетикалык негизин жомок, легенда, уламыш, тарыхый аңыз-аңгеме, ыр, кошок, арман, тарыхый окуя түзгөн узун тарыхы бар. Башкача айтканда, поэмалар да өзүнө мунездүү узак тарыхый эволюцияны башынан өткоргөн. Аларда эпикалык салттуулуктун, оозеки поэзиянын мыйзамченеми сакталыш, коллективдүү чыгармачылыктын да, индивидуалдуулуктун да салымы бар экенин» («Кыргыз элдик поэмаларынын табияты» (Б., 2015, 8-б.), – адилет белгилейт.

Эмгектеги дагы бир орчуудуу көрүнүш – элдик поэмалардын жанрдык эволюциясын айкындоо жана классификациялоо тууралтуу иликtee жүргүзүшү. Бул иште татаал маселелер орун алып, айрым окумуштуулар (С.Закиров, Б.Кебекова, Т.Танаев ж.б.) тарабынан аракеттер жасалгана менен терец илимий-теориялык деңгээлде иликтеңбей келген. Жанрларды классификациялоо фольклористика илиминдеги негизги теориялык маселелердин бири. Г.Орозова мына ушул проблемага олуттуу көңүл белүп, элдик поэмалардын табиятын аныктоо учун кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгында кезиккен элдик поэмалардын бардык жанрдык түрлөрүн классификациялаган. Алардын ичинен кыргыздын нукура элдик поэмаларын («Мундук-Зарлык», «Карагул ботом», «Жалайыр жалгыз», «Шырдакбек», «Тайлак баатыр», «Эр Эшим», «Гүлгаакы», «Сейитбек», «Ак Мактым», «Кулмырза менен Аксаткын», «Ак Меэр», «Ак Бермет», «Качкан кызы», «Балбай», «Алп Тобоок») социалдык-турмуштук, тарыхый-баатырдык жана тарыхый поэмалар деп классификациялаш, монографиялык эмгегинде ушул тармакты изилдеөө алган. Мында элдик поэмалардын жанрдык табиятын жана түрлөрүн мунездөө мазмундук, формалык өзгөчөлүгүн, ар бир до-

ордогу эстетикалык системага, ар түрдүү социалдык бағытка ылайык элибиздин коомдук-социалдык, тарыхый-маданий турмушшуна байланыштуу жанрдын түрлөрүнүн пайда болушун, калыптанышын, өнүгүшүн белгилеп, историзмге мунездүү принциптердин типологиясын, критерийлерин ачып көрсөткөн автордун жыйынтыгы маанилүү жана фольклортаануу илимине концептуалдуу илимий-теориялык ойлорду киргизген.

Поэмалардын материалынын негизинде автор чыгармалардын идеялык байлыгын, жанрдык түрлөрүн, эстетикалык бутундугун жана сюжеттеги тарыхый чындыкты, каармандардын прототибин, ономастика менен жерсуулардын тактыгын, чыгарма жараган доор менен мезгилдин аныктыгын, ар түрдүү варианттарындагы жалпылыктар менен айырмачылыктарды салыштыруу аркылуу системалуу талдоо менен бирге кылдат жыйынтыктарга келиш, оригиналдуу ойлорду айткан. Кыргыз элдик оозеки чыгармалары бай жана көп катмарлуу. Ошондуктан автор улуттук поэмаларды башка элдердин көркөм мурастары, маданияттары менен байланыштыра карап, омоктуу идеялары менен байыта алган. Натыйжада, Г.Орозованын «Кыргыз элдик поэмаларынын табияты» аттуу монографиясы нукура элдик поэмалардын табиятын илимий-теориялык планда комплекстүү изилдеген баалуу эмгектердин катарында турат жана кыргыз фольклористикасындагы изилдеөнүн жаңы баскычы катары карасак жаңылыштайбыз.

Элдик поэмалардагы историзм маселесине байланыштуу дагы бир эмгек «Кулмырза менен Аксаткындын» изи менен Кубат бийдин тарыхына карай» (Б., 2013) деп аталаат. Изилдеөдө «Кулмырза менен Аксаткын» элдик поэмасындагы турмуш чындыгы менен көркөм чындыктын карым-катышы, анын ичинде белгилүү тарыхый инсан Кубат бийдин бейнеси аркылуу ошол доордун, мезгилдин чагылдырылышы маселесине кайрылган. Автор адилет

белгилегендей, элдик эпикалык чыгармалар тарыхтын кайталанмасы эмес, бирок анда тарыхый етмүш чындыгынын изи калат. Изилдөөнүн кызыктуулугу поэмада Кубат бий эпизоддук каарман болсо да анын образы аркылуу ошол доордун коомдук-социалдык абалы, анын тарыхый орду, элге сицирген кызматын кылдат изилдөөгө алыш, мазмундуу тарыхый маалыматтар менен салыштырып, поэманин тарыхый негизде иликтеөнүн омоктуу багытын көрсөтө алган.

Таланттуу окумуштуу Г.Орозова «Кыргыз өлөндөрү» (Б., 2015) аттуу китеби аркылуу улуттук фольклористикадагы элдик лирикалардын арасындагы өлең жанрын кылдат изилдеп, буга чейин көз жаздымда калган актуалдуу теманы колго алганы кубаттоого арзыйт. Изилдоочу кыргыз өлөндөрүнүн жыйналуу, жазылуу тарыхын, алардын табиятын, көркөм түзүлүшүн, поэтикасы сыйктуу маселелерди анализдейт. Ошондой эле КРУИАның Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун кол жазмалар фондусунда сакталып турган баалуу элдик мурастын тексттерин чогултуп, биринчи жолу системага салыш, айрымдарына текстологиялык талдоо жургүзүү менен ал материалдарды тиркеме турундо китештин аягында берген. Дагы бир алгылыктуу иш башка мамлекеттерде (Тажикстан, КЭР, Өзбекстан ж.б.) жашаган кыргыздардын өлең ырларынын үлгүлөрүнө да орун бериллип, салыштырылып кызыктуу талдоонун үлгүсүн жараткан. Окумуштуу өлең ырларынын жарапалуу, калыштануу, осуп-енүүгүү, таралуусу узак мезгилдерди камтып, элибиздин басып еткөн тарыхый жолдору менен тыгыз байланышканын, өзүнүн табиятына муноздүү салттуу белгилери, курулушу, стилистикалык түзүлүшү, тарыхый поэтикасы менен өзгөчөлөнгөн лирикалык тексттин ичиндеги өзүнчө жаңр экендигин туура белгилейт. Өлөндөр түрк әлдеринин ичиндеги ичкилик уруу бирикмесине киргөп уруулардын (этностордун, әлдердин) элдик көркөм мурасы

болуп эсептелет. Айрыкча кыпчак элинин чойресуне көбүрөөк жакын экендиги чындык. Кыпчактар аркылуу ичкилик урууларына таралып сицирилген деген көз карашы орундуу. Окумуштуунун мындай пикиринде тарыхый чындык жана жандуу ой бар. Анткени өлөндөр кыргыздардын ичинде ичкиликтөрдө кецири айтылып, тойтамашаларда, оюн-зооктордо өзүнчө обон жана элдик каада-салттар менен коштолуп айтылып келгенине кубо болуп угуп калдык. Албетте, өлең жанры тематикага абдан бай, мазмунуна жана турмуштук шарт-жагдайга карата ар түрдүү обон, ыргакта айтыла берген. Баса, өлөндү бардык эле адам айта бербейт, аны көркөм өнерге шыгы бар, оозунда сөзү бар инсандар шыдыр тегуп, эргип айтышкан. Тилекке каршы, ата-бабаларыбыздын ушундай керемет өнерү бүгүнкү күнде унутта калып, мурдагыдай эл ичинде айтылбай согундан баратышы өкүнүрдүрбөй койбайт. Автор казак, өзбек элдеринде өлең жанры мыкты изилденгенин баса белгилеп кеткен. Бирок кыргыз окумуштуулары айрым эмгектеринде бул маселеге учкай гана токтолгону болбосо көмүскөдө калган. Ал эми илимпөз Г.Орозованын дал ушул өлең жанрынын табиятын, тарыхый башшатын, поэтикалык өзгөчөлүгүн мыкты анализдеп, кийинки изилдоөлөргө көч баштап бергенин жана бир тоо кызыктуу оригиналдуу тыянактары менен эмгек олуттуу маанигэ ээ.

Окумуштуунун «Адабий портреттер жана проблемалар» (Б., 2009) деген илимий макалалардын топтомунаң турган китебинде кыргыз эл тамсилдеринин жаңардык өзгөчөлүгү жана кыргыз адабий процессиндеги жаңылашуулар, адабий табылгалар тууралуу иргелген илимий макалалары орун алган. Ошону менен бирге белгилүү окумуштуулар А. Сыдыков, З. Закиров, Д. Туратов, А.Акматалиев, С.Тиллебаевдии илимий-чыгармачылык портреттерине иликтеөлөр жүргүзүлүп, алардын улуттук кыргыз адабият таануу илимине кошкон салымдары кылдат

талдоого алынган. Аталган макалалар кызыктуу жазылыш, илимпоздордун портреттери даана ачылган.

Белгилүү илимпоздун илимий-чыгармачылык тағдыры тууралуу сөзүбүздүн соңунда айтарыбыз дагы да болсо кесиптик изденүүнүн, илимий теориялык жактан тереңдөөнүн жолунда, ошондуктан изилдөөлөрү актуалдуу, илимий жыйынтыктары негиздүү. Орозова Гулбара Жалаловна улуттук фольклортаануу илиминин өнүгүшүндө бараандуу салым кошуп келе жатканын айткыбыз келет.

**Бактыгүл ТЕМИРОВА,**  
**Ош мамлекеттик университетинин**  
**киргыз филологиясы жана журналистика**  
**факультетинин кыргыз адабияты**  
**кафедрасынын профессору,**  
**филология илимдеринин доктору**

### ОЛЖОЛУУ ОКУМУШТУУ

Коомдогу социалдык-экономикалык катаклизмдерден улам илимдин, билимдин кадыры кеткен заманда, илимге меркантилдик максаттар менен келгендер багытын базарга бурган заманда, илимге чындал берилгендер гана калды. Коом, мамлекет илимсиз жашай албай турганын тушунгендөр гана бардык кыйынчылыктарга чыдан, илимге чындал берилген, илим дегенде ичкен ашын жерге койгон окумуштуулар гана илимдин өчкөн отун тутантыш, өнүктүрүп келатышат. Илимдин тубелуктуулугун түшүнүп, дыңы бузула элек илимий проблеманы колго алыш изилдеп, жасадым деп жар салбай, баштаган ишинин етөөсүне чыгып, жөнекейлүгүнөн жазбай жүргөн, көзгө сүртөр дарыдай чынгызы, саналуу окумуштуулардын арасында фольклористика, адабияттаануу, этнография, маданияттаануу боюнча эмгектери элге көцири белгилүү илимпоз Гулбара Орозова да бар.

Фольклористика илиминде акыркы отуз жылдан ашык мезгилдөн бери докторлук диссертациясын коркогон окумуштуу болбоптур. Илимий кадрларды даярдоодугу мындай кенемтенин объективдүү себептери да бар. Фольклористика кантсе да кара жумушту көп талап кылыш, караптай теориядан башка, кол жазмалар фондунда олтуруп, элдик мурастар менен иштөөнүн өзү кызылдай эмгекти, мәннеткечти, бекем эркти талап кылат. Ошол учун кийинки муундардын алдына чоң максат коюп, илимдин доктору деген даваидан ашшууну көздөгөндөр аз болду окшойт. Бул чоң ашшууну отуз жылдан кийин багынткандардын бири – белгилүү фольклор изилдөөчү, КР УИАнын Ч.Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун жетектоөчү илимий кызматкерি, Кыргыз Республикасынын илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, филология илимдеринин кандидаты Гулбара Орозова болду. «Саргара жортсоң, кызара бертөсүң» дегендей, Г.Орозова 30 жылдан бери илимдин казанында кайнап, бардык кыйынчылыктарын көтерүп, көжөлүп иштеген илимий ишмердүүлүгү олжолуу болду десек болот.

Кол жазмаларды басмага даярдоо етө машакаттуу, оор иш. Ар бир мурас аяр мамилени, тыкыр текстологиялык талдоону, зор теориялык даярдыкты талап кылат. Ага эрки жеткен бар, жетпеген бар. Г. Орозова кол жазмалар фондунда иштеп, «Эл адабияты», «Залкар ақындар» серияларына жана фольклор, ақындар поэзиясы, улуттук адабияттын турдук проблемаларына арналган кол жазмаларды басмага даярдац, 35ке жакын китең түзүп, түшүндүрмөлөруп, баш сөзүн жазып, сездүгүн түзүп, элизбизге тартуулады. Анын баарын жазууга гезит бети тардык кылат. Окумуштуунун илимий изденүүлөрүнүн бир этабын жыйынтыктаган негизги илимий эмгектеринин бири «Кыргыз элдик поэмаларынын табияты» (Б., 2015) аттуу монография болуп санапат. Бул иштин киришүү

белүгүнде темасын актуалдуулугу баса көрсөтүлүп, теориялык базасы негизделген. Маселенин изилдениши тарыхы кецири каралыш, козголуп жаткан маселеге тиешелүү адабияттар элкөнөттөн өткөрүлүп, элдик поэмалардын жаралышына турткү болгон конкреттүү тарыхый-маданий шарттар историзм принципинде каралган. Фольклордук материалдарды тарыхый жагынан кароо эмгекти башынан аягына чейин кызыл сыйык сыйактуу аралап, «Поэма жанры жана элдик поэмалардагы историзмдин теориялык проблемалары» деп аталган I главанын «Элдик поэмалардын табияты жана кыргыз фольклористикасында изилдениши» деп аталган 1-параграфында поэма жанрынын табияты, эл арасынан жыйналышы жана бастыруу иштерине кецири токтолуп, академик В.Радловдон тартыш, К.Мифтаев 1923-жылы жазып алган «Ак Бермет», «Ак Меэр», 1947-жылы «Кулмырза менен Аксаткын», «Ак Мактым», М.Богданова 1946-жылы «Жалайыр жалгыз», 1947-жылы «Карагул ботом», А.Чоробаев 1940-жылы «Шырдакбекти», 1942-жылы «Эр Эшпимди» жазып алганын белгилөө менен андан нары тексттерди жыйноо иши улантылгандыгына, элдик поэмаларды жарыялоо жана изилдөө иштерине кецири токтолгон. Изилдөөчү маселенин теориялык баштатарына токтолуп, кыргыз фольклорунун жанрдык бөлүнүшү, классификациялоо маселелерин академик В.Радлов, К.Мифтаевдордун эмгектериндеги алгачкы жанрдык аныктамалардан тартыш, М.Богданова, Ө.Жакишев, Т.Саманчин, К.Рахматуллиндер авторлошуп жазган «Кыргыз адабиятынын тарыхый очерки» (Ф.: Кыргыzmамбас, 1943) деген эмгектеги классификация, андан кийин М.Богданованнын жасаган жанрдык классификациясына, 1947-жылы Т.Саманчин, Т.Байжиев, З.Бектеновдор «Кыргыз фольклорунун жанрлары» деген классификацияны сунуш кылышканын, А.Тайгуревдин болсо «Кыргыз элиниң фольклору» деген эмгегинде езүнчө жанрдык белгүштүрүүнү

сунуш кылгандыгын автор белгилөө менен маселеге нукура илимий принциптерден туруп мамиле кылыш, аталган проблема боюнча материалдарды ийне-жибине чейин калтырбай такыбалык менен караш, илимий мураска айланган бул эмгектерге ызаат менен мамиле кылыш: «Биз мисалга тарткан алгачкы саамалыктар өз мезгилинде туура деп эсептелинин, ошол мезгил учун кызмат аткарған» – деп туура белгилеген.

Элдик поэмалардын жанрдык табиятын аныктоо боюнча К.Кудайбергеновдун «Эл дастандары жана ақын» (1970), Ж.Субанбековдун «Кыргыз элиниң баатырдык эпостору» (1970), А.Эркебаевдин «Кыргыз адабиятынын аз изилденген барактары» (2004), ошондой эле С.Закировдун, М.Мамыровдун, Т.Ташаевдин, Т.Абдыракуновдун, Б.Кебекованын эмгектерине серен салыш, алардын элдик поэмалардын жанрдык табияты боюнча ой-пикирлерин элкөнөттөн өткөрүү менен кыргыз поэмаларын шарттуу турдөүч топко бөлсө болот деген теориялык жыйынтыгын ишенимдүү турдө негиздей алган.

«Кыргыз элдик поэмаларындагы историзм жана историзмдин принциптеринин типологиясы» деп аталган экинчи параграфта автор поэма жанрынын эволюциялык өнүгүүсүнүн коомдун социалдык-экономикалык, тарыхый-маданий өнүгүүсүнө тыгыз байланышта боло тургандыгын В.Я.Прош, Б.Н.Путиловдордун эмгектерине таяныш, теориялык аспектиде негиздеген. «...Алгач архайкалых-мифологиялык, жомоктук мазмундагы чыгармалар жаралса, улам мезгилдин алдына жараша тарыхтын кийинки этаптарындагы окуяларды, коомдук көрүнүштерду, қубулуштарды, тарыхый окуяларды баяндаган поэмалар жаралган. Алардын ар бири өзү жаралган мезгилди, ошол тарыхый кырдаалды көркөм чагылдырган» – деп ынаанымдуу жыйынтык чыгарган.

«Социалдык-турмуштук поэмалардагы тарыхыйлыктын негиздери» деп аталган 2-главада «Карагул ботом», «Мундук-Зарлык», «Жалайыр жалгыз», «Ак Мактым»,

«Кулмырза менен Аксаткын» поэмаларынын варианты салыштырылып, тарыхый негиздери, поэманин күрең тамырына айланган мотивдер Г.Орозова тарабынан кылдат иликтеөгө алышып, тарыхый параметрлердин негизинде туура теориялык жыйынтык чыгарылган.

Ал эми «Тарыхый-баатырдык поэмалардагы тарыхый чындык жана жанрдык жаңылануу» дег аталган 3-главада «Эр Эшпим» поэмасынын тарыхый негиздери, казак фольклорундагы материалдар менен салыштырылып, тарыхый-баатырдык поэма катарында аныктама берилген. Ал эми «Гүлгаакы» поэмасынын негизин тарыхта жашап еткен өзбек акыны Машрабага байланыштуу тарыхый окуяларга байланыштырып, ары кызыктуу, ары ынанымдуу караган. «Сейитбек», «Шырдақбек», «Тайлак баатыр» поэмаларынын тарыхыйлыгын историзм принципинин негизинде конкреттуу талдоолор менен далилдей алган. Бул маселе боюнча Г.Орозова көптөгөн материалдарды жыйнап, талдаш жалпылаштырып чыккан.

Монографиянын 4-главасы «Тарыхый поэмалардагы реалдуулуктун деңгээли жана көркөм интерпретация» дег аталып, кыргыз эпикалык жанрынын түзүлүү, өнүгүү процессинде жаңы мазмунду түзгөн тарыхый поэмалар каралган. Атап айтсак, «Алп Тобок», «Балбай», «Ак Меер», «Ак Бермет», «Качкан кыз» поэмаларындагы тарыхый чындык менен көркөм чындыктын катышы кенири анализге алышган. Г.Орозованын монографиясынын алгылыктуу, баалуу жагы анын концептуалдуулугунда. Бул әмгекте әлдик поэмалардын жанрдык табияты, тарыхыйлыгы жөнүндөгү илимий концепция ырааттуу өнүктүрүлүп, ичкериден жургүзүлгөн талдоолордун негизинде, ишенимдүү аргументтерге, ынанымдуу далилдерге таянып, терең автордук концепциясын иштеп чыккан. Жалпылаштырып айтканда, автордун бул әмгеги кыргыз фольклористикасына кошкон чоң салымы болуп саналат.

Г.Орозованын «Түрк элдеринин поэмалары: тарыхый процесс жана эпикалык байланыш» (Б., 2000) аттуу әмгет-

ги салыштырма-типовологиялык планда жазылып, түрк тилдүү әлдердин әлдик поэмалары кенири каралган. Ал эми «Кыргыз балдар фольклорунун жанрдык составы жана поэтикасы» (Б., 2003) аттуу изилдөөсүнде балдар фольклорунун жанрдык өзгөчөлүктөрү, көркөм каражаттар, ыр түзүлүшү, теориялык өнүттөн каралган. Г.Орозова «Кулмырза менен Аксаткындын» изи менен Кубат бийдин тарыхына карай» (Б., 2013) аттуу илимий-популярдуу эмгегинде әлдик поэманин учугун тарыхтан издөө менен XVIII кылымда кыргыз тарыхында көрүнүктүү роль ойногон, Кокон хандары менен тизгин талашкан Кубат бийдин өмүр-таржымалын, саясий ишмердүүлүгүн терең изилдеп, кенири ачып көрсөткөн.

Г.Орозованын әмгектерине мунездүү сапаттар: кандай илимий проблема болбосун конкреттүү фактыварды электен өткөрүп, ичкериден талдаш, жалпылаштырып, өзөктүү концепцияга байлан, бекемдеп иштеп чыгуу менен маселенин теориялык, методологиялык жагы кыргыз адабият таануунун деңгээлинде эмес, жалпы эле фольклористика илиммин контекстинде каралат, бааланат.

«Манас» эпосунун устунен кара булут айланып, Жайсаң жакадан, фальсификаторлор этектен алыш турганда, эпосту коргоп калуу учун эч нерседен кайра тартпай күрөшкөн ак жүрөк илимпоздордун катарында Г.Орозова турду. Анын Жайсаңдын жалган вариантын жокко чыгарған макалалары чынчыл, жалындуу пафос менен жазылганын патриоттук мүнезү айкын көрүнүп турат. Кыргыз фольклористика илимминин өнүгүүсүнө чоң салым кошуп, талбай изденип, улам бийиктиктерди багынтып жаткан Г.Орозованын элине ак кызмат кыла беришине тилектешпиз.

Аскар МЕДЕТОВ,  
Ж. Баласагын атындағы  
Кыргыз улуттук университетинин Манастаануу  
жана дүйнөлүк адабият кафедрасынын доценти,  
филология илимдеринин кандидаты



## б) Г. ОРОЗОВАНЫН ӨМҮР БАЯНЫ ЖАНА АНЫН БЕЙНЕСИНЕ СҮРГҮМДӨР

КАРАТЕГИНДИК КЫЗ (Өмүр баян)

**Каратегин. Жерге-Тал.** Бул чөлкөмдө белгисиз бой-  
дон калча адамдын тагдыры – эр журук баатыры, эл ка-  
мын жеген эмгекчили, ақылманы, билимдүүсү, талант-  
туусу, эл кадырлаган ыйманы бийик инсандары, ақылгөй,  
колунан көөрү төгүлгөн чебер апалар, баатыр жүрөк жи-  
гиттер, суксур моюн, кымча бел ай-чырайлуу сулуулар  
койчу деги бир өрөөндүн жакшылары жылдардын оро-  
мунда калыш кетти. Алар туурасындагы баяндар, окуя-  
лар, аңыз көптер эл оозунда оозеки айтылып, анан бара-  
бара унтуулуп, адам көнүлүн турмуштагы дагы жаңы окуя-  
лар ээлеп, өмүр кумга суу сиңгендей сицип кете берет экен.  
Мен төрөлүп чоцойгон чөлкөмдөгү элдин тагдыры, жа-  
шшо образы башкача шартта, башкача жагдайда өткөн-  
дуктөн, цивилизациядан алыш, тоолуу аймакта жайгаш-  
кан эл илим-билимден да бир топ артта калыш, ата-баба-  
сынын тарыхын жазышка чама-чаркы келбесе керек.  
А бирок элдин ақыл-эсинен айланса болот. Жүздөгөн жыл-  
дар бою езу енүп чыккан тамырын унутпай, каада-сал-  
тын, урп-адатын, элдик искуствосун, салттуу билимде-  
рин муундан-муунга сактап, атадан балага, эпеден кызы-  
на мурастап, канына сицирип тарбиялап келген элиме-  
таазим. Ушул туруктуу этнопедагогикалык тарбиянын  
негизинде гана турдуу тарыхый, коомдук жана саясий

жагдайларга туруштук берип, таптакыр дили, тили баш-  
ка элдин арасында майдаланып жоголуп, ошол элге сици-  
рилип кетпей жашап келе жаткан моюбас, канында эр-  
киндиктүн уюткусу аккан улуу кыргыз элиме ыраазымын.

Алгач, сез башында Каратегин, Жерге-Тал туурасын-  
дагы обзордук мунездөгү кыскача тарыхый материалды  
бул тараап боюнча малыматы жок окурмандар учун берип  
етүүнү туура таптым.

Каратегин, Жерге-Тал боюнча өтө көптөгөн тарыхый  
материалдар бар. Маселен, азыркы Тажикстандын тер-  
риториясына кирген Каратегин өреөнүне, Жерге-Тал  
районуна кыргыздар качан баргандыгы туурасында  
Н.А. Аристов, Г.А. Арандаренко, В.Ф. Ошанин, Ф.Н. Ва-  
силев, Н.А. Кисляков, В.В. Бартольд, В. Григорьев,  
Б.Х. Кармышева, И.Г. Андреев, А.Ф. Федченко, А.Э. Рे-  
гель, А.Е. Снесарев, С.М. Абрамzon, швед окумуштуусу  
С.А. Гедин, П.П. Иванов, Б.Г. Гафуров, А. Маджлисов,  
А. Абышкаев, К. Иманалиев, Ж. Мукамбаев, Э.Ж. Маа-  
наев, Н.Ж. Жолдошев ж.б. жазышкан. Мындан сыртка-  
ры журналист, жазуучу М. Каримов чыгарган китештер,  
КРУИАнын Тил жана адабият институту уюштурган экспе-  
дициянын материалдарынын негизинде А.Токомбаева  
түзгөн китеш жана мезгилдүү басма сез беттерине жарыя-  
ланган өтө көптөгөн материалдар бар. Жакшы жери экспе-  
дицияга баргандардын кесиби ар турдуу болгондуктан,  
алардын эмгектеринде турдуу тармактарды баяндаган ма-  
алыматтар камтылган.

Ал эмгектердеги тарыхый маалыматтарга Караганда  
кыргыздар бул аймактарга XVII кылымдын экинчи жа-  
рымында, калмак баскынчылыгынын айынан жер кото-  
руп барышкан. Ошондо жунгарлардын чабуулuna туруш-  
тук бере албай Чыгыш Туркестандын, Чыгыш Памирдин,  
Казакстандын, Кыргызстандын түштүк областарынын,  
Ысык-Көл, Тянь-Шань, Чуй өрөөндөрүнүн жергиликтүү  
калкы түштүк райондорго, Фергана, Каратегинге чейин ооп

келишет. (П.П.Иванов. Очерки по истории Средней Азии. М., 1968) Бул боюнча элдик оозеки чыгармачылыкта:

«Каптап калмак киргенде,  
Токтоно албай кыргыздар  
Дунүйену чачыптыр,  
Ысар менен Көлөпке,  
Кетөруле качыптыр.  
Матоосу менен төө калат,  
Короосу менен кой калат,  
Желеси менен уй калат,  
Тигилүү бойдон уй калат,  
Кеңирсиген Ысык-Көл,  
Кең Сары Өзөн Чүй калат» –

(КРУИАнын Кол жазмалар фондусу, Инв. № 413,136)

деген фактысы мол тарыхый ырлар оголе көп. Алардын ичинде Каратегинге сурулуп келген элдин бир тобу кыргыз-калмак согушу бүткөндөн кийин кайра мекендеген жерлерине көчүп кетишкен. Калгандары Каратегинди жердеп калышкан. Азыр деле адигиненин буйла, бөрү, жукту, мунгуштун сары, кекжатат деген урууларынын кеадешини:

«Сарыбагыштан көп урук,  
Ысар менен Көлөпте,  
Келбей тамам калыштыр» –

деген элдик ырларды көңүлгө алса, еткөн тарых чындыгынын издери бир топ маалыматтарды берет.

Жогоруда аталган турдуу кесиптеги окумуштуулар, саякатчылар Каратегиндин географиялык чектерин белгилеп, канча тутун жашагандыгын, малынын санын, мал чарбачылык, дыйканчылык менен алектенгенин, өндүрүлгөн арпа, буудайдын көлөмүнө чейин жазып калтырышкан. Алардан кийинки муундагы окумуштуулар да

жогорку улуу муундагы тарыхчы, археолог, геолог, биолог ж.б. кесиптеги окумуштуулардын айткандарын негиз кылыш, алардын айрымдары да ал чөлкөмдөргө барыш, Каратегин, Жерге-Талда жашаган уруулар, алардын жашоо образы, турмуш-тиричилиги, каада-салты, урп-адаты, карманган дини, тили, элдик оозеки чыгармачылыгы, кол өнөрчүлүгү, элдик искусствоосу ж.б. ар тармактуу маалыматтарды чогултуп мыкты илимий эмгектерди жазыпкан. Каратегин түндүк жагынан Заравшан кырка тоолору жана Фергана облосты менен, түштүк жагынан Дарваз, батыш жагынан Куляб жана Гисар аймактары менен чектешет. Каратегиндин түштүк-чыгыш аймагында Жерге-Тал району жайгашып, чыгыш жагынан Кыргызстандын Чоң-Алай районуна чектешип турат. Азыр географиялык жактан белүнүштөр, атальштар өзгөрүлүп кеткен. Бүгүнкү күнде Каратегин деген жалгыз эле Жерге-Талды түшүндүрет.

Каратегин деген атальштын келип чыгышы туура-луу эл арасында айтылган турдуу уламыш-легендалар сакталып калган. Анын бир вариантын 1936-жылы профессор Н.А.Кисляков жазып алган. «Каратегиндин ээ алгачкы жашоочулары кыргыздар болгон. Ал жерге аз сандагы кыргыздар калмак жапырыгына чейин эле эки жолу көчүп келген. Ээ алгачкы келген киши Тегин ата деген болгон. Анын Сайрам ата, Олужа ата деген эки бир тууганы бар экен. Тегин ата Каратегинге өзүнүн мюрииддери менен келип, көп жыл ал жердегилерди башкарыш турат. Күндөрдүн биринде өтө жаман жугуштуу оору жайылат. Натыйжада, элдин баары кырылат. Аз сандагы адамдар гана аман калат. Тегин атасын Кара деген баласы бар экен. Ал жигит оорудан аман калат. Ал Тегинай деген кыргыз кызга үйлөнет. Кара дагы көптөгөн кыргыздарды көчүруп келет. Ошентиш Кара менен Тегинайдын атынан бул жаратылышы өтө кооз, бейиштей жер Каратегин деп атальш калыштыр». (Н. А. Кисляков. Очерки по исто-

рии Каратегина. Душанбе, 1954. С.34.) Каратегин өрөөнүнө тажиктер кийин кечүп келе баштаган. Каратегин алмустактан бери эле кыргыздардын жери болгон. Бул боюнча тарыхый маалыматтар етө кеп.

Каратегин Совет дооруна чейин ар кайсы мезгилдерде Кокон, Бухара хандыктарына, Фергане бектерине баш ийип турган.

1917-жылы Улуу Октябрь социалисттик революциясы жеңип, СССР деген улуу держава орногондоң кийин 1924-жылы Орто Азия улуттук мамлекеттерге бөлүнгөндө Тажик автоном обасты, 1929-жылы Тажик ССРи болуп түзүлөт. Ошондо жөнекей сез менен айтканда, Коммунисттик партиянын Политбюросунун чечими менен әл жашаган аймактар борбордон алыш болбош керек, кайсы улут экенине карабай жакын турган республикаларга кошулсун деген буйрук чыгат. Ошол чечимдин негизинде Кыргыздандын борбору Фрунзеден 1200–1300 км алыстыкта турган, ал эми Тажикстандын борбору Душанбеден (Сталинабад) 340 км аралыкта турган Жерге-Тал району Тажикстанга кошулуп калат.

Жерге-Тал районунун негизги калкы жашоонун ыңгайына караң Кызыл-Суу, Кек-Суу, Мек-Суу сыйктуу чоңдарыяларын ж.б. майда дарыя-өзөндөрдү, сууларды жээктөп конушкан. Жери етө кооз, малга-жанга ыңгайлуу. Тоолорунда карагай, арча, кайып, ыргай, шилби, долоно, четинди, табылгы, жылгын, караган, чычырканак, карагат, берүү карагат ж.б. толгон токой бак-дарак, бадалдар есет. Айылдарда меме-жемиштин алма, өрук, алмурут, гилас, кара өруктүн түрлөрүн, мырза терек, бака терек, кара тал, өзү да, бутактары да аябагандай чоң болуп есчү чынар терек естүрүштөт. Тамаркасына жер-жемиштин бардык түрлөрү оствурулут. Жайлоолорунун көк кашка суулары, бетеге, тулаң чөптуу жайыты жанга да, малга да жайлуюу. Дээрлик бардык дарыяларында форель, кызыл чаар деген балыктары, алтын, күмүш, көмүр көндөри бар.

Көк-Суу деген дарыянын башынан, Алдын-Дара деген жеринен алтын чайкашкан.

Жерге-Талда жашаган уруулар. А. Абышкаев «Каратегинские киргизы в конце XIX начале XX вв» (Ф., 1965) деген эмгегинде каратегиндин ичкиликтүрүлүрлөр оң жана сол деп экиге бөлүп, солго найман, кыргыз-кыпчакты, одго кесек менен тейитти киргизет. Найманга: бозторгой, утай, уркунчү-чыргау, бава пайман, буйгачи бата, күн найман, чандаке; Кыргыз-кыпчакты ахтачы, кызыл аяк деп экиге бөлүп, ахтачыга: жеп кетер, уч куртканы, кызыл аякка: тору айгыр, култоо, охчи дегенди киргизет. Ал эми одго киргиз кесекти кыдырша, бостоң деп экиге бөлүп, кыдыршага: чоок, мәшкө, таз, баба, казке, шамирек, гунай, аatabай, борбашты, бостоңго: дунко, чегетер, уйгур, коңурбай, кошой, чоң кыргыз, балкыны; тейитке: каратейит, сары-тейит, бай-тейит, арык-тейит, кочкор-тейит, чал тейит, чапан-тейит, чегитир-тейитти киргизет. Чындыгында, бостон менен кыдырша ичкиликтүрүлүрлөр оң жаңынан ичиндеги өзүнчө турган уруулар экени тарыхта маалым. Тарыхый булактарга таяныш айтсак, Каратегинде тогуз уруу ичкиликтүрүлүрлөр жашайт. Каратегиндин кыргыздарга мунәздүү персе бул – уруу-уруктан сырткары ич ара топторго бөлүнүштөт. Мисалы, биздин Кара-Шородо бабаш тобу, гаваш тобу, карасарт тобу деген уч чоң топ бар.

Изилдөөчү Б.Х. Кармышева да Жерге-Талда жашаган кыргыздар ичкиликтөр экенин, анда бостон, кыдырша (гопай, таз, чоок), тейит (уйгур, чегетер), ахтачы, кесек (кызыл аяк, чоң кыргыз), кыпчак, найман, нойгут деген уруулар жашарын жазган. (Б.Х. Кармышева. Каратегинские киргизы. М., 2009). Мындан сырткары филолог окумуштуулар К.Иманалиев 1957–58-жылдары, Ж.Муканбаев 1951-жылдан баштап бир канча жолу Жерге-Талга барып тил, тарых, этнография, каада-салт, ырым-жырым, элдик оозеки чыгармачылык боюнча турдуу материалдарды жыйнап келип, китеп кылыш жарыялапшкан. Алар да

Жерге-Талдагы уруулар туурасында жазган. (К.Иманалиев, Ж.Мукамбаев. Памирдик-Каратегиндик кыргыздарда. Ф., 1966) Тарыхчы окумуштуу Н.Ж.Жолдошевдин Кыргыз элиниң ичкилик уруулары (Б., 2016) деген монографиясында ичкилик уруулар туурасында буга чейинки бардык тарыхый материалдарды карал, системага салып, Каратегинде жашаган ичкилик уруулар туурасында да кецири маалыматтарды берген. Мен айрым бир маалыматтарды гана жаздым. Бул сыйктуу материалдар көп. Жерге-Талда жашаган уруулар, уруктар Кыргызстандын аймактарында, Өзбекстандын Фергана, Анжиян областарында, Кытайдын Кызыл-Суу кыргыз автономиялык обласында, Кичи Памир, Улуу Памирде, Тажикстандын Мургаб районунда, Ленинабад обласында да кецири көзделешет.

Жер-суу аттары. Жерге-Тал районунда жайгапкан айыл-кыштактардын аталышы тээ илгертен эле Кичи-Кара-Мык, Кылжуу-Жай, Ачык-Алма, Сары-Ой, Гулама, Мукур, Дубана, Ак-Сай, Жайылган, Кара-Шоро, Байлар-Тобу, Сасык-Булак, Сары-Кенже, Кара-Кенже, Кара-Сай, Кашат, Домбрачы, Сары-Талаа, Жаңы-Кайыц, Кош-Тегирмен, Мөк, Сөгөт, Калдар, Миң-Булак, Деп-Шаар, Жыланды, Ак-Мойнок, Балхы, Баш-Пилдан, Долоно, Жаңы-Шаар, Чар, Жар-Мазар, Жол-Терек, Калта-Булак, Кашка-Терек, Кыргыз-Пилдан, Майдан-Терек, Орто-Пилдан, Чобой, Чоң-Кыргыз (Бүтөө-Көл), Сайрон (Көк-Мойнок), Чингак, Шараш, Каршы, Коргон, Кошой, Жерге-Тал, Жолборсту, Жолболот ж.б. деп таптак кыргызча атальш келген. Мындан сырткары тоолордун, дарыя-сүүлардын, жайлоолордун, тарыхый жерлердин, талаа-түздөрдүн атальштары бут бойдон кыргызча. Биздеги жер-суу атальштарын Кыргызстандын бардык аймактарынан, Чыгыш Туркестандан кезиктируүгө болот. Көчмөн элдер каякка кечүп-конуп жашаса, мурдагы жашаган жеринин атальшын өзү менен кошо ала жургөнү тарыхтан бел-

гилүү. Мен айыл-кыштактардын атальшын атайын бердим. Анын себеби бар. Азыр Жерге-Талда бардык географиялык атальштар тажик тилине кеторулган. Биз кыргыздар өз Мекенибиздин, топурагына киндик каныбыз тамгани ыйык жеребиздин тарыхый аттарын эч качан жадыбыздан чыгарбашыбыз керек. Менин жети атам эле эмес андан да көп муундагы ата-бабам ушул жерди мекендеп, жашап келе жатат. Алардын мекени ушул жер, эч кимиси 350 жыл мурда кайсы жерден келгенин так билбейт. Ал алыста калган коогалаңдуу доорлорду, кыргын-сүргүн, жерден-жер кеторуп, элден-элге кошуулуп, уруулар бири-бири менен ассимиляцияланыш, канчалаған кылым бирге жашап, турмуштук зарылдыктан, тарыхый езгоруптегердөн улам кайра белгүнүп жашап келген. Адамзат жашоосу дайра, тынымы жок шамал сымал кыймылда журө берген. Бул бир эле менин ата-бабама эмес, буткүл түрк көчмөн цивилизациясына мунездүү көрүнүш.

Менин уруум – бостон. Ичкилик тобуна ават, бостон, оргу, канды, кесек, кыдырша, кыпчак, наймаи, нойгут, тейит, теелес уруулары кирет. Бостон ичкилик тобуна кирген эц байыркы уруулардын бири. Буга мисал катары Сагынбай Орозбаковдун «Манас» эпосундагы:

«Бостон, жоокесек, думара,  
Болжоп көрсөң буларга  
Баары кыргыз баласы»

(С.О. «Манас». 2-китеп. Ф., 1980)

деген саптарды келтирсек болот. Элдик оозеки чыгармаларда, айрыкча эпостордо бостон уруусу туурасында арбын айтылат. Бостон уруусу ичкиликтөр жашаган бардык аймактарда бар. Ал эми менин бостон уруум аскулу бий, акназар, каракенже, сарыкенже, дунке, чегетер, уйгур, конурбай, кошой, чоң кыргыз, балкы, каржооду деген уруктарга белгүнөт.

Менин тегим, ата-бабам жөнүндө баян. Баарынан да ата-бабам жөнүндө жазуу мен учун оор жана жооптуу болду. Акыркы кырк жыл ичинде атамдан, аксакалдардан, езүмдөн улуу бир тууган ава-эжелеримден, аталарбыз бир тууган ага-инилерден, Сарагул таежемден, Улукбубу Мөөланкул кызы эжеден, Айниса жеңемден ара-чолодо кызыккан маселелерим боюнча суроо салыш билгендеримди жазып таштап коюп жүргөн кагаздар сакталыш турган. Андан сырткары төркүнгө Душанбе аркылуу каттаган мезгилдеримде атамдын ар турдуу жетекчи кызматтарда иштеген иштери туурасындагы маалыматтарды издең, Душанбеде архивди караган учурлар да болду. Жети атаны тактоо иштеринде Мөөланкул уулу Ташпай тагамдын жазып калтырган материалы да пайдаланылды. Ошентиш кебүнчө оозеки гана сакталган маалыматтарды иретке салыш, хронологиялык тартипке түшүруу, фактыларды гана негизинде иштөө милдети негизги максатым болду.

Мен жети ата туурасында ётө маани берген бир окуя жөнүндө айта кетейин. 1974–75-жылдары институтта 1-курста окуп жургөндө Кыргыз тили, Тил илими деген предметтерден сабак берген, ал кездеги илимдин кандидаты, кийинки филология илимдеринин доктору, профессор Ыбрай Жакыпов деген агайым сабак сурап жатып: «Уруучим» – деди. «Бостон» – дедим. «Жети атанды саначы» – деди. Мен Жалал, Орозали, Жәэнали деп эле калганын билбей койдум. Анан агай айтты: «Кыргызда жети атасын билбegenди кул дейт. Каникулга барганында жети атанды билиш кел» – деди. Жети атасы бий, бай еткен мен учун бул сез аябай катуу тиidi. Ошондон баштап еткенге кызыгуу башталды. Жайында август айында каникулда Кара-Шорого баргандымда атама агай улпундай деп айтты десем, бир тоопко жерди тигиле карац, тунжурап отурду. Анын ойлору тээ алыстарга кетиш, эчак еткен окуяларды эстегендей бети бирде кызарып, бирде

## \*ОРОЗОВА Гулбара Жалаловна\*

кубарып, коюу кара каштары ого бетер ылдый карай жапырлып көзүн жаап тунерүп отуруп, анан бир оокумда сез баштады.

– Бизде деле жети атаны билүү, саноо, тактоо биз бала чакта абдан эле катуу тескелип турчу. Анан бу Совет түзүлүшү орнооп, сенин таятаң кулакка тартылып, чоң атаң, таякелериң кызыл армия тарабынаң өлтүрүлүп, будуң-чаң түшкөн коогалаңдуу заман башталды. Эл еткенүүн эстемек түгүл өз көлекесүнөн корккон заман келди. Жети атасын билбegen кыргыз болбoit, балам. Тек гана жарыя айтпай калдык. Атам сезүн ушу жерге жеткенде эшиктен атамдын аталары бир тууган Машрап авасы менен атамдын бир тууган иниси Дооран авам келип калды. Атам: «Мына жакшы болду. Чай үстүндө сүйлөшбөз. Сен жаттап, жазып аласың» деди.

Жети атаны билүү салты боюнча менин аталарым: Иманкул – Аскулу бий – Молой баатыр – Каракозу – Алдатка – Токонияр – Кожонияр – Гаваш – Ағыш – Акназар бий – Жәэнали – Орозали – Жалал. Менин чоң чоң атам менен таятам Ағыштан белүнөт. Ағыштын Маргозу, Акназар деген эки уулу болгон. Акназар бийден Жәэнали, Бердали деген эки уул. Бердалинин Тойгонбай деген жалгыз баласы, сегиз кызы болгон. Жәэналидеп Айти, Шамшидин, Баймурат, Бекмурат, Орозали деген беш уул. Айтидеп Амир, анан Кыймат эже. Шамшидиндеп Эргеш деген бир гана баласы болгон. Баймураттан Сафарбек, Машрап, Жумабай, Сайдин, Селки. Бекмураттан Хашек. Орозалидеп Айымтилла, Урмат, Махмадияр, Жалал, Дооран – эки кыз, уч уул.

Амирден Тагай, Шадибек, Адилбек, Батма, Зуура, Зулпиян, Деөллат, Зайнап. Сафарбектен Гоюп, Хожо, Шарип, Жумагүл, Пашагүл, Майсагүл. Машраптан Абдилхай, Жолдош, Махмазоют, Эсен, Суран, Анаргүл. Жумабайдан Жекебар, Уулча, Режеп, Бүбүш. Сайдинден Насипгул, Сарабек, Айкызы, Алча, Салима, Умсунай, Ыса-

бек, Робия. **Хашкетең Мастира, Махфират, Тургунали, Айчурек, Мохидил.**

Эми өзүмдүн чоң атам Орозалиден тарагандарды жазыйн. **Айымтилла әжемдин Ширинбек, Пархидин, Ахат** деген үч уулу бар. **Урмат әжемдин Косимбек, Гафар** жана бир кызы бар. **Махмадияр** авам Улуу Ата Мекендик со-гушта курман болгон. Артында Тургунай деген бир әле кыз калган. Өзгөндө жашап журуп көзү өттү. Артында беш уул, беш кыз калды. Менин атам **Жалалдаи Марал, Файзидин, Жанара, Насирдин, Назирдин, Касиет, Гүлбара.**

Кыздын уругун жазбайт. Ал башка урук, башка түкүм. Бирок мен атамдын бир тууган эжелерин жана өзүмдүн бир тууган эжелеримдин балдарын жазып коюну туура таптым. Анткени менин балдарым шаарда жашап, алар менен аралашпай калышты. Алар тага журт (тайларын) тарабын унуптай биле жүрсүн деген максат. **Марал** әжемдин **Үмсунай, Абрасул, Халима, Абыгайыр, Айша, Жусуп, Калыс** деген үч уул, төрт кызы бар. **Жанара** әжемдин **Ысакбай, Карамат, Икоят, Муса, Айсалкын, Бегайым, Мустафа, Низамидин, Насиба** деген төрт уул, беш кызы бар. **Касиет** әжемдин **Тахмина, Бекшод, Бектош, Симузар, Фатима, Зухро, Умеда, Авазбек** деген үч уул, беш кызы бар. **Менин** балдарым – **Фарида, Бегимжан, Каниет.**

**Файзидиндең Сайитмо, Хафиза, Хабиба, Исмонидин, Азиза, Зарина, Рахима, Шамсидин, Султанбек, Кайрыниса, Бактыниса. Насирдиндең Мухтарам, Мутабар, Зийнат, Ратха, Болотбек, Жаныбек, Дилшат. Назирдиндең Ибрагим, Малика, Тойчубек, Мафират.**

Орозалиниң кичүү баласы **Доорандай Адина, Алмакмат, Айтбай, Абдилла. Адипадай Махмажунус, Махмажусуп, Бердали, Шерали, Дуния, Дүрия. Алмахматтан Максат, Турдали, Теребек, Ырысбек, Галия, Салия. Айтбайдай Эргешали, Махмут, Рустам, Кадыралы, Алтынай, Күмүшай, Канышай. Абдилладай Махмади, Кожомкул, Чынгыз, Гулпари, Айпари.**

Жогоруда айткандай чоң чоң аталарым менен таятам Ағыштаи бөлүнөт. Ағыштын **Маргозу, Ақиазар** бий деген эки уулу болгон. Ақиазар бийден биз тараганбыз, жазылды. **Маргозудаи Халык, Мөеланкул, Карабаш** бай үч уул болгон. Ушул жерге таятам Карабаш байдын бир туугандарынан тарагандарды да жазып коёон. Арбактары ыраазы болсун. **Халыктай Турдубек, Назирбек, Камчыбек, Адилбек, Аширбек, Сайлихан, Лайлихан, Ибадат. Мөеланкулдан Улукбубу, Атимбубу, Ташбай.**

Менин таятам Карабаш бай. Өз аты **Абыкаар** болгон. Анын Карабаш бай атальшы кара калктын башында турат, калктын, каранын башчысы деген мааниде Карабаш бай деп әл өзү атап алган экен. Карабаш бай таятамдын Курбанали, Жолдошибай, Жакып, Жусуп, Калча, Сарагул, Хован, Мисилим деген төрт уул, төрт кызы болгон. Курбаналиниң (Курбаналиниң энеси башка, Карабаш байдын чоң аялынан туулган) Амиракул, Абос, Махматожу, Хатима, Жамила, Бузия деген үч уул, үч кызы болгон. Жолдошибайдын Жамшит, Зубайда деген бир уул, бир кызы бар. Жакып менен Жусуп үйлөнө элек 22–25 жаштардагы жаш жигиттер болгон. Булар туурасында төмөндө жазылат.

Откөн тарыхтын издери. Ушул жерден алгач таятам Карабаш бай, таэнем Накылай сулуу, тагаларым (таякелерим) Курбанали, Жолдошибай, Жакып менен Жусуп, таэжелерим жөнүндө билгендеримди жаза кетейин. Таятам отө бай адам болгон. Анын төөлөрү, жылкылары, үйлары, кой-эчкилери, б.а., төрт түлүк малы жайында жайлоого, кышында кыштоого батпай калчу экен. Кышында Төрт-Күлгө, Бердалиниң коргонуна, Байдын коргонуна (күйинки аэропорттун Көк-Суу тарабындагы шыйпац, коргон) кыштаткан. Жайында жеке өзүнүн Таш-Короо, Чыт-Короо, Бай-Конуш, Сары-Гул, Гаваш-Булак, Жоожелим, Кайкы, Кашка-Суу деген конуштарына, жайлоолоруна жайлаган. Мен таятамдын жайлоолору туура-

сында атамдан, Улукбубу эжеден, Сара эжемден далай жолу укканмын. Таятам өтө кең пейил адам болуп, ачканы тойгузган, жардыны байыткан адам экен. Октябрь революциясына чейин кытайлык соодагерлер тынымсыз биздин жерге, таятама катташ, соода-сатык иштерин жүргүзүп, кытай товарларын малга алмаштырып кетип турушкан. Таятам да Алай аркылуу Кашкарга көп барыш турчу экен. Ошондой сапарларынын биринде Чоң-Алайдын Кашка-Суу деген айыллына конуп калышпат. Конгон уйдун Накылай деген аябай сулуу, капкара чачы жер чийген кызына ашык болуп калат. Таятам тогуздаш күтүрөтүп жер жайнаган мал айдал келип, Накылай сулууга үйленет. Таэнем аябагандай кайраттуу, турмушка бүйрө, акылдуу аял болгон экен. Чачынын узундугунан жумуш жасаганда дайыма чачын белине эки ороп алчу дейт. Жайында үстүндөгү кейнөгүн жууп, кургатпай эле кийиш алчу экен. Эл тайэнемдин чачына Карап Накылай дебей эле Каракач деп айтышчу экен. Жогоруда айткандай таятама уч уул, төрт кыз терөп берет.

Карабаш бай таятам менен Тойгонбайдын ортосундагы чатак окуяны Жанара эжем айтыш берген. «1961-жылы мен 15, Насирдин 12 жашта чагыбыз. Айылдын балдары эки күндүн биринде тезек терип, отун жыйноо учун талаага чыгабыз. Биз учун бул жумуш эмес эле оюн болор эле. Ошондой күндердүн биринде Насирдин экеебуз тезек тергенчө кантип Бердали чоң атамдын коргонуна жеткенибизди билбей калыштырыбыз. Карасак коргондун ары жагында майда боз дебелөрдүн үстүндө боз уйдун эскилиги жетип бопбоз болуп кеткен кереге, ууктары жатыштыр. Мынча кең отун таап алганыбызга сүйүнүп, энемди аябай кубантабыз деп кудуудап, экиге бөлүп таңып, кетерүп алыш үйгө келдик. Энем бизди көрүп эле чок баскандай кыйкырып жиберди: «Оой бой-оой, шорумай, мууну кайдан алдыңар» деп. Биз «Бердали чоң атамдын коргонунун жанында жатыштыр» – дедик. Энем чур-

кап үйгө кирип эле жыгач кесеге суу алыш чыгыш биздин башыбыздан айлантып, түкүргүлө деп сууга түкүртүп, сууну дубалдын түбүнө төгүп, элейип эч нерсе түшүнбей, отунубуз дагы эле жонубузда турган бизди: «Тез чуркап кайдан алсаңар ошол жерге алпарып, кандай турса так ошондой боюнча коюп, алдагы жиштерди да ошол жергештап, артыңарды карабай тез келгиле» – деди. Келатканда оорун деле сезбей кетерүп келген отунубуз эми оордон оор болуп, жаман сезим менен эки чакырымдай жолду тердеп-кургап кайра басып, отунду энем айткандай кылыш таштап келдик. Анда бул окуянын сырын деле сураган жокшуз. Жаман кылмыш кылгансып эле унчукпай калдык. Кийин бир-эки жылдан соң энемден ошол окуяны сурасам айтыш берди» – деп эжем баяндап берген. Ал мындай болуптур:

«Таятам аталары бир тууган болгон Бердали чоң атабыздын Изат деген кызын Накылай сулуунун үстүнө алат экен. Накылай таэнем таарынып, Алайга кетип калат. Арадан канча еткөнү белгисиз, таятам Изатты кайра таштап салат да, таэнемдин артынан Алайга бармак болот. Бердали да, анын жалгыз уулу Тойгонбай да ашкан баатыр, беттегенин бербеген көк жал адамдар экен. Душмандары Тойгонбайдын атын укканда эле заарканыш туршкан. Тойгонбай карындашым Изатты салбар кылыш таштап салды деп таятам менен урушат. Бердалинин коргонунда эки тараалтын ортосунда айгышкан согуш болот. Уруш катуу болуп, өлтөнү, жарадар болгону да бир топ болот. Ошол согушта Айбаш баатыр (Айбаш, Анарай, Сулайман бир тууган, Ысмандин балдары) Карабаш байга жардам берет. Айбаш баатыр али үйлөнө элек, 23–24 жаштардагы жигит экен. Тойгонбай өзүнүн күлүк аты менен кууп барыш Айбаштын башын кесип салат. Айбаштын атасы Ысман, туугандары Карабаш байга «Айбашты сен урушка жумшаш өлтүрдүн» – деп аябагандай көп күн төлетүшет. Ошол согушта Тойгонбайдын күлүгү алты

шакса дубалдан секиргенде эки колтугунаң канаттары чыгыш, учуп еткендөй болгонун турган әл ез көздөрү менен көрүп, аттын даңкы далайга кеткен дейт. Тойгонбай андан кийин да тынчыбай таятам тегирменге берген унун корейүү деп барса, жиликтин сөөгүн учташ алыш, артынан барыш сөөк менен сайгылаап сабайт. Ошондо каргышы эч ката кетпеген таятам: «Тойгонбай атың өчүп, бут уругуц соолсун» – деп каргап салат. Ошол жылы кышта Тойгонбайдын бүт үй-бүлөсүнө катуу оору тийиш, бардыгы каза болуп калат. Аларды Бердалиниң коргонунун жанына коюп, үй буюмдарын кошо көөмпү, кыргыз үйүн (боз үйүн) мурзесүнүн үстүнө ташташат. Керсе, ошол мурзеге «каргыш тийгендердии мурзесү, залакасы тиет» деп эч ким жакын барчу эмес экен.

Анан жаз келиш, Алайдын жолу ачылганда таятам таэнемди кайра алыш келүү учун Алайга жөнөйт. Таэнемдин капасын жазып, көңүлүн алуу учун Тойгонбайдын баягы күлүгүн баш кылыш тогуздал мал айдал барыш, аялыш алыш келет. Накылай таэнемдин атасы: «Малымдын куту, ыйык жаныбар» – деп, ошол күлүк тулшар атка эч качан ээр-токум салбай, алтымыш асый болгончо жылкыларына айғыр салыш, асыл тукум алыштыр. Күлүктүн даңкын уккан далайлар келиш, айткан баасын берип, күлүктөн туулган аттарды сатып алышчу экен.

Жылдар өтүш 1917-жылы Улуу Октябрь социалистик революциясы жеңиси, жаңы заман орнойт. Жерге-Талга Совет бийлиги 1921-жылы 23-марта орногон. Революция 1917-жылы болгон менен алышкы too арасындагы жерлерге революционнын толкуну ақырындал жетет. 1921-жылдан 1933-жылга чейин Карагандада басмачылар менен тынымсыз куреш жүрүп турган. Бай-манаптарды кулакка тартуу, элдин жашырт колхозго муче болуп кириши 1933–35-жылдарда толук аяктайт. Таятам да кулакка тартылат. Мал-мүлкү жаңы өкмөтке алышат. Ошол бойдойн кайра келбей, каякта курман болгону белгисиз бой-

дон калат. Таятамдын биринчи аялышын терөлгөн чоң уулу Курбанали чоң тагам Алайдын Сарык-Могол деген четки айылышына качыш барыш, көптөгөн жылдар ошол жакта жашап, заман тынчыганда кайра келиш, көзү еткөнчө туулган жери Кара-Шородо жашпайт. Таятамдын экинчи уулу, таэнемдин биринчи чоң уулу Жолдошбай да байдын уулу катары кулакка тартылыш, Сталинабад (кийинки Душанбе) тараапка Варзобдун турмесүнө камалат. Түрмөдөгүлөргө такыр тамак беришпейт. Жети күн ачка жатыш, сегизинчи күн дегенде ошол жактагы эң кыйын каторгалык иштерге, заводго иштетишт. Ал жакта Жолдошбай тагам катуу ооруп калыш, камактан боштулат. Жолдо келе жатыш Балтабайга (Балтабай Мурзаев, эл аны «Балтабай орус» дечү экен. Пейили орустай, кишиге жакшылыгы жок адам кызыл командир болгон.) жолугуп калат. «Мен ооруп калдым. Баса албайм. Атыңа учкаштырып ала кет» – десе ынабай коюптур. Тагам жолдо каза болуп калат. Кабар келиш, туугандары сөөгүн алыш барыш коюшат. Тагамдын көзү еткөндөн кийин Балтабай алыш аялыша үйленүп, андан эки балалуу болот. Жолдошбай тагамдан бир уул, бир кызы калат. Аны жогоруда санжырада айттым. Учунчу уулу Жакыш атасын, агасын кулакка тартыш, бүткүл мал-мүлкүн тартыш алган жаңы өкмөтке каршы чыгыш, басмачыларга конзулууп согушат. Курал-жарагы чакталуу, даярдыгы начар көтөрүлүшчүлөрдүн бир тобун солдаттар Кумдан, Көк-Сууга жакын жерден колго түшүрүп, Жакыш тагамдын башын кылыш менен кесерде: «Атаңдын оозун урайын жүндүү баш кыйгач чаптай, кесе чап» – деп колдору менен башын калкалаганда манжаларын кошо кыя чапкан экен. Айдай дегени орустар колго түшкөн көтөрүлүшчүлөрдү, бай-манаптардын балдарын кыйнап, баштарын төц жарымынан кылыш менен чапканда мээлери чачырап, аябай кыйналыш өлүшчү тура. Мына ошентип мыкаачылардын колупан Жакыш тагамдын да кырчындей өмүру кыйылыш калат. Таэнем уулу

Жакыпты коёрдо манжаларын кошо көмөлү дешсе большой, өмүр бою жанына салыш, жытташ жургөн экен. Тертүнчү кичүү уулу Жусуп Фергана тарапка качыш барыш иштеп, жашап турат. Заман тыңчыган мезгилде уйгө кайтайдын деген даярданыш жургөндө мурда атасынын (таятамдын) колунда малай болуп иштеген Молдоасан деген зулум кипи Жусуп тагамды сууга чектүрүп өлтүрүп салат. Ошентип таэнем шордуу уч уулунан, күйөсүнөн ажырап боздоп отуруп калат. Колунда али жашп менин энем эле калат.

Ал эми кыздары туурасында айта турган болсок, Хован Гулама кыштагына (Кал) Ганы дегенге турмушка чыккан. Кийин бир үй-бүлөлүк чатактан таэнем Калганыдан ажыратып алыш, Чоң-Алай тарапка күйөөгө берген экен. Беш-алты уул, кызы бар. Калча таэжебиз Жерге-Тал кыштагына Шариф деген кишиге турмушка чыгыш бала-чакалуу, есуп-өнүп жашаган. Бул Хован жана Калча таэжелеримди эч качан көрбөгөнүм, билбегеним үчүн башка эч нерсе кошумчалай албадым. Сулуунун сулуусу Сарагул таэжемдин тагдыры туурасында, анын айтып бергендерин бирге журуп көп эле угуп калдым. Бардык эле байдын кыздарындаш шаан-шекөттө журуп, анан таятама окшогон байларга күйөөгө беришип, биринчи күйөесү Мектен Аман деген киши экен. Сарагул таэжем ошондо он эки эле жашта экен. Эртең менен бетин жууп жатса маңдай типи түшүп калыштыр. Ошондон эле баягы тишиби жоолугунун учун түйүп алыш уйгө кирбей, атасынын үйүнө качыш келет: «Мени күйөөм тишимди тушуре урду» – дег. Таятам тишиби көрүп сүт тиш экенин түшүпчүптур. Теңтүшү – күйөө баласы Аман бай таятамдын алдына келип иштин жайын түшүндүрет. Бирок таэжем такыр ынабай коёт. Айласы кеткен таятам ажыратып алат. Экинчи жолу 14 жашында өзүнүн досу Абықадыр токсобага күйөөгө берет. Анын уулу жок экен. Учунчү аял болот. Сарагул таэжем белгилүү Карабаш байдын кызы

болсо, анан дагы эркек терөп берсе, токол эмес байдын эркеси болуп, тизесин баса отуруп чай ичкен байдын эрке айымы аталат. Таэжемдин бул бактысы көпкө узабай, байларды кулакка тартуу башталып, Абықадыр токсона да кулакка тартылып, мал-мүлкүү конфискацияланат. Баягы жалгыз уулу Тагай да чарчап калат. Кийин таэжем «красный командир» Аут дегенге тийиш, андан Зулшу деген жалгыз кыздуу болуп, өмүр бою Зулшу эжемдин үйбулесү менен жашап етту. Сарагул таэжем өтө сезге чечен, биздин элдин өткөн тарыхын мыкты билген инсан эле. Көп эле сүйлөтчүмүн. Бети аябай апаак, таптаза, ушунчалык тунук эле. Жаш кезимде: «Таэже бетииз мынча сулуу, кантип мындай болот» – деген сурасам, «атам асмандағы булутту атып берет эле, ошопу бетиме суртуп журүп ушундай апаак болгон» десе ишениш журуптурмүн. «Күн ачык, асман көлкөк, улп эткөн шамал жок күнкү асмандағы бир үзүм апаак булутту көрсөм эле атам да мага ушуну атып берсе таэжеме окшош сулуу болот элем» – деген кыялдана берчүмүн... Алыста жашап дагы да убакыт жетпей, көп жолугушпай калганима өкүнүп жүрөм.

Илгери байлар байлыгын үйдүн, чепкана, саманканалардын ичине чоң-кичине ороо казып, ичин азыркы тандыр сыйктуу үздөп, ошого сактакчу экен. Таятамдын мал-мүлкүү талаап-тоногондо орустун солдаттары (Кызыл армия) таптай калган бир казынасында алтын-күмүш, Кашкардан келген кымбат буюм-теримдери, алтын жалатылган кымкап тондор, жалаң күмүш менен кооздолгон ат жабдыктар, ээр-токум ж.б. байлыктар сакталыш калат. Кызыл армиянын солдаттарынын элди кыйнаган кылыш-жоруктарынын дагы бири – бул алардын талаап-тоногондору болгон. Элдин аттарын тартып алган куржундар менен журчук экен. Куржундарга элден тонолгон кымбат баалуу буюмдарды салыш алышкан. Солдаттар таэнемдин үйүнө андан кийин

дагы бир канча жолу келген экен. Бир жолу аларды байкаш калган таәнем гөзөгө (кумурға) алтын, күмүш тыныңдарыны, өзүнүн ақак, шуру (кораль) мончокторуң, шакек-сойкөлөрүн салып, энеме карматып, чоң эки адамдын кучагы араң жеткен кесилген талдын кырынаң тегерете ескен майда бутактар аябай коюу болуп, сыртыпаш карағанда адам көрүүбөй калган талдын ичине отургузун көт. Солдаттар корбай калат. Таәнем ошолорду акырын сатып, энем экөө жашайт. Жаңы замандын келиши таәнемдин башына айтып бүткүс кайғы-касиретти, күйүттү, мурда-күйин башына келбекен азантарды алыш келет. Мисалы, өзүнүн эле күйөө баласы (кызы Ховандын күйөосу) Ганы келип таәнемди «Үйсүкта чөлдө отурбай, жайлоого барып кызыңыздын жалында журуп келипиз» – деп, энем экөөнү жайлоого алыш барып коюп, кайра келип таәнемдин казынасын уурдан кетет. Буюмдарды Алайга алыш чыгып сатып жүргөн жеринен Курбанали чоң тагам жолугуп калып, буюмдарды таанып: «Эмнеге сен биздин буюмдарды сатып жүрөсүң, энем өтүп кеттиби» – деп сурайт. (Кал) Ганы: «жок, өзу сатып кел деп женинту» – деп алдайт. Тагам ошондо таятамдын ак өргөөсүнүн жүлдөн (килем сыйктуу) жасалган эшик жабуусун өзу сатып алат. Кийин күйөө баласынын уурулугун билген таәнем: «Өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман» – деп, «олгодун устуно көмгөн» кылгай күйөө баласын кечире албай, кызын андан ажыратып алыш, Алай жакка күйөөгө берип жиберет. Мындай окуялар оте эле көп. Буларды Жанара эжем эң көп билер эле. Аиткени ал энемдин жанында, энем менен бирге баарыбыздан көп журуу бактысына ээ болгон. Энем откон окуяларды оте так, азыр болуп откондой майда-чүйдө деталдарына чейин сүрттөп айтып берчу экен. Табиятынаң билимдүү, эс тутуму күчтүү, куйма кулак Жанара эжем болсо уккандарын ақылына чөгөрүп алыш, билбегени жок, өзүнчө эле руханий казына эле.

Эми өзүмдүү ата тегим жөнүнде сез кылайып. Жаңы заманга чейинки жашоо өз нугу, өз жолу менен, атам замандаң берки каада-салтынын, өздүк менталитетинин негизинде ото берет. Күн чыгып, ай батып, күн айга, ай жылга алмашып дегендей. Бирде уруулар аралык коогалац, чабыш-согуш, бирде тынч. Бул адамзат жашоосу. Аныз тириүүлүк кызыксыз.

Чоң атам Орозали бийдин тукуму экенин жогоруда жаздык. Бой жетип Зулайка деген тажик кызына үйленөт. Ал мыңдай болот экен. Давлат пацсат деген корбашы Гарм, Оби-Гарм, Тажик-Абад, Хайит, Жерге-Тал (бутундай Карагатгин) өрөөндөрүндө беш жыл бою бийлик жүргүзүп, Жерге-Тал, Алай, Кашкар тарапка ар түрдүү иш-чаралар менен көп каттаган адам экен. Андай жолоочуга ар бир айылдан таасирдүү таанып, дос, конуп сый көрөр үй керек болору айдан ачык иш. Бир келишинде Давлат пацсат корбашы элге таасирдүү, баатыр, Бердали бий чоң атабызды жактырып калыш таанышын, достошуп калат. Өзүн коштоң жүргөн 20дан ашуун адамдары менен Бердали бийдин үйүнө келип түшөт. Бердали бий абдан дасторкондуу, меймандос кипиң экен. Келгендөрдүн аябай жакшылап тосот. Дасторконду дур-дүйүм тамакка толтуруп, кой союп, айтор, меймандарды таң калтырат. Конок камын көрүп, меймандарды тосуп жүргөн Орозали көңүлүнө толуп, Давлат пацсат мамилебиз дагы да бекем болсун деп, өзүнүн карындапы Зулайканы Бердали бийдин бир тууган агасынып баласы Орозалиге берет экен. Давлат пацсат ошентии кийин атамдарга бир тууган тага болуп калат. Кийин Давлат пацсат Ак-Сайда жашап, үйлөнет. Беш кыз, бир уулдуу болот. Уулу Камол тагам (белөм). Кыздардын бироо Олимжон, Шоңазар белөлөрдүн эшелери, бироо Шоимбек белөлөрдүн эшелери, бироо Гаюр белөлөрдүн эшелери, бироо Дубанадагы Манаң болөлөрдүн эшелери. Ошентип жашоо өз пугунда, өз тартиби менен

журо берет. Чоң атам балалуу-чакалуу болу, өсүп-өнүп, күн отө берет дегендей.

Мына ушундай кадыресе турмуштун күндөрүнүй биринде «жасы заман» туурасындагы кабар эл арасына тараала баштайт. Аны кабыл алганы, колдогону да, ага түшүнбөй каршы чыкканы да бар. Бул езу табигый көрүнүш. Адатта сабаттуу десе эле жазганды, окуганды билген адамды сабаттуу деп түшүнгөндөр бар. Жазганды окуганды билбей туруп эле жаңыны өздөштүрүп, адамзат турмушун алдыга жылдырып, ыңгайлуу жашоого ыла-йыктап, ак-караны тез ылгап, жакшы-жамаңдын ажырымын тааныган кекүрөгү корөгөч, табиятынан билимдүү, таалым-тарбиялуу, ақыл-эстүү адамдар болот. Орозали чоң атам так мына ушундай адам болгон. Ал бул заман элдип жашоосун түп-тамырынан бери өзгөртө турган заман экенин дароо эле андайт. Байлардын, бийлердин малын колхозго ала баштаганда өз ыктыяры менен эле чектелген малын алыш калып, калганын өткерүп берет. Чоң атам уулу Орозов Жалалды 1931-жылы Гармда ачылган мугалимдерди даярдоочу алты айлык курска жиберет. Атам 1911-жылы туулган. Ошондо 20 жашта экен. Аталары бир тууган Баймуратов Машрап чоң авам экөө бирге окыйт. Бүтүп келишип комсомолдун катарына өтүштөт. 1930-1931-жылдар аралыгында Жерге-Тал району Гармдан биротоло бөлүнүп, өз алдынча Жерге-Тал району болуп түзүлөт. Райондун түзүлүшү менен райондук элге билим берүү бөлүмү (РайОНО) уюшулуп, анда мектептердин башчысы (зав.школ) деген кызмат жана маданият бөлүмү да ачылат. Аナン райондун башчылары айтыштат: «Биринчилерден болуп силер комсомолго өтүп, мугалимдикти окуп келдинер. Экөөң бирдейсицер, өзүцөр кенешип, биреөң РайОНО, биреөң завшкол болгула, жан үроп таза иштегиле» – дейт. Анда атам айтат экен: «Бул менин агам. Мен РайОНО болсом өзүмден улгуу агамды кантин айылма-айыл жүрүп мектептерди текшерип, сабатсыздыкты

жоюу кантин жүрүп жатканын текшерип тур» деп жумшайм. Ошондуктан авам РайОНО болсун. Мен завшкол болоюн» – дейт. Экөөнө эки ат берет, аттарды өздөрү карат багып, жумушка минишет. Ошентип экөө 1931-жылдан баштап иштей баштайт. 1932-33-жылдарда Сталинабад, Гарм тараапта Аззам Ходиев баштаган басмачылардын тоцолоону чыгат. Алар куугунчулардан качып отуруп Жерге-Талга келип, Кызыл армия менен согуша баштайт. Аззам Ходиев Совет екмөтүнүн түзүлүшүнө активдүү катышкан комсомол, милициянын башчысы болгон. Аны душмандары көралbastыктын айынан жалган жалаа жаап каматыштат. Чындык издең, ақыйкattыкка жете албагандан кийин Совет екмөтүнен көңүлүк калып, басмачыларга кошуулуп кетет. Басмачылар райондун борборун басып алат. Кызыл армиянын катарында жергиликтүү элдин да өкулдөрү (балдары) көп болгон. Андагы атам сыйктуу жаштар, комсомолдор, активдер дурус курал-жарагы жок болондуктан басмачыларга туруштук бере албай качып барып, «кирпич» деп койгон бийик коргондун ичине кирип, эшигин кум салынган каптар менен бекитип алышат. Басмачылардын дубалдан шаты коюп ашып түшкөнгө далалат кылганын ичиндегилер баштарына союл, таяк менен чаап киргизе койбайт. Ошентип бир канча күн камоодо жатыштат. Түн ичинде адамдар жашынып келип аңча-мынча нан, бир чапач док (чалап) ыргытыштат. Ошону жеп эштеп жан багыштат. Суу жок, мурда ошол коргондун бир бурчуна ат байлашчу экен, ошол жерге тооптолгон көлчөк сары суудан ичишке туура келиштир. Жагдай одолуп, Сталинабаддан командир Иван Андреевич Шестаполов баштаган Кызыл армия жардамга келип, усту ачык, төрт адам отурган самолеттөн басмачыларды пулемет менен аткылаш кууп отуруштат. Басмачылар Мөк аркылуу Кожойтоопко барып, андан ары Алтын-Мазар аркылуу Алайга өтүштөт. Ал жактан Кыргызстандын аскерлери тосуп чыгат. Аззам баштаган басмачылар кайра кай-

тып, Саргойдон колго түштөт. Аззам Ходиевди Ачык-Алма кыштагына алыш келип атып салышат.

Аззамдын окуясын жазғанымдын себеби – Аззамдын согушу чоң атамдын өлүмүнө себепкер болгон. Ошол «кир-пич» коргондо атам менен Машрап чоң авам да болгон. Аларды басмачылар камап жатканы угулуп, чоң атам Орозали менен Баймурат чоң ава әкөө тамак-аш түйүп алыш райондун борборуна балдарына женештөт. Жолдо Хушагбага жеткенде алдыларынан Кызыл армиянын солдаттары чыгат. Арасында Балтабай Мурзаев да бар экен. Бир жолу Машрап чоң авам Гармдан окуп келгенде атасы «Орусча үйдү эмне дейт экен, атаны эмне дейт экен, мугалимди эмне дейт экен» – деп сураган экен. «Үйдү кибитка, атаны папашка, мугалимди учитель дейт» – деп жооп берет. Ошол эсинде калган орусча әки сез анын өмүрүн сакташ калат. Солдаттар мылтыктарын алдыга сунуп: «Кимсицер, каякка баратасыңар» – деп сурайт. Баймурат чоң авам: «Район Машрап, папашка Машрап, учитель Машрап» – дейт. Аскерлердин ичинен биреө орустарга түшүндүрөт: «райОНО болуп иштеген комсомол Машраптын атасы экен» деп. Аны боштушат. Менин чоң атам жалдырап, кыргызча эле: «Комсомол Жалалдын атасымын. Ал завшкол болуп иштейт. Ай Балтабай мени таанысың го, бирдеме деп койчу» – десе деле Балтабай унчуклай артына бурулуп, далысын салыш туруп алат. Ошондо орус солдат чоң атам Орозалини атып салат. Экинчи бир варианта чоң атамды Балтабай так майдайга атып өлтүргөн деп айтылат. Андан бери бир кылымга жакын мезгил еттү. Чындык бир гана Кудайга белгилүү. Ошентип кайран чоң атам жөн жерден, Калыгүл олуя айткан дай «кул бий болгон заманда» карамуртөздүктүн, эбегейсиз бийлик колуна берилген «сайда саны жок» бир шумшуктүн колунаи набыт болот. Аңсыз деле энелеринен әрте ажырап (Чоң энем Зулайка 1923-жылы өткөн. Ошондо Айымтилла эжем 18де, Урмат эжем 16да Махмадияр авам

14тө, атам 12де, Дооран авам бда экен.), сагырачылыктын азабын тарткан атамдар эми биротоло тоголок жетим калышат.

Басмачылардын тополоңу бүткөндөн кийин атам мектепте мугалим болуп иштейт. Советтик түзүлүштүн активдүү колдоочусу катары партия берген түрдүү тапшырмаларды жан үрөп аткарып, сабатсыздыкты жоюу, колхоздоштуруу, коллективдештируу компаниясында активдүү иштеп, райондун аймагында мыкты кызматкер катары оозго алына баштайт. Аナン атамды колхозго бригадир шайлашпат. Жашоо эң оор, советтик түзүлүштүн орношу менен эл тегиз итке минген кедейге айланган. Бут элдин малы ортого алынып, карапайым эл ачарчылыктын айынан мүцкүрөп, араң эле күн өткөруп жатканда ага копшумча әки тарааптуу – бир жагынан басмачылар, бир жагынан Кызыл армия талап-тоноп, элдин абалына мышык ыйлайт. Жерге-Талда коллективдештируу 1940-жылдын башында толугу менен аяктайт. Атам Улуу Ата Мекендик согуш башталар алдында, 1941-жылдан баштап колхозго райис (башкарма) болот. Ошону менен согуш бүткөнгө чейин райис, согуштан кийин райфинотделдин кызматkeri болуп иштейт. Райфинотделде иштеп жүргөндө калкташ зaim (акчанын ролун аткарган баалуу кагаз) чогултуу деген да иш бар экен. Атам өйүз тараатагы кыштактарды кыдырып, 40 миң зaim чогултуу, Хожжоитооптун түшүннан Көк-Суудан өтүп баратканда сууга агып, зaim салынган куржуну, атам, аты учөө уч белек болуп агып кетет. Оо бир канча жерге агып барып, караса аты жанынан агып бараткан экен. Колун атка карап бир сермегенде аттын куйругун кармай калат. Аты аябай чоң, күчтүү ат экен. Жээкке жүткүнүп отуруп ақыры суудан чыгышат. Куржун зaimдар менен агып кетет. Атам болгон окуяны чоңдорго түшүндүрөт. Бирок атамды көрлбай, ичи күйүп жүргөндөр: «Зaimды өзу эле катыш алды» – деп устүнен тоголок арыз жазышат. 1946-жылы аны Гарм-

га алшарып камашат. Тергөө жүрөт. Атамдын баяғы кызыл куржунун Жерге-Талдын коргонунун жанынан бир салчы киши таап алат. Зайдар сууга ағыш кеттиби же ошол салчы алдыбы белгисиз. Бирок куржунду атына салыш жургенүн көргөн адамдар айтышат. Укук әзлери ишти териштирең, кокустук, кырсық экенине ынанып, атамдын ак экени аныкталып, камоодон чыгыш келет.

Согуштан кийинки кыйынчылық, бардык тармактардын жағдайы ете начар, колхоздун иши жокко эсе абалга жеткен. Элди ачарчылық жудетүп бүткөн. Мына ошондой шартта 1949-жылы атамды кайрадан колхозго раис кылыш шайлашат. Мамлекетте, өкмөтте әч нерсе жок. Эл ачка отурат. Кандай кылса да колхоздун ишин жылдыруу керек болот. Ошондо атам бүткүл Лякшы өрөөнүн үймө-үй кыдырып, элден бир кочупштан буудай чогултат. «Урукту (уренду) эгели, күздө түшүм жакшы болсо он эседен кылыш төлөп берем. Азыр мамлекетибиз бизди бага албайт. Ушинтип өзүбүз жолуи таппасак болбайт» – деп түшүндүрүү иштерин жургүзөт. Техника дегенди эл биле әлек. Баарын кол менен иштең, эгинди Кумдун дашина (талаасына) әгишет. Энем, раистин аялы болгонуна караңай «кызыл казан» деп коёт экен, б.а., ашпазчу болуптур. Аэропорттун ары жағындағы Байдын коргонунда (таятамдын) жаш балдарды бир әки аял караң, энем әртеден кечке казанга наң жааң, талаада иштегендеге тамак бышырат экен. Ошол жылы буудай жомоктогудай эле түшүмдүү болуптур. Күзүндө кампалар буудайга толуп, эл кап-кан буудай алып, әмгектин ақыбети кайтып, колхоздун дагы, атамдын дагы даңқы бүт республикага тарайт. Ошондон баштап алты жыл алдыңыз, иш билги райис катары иш жургүзөт. Раис болуп иштегенине төртүнчү жыл болгондо, тактап айтканда 1952-жылы атам жер-жерлерде иштеген колхоздун раистеринин, активдеринин Республикалық слетуна делегат болуп чакырылат. Слет Сталинабадда өтөт. Атам райондун борборуна чейин (40-45

чакырым жол) ат менен барып, андан ары атайын борбордон жөнөтүлгөн усту ачык (усту айнек менен жабылыш, отурган адамдар көрүнүп турғандыктан усту ачык деп коюшат) төрт орундуу самолет менен Сталинабадга барат. Слетто атам Сталиндин колу коюлган Ардак грамота менен сыйланат. Кайра баяғы самолет менен райондун борборуна жеткиришет. Бул окуяны атам бизгө далай жолу айтып берген.

Андан кийин колхоздо ферма ачыла турган болот. Колхоздо болгону 18 кон өгүз, 7 төө, 16 эшк, 11-12 жылкы болот. Ошполорду топтолп ферма кылыш, ага атамды ферма башчылыкка коёт. Көп өтпөй эле Кулябдан 100гө жакын жылкы жиберишет. Аларды атам фермасына көшуп алыш багып, кымыз кылыш, кымызды районго ташып дегендей жашпоо өз нугу менен етө берет. Бара-бара колхоздор жоюлуп, совхоздор уюштурула баштайт. 60-жылдардын башында Россиядан ак, мала түстегү пародистый, сут багытындағы 200дей саан уйларды өзүнүн асыл тукум букалары менен алыш келишет. Совхоздо уй ферма уюштурулуп, атамды ага ферма башчысы кылышат. Жайында уйларды Гуламаның жайлосуна, Дарага алыш чыгып жайлап, кышында биздин үйдүн төмөн жағына (үй кыштактын эң акырында эле) уй короо (коровник) салынып, уйларды ошондо багышат. Бир күнде беш жүз литрге жакын сут саалат. Адамдын бою менен төң сепараторлорго сүттү тартып каймак алыш, аны фляг-фляга сары май кылыш Республиканын борбор шаарларына жөнөтүшет. Атам ферма башчысы болуп эки жыл иштейт. Жаңылбасам уй фермага атамдан кийин Абдышүкүр ава башчы болду окшойт. Уй фермалыктан кийин атамды совхозго бригадир коюшат.

Бригадир болуп иштеп жургөн учурда Улуу Октябрь социалисттик революциясынын 50 жылдыгына карата 1967-жылы Ата Мекендиң согуш учурунда жана андан кийин айыл чарбасын өнүктүрүүгө кошкон зор салымы

учун «Эмгектеги каармандыгы учун» медалы менен сыйланат. Ал күнү атам Дашта сугатчыларды иштетиш жургөн эле. Уч киши издең келди. Биреесүнүн колунда фотоаппарат бар экен. Атамды сураспты. Айттык. «Жолду көрсөтүп койгула» – деди. Биз аэропортко барып: «Андан ары төмөнгө оң тараалты көздөй басасыңар» – деп түшүндүрдүк. Атам кечинде тимеле жаркылдан сүйүнүп медалын тагынып талаадан келди. «Сүретке тартты, менден көп персени сурап жазып кетти» – деди. Мен кийин ал газета, мақала туурасында так маалымат жок болгондуктан, анын устуңе убакыт жетпей таба албадым. Күйөрүм атам бир жакка барса эле медалын тагынып алганын бала кезде көп эле көрүп журдук. Бригадирликтен кийин атам кaryым, эми балдарым иштесин деп жөн эле сугатчы, айылдын аксакалдары менен биргө чөп жыйып (скирда) иштеп журуп, 1974-жылы пенсияга чыккан.

Пенсияга чыккандан кийин атам беш убак намазын окуп, биздин үйдө молдолор менен курандын хадистерин чечмелеп, талкуулап, кайсы иш болсо майын чыгарыш иштеген атам ислам дининен да мыкты адис болуп журду. Куранды эркин окуп таржымалдайт эле. Араб тилин билбесе кантин которгон, же ошол курандар фарси тилине которулган бекен, ким билет. Бул жөн гана аксакал абышканлардын хоббиси, еткөн-кеткени сүйлөшпүп отуруунун бир формасы эле. Ошол мезгилде бизди ислам динине угуттөп, же орозо кармагыла деп зордобой эле исламдын бизге тиешеси жок сыйктуу жашачу. Азыр эки аят билгендин жанына отурсаң эле агитациясын баштайт. Динге мамиле ар кимдин ез иши. Аны тацуулоо туура эмес деп эсептейм.

Бул жазгандарым атамдын иштеген иши, коомдогу орду туурасында болду. Эми анын жеке тагдырына байланыштуу тарых-таржымалын баяндайын. Ал тагдыр асылым, ардагым энем менен байланыштуу тагдыр.

Энем Мисилим таятам менен таэнемдин эң кичүү, көнжө кызы. Энем 1922-жылы туулган. Жогору жакта

анын бала чагы туурасында кыскача айтылды. Атам менен энем 1938-жылы, энем 16 жашында баш көшүшкан. Санжырада бала-бакырасы айтылды. Турмуштун эң оор мезгилдеринде атама арка-бел болуп, ынтымактуу өмүр кечирип жашашкан. Энем өтө чыдамдуу, токтоо, ақылдуу аял болгон. Оң келбети энеси Накылайды тартып, бойлуу, көздөрү ботонун көзүндөй жалжылдан, аябай сулуу жан эле. Баарыбыз ата-энебиздин мээримине чулганып, эң перседен кемибиз жок, эркелеп жашап жургөн күндердүн бир күндерүндө энем ооруп калды. Ошол мезгилдеги бир элес кинокадрдай болуп эсиме сакталып калган. Энем 1965-жылы жазга маал ооруган. Жайында ооруп жургөнүне карабай Дарадагы бир конушка жайлоого чыктык. Атам бизден кабар алуу учун жайлоого келди. Даранын дарыясында кызыл, сары кек точкалары бар форель балыгы аябай көп болор эле. Атам балыкка жөнөдү, мен ээрчиp алдым. Тез эле толтура балык кармац, дайыма жанында, кында салынып жургөн бычагы менен балыктардын ичин жарыш тазалап, жылгынга мончоктой кылыш тизип алыш келдик. Атам эшикке тулганы коюп, езу казанды асып, тулганын жанына чоң жуурканды тоголок кылыш бүктөп, «Эми отур байбиче. Мен от жагыш берем, кууруп эле берсең болду» – деди. Энемдин өнү күпкүү, алсыз. Ошондогу энемдин кыймылы, келбети, куурулган балыктын саргыч өнү али кез алдымда. Сары майга куурулган балыктын даамы оозумдан, буркураган жыты дале мурдумдан кете элек. Балалыктын чоң бактысы ошону менен буттү окшойт... Ошентии энем катуу ооруп калды. Ал кезде жалпы биздин өрөөн учун Мадияров Кочкор деген жалгыз фельдшер иштейт. Транспорт жок, алыс жерлерге алыш бара алышпайт. Экинчиден, «Кудай буюрса жакшы болуп кетет» деген эскиче түшүнүк. Жайлоого чыгар алдында Кочкор ава энемдин каруусуна эки укол жасаган. Ал уколдордун орду абсесс болуп эти эзилип, соөгү көрүнүп калды. Атам энеме көшүп баарыбызды

алыш тамга, чөлгө түшүп келди. Кочкор ава колунан келгенин жасап жатты. Энем күндөн күнгө оорлой берди. Ошентип 1965-жылдын 9-июлунда 43 жашында энем кайтыш болуп калды. Атам 54 жашта эле. Ошпол күнкү атам мени менен ажемди колтугуна кысып кучакташ алыш, ожурада, печканын жанында отуруп ушунчалык буркурап ыйлады, тимеле көзүнүн жашы көкүрөгүнө агып көл-шал. Жан шеригинен ажырап, жөкөдөй балдары менен жалдырап калганына каңырыгы тутеп, бүткүл өмүрүнө жеткүдөй жашын тектүү. Атам кайраттуу, ачуусу чукул, чечкиндүү киши эле. Анын үстүнө дайыма жетекчи кызматтарда иштеп, өктөм мүнөз калыштанып калган. Анын астынан аялдар эле эмес, эркектер да туура етчүү эмес. Атамдын ыйлаганын биринчи көргөн мен бала болсом да жүрөгүм заарканып, болуп аткан окуяга түшүнүп-түшүнбей ыйлаш кооп олтурам... Ошентип биздин үйдүн күнү бир заматта батып, алдыда белгисиздик күтүп жатты.

Бир туугандардан чоң эжем Марал (1939-жылы туулган) мен туула электе эле күйөөгө кетип, турмуштун сордугунаан кайын журуту Ош областынын Кара-Суу районуна кечуп кеткен э肯. Оо, кийин 70-жылдардан соң кечуп келишкен. Экинчиси Файзидин (1943-жылы туулган) авам 16 эле жашында (ал мезгилде кыздарды 14–15 жашында эле күйөөгө бериш, эркек балдарды да эрте үйлештүү э肯) үйлөнүп, бир кызыдуу болгондо, 18 жашка толуп, Армияга кетет. Себебин көп билбейм, агам армияда журуп эле аялы менен ажырапшып кетет. Кызын алыш калыш энемдер бағып альшат. Учунчусу Жанара (1946-жылы туулган) эжем ошпол 1965-жылдын жаз айларында, ала шалбырт мезгилде күйөөгө чыккан. Төртүнчусу Насирдин (1949-жылы туулган) авам 16 жашта, Назирдин (1952-жылы туулган) авам 13 жашта, Касиет (1954-жылы туулган) эжем 11 жашта, мен (1957-жылы туулганмын) 8 жашка толо элек кезим. Аナン агамдын биз бағып алган кызы Сайитмо (1961-жылы туулган) 4 жашта. Мына ошентип атамдын

колунда Армиядагы авамды көшпөгөндө эки уул, уч кыз калдык. Энем кайтыш болгондон уч ай еткөндөн кийин эле жөкөрөгөн балдары менен калган атамдын абалын түшүнгөн айыл аксакалдары уйлөнбесөн болбайт деп, биздин кыштакта жакында эле күйөөсү кайтыш болгон, б жана 9 жаштагы эки уулу бар Патма деген аялды алыш беришти. Ал аял үй тиричилигине жок, ажаан, болбогон жерден уруш чыгарыш эле турган жан э肯. Башканы кой, бизге, жаш кыздарга кийим алыш берсе да атаандашып уруш чыгарат. Кайкайыш ат миниш, жумуш менен алек болуп жүргөн атам образдуу айтканда, жаңы жөкө басып чыгарыш, парлары кичине көтөрүлүп, эки канатын чала жазып алыш түктейүп, жежелерүн коруган тоокко окшоп калды. Эзели чынысын жылдырыш койбогон атам эми тиричиликке да жардам бере баштады. Биз бешөөбүзүүн балалыгыбыз бутуп, бир заматта баарыбыз чоң адамга айланып калдык. Биздин айыбыздан атам менен бул аял уруппаса э肯 деп, баягы энем барда чалчандап есken жаныбыз үн-сөзсүз жашаганды үйрөндүк. Ал аял бизди бакканын ордуна үйүбүзгө чыр-чатарак, түйшүк гана алыш келди. Эц кыйналган атам болду. Жан биргем атам ай, биз үчүн кандай гана күндү көрбөдү.

Атам жараганы үйүнен мейман үзүлбөгөн адам эле. Ал жашоо ошпол бойдон уланып, баягыдай эле эки күндүн биринде союш союлуу, мейман тосмой. Эц кыйыны суунун жоктугу. Биздин кыштак суу башы төрт кыштактан кийин жайгашкан. Сууну кыштактын башындағы арыктан ташып келебиз. Атам кайдан-жайдан эле мейман таап, чакыра берчү. Аナン эжем экеөбүз атама ыйлактайбыз: «Суу ташыгандан тажадык, көчөдегү бир тажикке да союш соё бересиз» – деп. Атам: «Ой, балдарым, ал бир мусапыр адам, көп болсо бир мүчө (устукаан) эт жейт, калганын езүндөр эле жайсицер. Чуркан сууну ташый койгула» – деп көйт.

Коргон деп койгон чоң малканабыз бар. Атам жумуштан бошогондо кебүнчө ошпол мал короодо малды тей-

лел жүре берчү. Мага атамдын жанында жургөн жагар эле. Бир күнү коргонго кирсем атам коргондун чөпканың жак тарабында үнүн катуу чыгарып: «Өлбей кал Мисилим, елбей кал Мисилим» – деп аябай боздоо ыйлаш жатыптыр. Энемдин жоктугу жанына батып сагыныш, жандуйнесу жанчылып журсө керек. Мен анда чоңоюп эле калган учурум. Коргондун берки бөлүгүндө дубалдын түбүнө отуруп алыш, атама боорум ооруп буулугуш, жандуйнедөгү энeme болгон кусалыкты айта албай, кыпкымындай болуп туруп ушунча бекем болууга үйрөнгөн мен бүткүл бугумду көз жашындан чыгарып төгүлүп, каалашымча ыйлаш алдым. Ал күндөрдүн баарып жазууга азыр жүрек чыдабайт.

Атамдын аялы Патманын балдарын атам багып чоңойтуп, ал айдай келген төрт койду он эсе кебейтуп, баяты Россиядан келген пародистый уйлардан атам бир торпок алыш, аны кебейтуп, эки уй кылган эле, «ушул уйларыңдын торпогунаң менин балдарыма энчи бер» деп жатып бир торпокту ээлеп аны уй кылыш, чычкак улагын чыгым кылбай жүрүп байыды. Ошентип атам ал аял менен тогуз жыл жашап, бирге жашагандан тажап, акыры 1974-жылы ажырашып кетти. Үйдүн үстүн жапкан кара туман тарагандай болуп жөнелдеп калдык.

Атамдын камкордугунун алдында биз да чоңойдук. Файзидин авам Армиядан келиш, Кундуз жөнөмө үйлөнүп, өзүбүздүн айылдагы аэропортто радиост болуп, андан кийин совхоздо бригадир, топозго, уйга ферма башчысы болуп иштеди. Душанбеден сельхоз техникумду бүткөн. Кийин Фрунзеде жүрөгүнөн операция болуп, ооруп жүрүп 58 жашында кайтыш болуп калды. Насирдин авам 1967-68-жылдары Чехословакияда Армияда кызмат кылган. Биринчи Душанбедеги тигүүчүлүк курсун эркектердин сырткы кийимдерин бычып-тигүүчү деген адистигинде окуган. Андан кийин физкультурный техникумду ийгиликтүү окуп буттү. Калон жөнөмө үйлөнүп, совхоздун ате-

льесинде (артел) көп жылдар тигүүчү, Жайылгандын, Кара-Шоронун мектептеринде Военное дело (НВП – начальная военная подготовка), физкультура сабактарын окутуп, уч-төрт жыл директордун орун басары, директор (1996-98-ж.ж.) болуп иштеп жүрүп, пенсияга чыкты. Назирдин авам Монголияда (Улан-Батордо) Армияда кызмат кылган. Алгач сантехниктин курсун бүттүп, андан кийин Кызыл-Кыядагы училищанын шоферлук адистигин бүтүргөн. Айниса жөнөмө үйлөнүп, совхоздо шофер болуп иштеп жүрүп, бейрөктөрү ооруп, 36 жашында, гүлжигит кезинде кайтыш болуп калды.

Марал әжем үч уул, бир кызын жогорку окуу жайында окутуп, бардык балдары турмуштан ордун таап, өзү жакшы жашап, 2018-жылы август айында 79 жашында кайтыш болду. Жанарап әжем 1964-жылы мектепти бүткөндөн кийин Жерге-Тал районунан кыздар такыр окубаганы эске алышып, райондун райкому, аткаруу комитети, райОНОСу, райком комсомолу тарабынан уюштурулган иш чара менен бир топ кызды Душанбеге окууга алыш барышат. Албетте, бардыгынын ата-әнеси буга каршы. Эжем сельхоз институттун агрономия факультетине тапшырып, окуп жаткан жеринен атам окуттай алыш келип күйөөгө берет. Ал мезгилде кыздын ата-әнесинин үйүндө үч күнтой болуп, анат кызды көчүрүп барчу эле. Кыздын пикири, дегеле аялзатынын пикири эске алышбай, үйдүн эсси эркек баарын чечкен. Эжемди да окуттай, зордол күйөөгө бергенине нааразы. Балалыгымдагы (7,5 жаштамын) әжемди көчүргөн күн көз алдыма тартылыш калган. Кыздын башына биринчи кичине ак жоолукту салыш үстүнөн калак (элечек) ороп, анын үстүнөн чоң дүрия жоолук салыш көчүрушөт экен. Эки-үч аял әжемдин башына калак ороп, анысы сокоюп, жыйырма-отуз сантиметрдей болгондо эжем жини келип алыш ыргытат. Калак барыш бутчекен жерге түштөт. Байлан «оробогула» десе аялдар: «Жок ороп керек» – деп дагы оройт. Бул процесс үч жолу

кайталанат. Убакыт өтүп жатат. Эжем бара турган Муккур кыштагына 7–8 чакырым жол. Эшикте эркектер септи тееге жуктөп, онго жакын атты токуп даярдаш кутуп турушат. Аялдардын даярдыгы бүтпейт. Атам адатынча пырсырап, ачуусун токтото албай үйге кирип: «Эмне болуп жатасыңар, болбойсундарбы?» – деди. Аялдар: «Калак ортпой жатат» – дешти. «Оо, падарица наалат бейвалар, оробой эле көчтүре бергиле» – деп кыйкырды. Аナン аялдар эжемдин баягы ак жоолугунун устуне дурия жоолукту салып алыш чыгышты. Байкуш эжемдин ошондогу ыйлаганы ай. Ошентип эжем жаңы эле күйөөгө чыгышы, арадан төрт ай өтө элек энемден ажырап калдык. Эжем биздин түйшүгүбүзү кошо тартты. Өзу айткандай сүйүктүү балдарын чоңойтуп, уулдарын үйлөп, кыздарын турмушка узатты. Ооруп жүрүп эрте але 2012-жылы январь айында, 66 жашында көзү өтүп кетти. Касиет эжеме баарынан кыйын болду. Үйдөгүлөр аны Хаса деп эркелетип жүрүп, баарыбыз Касиет эжемди Хаса дейбиз. Жаш болгонуна карабай бардык үй жумушу ошонун мойнунда. Сайтмо экеебузгө эне ордуна эне болду... Аナン китең окуганды аябай жакшы көрчү. Кыштакта свет жок. Кечинде чырактын жарыгында отуруп алыш китең окуйт. Кыштакта эски мектептин бир бөлмөсүндө орус, тажик, өзбек, казак, кыргыз, татар тилдериндеги китеңтер болор эле. Аз сандагы китеңтин тилин тандаганга мумкүнчүлүк жок, ошондуктан четинен алыш але окуй бермей. Эжем мени жумшаса иш кылбай качам. Аナン ал: «Кечеги окуганымды айтып берем» – дейт. Мен ошону угуш учун тышылдаш артынан калбай жардам берем. Ал ушунчалык кызыктуу, көркөм сүйлөчү, бир сөзүн жаза көтирбей угууга аракет кылам. Айрыкча өзбек тилиндеги «Миң бир кеча» жомогун укканды аябай жакшы көрөт элем. «Утики Мааруф» («Мааруф башмачник») деген жомокту кайтатыш айттырып уга берер элем. Кечинде: «Чыракка майкуюп тазала» – дейт. «Жасабайм» – дейм. «Мен кечинде

китең окуп, эртең сага айтып берейин деп жатпаймынбы» десе дароо аткарып коём. Көрсө, ал мени иштеткендин жакшы ыкмасын таап алган экен. Кийин алтынчы класстардан баштап китеңтерди өзүм окуп, «Манас», «Семей», «Сейтек» деген төрт бурчтук кек китеңтерди, «Курманбек», «Эр Төштүк», «Жаныш-Байштарды» окуп чоңойдук. Ошентип Хаса бизге эне ордуна эне болуп жүрүп, окууга барам да дебей, өзүн жакшы көргөн, өзу да жактырган тажик жигитке күйөөгө чыгыш, уул-кыздары, небере-чөбүрөлөрү менен бактылуу жашап жүрүп, 2021-жылы 8-апрелде кайтып болду. Жайы жаннатта болсун. Сайтмо да биз менен кошо чоңоюп, турмуш куруп, жашоонун арабасын тартып, уул-кыздарын чоңойтуп, бактылуу апа, чоң эне, таәне болуп жашап жатат.

Ушул жерде уч эжемдин күйөөлөрү жөнүндө айтпасам болбайт. Улуу жездем сары-кенжелик Назаркулов Рафык, экинчиси сары-талаалык Мырзабеков Камал, учунчусу ак-сайлык Гаюров Рафи. «Күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр» дегендей жезделерим менен биздин үй-буле сый мамиледе болуп, эч качан ортодо жаман сөз, көңүл калышшуу болгон эмес. Эжелерим менен жезделеримдин ортосунда кандайдыр бир чыр-чатаң болгонун да уккан эмесмин. Мен учун жезделерим байкелерим сыйктуу жакын але. Алар менен эч качан жезде кылыш тамашалашчу эмесмин. Андайга менин тарбиям жол берчү эмес. Жезделерим да мени үйдөгүлөр эркелетип айткан Гүлү деген гана атымдан аташчу. Дайым сый жургөн адам журагүндө сакталыш калат. Ыймандары саламат болсун, жакшы адамдар але, учөөнүн да көзү өтүп кетти.

Эми өзүм жөнүндөгү баяни. Үйдүн эң кичүүсү болуп, эмне кааласам ыйлан болсо алдырат элем. «Бир ыйласа бир көйнек» деген кличкам бар але. Касиет эжем учүнчү класста окуган жылды мен да мектепке барам деп ээрчиш, баягы боздогон концертимди баштадым. Кыштактагы мектеп карликовый деп аталац. Мектеп чакан эски тамда.

Болгону эки бөлмөсү бар. Биреө китеңкана, биреө класс. Бир класста эртең менен төртүнчү, экинчи класс, түштөн кийин учунчү, биринчи класс окуйт. Мугалим жогоруда айткан энемдин Жолдошбай деген бир тууган авасынын баласы Жамшиит тагам. Тагам Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери. 18 жашында согушка кетип, согуштан кийин дагы бир жыл Берлинде жашап, 1946-жылы келген. Өндүү-түстүү, бойлуу, зыңкыйган адам эле. Биздин үйгө келсе энем берерге ашын таштай, куватым деп жалынып, таза, эч ким отура элек төшөгүн салат. Тагам болсо чентөгүнөн Германиядан алыш келген апарапак бет аарчысын чыгарып, төшектүн устуне салып, ошонун устуне отурагар эле. Бир сырдуу, токтоо, иш билги тагам өмүр бою ошоп калыбышан жазбай, бакубат жашаш өттү. Ошентип мен эжемди ээрчип ыйлай бергенден энем мени жетелеп альш, мектепке барды. Тагам: «Али кичине, жашы жетпейт» – деди. Энем: «Окута бер, көңүлү калган күнү келбей калар» – деп, мектепке калтырып келди. Мени тагам журналга да жазбаптыр. Бирок мен класстагылардан да жакшы окуп кеткенимден кийин аргасыздан журналга жазып окутту. Мен биринчи классты буткөн жылы жайында энем кайтыш болду. Андан кийинки тагдыр айтылды.

Ушул жерге Улукбубу (Мөөланкул кызы) эже туурасында эскерип кетпесем болбойт. Жети атанды айтканда айтылганда Улукбубу эженин атасы менен менин таяттар бир тууган. Энэм етүп мусапыр болуп, энеге кусадар болуп жургөн мезгилдерде жолдон жолугуп калса эле адатынча: «Ии, Жалал бийдин кызы, оо куватым, чоңоюп журесүнбү» – деп башымдан сылац: «Көзү ачыгым иий, көзу ачыгым, гул келин бойдон етүп кетпеби. Силерди бок-жиницерден ажыратып чоңойтуп, эми күнүцөрдү көрөрдө сурайылдай болгон сулуум сулаап жатып калбадыбы» – деп ушкүрүп, көзүнө жаш алар эле. Сезүнүн аягында езүн езу сооротуп: «Эчтеке эмес, бул күндөр да өтөт. Силер да чоңойосуңдар» – дейт эле. Насип буюруп жолук-

кан сайын ыгына жарапша суроолорумду берип калчумун. Өмүрү өткөнчө мени Жалал бийдин кызы деп өттү. Эски киши да. Бир жолу көзектеги эс алууга барганда аэропортко барып Бишкекке самолетко билет заказ кылыш келе жатсам чоң жолдо Мажит таганын үйүнүн жанындағы жыгач отургучта отуруптур. Саламдалыштык. – Ылдыйдан келе жатам (иниси Ташибай таганын үйүнөн келе жатам дегени). Дамалайин деп отурдум. Жанына отур деп жаңсады. – Ии, дем алышың буттүбү куват? – Ооба, эже, билет заказ кылыш келе жатам. Өткөн-кеткенди сүйлөштүк. – Эже таятамдын жайлодорун билесизби? – Билбей аナン – деп, мен жогоруда санаган жайлодорду айтып берди. – Ал заман башка заман эле. Эми анын бири жок, – деп койду. – Эже энемдин кайсы жери ооруйт эле? – Ким билет, азыркыдай ооруган жеринди билген дүхтүр жок эде. Энендин шишип кеткениден жетөлүп, дамыкканыдан аナン ақыркы күндөрү заарасы чыкпай калганыдан бейректерүү ооруса керек деп ойлойм – деди. Энэц башкача жан эде. Онун келишкен келбетин айт, ақылдуу, билерман, тил билги эде. Азыргача өлүмтө ыроо көрбейм. Силердин шунтип зоройгонуңдарды көрсө кана, арман күн. Шуу ушкүрүп алды. Кайырлапштык. Улукбубу эже мага мени менен энемдин ортосундагы байланышчыдай сезилер эле.

Аэропорт демекчи биздин кыштак өзгөчө жерде жайгашкан. Күн чыгыш жак бийик тоо. Күн батыш жак түптүз жайык талаа. Кыштактын талаа жак четинде аэропорт бар. Бизде маршруттук автобус эч качан болгон эмес. Райондун аймагындағы айылдарга унаа менен же жеке машинелер менен каттайбыз. Совет доорунда Биздин Кара-Шоро кыштагынан райондун борборуна самолет менен барчубуз. Билет баасы 2 сом 50 тыын. Күн ачык күндөрү 5–6 рейс болот. 12–15 мунэттө учат. Душанбеге 12 сом. 40–45 мунэттө жетет. Ошондо Кара-Шоро – Жерге-Тал, Кара-Шоро – Душанбе, Кара-Шоро – Жерге-Тал – Душанбе жана

тескериисинче, аяктан бол жакка рейстер бар эле. Ан-2, Ан-24 деген самолеттер уччу. Аэропорт жаңылыктын жарчысы эле. Бардык жаңылыктар жургүнчүлөр аркылуу элге жетип тира турган. Аナン дагы аэропортто буфет бар эле. Ал буфетти Москва камсыздаш, бардык товар самолет менен келип турчу. Оо, опондогу «Ирис-Киссис», «Гусенные лапки» деген конфеттердин, сгущенка молоко менен пряник токочтордун даамы алигече эстен кетпейт. Эсил кайран СССР жоюлгандан кийин ал рейстер да кошо жоюлду, буфет да жабылды.

Мен кантит жогорку окуу жайында окуп калдым, башкалар үчүн жомок. Мен үчүн чындык. Биздин Кара-Шородогу мектеп төрт жылдык эле. 5-класстан башташ аралыгы төрт чакырым келген Жайылган кыптағындағы он жылдык орто мектепте окуйбуз. 1974-жылы мектепти бутуп, совхоздун талаасында иштеп жүрөбуз. Талаада классташ кыздар башкаларга угuzzай окуу женүнде сүйлөшбөз. Анын качан башталарын, кантит барапыбызы, кандай документ керек экенин деле билбейбиз. Ал боюнча такыр маалымат жок. Алыскы бир тоонун арасындағы кыштакта жашпасак. Телевизор, свет болбосо. Айтмакчы, биздин кыштакка свет ошол 1974-жылы кышында келген. Ошол күндөрү биз Төрт-Күлдө орулган чөпту машинелерге жүктөп иштеп жаткан учур.

27-июль күнкү жаан менин тағдырымды аныктаган нур жаан болгон. Эгер жаан жаабаса биз Жайылганга бармак эмеспиз. Окуунун документ кабыл алуу да, экзамен тапшыруу да мөнөтү етүп кетмек экен. Биз окууга барбай калмакпаз. 27 sine караган таңда аябай нөптерлөп жамгыр жаады. Адаттагыдай эле эртең менен чайхананын алдында ишке чогулдук. Бригадир менин улуу авам Файзидин. Табелчи Муса Файзулаев. Муса ава келип: «Бүгүн иш болбайт, чөп суу болуп калды. Бүгүн кургасын, эртең келгиле» деди. Биз классташ кыздар Алча, Бахригул, мен акырын сүйлөшпүп: «Жүргүлө Жайылган-

га барып, Ыса агайга жолугуп окуу качан башталарын, жол жобосун сурал келели» – деп, бешилктерибизди (айрыларыбызды) Чалавай жездө менен Айкыз эженин коросуна желеп коюп кеттик. Барсак Жайылгандын башталышында эле Матазимов Мажит менен Ыса агай машине ремонттоо жатыштыр. Ыса Сайназаров мектептин директору, физика-математика мугалими эле. Агайды оной таап алганыбызга сүйүнүп саламдаштык. «Келгиле, эмне болду» – деди агай. Биз: «Агай окууга барабыз, окуу качан башталат, кайда барышбыз керек» деген сыйктуу толтура суроолорубузду жаадырдык. «Ой, окууга ташырууга төрт эле күн калды, аябай кеч болуп калбадыбы, мурдаарак эмне келген жоксундар» – деди. Аナン ойлонуп, бир топ унчукпай туруп, бизди биринчи көрүп жатканын тигиле карап, көзүбүздөгү чындыкты окуп жатты. Аナン: «Чын эле барасындарбы» – деди. Биз: «Ооба, агай» – дедик. «Анда бүгүн кечинде, saat жетилдерде ушул машине менен кыштактын ортосундагы чоң көче менен сигнал берип өйдө-төмөн отөм, чуркан чыгасындар, качып жөнөйбүз» – деди. Биз аябай кубанып: «Макул, агай» – деп, Кара-Шорого кайттык. Үйгө жетип эч кимге билгизбей даярданып, бир кичине чемоданга кийимдеримди салып, аны эч ким байкабасын деп капка салып, сырткы алооханага (очоккана) коюп койдум. Жүрөк дегдеп алыш учат. Saat жетиге жакында келе жатат. Алча классташым экоөбүздүн чоң аталарыбыз бир тууган. Кошуна жашайбыз. Биздин жогорку чоң бактын жол тарабында аябай чоң түп өрүк бар. Ошонун түбүнө ал да, мен да чуркан чыгабыз. Агай машинеден сигнал бергенде эле чуркан чыгалы деп сүйлөшбөз. Убакыт етпей экоөбүз үч жолу жолугуштук окшойт. Бир убакта машиненин сигналы чыгыш, жогору етүп кетти. Мына эми жүрөктүн жоктугу. Жолдо бизди бирөө тосуп тургансып, такыр эле чыга албайбыз. Агай өйдөгө эки жолу, ылдыйта эки жолу жай айдаш сигнал берип еттү. Чыга албадык. Ал андан көп

журе албайт. Аңсыз да эл билип калып түн ичинде Сайдинова Алча менен Зулпиеva Бахригүлду агалары жайлоого алып чыгып кетиштирил. Биздин үйдөгүлөр мен үйдө журсөм эч нерседен шек албады оқшойт.

Ошол түн менин өмүрүндөгү эң узун түн эле. Таң атканча киршик ирмеген жокмун. Окууга барбай калдым, эми менин жашпоом да ушул жердеги аялдардай болорун элестеткенде заманам куурулуп, такыр жашагым келбей, жарыкчылык менен коштошкүм келди. Эмне кылсам экен деген суроо мээмден кетпей, таң атканча ойго жанчылып чыктым. Эртең менен кайра жумушка жөнөдүм. Талаага бардык. Биз мен, классштарым Арзы Сафарбекова, Турду Нурова жана өткөн жылды буткөн эки кыз бешеөбүз бир машинеде иштейбиз. Биздин машине кечигип, арыктын жээгинде кечээги окуяны купуя сүйлөшгүп отурганбыз. Башкалар иштеп жаткан. Саат ондор чамасында эле Жайылган тараалттан чаңыргытып, машинени катуу айдал келиш эле Ыса агай: «Түшкүлө» деп ектөм сүйлөдү. Биз бир секундда токтобай бешеөбүз баягы машинеге чуркан барыш эле отуруп калдых. Жүрөгүм тарсылдап, азыр эле жарылып кетчүдөй согот. Агай бизди алпарып мектепке киргизип, бир класста көрсөтмө курал салган чоң темир шкаф бар эле ошого камап: «Акырын сүйлөшкүлө, кокус бирөө-жарымдын мектепке киргенин байкасаңар үн чыгарбай, кыймылдабай тыштыңч отургула, мен башка машине таап келейин, бул машинени таанып калышты, артыбыздан куугунчулар түшүшү мүмкүн» – деп, сыртыбыздан шкафты бекитип, анан мектепти сыртынан куллап кетти. Биз ал жерде өтө эле көп олтурдук, кыйналганыбызга да кайылбыз. Эштеп эле окууга барсак болду. Тәэ saat учтөрдө агай сыртында «Алтай» деген жазуусу бар, терезеси жок, жашыл «дүк машинени» айдатып келди. Биз дароо ага олтуруп райондун борборуна жөнөдүк. Saat бештер чамасында жеттик. Бизди райадминистрация тосуп алды. Бизде өзүбүзден башка эч нерсебиз жок.

Паспорт, атtestат ж.б. керек. Отуруп турдук. Биз учун башкалар чуркан жатты. Бир убакта райондук «Коммунист» газетасынын сүрөттүсү келип баарыбызды паспортко сүрөткө тартып кетти. Ыса агай бизди таштап эле кайра келген машине менен шашылып Жайылганга жөнөп кетти. Мектепке барыш атtestат жазып келиш керек болду. Жайылган менен райондун борборунун ортосу 45 км. жол. Кечинде бизди айылдаштарыбыз Бахап ава менен Умсун эженин үйүнө жакын бир жатаканага жайгаштырышты. Тамакты бизге Умсун эже бере турган кылышуюштурушкан экен. Таң аткандан бери тамак иче элек биз баарына кайыл болуп журе берип, ач калганыбызды тамак келгенде сезиптирибиз. Айтмакчы, биздин белменун эшигинин алдына бир кроватты туура коюп, ага бир милиция жатыш алган. Кечинде эшикке өзу коштол барыш келет.

Таң атты. Бизге эртөлөп тамак берип, райадминистрациядан келген эки киши менен милициянын коштоосунда райОНОго алып барышты. Ал жерде бизди райком Одил Бердиев, райисполком Сайтбек Бердиев, райОНО Токторбай Мырзабеков, белгилүү мугалим Бурхон Батыров, райадминистрациянын башка бир топ кызматкерлери тосуп туруптур. Алар бизге: «Эми силер аябай аракет кылыш окууну таштабай аягына чейин окуп, кайра өзүбүздүн районго келип иштеп, эл учун кызмат кылгыла» ж.у.с. акыл-насааттарын аябай айтышты. Биз ошол жерден Фрунзеге окууга бара турганыбызды билдик. Көрсө, бир түн ичинде Кыргызстан менен сүйлөшшүп, келишим түзүшүп, В.В. Маяковский атындагы кыз-келиндер педагогикалык институтуна бармай болуптурбуз. Аңгыча эле Ыса агайбыз өткөн жылды буткөн дагы уч кызды алыш, сөзиз кызга атtestат жазып келип калды. Краткосрочный деген бир бүктөм көк паспорт да туну менен даяр болуптур. Анан Одил Бердиев айтты: «Азыр Душанбеден аттайын заказ менен самолет келет. Аны менен Душанбеге

барасыңар. Фрунзеге билет заказ кылдык. Бирок Фрунзеге 31-июлда учасыңар. Рейс ошондой экен. Бүгүн 29-июль. Эки күн Душанбеде мейманканада агайларыңар менен турп турасыңар» – деди.

Ал аңғыча самолет келди деген кабар жетип, биз он бештей чондун, беш-алты милициянын коштоосунда аэропортко жөнөдүк. Барсак аэропортто биреенүн атасы, биреенүн агасы болуп сөзизибиздин да тууган-уругубуз жайнап турат. Биз жүрөгүбүз түшүп, коштооп келгендерге корголойбүз. Милициялар биреенү да жакын жолоткон жок. Менин агам Файзидин бригадир, коммунист, эл тааныган адам. Одил Бердиев менен учурашып, карындашыма бир ооз сез айтайын деп уруксат алды окшойт. Жаныма келип: «Окууга барбай калыш кал, отшай элге уят болуп кайра келесиң» – деди. «Жок, мен сезсүз етемүн. Мен окуйм, калбайм» – дедим тыкылдаап. Анда авам: «Эрте эле Касиет күйөөгө кетсе атамды ким карайт. Калыш атамды кара» – деди. «Мени деле күйөөгө берип жибересицер, мен окуйм» – дедим. Сөзүбүз бүтө элкете эле Одил Бердиев: «Ай, Файзидин, болду биз кыздардын биреен да бербейбиз. Кимде-ким аракет кылчы болсо милиция алыш барыш камап койт» – деди. Ошону менен самолет учууга даяр болду окшойт. Бизди төрт кызматкер анан Бурхон Батыров агай коштооп, Душанбеге учуп кеттик.

Келип «Вахш» мейманканасына жайгаштык. Мейманканын ресторанынан тамак ичебиз. Бизге: «Такыр сыртка чыкпайсыңар» – деп айтышты. Жыргап эс алыш жаттык. Эми мынчы болду окууга кимдер баратканын да жазайын. Бизден бир жыл мурда бүткөндөрдөн Турдубекова Ашия, Астанаева Майли, Тешебаева Суксур, Кабирова Икоят, Мажитова Кыймат. Бизден мен, Сафарбекова Арзы, Нурова Турду. 30-июль күнү әрте менен турсак эле Суксур жок. Көрсө, атасы Тешебай ава артыбыздан учуп келип: «Кызымын кудалашкан жери бар, калыңын алыш койгом, жакында тоо болмок» – деп бизди коштооп жүр-

гөндөрдү көндуруп, түн ичинде алыш кетиптири. Эртеси 31-июлда әртең менен турсак Турду жок. Аны Душанбеде жашаган тагасыбы, бөлесүбу алыш кеткен имиш. Сумсая түштүк. Ошентип алтообуз калдык. Эртең мененки 8дерде Бурхон Батыров агайдын коштоосунда Фрунзеге учуп кеттик.

Самолеттон түшүп эле Кыз-келинидер пединститутуна бардык. 31-июль документ ташыруунун акыркы күнү экен. Саат түшкү бир. Жетишип келип калыштырыбыз. Документ ташыралы десек 3x4 өлчөмүндөгү сүрөт керек экен. Бурхон агай бизди «отуруп тургула» деп, өзү чыгыш кетти. Бир аздан кийин бир тапырайган кара баланы ээрчилип келип: «Бул бала силерди алыш барыш сүрөтке түшүрүп келет. Аナン документ ташырабыз» – деди. Чоң шаар эмес кыштактын көчесүндө да көп баслаган биз жолдо кантис жүрүүнү билбейбиз. Көзүбүзгө көчө лыкыган эле эл көрүнөт. Алдыбыздан бирөө чыкса удургуп, үркөн койдой бири-бирибизге жабышып жолдун аркы четине өтөбүз. Ал жактан чыкса, берки бетине өтөбүз. Бизди коштогон кара бала намыстанды окшойт он-он беш метр алдыда зыпылдаап баратат. Биз аны жоготуп ийбөөнүн аракетинде анча-мынча жүтүргөнчө баратабыз. Ошентип отуруп азыркы цирктин жанындағы «Дом бытка» барыш, бир саатта даяр боло турған срочный сүрөтке түштүк. Сүрөттү алыш келдик. Эми ким кайсы факультетке ташырыбызды, факультет деген әмие жана кандай адистиктер бар экенин агай менен кара бала экөө түшүндуруп, чогуу тандап аナン ар кайсы факультеттерге документти агай менен кара бала толтуруп, ташырыдык. Биз келгендө эле институттан бир мугалимди бизге жардамчы кылыш берген. Ал да жардам берип журду. Саат кечки жети болду. Бардыгы бир короонун ичинде экен. Бизди баягы мугалим ээрчилип барыш жатаканага жайгаштырды да, бир суу кайнаткан электр чайнек алыш келип берди. Бурхон агай магазииден наан ж.б. иерсelerди сатып келип: «Эми силер

чай ичин алтыла. Эртең да чайыңдарды ичин даяр болуп тургула. Институттун ректоруна киребиз» – деди да кетти. Эртең мененки жетиде Душанбеде тамактанган бойдан эми гана чай ичтик. Башка дүйнөгө келип калгандай кубанышымда чек жок. Бүгүнкү алган таасирлерим кез алдындан өтүп жатты. Бул жакта кыздар тыкан, кийинги да башкача, өздөрүн ишенимдүү карман, эркин журушет экен. Биздин үстүбүзде атлас кейнек, ыштан, башбызыда топу, анын үстүнөн жоолук салынып алганбыз. Б.а., толук тажикче кийим. Өзүбүзду ишенимсиз сезиш, элендеп эле турабыз. Мен да ушулардай болушум керек деген сезим менен эс алууга жаттым.

Эртеси бизди институттун ректору, илимдин доктору Абдуазизова Нурпаша Хусайниновна кабыл алды. Мен өмүрүмдө мындай мээримдүү, түшүнүктүү, акылдуу, дили, жан дүйнөсү таза, энбиздей камкор мамиле кылган адамды көре элекмин. Бизге бир сааттан ашуун окуу жөнүндө, окуп алсак келечегибиз кандай болорун, койчу деги айтпаганы калбады. Болбосо биздин окуганыбыздын же окубаганыбыздын ага кандай зарылчылыгы бар дейсиз. Ал мезгилдеги адамдар башкача эле. Азыр ал мезгилдеги баалуулуктар жоголуп, адамдар төрөпейил, кайрымсыз болуп кеткен. Мен бул аңгемелешгүүдөн кийин өзүм учун кандай жагдай болбосун окууну таштабай окушум керек деген чечимге келдим. Фрунзеге окууга келгениме ишне албайм. Бул нерсе менсиз эле болуп жаткандай туюлат. Жомоктун ичинде жүргөндөй...

Эреже боюнча 1-августтан баштап экзамендер баштлат экен. Бизге он күн даярдануу учун убакыт берип, 10-августтан баштап өзүбүздин факультетке түш келбей калсак башкалар менен да ташпыра бермей кылыш расписание түзүп бериши. Кыргызстандык кыздардан китең сурап алыш даярдана баштадык. Тамак-ашыбызыга Бурхон агай акча берип, күнде бир келип абалыбызды сурап турат. Институттун үстүндөгү көчөдө гастроном бар экен. Ошого

барыш пан-пан алыш келгенге кыздар ынабайт. Дайыма Ашия экеөбүз барабыз. «Дайте хлеб» дегенди билбegen биз эштеп домдолоп продукту алыш келебиз. Тиги төртөөнүн такыр эле маанайлары пас, окугулары жок. Эмнеге келдик экен деп күн сайын нааразы кептерин сүйлөштөт. Ашия экеөбүз «окуйбүз деп ушунча адамды түйшүккө салыш келдик, биз окуйбүз» дейбиз. Ошентип экзамендерге 4–5 күн калганда эле Икоят менен Кыйматты алыш кетиш учун Абдрашитов Кабир ава менен Мажитов Амон Жерге-Талдан келип калды. «Мени да кошо ала кетициздер» деп боздоп ыйлап Арзы ээрчиш алды. Ага кошуулуп Майли мен да кетем деп чыкты. Бурхон Батыровдун өзүнүн кызы Иnobat эже ушул институттун чет тилдер факультетинде тертүнчү курста окурун айтып, окугула деп айтпаганы калбады. Ошондогу Нурпаша Хусайнинанын: «Кетпегиле, окугула» – деп зарыкканы азыр да көз алдында. Анын акылман насааттары да кыздарга жукпады, кетишти.

Биз экзамендерди ташпырдык, Ашия физика-математика факультетине, мен педагогический факультетке өттүк. Бурхон Батыров агай кубанып: «Эми силер студент болдуңар. Мен силерге акча таштайм. Ага күзде окууга кийгөнгө кийим жана жакында айыл-чарба жумушуна барыт экенсицер ошого рабочий кийим алтыла. Мен эми кетейин. Кокус ата-эненцер акча салбай койсо кат жазгыла. Бир жагын ойлоо табабыз. Тамагыңдарды институт берет. Көп деле кыйынчылык болбойт, негизгиси жакшы окугула» – деп, биз менен коштошуп кетти. Атабыз кетип калгансып ичибиз эңшерилип калыш калдык.

Студенттик жашоо башталды. Шаардын темөн жағындағы Степное деген айылга бир канча факультеттин 1-курсунун студенттери айыл-чарба жумушуна бардык. Бизди караган 4–5 мугалим бар. Бир чоң клубга жайгаштырды. Жумушубуз жалаң помидор терүү экен. Ар бир групта өз-өзүнчө жайгаштык. Группадагы кыздар менен

тааныша баштадык. Бир жуманын ичинде эле бир тууган болуп калдык. Коллективдүүлүктүн эң алгачкы таасирин жазайын. Он күндөй иштеп калганбыз. Бир күн эле Жумакан деген жумгалдык кыз: «Ай, карагылачы алдагы орус филологиясынын кыздарын, тимеле таза, тыкан, каштарын терип, ездерүн карап жүрушөт. Биз болсо саанчадай болуп талтайып, студент кейпибиз жок. Давайте кашыбызды териц, кебетебизди ондойлу» – деди да, эки жаздыкты кооп, «бас, ким биринчи» деди. Искек да бир заматта табылды. Эң кичүүлөр биз 57-жылкылар. Бизден 3–4 жаш улуу, педучилищаны буткөн кыздар да бар эле. Алар мурда эле каштарын териц жүргөн экен. Калгандары четтен жатып эле каштарын тердирип жатат. Кээ бири унчукпайт, кээ бири чыдабай онтолойт. Жаш кезимден «кыздар каш терсе уят» деген түшүнүк менен чоңогон мен олтурам сарсаны болуп. Бир убакта: «Бас, сенин кезегиң» деди. Мен болсо Лениндин «Коомдо жашап, коомдон сырткары болбош керек» дегениндей араң эле барып жаттым. Бир тал каш тартса көзүмдөн бир тамчы жаш кошо ыргыйт. Бакырып колум менен баса калам. Жумакан: «Иий, кара жерге киргир, эмне болот, тарт колунду» – деди. Бизде «кара жерге киргир» деп андай катуу каргабайт. Мен андай сезуду биринчи угушум. Жалдырап эле Жумаканды карап калышмын. «Жап көзүнду жалдырабай» – деди. Дагы эле кыйкырып кашымды баса калам. Кыздардын биреөсү жаныбызыда китең окуп отурган. Жумакан ага карап: «Ай, момунун колун басып турчу» – деди. Ал карап деле койбай менини колумду тизеси менен ныгыра басып отуруп алды. Акыры кыйноо буттү. Кашымдын алды жарым сантиметр шишип, тимеле от чыгат. Бул күн эң алгачкы эсимде калган курч, ачык (яркий) таасирим. Ошентип айыл чарба жумушу буткөнчө кашыбыз да тергенге көнүп калды. Муну эмнеге жаздым. Биринчиден, мен чоңогон чайрөнүн менталитети менен менини группалаштарым чоңогон чайрөнүн менталитети-

ниин айырмасын көрсөтөйүн дедим. Бизде табу (тыюу салынган нерсе) болгон нерсе биле жакта кадимки эле турмуштук көрүнүш экен. Экинчиден, коомдун, б.а., коллективдин позитивдүү эрежесинен баш тартпай жашоо көркөтигине алгачкы бет келишим болгон.

Жерге-Талда кыздарды «Кызга кырк жерден тыюу» деген эреже менен тарбия берет. Азыр ал жакта деле бир топ жаңылануу жүрүп өзгөргөн. Биздин мезгил башка эле. Кыз кишини кичинекейинен баштап үй тиричилигине, чеберчиликке, иш билгиликтөрүн тарбиялайт. Кыз чоңойсо эле турмушка чыгыш, балалуу болуп, барган жерине кызмат кылыш жашаш керек деген гана тартип болгон. Окутуу деген терс кабыл алынып, ал жөнүндө үй-бүледө эч качап ачык сез болгон эмес.

Бизде токуучулук, кештечилик (сайма саюучулук), оюу оюучулук, түр салуучулук, чий чырмоочулук сыйктуу прикладдык искусство аябай өнүккөн. Кыздарды кичинекей мезгилинен баштап кол өнерчүлүктүн бардык турлорун жасоого үйретүштөт. Мисалы, саймалардын, курактардын илме туз, илмек, жөрмөмө, басма, тогуз дебө, кептурмө, турна катар, күш канат, ит куйрук, тумарча, тиштеп түймө, ит таман, кочкорок, бүтөө кочкорок, сыңар кочкорок, кой көз, тандай, кырк шак, комуз тил, аламончок ж.б.у.с. өтө көнтөгөн турлору бар. Үй буюмдарын, боз үйдү жасалгалаодогу бардык буюмдарды жасай алабыз. Муну айканымдын себеби Жерге-Талда бала тарбиялоонун башкаларга оқшобогон этнопедагогикасы бар. Эркек бала же кыз бала болобу мына ошол жазылбаган эрежелердин негизинде тарбия алат. Ал салттуу билимдер канаңца сицип, сени өмүр бою коштоң өтөт.

Балалыгыбыз илгерки көчмен турмуштун фонунда өттү десем болот. Жаз алды менен апаларыбыз он төрт, он беш жашка чейинки уул-кыздарын алыш жайлоого чыгып кетиштөт. Андан жогорку жаштагылар тамда калыш өздүк тамаркада, совхоздо иштепштөт. Жайлоонун тур-

мушу керемет. Эртеден-кечке мал тейлеп, үй тиричилигин жасап, кечинде тун жарымына чейин оюн. Айылда отузга жакын боз үй тегерек болуп конот. Ортосу короо. Күндүзү кезектешип айылдын сыртына төрт жерге отун жыябыз. Биреесү чоңураак болот. Кечкурун арыдан-бери жумушбузду бутурup чыгабыз. Төрт жерге отту жагыш, эң чоң оттун тегерегине чогулуп алыш ойномой. Өтө караңгы түшэ электе жашынмак, акчелмәк, жоолук таштамай ж.б. толгон токой оюндарды ойнор элек. Карапы болгондо оттун тегерегинде отуруп алыш сез оюндарын ойнойбуз. Жомок, табышмак айтышмай, «Шакек салмай», «Садовник» ж.б. оюндарды ойноп, ырдап, айтор, жаратылыштын койнунда балалыктын жыргалын көрүп чоңойдук. Күндүзү кыздар сайма саябыз, боз үйдүн жасалгасы учун терме согобуз... Тәэ артта калган кайран жаштык.

Студенттик мезгилге кайтайын. Грушада 26 кызы элек. Бириңчи курста Чыныбаева Берметти староста, Нарматова Мафиратты комсорг, Токтомушева Ашыкты профком кылыш шайлаганбыз. Ошол бойдан окууну буткөнчө алар эмне десе ошого баш ийип, «бир жакадан баш, бир женден кол чыгарып», башкалардын колунан келе бербенгөн биримдикте, ынтымакта жүрүп, окууну буттүк. Ал мезгилде билим берүү етө жогорку сапатта болчу. Биздин кыз-келиндер институтунда кандай гана корифей мугалимдер иштейт эле. Мен ошол агай-әжейлеримдин колуниан окуп, мыкты билим алганыма сыймыктанам жана таазим кылам. Грушабыз катышшуу, жетишшуу боюнча факультette 1-орунда турар эле. Ошондуктан 1977-жылы жазында, 3-курста окуп жүргөнбүзде биздин грушаны Ташкент шаарына беш күндүк экскурсияга жөнөттү. Кураторбуз Медербекова Жумагул эженин коштоосунда, институттун эсебинен жыргап экскурсияга барып келгөнбиз. Окуп буткөнчө жомоктогудай эле камкордукта болуптурбуз. Институт интернат сыйктуу эле. Окуу корпустары-

быз да, китешканабыз да, жатаканабыз да, ашканабыз да бир чоң короонун ичинде. Бириңен чыгыш эле бириңе кирмей. Ашканадагы тамактардын молдугун, даамдуулугун азыркыларга айтсац ишебесе керек.

Ушул жерден Ашия Турдубекованы эскере кетейин. Ал менин алышыраак тагамдын кызы. Физика-математика факультетинде әкинчи курста окуп журуп жазга маал катуу ооруп калды. Жазғы сессияны алдын-ала ташшырууга уруксат алыш, экзамен, зачетторун ташшырып, айылга кетти. Ошол жайда катуу оорудан кийин кайтыш болуп калды.

Мен болсо атамдын пенсиясы менен окуп, окууну ийгиликтүү бутуп бардым. Баягы чоң түйшүк менен мени окуткан асыл адамдарга жолуктум. Макталдым. Ыраазычылык уктум. Өзүм окуган мектепке башталгыч класстардын мугалими болуп орноштум. Бир жыл бириңчи классты окуттум. Мугалимдерге өмүр бою таазим кылсак болот. Өз башыма келгенде билдим. Класста 34 окуучу бар экен. Эч кимиси а деген тамганы билбейт. Аларды партага түз отургузууга эле бир жума кетти. «Ии, балдар, кана бир, эки, уч, отурабыз түз» дейм, түздөнүп калышат. Аナン эки мунёттөн кийин эле бири-бириң түрттөт, биреенүн китеби жерге түшүп кетет, биреө туруп басып жүрөт, биреө башын партага кооп алыш уктайт ж.б. Билим бар, тажрыйба жок. Ошентип элтеп окута баштадым. Көрсөтмө курагдарды жасайм. Айтор, буткүл мүмкүнчүлүгүмдү колдоном. Ноябрь, декабрь айларында Алишпе майрамын өткөрүү учун акырындал продленка учурунда даярдандык. Студент мезгилимде 1977–78-жылдары «Байчечекей» деген балдар журналы чыга баштады. Ошонун ар бир санын сатып алган болчумун. Анда тамгаларга карата ырлар бар эле. Мисалы:

И тамгасы ийилген,  
Илимге абдан берилген,  
Илимпоз болом кийин мен.

Ата атка така как,  
А тамгадан башталат.  
Алфавитте биринчи,  
А тамгасы айтылат ж.б.

Мына ушундай ырларды жаттап алыш, бирден бала бирден тамга болуп, бир бала алишпе, бир бала эне тили китеби болуп, айтор, майрамга катуу аракет кылдык. Буга чейин эч жерде мындай майрам өткөн эмес экен. Алишпе майрамына райОНОдон өкулдер, «Коммунист» газетасынан кабарчы, сүрөтчусу келди. Майрамыбыз өтту. Баарына жакты. Газетага сүрөтүбүз менен чыгарып, макала жазышты. Мугалимдиктин азабын-тозогун ез башымдан өткөрүп, 1-классты бүттүк. Окуу жылын аяктап, каникулга тарадык.

Менин окууну бутуп тирегим атамдын алдына барышм аябай чоң сыймык болду. Кубанычында чек жок. Айтмакчы, атам мен 1-курста окуп жургөндө, 64 жашында кайрадан уйленгөн. Бул эжебиз абдан кең пейил, жумшак мунез, түшүнүктүү аял экен. Жөлөгүм атам көңүлү тынч жашап жаткан учуро экен. Атам балдарга кандай камкор жан эле. Мен окууну бутуп барсам мага Подольск шаарына почтадан заказ кылыш (ал мезгилде биздин аэропорттогу почтада товары с почтой деген кызмат бар эле), тигүүчү кол машине алыш коюптур. Менден улуу эжеме да мектепте окуп жургөндө эле опондои кол машине алыш берген. Түрмуштагы бардык нерсени тескеп, кез жаздымдан кетирбеген сезимтал адам эле. Атам кийин 1987-жылы о дүйнө салды. Жайы жаннатта болсун.

Үй-буле күтүп, чоң түрмушка аттануу. Тагдырга эч нерсе деп айтууга да, аны алдын-ала билүүгө да болбайт. Адам тек гана тагдыр жазганын көрүп жашай берет тура. Баягы абитуриент мезгилде биздин документибизди тапшырууга жардам берген тапырайган кара бала кийин менин тагдырым борорун мен анда кайдан билейин. Ал жи-

гит Чоң-Алай районунун Улуу-Карамык айылынан Халилов Абдыгани Дарманбекович деген экен. Жерге-Талда чодойгон Махмандуров Абдулхак деген киши Абдыганинын уч ата өткөн агалары болот экен. Ошол Абдулхак аванын уйундө жашап журуптур. Көрсө, Бурхон Батыров жердеши Абдулхак авадан жардам сурайт, ал Абдыганины жөнөтөт. Ал ошондо бир жыл мурда Кыргыз мамлекеттик университетине өтпей калыш, шаарда иштеп, кайрадан университетке окууга ташшырып жаткан учуро экен. Окууга өтүп, 3-курстан А.А. Жданов атындағы Ленинград мамлекеттик университетинин журналистика факультетине каторулуп кеткен. Ал мезгилде жакшы окутандарды жыл сайын борбордук жогорку окуу жайларга которуп турушчу.

Кайын атам илгеркідей куда түшүп, Барпы ақындын ырындағыдай «сүрүп, сүрүп мал айдаш, сүйрү өркөттүү нар айдаш», кыргыздын бардык каада-салты, ырым-жырымы менен той кылыш, мени келин кылыш алды. Кайын атама: «Ушунча алыстан, Карагандадан келин алдыңбы» дегендөргө: «Балама Кыргызстандан кыз жакпай, Тажикстандан кыз жактырыптыр, жактырганын алыш бердим» дәэр эле.

Тойдун алдында документтеримди алайын деп райОНОго бардым. Мага Мырзабеков Токторбай агай аябай нааразы болуп: «Ушу Жерге-Талдан Алайдын бир кара баласында бала табылбай калдыбы? Жок, кетпейсиз. Сен боюнча райондун чоң пландары бар. Мен документинди бербейм. Файзидинге айтам, сени ажыраптырысын. Сен азыр кете бер» – деди. Мен уялыш башымды жерден албайм. Сөз да чыкпайт. Айла жок чыгыш кеттим. Ошол кунду эстесем азыр да уялам, ыйманым кыйнайт. Мени окуткандардын ишенимин актай алган жокмун. Бирок мен мандайга жазылганды буза албайт экенинин.

Августта кайын атам барып документтеримди алыш келди. Улуу-Карамыкка келип да 1-классты окуттум. Ке-

лин болуп, эзели эси-көөнүмдөн кеткис күндөрдү еткөрдүм. Алайдын климаты катаал, жашоо шарты оор. Ал езүнчө бир турмуштук мектеп болду. Мен кайын журутума жакшы келин болдум деп айта алам. Кайын ата, кайын энемдин качан, кандай ташпырмасы болсо тикемдентик туруп аткарчумун. Оору-сыркоолоруна уул-кыздарынан мурда мен чуркап, кайын энемдин кроватынын жанында күндөп-түндөп отуруп караган мезгилдерим болду. Бир өмүр ынтымагыбыз бузулбай, көздөрү өтүп кеткенче алакандарын жайыш, алкыштарын айтыш, баталарын берип журуп кетишти. Ыймандары саламат болсун, жараткан бейишинен жай берсин. Жакшы адамдар эле. Менин Козубек, Топчубай, Усөн, Сагынбек жана Нишан, Суусар, Батма, Гүлбарчын деген төрт кайним, төрт кайын синдим бар. Биз улуу болуп, анан калса алыста жашап, кайын журтка анда-санда бир барган учун алар менен сыйбыз. Баарын окуттук. Керек болгон жардамыбызыды аяган жокпуз. Бири-бирибизди сыйлаап, ынтымакта жашап келе жатабыз.

Бир жылдан кийин Абдыганы Ленинграддан окууну бутуп келди. Ошол жактан эле Кыргыз мамлекеттик университетине жолдомо берген экен, уч күндөн кийин буйрук чыгыш, кыргыз филологиясы жана журналистика факультетине мугалим болуц калды. Кайнатам элден бата алыш, биздин көчүбүздү бортовой машинага жүктөп, Фрунзеге жөнөттү. Ошентип, чоң турмуштун жолуна түштүк.

Шаарга келгенде иш оңунаң келип, коммунальный квартирадан бир бөлмөлүү квартира табылып калды. Эсси Көлде, Бостериде жашайт экен. Абдыганы ишин иштей баштады. Ошондон бери журналистика факультетинде окутуучу, ага окутуучу, доцент, декандын орун басары, кафедра башчысы, декан сыйяктуу кызмат орундарында иштеп, жаш муундарды тарбиялап келе жатат.

Мен болсо шаарга келгенде мугалим болуп иштебейм деп чечтим. Издесек ылайыктуу жумуш жок. Дароо эле

алты айлык секретарь-машинисткалык курска жазылыш, аны окуп буттум. Ал аңгыча Фарида деген кыздуу болдук. Ал бир жарым жаш болгондо кайын энеме берип, Мамлекеттик Борбордук архивге машинистка болуп ишке кирдим. Анда бир жыл иштегендөн кийин мени КРнын мамлекеттик кинофонодокументтер архивине 1-категориядагы архивист кылыш каторушту. Ошол бойдан архивде 8 жыл ишедим. Эки жылда бир улам жогорку кызмат орунга көтөрүлүп иштеп журдум. Бир жолу да Ардак тактадан сүрөтүм түшкөн эмес. Жыл сайын премия алат злем. Ошо архивде сөзиз жыл иштегендөн кийин КРнын илимдер академиясына иштөө учун конкурска катышып өтүп кеткем. Менин иштеген иштим туурасында окумуштуулар кецири жазышты. Ошондуктан мен пәнделик жашоомдогу айрым учурларга эле токтолуп етейүн.

Ошентип көп өтпөй экинчи кызыбыз Бегимжан төрөлдү. Чоңуна езүм иштеген жерден бала бакчадан орун алыш, кызыбызды алыш келип бакчага бердик. Киччусун да бакчадан орун алганча тогуз-он ай энеси карап берди. Жашоо өтүп жатты. Көз ачып-жумганча ошол квартирада төрт жыл жашаптырыбыз. Менин күйөөм алдына эч план, максат койбой ишке барып сабагын өтүп келип, лекцияга даярданып, телевизор көрүп, газета окуп эле жашай берди.

Адам бул жашоодо кандайдыр бир план-программа, максат менен жашап, алдыга умтулуп, улам жаңы нерслерди жаратып, турмушун алдыга жылдырып жашашы керек. Менин турмуштук тажрыйбам али аз, бирок мен бала көзден кичинекей болсо да план, максат менен жашачумун. Мен минтип тим эле күн еткөнүнө кайыл болуп, бир калышта жашай албайм. Тириү жан болгондон кийин күн сайын турмушунда келечекке карай бир умтулуюу, жылыш, жок эле дегенде эртең эмне кылсам деген план болушу керек да.

Абыганыга күндө айтам: «Ай, мына төрт жыл өтүп кетти. Сен аспирантурага ташшырып окуп, диссертация жазбайсыңбы? «Орун жок, буюрса болуп калар» – деп умуттәндү. Аナン аны түрткүлөп жатып университеттен квартира алыш үчүн кезекке тургуздум. Өзүм архивде кезекке туруп койдум. Бирок ал жерлерден бизге эзели квартира тийбеси айдан ачык нерсе эле.

Биз кантин үйлүү болдук. Бир куну Абыганыга: «Үй албайлыбы» дедим. Ал: «Бир нерсени эле сүйлей бересин, кайсы акчага алабыз» – деди. Чоң-Алайда иштеп жургөнүмде айылда бир топ бай кишилер бар экенин көргөм. «Кара-Мыкка бар да баланча, түкүнчө авалардан акча сура. Азыр сага жок дебейт. Үй сатып алабыз. Карызды ақырында төлөп беребиз» – дедим. Ынабайт. Үч-төрт күн эгер ушинтип эле үй албасак, өмүр бою квартирада журуп етерүбүзду айтып, лекция окудум. Аргасыз көндү. Жумуштан сураныш, Чоң-Алайга жөнөп кетти. Бир жумадан кийин 11,5 миң сом акча, беш-алты кишинин тизмеси менен алыш келип калды. Сүйүнгөнүбүзде чек жок. Бир ай издең журуп, бир куну кокустан эле «Военторгдун» жанынан, азыркы «Бета сторестин» артынан, центрден чакан эки белмелүү, белмелөрү бөлөк-бөлөк болгон сонун үй таап, сатып алдык. Бир комнатта тардык кылыш жаткан бизге үйбүз хан сарайдай көрүнүп калды. Шаарда биз жалгыз үй болуп, экөөбүздүн да көп сандаган тууган-уругубуз биздин үйгө келет. Бара-бара бул үй да тардык кыла баштады. Тияк-биягына кошуп отуруп эки бөлмөбүз беш бөлмө болду. Үйбүз береке, күт толгон үй эле. Уулубуз Каниет караптады, өмүрүмдүн маңызы ушул үйдө төрөлдү. Биз материалдык жактан етө кыйналган эмес-шиз. Тескерисинче, элдин баарын бактык. Бир өмүр үйдөн киши үзүлбөй чоң эшик, чоң казан болуп, казаным очоктон түшпей жашадык. Ал үйдө 30 жыл турдук, 2014-жылы ошол үйбүздү аябай кымбат сатып, Арча-Бешик жаны конушуна 11 бөлмелүү, эки кабат чоң үй куруп,

### \*ОРОЗОВА Гүлбара Жалаловна\*

кирип алдык. Акырында карыздап сатып алган эки бөлмө үйбүз эки кабат үй болуп берди. Баягы карыздарды алты жыл төлөдүк. Биз карыз алган адамдардын биреесү дагы эч качан карызын доолаган жок. Биз топтоо, улам биреесүнүкүн телеп жатып кутулдук, ал ыймандуу асыл адамдарга терең ыраазыбыз. Азыр алар арабызда жок. Ыймандары саламат болсун.

Турмуш өз ыгы, оз шары менен өтүп жатты. Өзүбүздү унуптай чет мамлекеттерге саякатка чыктык. Эл аралык конференцияларга бардык. Мисалы, мен 1989-жылы Германияга (ГДР) барып, 21 күндө Берлин, Дрезден, Веймар, Потсдам ж.б. алты шаарын кыдырып келдим. 1998-жылы Анкара, Стамбулда еткен Ч.Айтматовдун 70 жылдык юбилейине арналган Эл аралык илимий конференцияга катыштым. 2011-жылы март айында Кытайдын Урумчу шаарында илимий иш чаралар менен 10 күн журдум. Абыганы экеөбүз 2013-жылы май айында Италия, Франция, Испанияны кыдырып, Туркия аркылуу келдик. 2015-жылы марта эки кызым менен Бириккен Араб эмираттарында 12 күн болдук. Абыганы Туркияда окуган жылдары ал жакка бир топ бардым. Ал эми Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстанга далай ирет илимий конференцияларда, саякатта болдум. Мына ушундай көптөгөн күт даарыган күндер етту.

Биз дагы эл сыйактуу эле бала багыш чоцойттук. Уулкыздарыбыз тарбиялуу, акыл-эстүү болуп чоцоюшту. Алар бала болуп кандайдыр бир орчундуу эсте каларлык деле тентектик кылган эмес. Түйшүктөрүн деле тартшадык. Балдарыбыздын учөөн окуттук. Ар бири экиден жогорку билим алышты. Окууну мыкты окуп бутушту. Улуу кызыбыз Фарида алгач Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин чет тилдер факультетинин «лингвистика» адистигин, андан кийин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын «гражданлык укук» адистигин

аяктаган. Экинчи кызыбыз Бегимжан Ж.Баласагын атындағы Кыргыз улуттук университетинин Мамлекетти башкаруу факультетинин «мамлекеттик жана муниципалдык башкаруунун менеджери» адистигин кызыл диплом менен, андан соң ушул эле университеттин экономика факультетинин «финансы жана кредит» адистигин ийгилкىтуу бүткөн. Уулубуз Каниет дагы Ж.Баласагын атындағы Кыргыз улуттук университетинин Мамлекетти башкаруу факультетинин «мамлекеттик жана муниципалдык башкаруунун менеджери» адистигин, андан соң ушул эле улуттук университеттин экономика факультетинин «финансы жана кредит» адистигин окуп бүткөн. Ар бири ез кесиштери менен иштеп журуштет.

Кыздарды күйөөгө бердик, уулубузду үйләдүк. Фариданын Айдай, Айпери деген эки кызы, Айдар деген уулubar. Күйөө балабыз Ахметов Белек Куватович. Бегимжанын Жанайым деген кызы, Нуртай деген уулubar. Күйөө балабыз Бакаев Аймен Капарбекович. Күйөө балдарыбыз илимдүү, билимдүү, тарбиялдуу мыкты жигиттер.

Уулубуз Каниеттин Айлуна, Айсымал деген эки кызы, Ариет, Абай деген эки уулubar. Келинибиз Халилова Сайкал Жамаловна. Сайкал келинибизди өзүбуз Ж.Баласагын атындағы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетине окуттук. Мен ушул жерден келиним жөнүндө өзгөчө сез кылгым келет. Келиним 18 жашында колума келди. Өз балабыздай кулпуртуп кийинтиш, ичинтиш, каалаганын жедиртиш бактык, окуттук. Быйыл келгенине 14 жыл болду. Жараткан ыйман, ақыл-эс берип, биздин таза мамилебиздин кадырын билсин деп тилейбиз. Жашоонун баарын үйрөнди. Азыр билбегени жок. Аман болсун.

Мен элчилеп жасалма сүйлөп, бул келиним эмес кызым дебедим. Менин Кудай берген өзүмдүн кыздарым бар. Ошолорду кут кылсын. Менин жалгыз эле балам бар. Жараткан езу жар болсун ылайым. Мен келиндүү болуп,

элге сыймык менен бул менин келиним, жалгыз эрке келиним деп айткым келет. Мен уулум бар учун Жаратканга миң мертебе сыйынып, ошол балам учун менин үйүмө биреөнүн кызы келип келин болуп отурганына сүйүнөм. Мен да өзүмдүн келинимди жумшаш, чайын ичким келет. Келиним деп айткан сайын менин журөгүм жылыйт. Жараткан мени да келиндүү кылды. Түшүнгөн адамга бул чексиз бакыт. Эгер келиниң жакшы чыкса, сенин үйбулеңдө татыктуу болсо, ал баландын, неберелериңдин бактысы, үйүндүн куту болот.

Биз уулубузду жалгыз бала деп кыргыздын илгерки салтын сакташ, үйлөнүү-үлпөт тоюнун бардык каада-салты, ырым-жырымы менен калың-карасын төлөп, накта кыргызча той кылдык. Кой жетелеп, бүткүл шаан-шөкоту менен кызга алтын сейкө салып бата той кылдык. Андан соң бир жарым жыл бою ар бир майрам сайын, айт сайын балам белек-бечкегин тартуулап, биз айттыгын алып келип турдук. Кыргызча тойду «Ала-Тоодай эт тартыш, Ысык-Көлдөй чык берип» еткердүк. Тойдо дасторконго кайын энем менен абысындарым Чоң-Алайдан даярдан келген күлтейген 5 карын сары майларды ачып, куюлган 4 олобо епкө кесип, айтор, сүткөл, майкөл кылыш той еткердүк. Кийитти беш кыздын тоюна кийгизе турган кийит бердик. Ал эми жаңыча еткерүлүүчү үйлөнүү-үлпөт тоюн 3 күндөн кийин 250 киши чакырып «Алтын Сарай» ресторонана чоң той бердик. Кудайга шүгүр, балдар бактылуу жашаш жатышпат.

Жашоонун езу етө татаал система. Адам кез каранды болгон етө көптөгөн кубулуштар, көрүнүштер бар. Мен бала кезден эле эркиндикти жакшы көрчүмүн. Өзүмдү биреөгө башкарткым келчү эмес. Чоңдүм. Чоң турмушка аралаштым. Коомдо жашаш, коллектив менен бирге иштегендөн кийин анын ысык-суугуна чыдашша туура келет. Жумуш болгондои кийин турдуу-түмөн кырдаалдар болот. Адамзат жашоосунда эң баалуу персе бул – жан

дүйнөндүн, көрт башыңдын эркиндиги. Эң негизгиси биреөгө көз карапты болбой жашаганга эч нерсе жетпейт. Биреөдөн бир жардам сурасаң аны берген жардамынын айынан ага көз карапты болуп, эгер ал бийликтө турган адам болсо әмни десе ошону атакарып, бара-бара кантитиң эрки жок, күн карама адамга айланганыңды өзүң да туйбай каласың. Ошон учун өз күч-аракетиң менен әмгектенсөң – ал сенин эркиндигиндин гарантиясы. Мен жашоодо ошондой жашаганга аракет кылдым. Жашоо дайыма эле сыйыргыга салғандай бир калыпта өтпейт... Канчалаган ақыйкатсыздык, майдалык, көралбастыктар менен бет келиштим. Жан дүйнөм жанчылыш, рухум әзилген күндер өттү баштан. Андай ақыйкатсыздыкты дайыма Жаратканың таразасына коюп жашап келе жатам. Мен бул жашоодо әмнеге жетишсем ал Кудайдын колдоосу жана өзүмдүн караптадай әмгегим. Албетте, институттун директору академик А.А.Акматалиев баштаган коллективимдин моралдык жактан колдоосу чоң. Улуу муундагы тажрыбалуу илимпоздор дайыма колдооп, кубаттаап, жардамын аяшкан жок. Алар менен бир өмүр иштешип, сый мамиледе, бир тууган болуп калдык. Көрсө, бул жашоо экен. Өзүнүн бүткүл оң-терси менен адамзат тагдырына буюрган жашоо.

Орозова Гүлбара

### ИЛИМГЕ АРНАЛГАН АЙЖАРКЫН ТАГДЫР

Илим... Аял... «Илим – ийне менен күдүк казгандай»... «Аял – үйдүн куту, очок ээси» ... Билген кишиге илим кол жеткис бийик, өнүгүүнүн булагы да, Аял кол жеткис ыйык, жашоонун баштаты әмеспи.

Үйдүн куту, очок ээсинин ийне менен күдүк казуусу, кол жеткис бийиктикке, өнүгүүнүн булагына кол жеткис ыйык, жашоонун баштаты жетиш турса... Бул нерсе чанда жолуга турган, етө сейрек кездеше турган феноменалдуу

керүнүш әмеспи. Ал эми биздин Гүлбара Жалаловна Орозова дал мына ушундай сейрек учуроочу, феноменалдуу көрүнүштүн ээси. Ийне менен күдүк казган үйдүн куту, очок ээси Гүлбара Орозова. Албетте, маңдай жаргап мындай натыйжа, ыкыбалдуу мындай тагдыр жениден жән эле жарала койгон жок, жекел-желши эле колго тие койгон жок.

Анапчы... Ата-бабабыз жердең келген күттүү жер Жерге-Талдын аталышы да бир кулакка жагымдуу, етө көп нерсени (Өзгөндүн атактуу жайлоосун, аны даңазалаган улуу ырчы Рысбай Абыкадыровду) эске салган Карап-Шоро деп аталган айылында жарык дүйнөгө келип, орто мектепти бүткөн соң борбор калаабыз Фрунзеге билим издең, илим (ооба, илим!!!) издең келген. Албетте, айылдагы эң кадырлуу, эң бир барк-абройлуу адамдын аймончок эрке кызы, көздөгөнүн аткарып көнгөн кекжал мунәз кызы ушинтип өз жолун өзу табууга, өз тагдырын өзу жасоого аракет кылбай койбайт эле. Көздөгөнүн аткарып көнгөн кекжалдыгы Гүлбара Жалаловнаны өмүр бою сынап да келет, бир середен экинчи сереге чыгарып да келет...

Бул мүнездүн биринчи көрүнүшгү катары мындан жырым кылымдай мурда, кыз балдарды айылдан анча алыс чыгарбаган чейрөдө, жогоруда айтылгандай, билим издең, илим издең алыссы-алыссы Фрунзеге аттаныпсы. Албетте, окуу эңсеп Жерге-Талдан өзу менен тоо кыз кошо келген. Бирок, бир аз убакыт окуган соң алардын баары, БИРИ КАЛБАЙ кайра Жерге-Талга кайтып кете беришкен. Колпо басар курбалдаштары жок, келип кабар алып турар шаарда туугандары жок чоочун шаарда, чоочун чейрөдө өзу жалгыз калды. Азыр биз учун айтканга жекел, ал эми айылынан алты кадам алыс чыклаган, анаңда кадырман атанин эрке кызы учун мындай абалда калуу жана андан баштаты бийик көтөрүп чыгуу намысской-лүккүү, кекжалдыкты талаш кылат эле...

Намысты бийик туткан Гүлбара Жалаловна Жергэ-Талга, кадырман атасына, кутман айылына педагогикалык кесиптин эсси болгонун тастыктаган ЖОЖдун дипломун алыш барды. Тагдыр буйруп, нике кайыш наисиң кылыш жаш эжекей Жергэ-Талга ирегелеш Чоң-Алайга келин болду. Болгондо да он балалуу БААТЫР ЭНЕГЕ, үйдөгү, Кара-Шородогу, атасынан кем калбаган БООРУКЕР КАЙНАТАГА улуу келин болду. Күндүзү мекетепте бир класс, жумуштан келсе үйде «бир класс». Бирок, бул бакыт эле, бул таалай болчу... Ал эми өмүрлүк жолдошу болсо үйлөнүп кооп, жаш колуктусуна эки классты бирдей ташшырып кооп, алышы Ленинграддагы (Санкт-Петербургдагы) окуусун бүткөнү кетти. Албетте, канчалык БААРЫ ЖАКШЫ болгону менен бул жылдар Гүлбара Жалаловнанын кекжалдыгын сыноочу учурдун дагы бири болду...

Нева боюнчагы легендарлуу шаардан окуусун ийгиликтүү бүтүп келген жубайы Абырганы Халилов жаш адис катары СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин (ал учурда өлкөбүздөгү жападан жалтыз университеттин) журналистика кафедрасына ишке орношту... Кайрадан баш калаа, кайрадан жаңы чөйрө, кайрадан өмүрдүн жаңы нугу, кайрадан жашпоонун жаңы барагы. Өткөн кылымдын 70–80-жылдарынын жаш үй-булөрүнүн башына түшкөн, тагдырдын эңчиси сыйкантган турмуш, тагырак айтканда, ар кайсы коктоюндун үйүндөгү квартирантык жашпоо. Жубайы экөө баарына чыдаشتы, баарын көтерүштү, аймолчок кыздарды, мураскер уулду табышты. Жубайы экөө бирине бири ёбек болду, бирине бир жөлөк болду...

Айылдагы балдардын ардактуу эжейи баш калаадагы Борбордук архивге кызматка орношту. Мындагы сегиз жыл Гүлбара Жалаловнага өтө көп нерсени берди. Ар бир баракты кастарлоону, ар бир маалыматтын кадырына жетууну, ар бир материалды аздек тутууну уйретту. Ал-

бетте, бул чоң олжо эле, бул табылгыс сонун тажрыйба болчу. Гүлбара Жалаловна бул мүмкүнчүлүкту эц сонун пайдаланды. Кругозору кеңейди, дүйнө таанымы естү, эл тарыхын дагы да ичкериден өздөштурду.

1990-жылы Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Тил жана адабият институту кенже илимий кызматкерликке конкурс жарыялап калды. Көп нерсеге кезү жетиш калган адис, көздөгөнүн аткарыш көнгөн кекжалдыгы конкурска катышууга түрттү. Натыйжада, кыргыз илиммин алтын ордосу болгон Илимдер академиясынын кенже илимий кызматкари болуп калды. Кайрадан жаңы чөйрө, кайрадан өмүрдүн жаңы барагы, кайрадан жашпоонун жаңы нугу...

Мына отуз бир жылдан бери ушул күттүү жердин даамын татыш, ушул күттүү жерге өмүрүн ариап, әмгегин сицирип (ооба, әмгегин сицириш!!!) келе жатат. Алгач филологиялык багыттагы экинчи адистикке ээ болгон соң, илимий тема алыш, 2000-жылы «Түрк элдеринин поэмаларынын кыргыздарга таралышы жана айтылыш өзгөчөлүгү» деген темада кандидаттык диссертациясын коргоду. Бул чоң сыймык эле, айрыкча тээ балалыгы калган Жергэ-Тал учун өзгөчө чоң аброй болчу. Анткени, Гүлбара Жалаловна Жергэ-Талдын кыздарынын арасынан чыккан эц биринчи илимдин кандидаты болду.

Илимдер академиясындагы отуз бир жылдык өмүрүндө окумуштуу катардагы кенже илимий кызматкерден баштап Колжазмалар фондусунун башчысы (1992), окумуштуу катчы (1996), фольклор жана ақындар поэзиясы белгүмүнүн улук илимий кызматкари (2001), белүм башчысы (2013), жетектөөчү илимий кызматкари болуп иштеп келе жатат. Сөздүн чыныгы маанисинде Тил жана адабият институтунун ысыгына күйүп, сүугуна тоңгон илимпоз окумуштуусуна айланды. Гүлбара Жалаловнанын көздөгөнүн аткарыш көнгөн кекжалдыгы ушундай ийгиликтерге жеткирди. Албетте, булар өмүрдөгү кызматтык

гана баракчалар болду. Ал эми илимдеги жетишкендиктер, илимдеги ийгиликтер өзүнчө сездү, өзүнчө кепти мунахат этип тууршат.

2000-жылы кандидаттык диссертациясын коргогон окумуштуу 2003-жылы «Кыргыз балдар фольклорунун жанрдык составы жана поэтикасы» деген монографиясын, 2009-жылы «Адабий портреттер жана проблемалар» деген илимий макалалар жыйнагын, 2013-жылы «Кулмыш за менен Аксаткының изи менен Кубат бийдин тарыхына карай», 2015-жылы «Кыргыз өлөндөрү» деген изилдөөлөрүн, 2015-жылы «Кыргыз элдик поэмаларынын табияты» (Жанр. Сюжет. Историзм) аттуу монографиясын, 2020-жылы «Жылдар, ойлор, изилдөөлөр», 2021-жылы «Фольклордук жанрлардын өзгөчөлүктөрү» илимий эмгектеринин жыйнактарын чыгарган.

Ал эми 2017-жылы академик А.Акматалиевдин илимий жетекчилиги менен «Кыргыз элдик поэмаларынын историзми жана жанрдык жаңылануу. (Жанр. Сюжет. Историзм)» деген темада докторлук диссертациясын коргоду.

Гүлбара Жалаловна мындан сырткары Улуттук илимдер академиясынын Тил жана адабият институтунун аброрион көтөргөн чоң-чоң илимий долбоорлордун белдүү катышуучуларынын бири болуп келет. Айталы, академиянын зобололуу окумуштуулары тарабынан даярдалыш, жети томдон турган «Кыргыз адабиятынын тарыхы» деген фундаменталдуу илимий эмгектин авторлорунун бири катары Кыргыз Республикасынын илим жана техника багытындағы Мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болду (2004)...

Өмүрлүк жолдошу Абыганы Дарманбекович ошол Ленинграддан келген 1980-жылдан бери Ж.Баласагын атындағы Кыргыз улуттук университетинде иштеп келет. Ал киши да жөнекей окутуучулуктан «Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сицирген кызметкер» ардактуу намына чейинки жолду басып өттү. Далай жыл ка-

федра башчысы, факультеттин деканы болуп иштеп, кыргыз журналисттеринин бүтүндөй бир армиясын даярдап чыгарган асыл баа устатка айланды.

Жогоруда айтылгандардын баарысы Гулбара Жалаловнаның өмүру даңқтуу жана сыймыктуу өмүр экендигин эң сонун далилдеп турат. Бир кезде Жерге-Талдын керемет айылдарынын бири Кара-Шородон билим, илим издең келген, атасынын көк жал мунез эрке кызы бүгүнкү күнү бай түп дарактай болуп дүркүрөп бой керип, дүшүйгөн карааны алыстан көрүнүп, көргөн көзду сүйүнтүп турган учуру. Жараткан ушунусун күт кылсын, ылайым, демекчибиз.

Садык ТИЛЛЕБАЕВ,  
филология илимдеринин доктору,  
Ж.Баласагын атындағы  
Кыргыз улуттук университетинин проректору

## ГУЛБАРА ААЛЫМ ЖӨНҮНДӨ

Ар бир адамдын белек биреөлдердөн айырмалуу жазмышы бар, башкалардыкына оқшошо бербеген, өзгөчөлүү баскан жолу, етөгөн же етөп жаткан өмүру, жасаган әмгеги болот. Устүбүздөгү мезгилде арабызда алым катары таанылган Гулбара Орозованың дәэрлик бой жеткенден берки жашоосу менин көз алдымда, анткени анын жолдошу Абыганы Дарманбек уулунун ары курсатшы, ары курбусу катары бири-бирибиздин үй-булөлүк иш чара, аш чараларыбызга аралашып, апастуң катташып, кабарлашып, колдон келишинче каралашып дегендей, ысык-сүүкту башыбыздан чогуу-чаран кечирип келатабыз. Эстутумубузда оозанса түгөнбөөчүдөй итабар кеп, бизге даын да, силерге жомок сындуу бир далай окуя купуя сакталуу. Буюрса, булар балдарыбызга сабак иретинде кызмат кылаар...

Ий-е, Гүлбара аяш тажик жумуриятына караштуу аймакты эзелтөн байырлап, жердеген каратегиндик кадыр-барктуу, тектуу кыргыздын перзенти. Асыресе, оболку Фрунзедеги мурдагы кыз-келиндер институтун бутүргөн. Чоң-алайлык окутуучу жигитке, ийиндешикен жакын досубузга нике кайыш, тагдыр-насип бириктириш, кырчын талдай кезинде борбор калаада иштеп калган. Андан бери айлар жылга алмашып, жылдар жылга жалгашып, Абырганы әкее ак никелүү турмушта удаа-удаа кыз таап, кыздарга улай уул таап, аларды татыктуу тарбиялаш, естүүрүп, эми неберелерин бапестеп сүйүп олтурушкан чагы.

Гүлбара адегенде архивден баштап, анан илимдер академиясынан эмектенип, ыклас-ынтаасын бүт бойдон элдик оозеки чыгармачылыкты изилдөөгө койгон эмеспи. Илимий чейредөгү дөө-шаалардын соңунан астейдил аракеттени, көшпөрө изденди. Акыбетинде улуттук фольклористикага урунтуу улуш кийирди. Дегеним, автордун алгачкы монографиясын барактаганда текстеш түрк тилдүү калктардын дастандары, казалдары кыргыз ичинде кандачча ырдалыш, түш-түшкө таралыш тамырлап жайылгани туурасындагы кадыресе зирек талдоого, толук жана ынанымдуу маалыматка марыйсыц. Этностор аралык эпикалык адабий алака-байланыштарды шарттаган тарыхый жарайндардын кабарын угасыц.

Гүлбара Орозованын купулума төп дагы бир китеbi – «Кыргыз өлөндөрү». Чындыгында, өлең жанры буга дейре мынчалык кенен-чонон даректелиш, кол жазма түрүндөгү дөөлөттер, атактуу аныз Барынын поэтикалык турмектөрү бир мукабанын үстү-астында ургулжу жарыялана элек эле. «Өлең» десе, казактыкы турбайбы деп бушуркөгөндөр табылчы, катарыбыздан.

Кыскасы, берегидей чоң-кичине иликтөөлөрдүн ийгиликтери бара-бара илимпозду «Кыргыз элдик поэмаларынын историзми жана жанрдык жаңылануу» аттуу док-

торлук диссертация жазууга, ошореки олуттуу жумушун белгиленген тартипте коргоого шыктандырып, менчик мартабасынын ейдөлешүнө өбелгө түздү шекилденет. Куда кааласа, Гүлбара замандашыбыз бүгүн өз тобундагы көрүнүктүү инсан, таанымал устат даражасында. Доцент, билим берүүнүн отличники. Илим жана техника жаатында гы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты.

Учурда, баса, тигил Тажикстан, Өзбекстан, а түгүларкы Афганистандын Памиринен Ала-Тоолук калың журтуна биротоло кайткан улутташтарыбыздын саны арбын. Кайрылмандардын жаш мууну түшүнүктүү нерсе, республикалыктын ар кайсы челкөмдөрүндөгү мектептерде, окуу жайларында окуп жүрушет. Туулуп-ескөн чет жактагы ёлкөлөрдө онунчу, он биринчи классты аякташ, Кыргызстандан жогорку адистик алууга, ыгына жараша түп Мекенинин өнүгүп-өсүшүнө салым кошууга ынтызар азаматтар да жок әмес. Андай боордоитторго атайылап кайрылыш, ириде, алыссы Жерге-Талдын кулуну, азыркы Кыргызстандын орошон окумуштуусу Гүлбара Орозованын мисал-улгусунө сезсүз көңүл бурсацар әртеби-кеччи пайдасы тиет, өздөштүрүп үйрөнсөңөр дээр әлем.

Абигилла ПАЗЫЛОВ,  
Кыргыз Республикасынын  
маданиятына эмгек синирген ишмер

### МЕН СЫЙЛАГАН ЭЖЕ

Бүгүнкү кыргыз фольклористикасындагы белгилүү окумуштуу, белдүү адис Орозова Гүлбара Жалаловна эжени тааныш-билгениме, биргэ иштешкеним 30 жылга чукулдап калды. Гүлбара эже мен сыйлап урматтаган, үлгү туткан, иште болобу, турмуш-тиричиликте болобу кеп-кенешин, пикирин сыйлап уккан кесиптеш эжем. Илимдер

академиясында иштеп, адис катары калыштанган соңку отуз жылдык өмүрүмдүн кайсы бир урунтуу учурларын эске түшүруп эстей турган болсом, алардын көбүндө Гулбара эженин элеси кошо жүргөн болот.

1992-жылы мен илимдер академиясына аспирантура-га ташырган кезде эже институттун илимий кызматкери эжен. Ал кезде кандидаттык-илимий тема бекиттирген аспирантар, изденүүчүлөр философия, чет тили менен катар информатика деген сабак боюнча лекцияларга катышып, экзамен ташырчубуз. Ошол информатика деген сабакка аспирантар менен катар академиянын Тарых, Философия, Тил, Адабият ж.б. институттарында иштеп, кандидаттык илимий иш жазып жүргөн кызматкерлер да келип, экзаменди чогуу ташырып калдык. Гулбара эже курска катышкандардын ичинен тыкылдаган тыңдыгы, орундуу тамашасы, шайырлыгы, узун бойлуу, ак жуумал жузүнө жараштыра табит менен кийинген сымбаттуу келбети менен өзгөчө бөлүнүп, көзгө түшүмдүү эле. Ошондо арабыздагы кимdir биреелердүн эжени «Марианна» деп атаганы эсимде. Ошол учурда «Байлар да ыйлайт» деген Мексиканын телесериалы абдан популярдуу жүрүп жаткан. Гулбара эженин чачынын тармалдуу прическиасы эле эмес, ёң-келбетинде да чынында эле телесериалдын жылдыздуу башкы каарманына кандайдыр окшоптук бар эле. Бул салыштыруу күп жарашып калгандыктан, улуураак ага-әжайлер кәэде эжени «Марианна» деп чакырып калышчу.

90-жылдар илим учун бир топ эле каат жылдар болду. «Нан болсо, ыр да болот» дегендей, айлыгы аз, мурда калем акысына, чыгарчу китебине, барчу командировка-сына төлөнчү каражаттан ныпым жок, айлыгы үй-буле-сунун тамак-ашына ёп-чап да жетпей калса, илимге деген патриоттуулук сезим деле мокойт окшойт. Илимдер академиясынын Коомдук илимдер бөлүмүнүн бир топ илимий кызматкерлери Ак уй, Көк уйтө, андан калгандары

жергиликтүү башкаруу мекемелерине аткаминерлик кызматтарга кетишти, айрымдары жер-жерлерде «жогорку» болуп өзгөртүлүп жана ачылып жаткан окуу жайларга ректор, декан, кафедра башчы, окутуучу болуп айлыктуураак жерлерге кетишти. Айрымдар соодагерчиликке өттү. Согуш учурундагы тылдардагыдан болуп академияда көбүнчө пенсия жашындагылар, илим жактай элек жаштар жана орто муундагы айрым фанаттар гана калды. Гулбара эже деле башкалар сыйктуу баалуулуктар өзгөргөн жаңы доордогу «престиждүү» деп эсептөлгөн кандай чөйрөгө барбасын, ал жакта да кандай гана иштин болбосун өтөөсүнө чыкмак. Бирок эже илимден кеткен жок.

1996-жылы Тил жана адабият институттары бөлүнүп, адабият багыты «Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору» деп түзүлгөн жаңы институтка мен конкурстук негизде көнжө илимий кызматкер болуп кабыл алышыдым. Институттагы абал жогорудагыдан, жаңыдан уюшулуп, түптөлүп жаткан мекемеде илимий, чарбалык, уюштуруучулук бир топ проблемалар болору тушишүүктүү. Мына ошол коомдук-саясий, мамлекеттик өзгөрүүлөрдүн фонунда кайрадан түзүлүп, жаңыча жолго коюлуп жаткан илимий институттун өз бутуна туруп, өз жолун таап кетишпинде институттун директору А.Акматалиевдин, улуу муундагы агай-әжайлердин катарында Орозова Гулбара Жалаловна эженин да салымы зор.

Гулбара эже табиятынан әмгекчил, уюштургуч, адамдар менен одой тил табыша билген, зирек, дипломаттык сапаты бар адам. Манастаануу борбору түзүлгөндөн баштап ар кандай маданий иш-чараларды өткөрүүдө – колектив жаңы жыл тособузбу, Ноорузду майрамдайбызы, жаратылышка чыгабызы, же агай-әжайлерибизди кайсы бир юбилейлик мааракеси менен куттуктайбызы, Гулбара эже уюштуруучулук демилгени өз колуна алып, ким эмне жасап, кандай милдет аткарышы керек экенди-

гин бөлүштүрүп, улуу-кичүүнүн тилин таас, бир дастор-конго баштарын бириктирип, данакерлик милдетти бир топ жыл эң сонун аткарып келди. Эжелер шаардын чок ортосундагы үйүндө жашап турушканда коллектив менен качан жаратылышقا чыкпайлыш казан, самоор, отун, идиш-аяк, жер төшөктөрүн жүктөп эле жөнөп калчубуз. Эже кирдептүрүп көсүнүр, сыңдырып аласыңар деп эң аянчу эмес. Аナン да езү базардан тандап сата барып, жаратылыши койнунда ез колу менен боор менен майдан жасап берген «фирменный» шишкебектериши! Таңдайбызында такылдатып, мактап жеп алчубуз. Бул да болсо эженин адамкерчилиги, улуу кесиптештерине урматы, кичүү кесиптештерине ызааты деп билсек болот. Албетте, мезгил ётуп, муундар алмашат экен, Гүлбара эже бүгүнкү күнде коллективдин илимий, маданий иш-чараларында улуулук нуска менен төргө жылып, жаштардын урмат-сыйына ээ болгон кези.

Раиса Кыдырбаева, Батма Кебекова, Айнек Жайнакова сыйактуу кыргызга белгилүү илимпоз эжелер менен бир мекемеде иштеп, эжелер баскан из менен басып, эжелердей, Самар Мусаев, Райкул Сарыпбеков, Эсеналы Абылдаев агайлардай илимге эмгек кылсак деп, Гүлбара эже менен катар иштеп келе жатыш, Гүлбара эженин көп адамкерчилик, илимпоздук жакшы сапаттарына күбө болдум. Гүлбара эжеде аялзатына таандык делген жакшы сапаттардын баары бар. Жубайы Абылганы агай экеөнүн мамилесин ынтымактуу, бактылуу үй-булөнүн үлгүсү катары көрсөтүүгө болот. Уул-кыздарына татыктуу тарбия берип чоңтутшту. Бүгүн Абылганы агай менен Гүлбара эже бактылуу чоң ата, чоң эне, таята, тәне. Ал эми биз, кесиптештери учун Гүлбара эже эмгекчил, демилгелүү, жоопкерчиликтуу, кыларман да, билерман да, кесиптештин кайы-кубанычын төң белгүшүүгө дайым даяр кең пейилдуу адам.

Гүлбара эже экеөбүз кандидаттык диссертацияларыбызды бир күндө, 2000-жылы 7-апрелде эже фольклористика багытында, мен жазма адабият боюнча жактадык. Докторлук диссертацияларыбыздын темасы да окумуштуулар Кеңешинин бир күнкү жыйында күн тартибинде чогуу каралыш бекитилди. Эже темасын эки-уч жылдан кийин кайра өзгөртүп, докторлук жаңы тема бекиттирди. Анткен менен докторлук ишибизди деле дээрлик удаа коргодук. 2004-жылы жети томдук «Кыргыз адабиятынын тарыхы» учун автордук коллектив менен бирге Гүлбара эже экеөбүз төң Илим жана техника жаатындағы Мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болдук. Отуз жылга жакын убакыттан бери илимдер академиясынын куттуу имаратына бир эшикten кирип, канчалаган илимий иш-чараларгага чогуу катышып, канчалаган докторлук, кандидаттык диссертацияларды чогуу талкуулап, диссертациялар боюнча пикирибиз көбүнчө бир жерден чыкса, кәэде кайчы пикирде болуп, ар кимибиз өзүбүздүн илимий багытыбыз боюнча эмгектениш, кыргыз фольклорун, адабиятын изилдөөгө, кецири коомчулукка жеткируүгө салымыбызды кошсок деп аракет кылыш, ийиндеш иштеп келе жатабыз.

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун жетектөөчү илимий кызматкери, Илим жана техника жаатындағы Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, филология илимдеринин доктору Орозова Гулбара Жалаловна бүгүнкү күндө улуттук фольклористиканын жана ақындар поэзиясынын актуалдуу маселелерине арналган, илимий-практикалык мааниси жогору бир нече илимий монографиялардын, жыйнактардын, 130дан ашык илимий макалалардын автору, көптөгөн фольклордук көркем тексттерден, ақындар чыгармаларынан турган китептердин түзүүчүсү, Кыргызстандын илимий чайрөсүнө кецири таанымал окумуштуу.

Гүлбара Жалаловна, Сиз езүңдүн терец билимициз, талбаган эмгекчилдиңиң менен илимдеги жаштарга ернек болуп, фольклористика илимнин, күттүү Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун иштеринин алга жылышына ез салымыңды кошо бериз! Арыбаңыз, бар болуңуз, Гүлбара эже!

*Айнурा КАДЫРМАМБЕТОВА,  
Кыргыз Республикасынын  
Улуттук илимдер академиясынын  
Ч.Айтматов атындагы тил жана адабият  
институтунун жетекшөөчү илимий кызметкери,  
филология илимдеринин доктору*

### **АЯЛЗАТЫНЫН МЫКТЫ ҮЛГУСУ**

1980-жылы акем Абырганы Халилов, азыркы Санкт-Петербург шаарынан Ленинград мамлекеттик университетин журналистика факультетин ийтиликтүү бүтүрүү, ошол учурдагы Чоң-Алай өреөнүнөн эң биринчилерден болуп Кыргыздандын жогорку окуу жайына, азыркы Кыргыз Улуттук университетине мугалим болуп иштей баштаган. Ошентиш, агамдын уй-булесү Бишкек шаарында жашап калышты. Анын жардамы менен 1982-1983-жылдары мен, иним Топчубай, аталарбыз бир тууган Асрадин Бишкектеги жогорку окуу жайларда студент болуп калдык. Агам менен жеңем жаш уй-булө болсо да бизге колдорунаң келишинче жардам беришти. Өзгөчө Гүлбара жеңем жаш балалуу болгондугуну карабай, силер студентсиер, ачка калбашынар керек деп, балдарына карабай тамак-ашын бизге бериш, кийим-кечебизге кез салып, ошол учурдагы мода болгон кейнектөрдү (оптика) тарытып кийүү, жыныс шымдарыбыздын бағалегине сыйдымдан тигип, езу кийимдерибизди үтүктөп,

«Башка студенттерден артта калбагыла» – деп кийин-диргени азыр да әсивизде. Жеңем бизге гана эмес, агамдардын уйунө келген бардык студенттерге бирдей кам көрөр эле. Жеңемден жакшы сез угуп, учурунда жакшылыгын көп көргөн ошол учурдагы студенттер азыркы күнгө чейин жеңем менен агама ыраазычылкытарын айтып журушет. Жеңемден үйрөнүп, таалим-тарбия ала турган сапаттары көп – адамгерчилик, мейман достук, боорукердик, тууганчылык, билимдүүлүк, көрөгөчтүк, маданияттуулук ж.б. сапаттарга ээ.

Әмүр бою Кыргыз Улуттук илимдер академиясында эмгектенин келе жатат. Тынымсыз эмгектенүүнүн, талык-пай изденүүнүн натыйжасында филология илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты болду. Бул чоң жетишкендик.

Чындыгында, Абырганы акем менен жеңем Кудай кошкон түгэйлер. Турмушта да, иште да ийгилик коштоң келе жатат. Абырганы акем 1995-жылдын январынан 1999-жылдын июнь айына чейин Туркиянын Стамбул шаарындагы Мармарса университетинде докторантурада окуп, Европа стандартындагы (PhD) доктор деген илимий даражага ээ болгон. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн эмгек сицирген кызметкери, КМУнун доценти. Акем сабак окуу менен эле чектелбестен, Эл аралык илимий конференцияларга катышып, окуу стандартындағы жаңы өзгөрүүлөргө үн кошуп, 1999-жылы октябрь айында Москва мамлекеттик университетинде журналист кадрларды даярдоонун багыттарына ариалган Эл аралык конференцияга катышкан. Журналистика адистигинде жаңы стандарттарды иштеп чыгуу боюнча тажрыйба алмашуу максатында 2010-жылы сентябрь айында Грузиянын Тбилиси шаарында бир жума болгон. 2013-жылы март айында Белград (Сербия) шаарында откөн Эл аралык конференцияда «Европа системасында журналист кад-

рларды даярдоонун багыттары» деген темада баяндама жасаган. Мындан сырткары өмүр бою Республикалык, Орто Азия жана Казакстанда өткөн илимий конференцияларга, форумдарга катышып, билимин өркүндөтүп, тажрибы алмашып дегендей иштиктүү иштеп келе жатат. Жеңем менен акемдин ийгиликтери, жакшы сапаттары жөнүндө жаза берсе сез көп.

Негизи менин сезүм жөнөм жөнүндө болчу. Ошондуктан сезүмдүн аягын жөнөмебурайын. Жөнөмди тааныган бардык тааныштарынан жөнөм жөнүндө жакшы сез, жакшы ой-шикир гана айткандарын угуп журөм. Гүлбара жөнөмдин аялзаты катары үлгү болорлук сапаты – үй-булөдө мыкты өмүрлүк жар, мээримдүү апа, күйүмдүү бир тууган, нарктуу-барктуу кайнене, сүйүктүү чоң эне, урматтуу тазне.

Урматтуу Гүлбара жеңе, ар дайым ушул сапатыңыздан жазбай, эл арасында кадыр-баркыңыз есө берсин, үй-булеңүздүн, тууган-уругунуздун мандайында дайыма бактылуу байбиче болуп жүре бериниз.

Сизге каалоом, Жараткан сизге бекем ден соолук, узун өмүр, кажыбас кайраттуулук, түгөнгүс мээримдүүлүк берсин.

*Казубек КАЛИЛОВ,  
Ош мамлекеттик университетинин ага окутуучусу,  
кайниси*

### **ГҮЛУУ ТАЭЖЕМ – МЕНИН ЭКИНЧИ АПАМ ЖАНА ЧОҢ МЕКТЕБИМ**

Ал жылдары Жерге-Талдын кыздарынын арасынан жогорку окуу жайларда окугандар саналуу гана болчу. Тајатам Жалал диний да, дүйнөбий да сабаттуу, заманбап ойлонгон, колхоздо башкарма, ферма башчысы, бригадир болуп иштеген түшүнүктүү адам эле. Бирок элдин сезүнөн,

### **\*ОРОЗОВА Гүлбара Жалаловна\***

ошол мезгилдин көз карашынан оолак боло албай, менин апамды Душанбеде окуп жаткан жеринен алыш келип, күйөөгө берип салган. Апам окуган мезгил башка эле. Барбара элдин түшүнүгү ёсту. Гүлбара таәжем айылдагы кыз-келиндердин ичинен алгачкы жогорку билимдүү болду. Ал Фрунзедеги Аялдардын педагогикалык институтун бутурғен жылдары мен мектеп окуучусу болчумун.

Апам күн алыш: «Почтага барып келчи, Гүлүдөн кат келиштирби», же «бул катты почтага барып, Гүлүтө салыш жиберчи» – деп мени чуркатчу. Таәжемдин апама жазган ар бир каты мага сонун чыгармадай таасир этчү. Бир туугандык мээр, мээрим, сүйүү менен адабий тилде куюлушуп, көркөмдөлүп жазылган сүйлөмдөрдү кайра-кайра окуп, мен да окусам, билимдүү болсом деген кыялтилектерге батчумун. Ошол каттар мени көп алгы максаттарга жетеледи.

Гүлбара таәжем менен Абырганы жездө жогорку билимдүү, университете, мамлекеттик архивде, илимдер академиясында иштешкен илимпөз, окумуштуу адамдар катары мен учүн идеал, кумир сымал бийик даражага ээ эле. Жайкы каникул учурунда таятамдын колунда Куран үйрөнүп жүргөн учурда таәжем менен жездем да әмгек өргүүсүнө чыпышып, айылчылап келишчү. Жандарынан катары жылбай, миндеген суроолорду жаадырып, мага Кудай берип калчу. Менин ар түрдүү, толгон-токой суроолорума эч какпастан, качпастан, чарчабастан, так, кыска, даана, таамай жоопторду берген таәжем шашпай, майдалап, май-талканынан бери түшүндүргөн жездем мага илим менен билимдин булагындай, дайрасындай сезилишчү. Алардын билимине, эрудициясына, адамгерчилигине сүктанчумун. Алар кайра Фрунзеге сапар тартканда: «Эми кайра качан келишет» – деп, элден жашынын алыш ыйлаган күндөрүм да болгон.

Күндүзү Куран окуп, жаттаап, кечкурун таятама окуп берип, анат күптандан кийин таятам уйкуга кеткенде,

таәжем үйдө калтырган «Каныбек», «Сынган кылыч», «Манас», «Эр Төштүк», Кыргыз эл жомоктору ж.б. адабий китептерди «тытуу», «кыраатка салуу» башталат эле.

Ыраматылык апам менен атам таәжемди етө сыйлаш, урматташаар эле, эркелетип «Гулу» дешчү. Бир орчуңдуу маселе чыкса, кат аркылуу болсо да (ал кезде каттар гана тынбай ары-бери чуркашчу, 5–10 кундө «Фрунзе – Жерг-Тал» маршрутун бир айланып жиберишээр эле) таәжем менен макулдашышчу, кеңеш сурапшчу. Аナン: «Гулу бетке айтат, Гулу туура сүйлөйт, Гулунун ақылы адаптырбайт, Гулунун айтканындай кылалы» – деп, таәжемдин сезүн эталон катары кабылдан, бир чечимге келишчү.

Ошентип, ата-энемдин үлгүсүндө, кыска жолугушууларда, же каттар аркылуу мен туу туткан, кумир катары көргөн адамдар – жездем менен таәжем – Алланын буйругу менен менин жогорку билим алуума, инсан катары калыптануума, жашоо-турмушумду туура багытта алыш кетүүмө эбегейсиз таасир этишти, жардам беришти. Мага ата-энем менен катар экинчи ата-эне болушту.

1985-жыл. Мектепти бутурдум. Ага чейин эле: «Мен да таәже-жездеме окшоп билим алам, илимпоз, журналист болом» – деп дегдеп жургөн жаным, райондук жана республикалык гезит-журналдарга чыккан макалаларымды көтөрүп алыш, атамдын коштоосунда Фрунзени көздөй «зую» койдум. «Жерг-Тал – Ош – Фрунзе» учак каттадары, аナン такси менен жездемдердин үйүнө жетип келсек, таәжем болсо «тууган-уруктан кабар алыш, Исакбайды окууга алыш келем» деп Жерг-Талга сапар тартып кетиштир. Таәжемдин «мен жолго чыктым» деп жазган каты почтоочу чөп чабыкка кеткендиктен бизге тийбей калыш, кайчылаш сапарга чыккан экенбиз...

Журналистика бөлүмүнө өтүп калдым, жездем сабак берет. Курсагым менен кийим-кечегиме күйгөн таәжем. Сабактан соң жездемдин кеңепши менен ар кандай мекеме-

ишканаларга кароолчулук кыламын. Таәжем менен жездем билим да берипти, турмушту да үйретүшту. Жүрүштурушумду көзөмөлдөгөн экеесү, билим берген экеесү, ақыл-насаат айтып, тарбиялаган экеесү. Бул эки адам менин негизги мугалимдерим, устаздарым, экинчи ата-энем болушту.

Негизи менин инсан катары калыптануум 5 мектептен турат: бириңчи мектеп – ата-энем, молдо таятам, чоң энем, экинчиси – орто мектеп, учунчусу – университет, төртүнччусу – Гулу таәжем менен Абыганы жездем, бешинчиси – аскер кызматы. Ушулардын ичинен эң чар тараштуусу, эң таасирдүүсү, эң узакка созулганы Гулу таәжем менен Абыганы жезденин мектеби болду. Бул мектепте окууну мен дагы деле улантып келатамын.

Жездем да таәжемди эркелетип «Гулу» дейт. Көбүнчө «ханышам» деп коёт. Жерг-Талдагы тууган-уруктар таәжемдин иш билгилүүгинен улам «Гулу – биздин Курманжан даткабыз, датка кызыбыз» дешсе, дос-жарлары «датка айымыбыз» дешет.

Университетте окуп жүргөнде ушул Гулу таәжем менин беш жылдык тарбиячыма айланды. Мен болсо алардын айчырактай 2 кыз, 1 уулуна кошуулуп, чоң баласындей болуп калдым. Үйлөнүү тоюм да жездемдердин адам аягы үзүлбөгөн, конокко бай, көнгеркана-кербен сарайдай болгон меймандос, береке-пейиздуу үйүндө өттү. Атам менен апам келишти айылдан. Жездемдин чакыруусу менен муфтийдин орун басары келип нике кыйды.

Агайларым айткандай, мен университетке жалгыз келип, уч баш болуп бутүрүп чыктым – курсташым Масимканга үйлөнүп, 5-курста тун уулдуу болдук. Үй-булөбүз менен таәжемдин камкордугун көрдүк. Университеттен уулубуз Азимди, эки дипломду көтөрүп чыктык.

Жубайым Масимкан «Ош жаңырыгы», «Ош шамы», «Жаңы муун» гезиттеринде кабарчы, бөлүм башчы, баш-

редактордун орун басары кызматтарын аркалады. 12 ки-  
тептин редактору болду. 4 баланы тарбиялап, эрезеге  
жеткирди. Жумушундагы жетишкендиктери учун бир нече  
Ардак грамоталарды жана баалуу сыйлыктарды алды,  
жоокердин татыктуу жубайы катары 2 медаль менен сый-  
ланды.

Гулу таәже менен Абырганы жезденин мектебинин  
алгачкы этаптарын артыкчылык диплому менен бутурғөн  
соң, мен Кыргызстан мусулмандарынын диний башкар-  
малыгында (муфтиятта) пресс-катчы, «Асаба», «Кыргыз  
руху», «Ош жаңырыпты» гезиттеринде, «Мисир», «Ош  
пресс», Кыргыз Улуттук «Кабар» маалыматтык агентти-  
керинде, КР Президентинин пресс-кызматында, КР УКМК-  
нын Борбордук аштарында, Ош, Баткен, Жалал-Абад  
облустук башкармалыктарында, КР Дин иштери боюнча  
мамлекеттик комиссиясында иштедим, КР Улуттук кооп-  
сузук органдарынын отличниги, полковник, Мамлекет-  
тик жараптык кызматтын 1-класстагы кеңешчиши, КР  
Журналисттер кеңешчинин мүчесү наам-чиндерине жеттим.  
15тен ашуун медалдар, төш белгилер, ар түрдүү мекеме-  
уюмдардын 20дан ашуун Ардак грамоталары жана Ал-  
кыш баракчалары менен сыйландым. 3 китештин, ЖМКа-  
лардагы 200ден ашуун материалдардын автору, 10ден  
ашуун китештердин, 8 усулдук колдонмөлөрдүн төңөвтору  
жана редактору болдум.

Биздин бардык жетишкендиктерибизди сүйүктүү Гулу  
таәжебиз жана анын өмүрлүк жубайы, кайталангыс ин-  
сан Абырганы жезденин бизди да өз уул-кыздарындай  
кылыш тарбиялап, билим беришкендигинин жемиши ка-  
тары баалайбы. Биздин өмүр жолубуздун баштаты менен  
калыптануусунда алардын өмгеги баа жеткис деп эсеп-  
тейбиз.

Алла Таалам Гулу таәжеме сезимтал жүрөк, таза жан-  
дүйнө, аруу тилек менен ак ниет, адамгерчилик менен асыл

сааттарды ыроолоп, ақылман аялзаты катары үй-бу-  
лесунө, тууган-урукка, дос-жарга, тааныш-билишке жан  
дили менен кызмат кылууга, ыйлаганды сооротууга, ач  
калганды тойгузууга, жыгылганды тургузууга, качын-  
ды калкалаганга, билимсизге билим берүүгө, ақылсызга  
насаат айтууга, урушканда элдештируүгө, үзүлгөндү ула-  
ганга, жыртылганды бутеөгө, бузулганды түптеөгө, өз  
кейгөйн коюп, башкалардын проблемасын чечүүгө, өзгө-  
лөр учун күйүп-быштууга, өзүнүн оорусун жашырыш, баш-  
ка кеселманга жардам берүүгө эле жаратыш, ушундай  
алгы сапаттары, шык-жөндөмдөрү менен элдин алкоосу-  
на, аксакалдын батасына, улуунун урматына, кичүүнүн  
ызатына жетишиш, өзүнүн сүйгөн пендесине айлануусуна  
ебөлгө түзүп койгондой.

Рахмат сизге алтын таәжем, рахмат сизге ақылман  
жездем.

Бар болунуздар! Мэөнетиңиздердин ақыбетин, уул-кыз-  
дын, неберелердин сый-урматын көрүүздер.

Аллах сиздерге бардык жакшылыктарын ыроолосун.

Исаакбай МУРЗАБЕКОВ,  
полковник

### СЫРДАШКАН, СЫЙЛАШКАН ТЕҢ КУРБУ

О, анда Фрунзеден учуп, «Ош» аэропортuna конуу,  
такси менен Өзгөндү көздөй баратабыз. Гүлбара узун жол-  
ду кыскартып, «бакка кирмекчи болдум, чилги үзмөкчу  
болдум...» деген саптар менен башталган өзбекче ырды  
созду. Үнү да сонун. Тигил ырдын сөздөрүн толук ту-  
шунбесөм да, әмнегедир мага абдан жагыш турду. Көрсө,  
ыргагы женил, бирок мааниси терец обондуу чыгарма  
экен.

Ошондо Гүлбара менен әкинчи ирет жолугушуум эле,  
богул жолу ал мага ак жоолук салып, жеңе болуп, Шоро-

Баштака жандап бараткан. Ошол күндөн тартып, биз сырдаш курбуларга айландык. Агэде катышкан достордун ичинен Абырганы менен Гулбара бириңчи баш кошкон, анаң биз Аби экеебуз баш коптук. Анаң Садык, Мундузбек, Амирбек, Олжобай, Таалай үй-буле курушту. Гулбара биздин толто шайланбаган лидер, бардык келиндер бирдеме жасарда Гулбара менен кеңешши-кептешбиз. Уюштуруучу да езү.

Биздин никелешкенибизге быйыл январда кырк жыл толду. Балдарыбыз бала-чакалуу болушуп, азыр неберлердин белеги менен мактаныш, сыймыктаныш отурган кезибиз.

Илгерى студент чагыбызда Аби саймаланыш, чекесине шуру тигилген кичинекей жүз аарчыны: «Абырганы досум үйлендү, Гулбара аяш белеке бериш жиберипти!» – деп чөнтөгүне салып журчту. Кийин жаңы тирдик кезибизде Гулбара баякыдай саймаланыш тигилген жаздык менен жергө-талдыктар жасаган шайы жууркан апкелген. Ошонусу эч эсимден кетпейт. Ал кезде жакшы товар таңсык эмес беле.

Гулбара жыл сайын жайында Жерге-Талга, төркүнүнө барып келет. Анаң экеебуз саркечтеп сайылган кейнек кийип калабыз. Андай койнек экоебуздөн башка эч кимде жок болчу. Гулбара чебер тикмечи, Тажикстандан ала келген түрдүү материалдардан оқшош фасондогу койнектердү тигип, көчөгө кийип чыкчубуз.

Мен жалбыз деген чөпту билбейт элем. Бир ирет Гулбара жалбыздан чучвара жасайбыз деп, Карагач багынан жалбыз терип келдик. Ошондо мен, Тондун кызы, алгачкы жолу кек менен самсы, манты, чучвара жасаса болорун түшүнгөм.

Айтса, Абырганы менен Аби бир мезгилде аскерге чакырылды. Гулбаранын колунда кичинекей Фарида кызыбыз бар, экинчи перзентин күтүп жаткан. Мен да кошкатмын, тун кызым боюнча. Гулбара көз жарып, Бегим-

жан төрөлгөндө Абырганыны аскерден эки баланын атасы деп биштүштү.

Биз борбордо иштеп, жашап калган бириңчи муун болдук. Ата-әнелерибиз айылда, башында шаардагы шернелеш достордун баарынын менчик турак жайы жок, ар кимдин кепе тамында, батиринде турабыз. Көчөдө калганибыз уялбай эле досторубуздун үйүнө батыш, каалаганча жашайт элек. Пейилдин кеңдигин айтпа?! Кичинекей Актуйгун кызым Гулбара аяш апасы жасаган булагымкты жакшы жайт эле.

Баса, Абырганы менен Гулбара бириңчилерден болуп шаардан там сатып алышкан. Биртике огородунда майда жузуму бар, жаз менен очок ордуңдай жерине баткыдай жашылча, пияз-сияз айдал коюшчу. Кийинчөрөк короого байлац, козу-көрпө бакканга өтүштү окшойт...

Досум Гулбара, бүгүн асыл жар, мээримдүү эне, чоң эне, таңе, меймандос; адамкерчиликтуу аялзаты, илимдин доктору катары сый-урматка бөлөнүп, жасаган эмгегинин отчетун элге жарыялап жатат. Мунусу бизди да кубантат, бизге да күч-кубат берет, балдарыбызга сабак болот.

Салтанат БАРАКАНОВА,  
Кыргыз Республикасынын  
Жогорку Кеңешинин аппаратынын эксперти

## ТАЭЖЕМЕ КАТ

Пандемияда әмне өзгөрдү? Көп иерсе өзгөрдү. Жашообузда да көп иерселер өзгөрдү. Өзүбүз өзгөрдүк. Оюбуз, максат-тилегибиз өзгөрдү. Көп иерселерди кайра-кайра ойлоц, акыл калчадык. Жашоонун баркын түйдүк, жакын адамдарыбыздын кадырын сездик. Жоготуп алуудан корктук.

Жүректө тунегөн жакшы сөздөрүбүздү айтууга убакыт таптык. Тиричиликти бир аз ары коё туруц, ал-акы-

бал сурашканга шашылдык. Көрсө, тириүчүлүктө бири-биризге жакшы сезубуз эле керек экен. Көңүл көтергөн, жүрөк сүйүнткөн, ошондой эле ыраазычылыгыңды билдирген жакшы нерсе экен.

Жеке мен ар бир жакын адамыма кат жазууну чечтим. Бүгүн болсо сүйүктүү таәжебиз Гүлбара Орозовага кат жаздым. Таәже, сиз менен бул жашоодо таанышканыма чексиз ыраазымын. Тагдырымда сиздер менен замандаш болууну наисип кылган Жаратканга шүгүр айтам.

Сиз менен таанышканга чейинки суктануу. Студент курак. Агайыбыздын лекциясын тыңшаганча, астыртан кийимине кез таштайбыз. Таза, тыкан, жарашыктуу кийинген агайыбыз, костюмуна галстугунун тусу жарашып, кейнектөрүнүн жакасы жаркылдайт. Кынтыксыз. Бир күн эле әмес, күнүгө зыңгырап кийинген, шымынын кыры такыр бузулбаган агайыбыздын кийимине, баскантурганына дыкат кез салып турган жакшы бир аялзаты бар экенин аялдык сезим менен туйчубуз ошондо. Тымызын суктаныш, тымызын көргүбүз келчу ошол аялды...

Тагдырды караңыз... Тагдыр бизди – эки студент кызды сиздин үйгө түптүз ээрчитиш келди. Келгенде да кандай. Мен сизге келин болуп, дос кызым мени коштоң келди. Сизди, сиздин күттүү үйүндүздөгү бейшил, бардар жашоону көрүп, суктанганыбыз артты. Сыйыбыз, урматыбыз күчедү. Ошондо биз сиздин колуңуздан даам сыйып, сиздердин үйүндүздөрдөн турмуш жолуна аттанганбыз...

\*\*\*

Студенттик кез жүректер жакшы кылдарга, изденүүлөргө, суктанууларга, арзууларга толгон, бардык нерсени билүүгө ынтызарланган укмуш бир мезгил әмеси.

Лекцияларга калбай барып, окутуучулардын оозунан чыккан ар бир сезүн илип алууга ашыкчыбуз. Абыганы

агай ал кезде жаш окутуучулардан эле. Ары жаш, ары сымбаттуу, табит менен жарашыктуу кийинген агайыбыз конур үнү менен лекциясын окуп жатканда, биз – кыздар агайыбыздын костюмуна кейнегү, галстугу түстөшпүш, дал келип турганына суктаныш, ал түгүл бут кийимине, байшагына дейре назар салганга үлгүрчубуз. Грушалапыбыз Назгул Бектиянова жакында эле өзүнүн соцтармактагы баракчасында эскергендей, «...агайдын лекциясы журуп жатканда колумдагы калем сабымды атайын жерге түшүрүп, эңкейип аны жерден алганча агайдын бутундагы туфлисин, байшагынын өңүн да карап, бардык кийими костюмунун тусуне окшоштугуна «ынаныш» отурчубуз, Бардык эле аялдар Гүлбара эжедей болсо кана... Сарамжалдуу, өз боюна тыкан, пакиза аялзаты – эжебиз».

Сиздердин үйдө еткөн той... Сиздердин үйдө еткөн ошондогу биздин той өмүр бою унутулбас. Менимче, атам менен апам тапкан-тапшыганын кетерүп, айылдан келсе керек. Масилет сурашкан бекен сиздерден? Айтор, биздин үйленүү тоюбуз сиздердикинде еткөн. Азыр кээде ойлоном, ал той әмнеси менен эсте калды, башка тойлордон әмнеси менен айырмаланды?..

Бул той бир туугандыкты баарынан жогору койгон, бир боорунун маселесине өзүнүкүндөй мамиле жасаган, балким муктаждыкты, балким түзүлгөн жагдайды жан дүйнөсү менен терең сезип-түя алган адамдын демилгеси, чечкиндүү кадамы менен ажайыш бир тойго айланганда...

Бир Караганда жупуну, жөнөкөй көрүнгөн уч бөлмө үй, бирок үй ээлеринин кең пейили, жадыраган мунезү, чын дилден жасалган астейдил мамилеси, кылдаттык менен көрүлгөн даярдыгы менен кенен, жарык, жылуу ак сарайга айланды ошол тойдо.

Дасторкондор кенен жайылыш, усту дур-дүйүм даамга толуп, чачыла чачылып, бардык каада-салт, жөрөлгөлөр, ырым-жырымдар менен биздин той башталыш кетти.

Таәжебиздин колунан жасалған тамак-аштар бирипен сала бири тартылыш, андан соң ыр-бий болуп, тоюбузга чакырылғандар чогуу сүрөткө да түшкөнбүз.

Мен келин болуп ак жоолук салыныш, кайын энем берген белектерге суктана карап отурдум. Белектердин ичинен кызыл кездүү сейкө езгөчө жакты. Ошол кезде эң кымбат, таңкыс әсептелген кездемени апам «кейнек кылыш тикириш кий» деп берген. Аны утуру-утуру кармалап, сүйүнгөнүм эсимде.

Азыркы кезде ошол тойду эстейм да, таәжеге окшоп ким бир тууганынын мааракесин өз үйүндө өткөрүп берди экен деп ойго батам.

...Кийин эми жашообузда көп эле үйлөнүү тойлоруна күбө болуп жүрөбүз. Заңгыраган ресторандарда дүнгүрөп өткөрүлгөн тойлор, андагы шаан-шәкеттөр... баары укумуш, бирок биздин таәжебиздин үйүндө өткөн жупуну тоюбузга эч бир тойду төндештире албайм. Анткени ал тойду сиз уюштургансыз, таәже. Бир туугандарыңыздын ажатын ачкандыгыңыз учун Аллах сизге ыраазы болсун. Ыраматылык атамдын ошол күнкү кубанычы, апабыздын толкунданган жүзү... айтор, баары-баары жагымдуу элестерге айланыш, жүрөгүмде катылган...

Тойго чейин. Алгачкы таанышшуу. 90-жылдар эле. Абыганы агайыбыз болочок жолдошумдун жездеси болорун билгенимден кийин бир топ тартыныш, сүрдөп журдум. Жигитим бир күнү: «Жур, сени таәжем менен тааныштырам» деп айтып калды. Жашыз да, куру кол эле жетелешип кирип барышыз.

Таәженин дасторкону өз колу менен жасаган даамдарга толуп, кудум сыйлуу конок күтчүдөй даярдык көрүптур. Таанышыш, көшкө сүйлөшүп отурдук. Ошондо эки студентти кадимки кадырлуу конокторду сыйлагандай сыйлас, коптошуп чыгыш жатканда башыма жоолук салгансыз.

Бизди жашсынтай, каадалуу адам кылыш коноктоң, чын дилден сүйлөшүп отурганныңызда бир чети сүрдөп, бир чети суктандынам дагы артып кайткам.

Тагдырды карасаңыз, агайыбыздын баягы биз «тымызын суктаниш, тымызын көргүбүз келген аял» менен акыры тааныштырды...

\* \* \*

Ошентип турмуш жолуна аттандык. Балалуу болдук. Студенттик жатаканадан бир белмө алыш, жашаш калдык.

Жатакана менен таәжелердин үйүнүн аралыгы кыйла эле алыс болчу. Ага карабастан күн алыс балабызды арасына салыш алыш, таәжелердикине барада берчүбүз. Көбүнчө кечинде барчүбүз. Себеби агай да, таәже да кечке жумушта болушат эле. Биз алардын иштен келишине карап, кечинде барат экенбиз да. Жаш экенбиз жумуштан чарчап келишет деп ойлобойбүзбу...

Тажже деле, кыздары деле бир дагы жолу кабак буркөп коюшпаптыр.

Күндө барсак деле көптөп бери көрушпөндөй жадырап-жайнап тосуп алышса, биз деле бара бергенибизди айтсаңыз. Сиздей пейили кенен, келген адамды узулуп түшүп тосуп-узаткан аялдар өтө аз, таәже. Аллахым сиздин ушул адамдык мыкты сапаттарыңызга эсепсиз соопторду жазсын ылайым.

Кечки тамакты чогуу ичиш, көлкө сүйлөшүп отуруп, жатаарга келгенде жатаканабызга кетчүбүз таәже берген баштыкты көтөрүп алыш...

Кийин окууну аяктап, шартка байланыштуу Ошко келе бердик. Балдар жайкы эс алууга тарары менен Бишкекке барыш туугандарды, досторду кыдырыш, андан ары көлгө эс алганы кетчүбүз. Ошондо да биригичи түшкөн жерибиз таәжелердин үйү боло турган. Күндүз жетебизби, же түн кирип кетеби, туз эле дарбазасын каккылаап кирип барчүбүз. Башка туугандар, дос-жарлар болсо деле негедир таәжелердин үйүн көздөй ашыкчубүз (барбасак капа болуп калышат дегендирбиз балким).

Негизи эле таәжелердин үйүн биз учун да, башка бардык тууган-уруктун, тааныш-билиштердин да токтоочу кербен сарайы эле.

Ары өткөндө да, бери өткөндө да токтоп, бир-эки күн турбасак, Бишкекке баргандай болбой калчубуз. Бирок ал кезде таәжелерди жүдөтүп, тыңчын алабыз деп эч ойлоболтурбуз. Бир жолу көлден кайтып келатып, кичинекей балабызды шамалдатып алганбыз. Таәже күйпелектеп карап, дарыларды ичирип, абан жакшы болгондо гана жолго чыгууга уруксат берген.

Ошону эстесем азыр сизди аяп кетем. Эгерде мен сиздин ордуңзуда болгонумда ошондо миңтиш айтмакмын: «Балдарың кичинекей, жыл сайын эле узак жолго чыга бересиңби? Үйдө тыңч отурбайсыңбы? Карабы, аба да ылғап, жолдо ысыкта кыйналды да...»

Бирок сиз бирооз катуу сөз айтып же урушкан эмессиз. Ошого айтам да, сиздей кең пейил, баарын тушуне билген сабырдуу аял болуу кыйын...

Кийин балдар чоюоп, мен да иштеп калдым. Иштен чарчап келсем, үйгө конок келген болсо, бир аз кабагым чытыла калчу. Жашырганда не, биз – аялдар маанайбыз жакшы болсо келген-кеткенге күлүп сүйлөп, бир аз эле чарчап калсак, кабагыбыз салына түштөт эмесси. Бир-эки күн катары менен үйгө киши келсе чарчап, сүйлөгүсү келбей, дулдууп калган аялдарды көп эле көрүп жүрөбүз.

Таәжеде болсо меймандастык канында бар окшобойбу. Ушул сапатына езгөчө суктантандар көп. Өмүр бою эле конок тосуп, конок узатып келе жатат. Чарчадым дегенин укпайсыц. Чынында таәжелердин үйүнө кимдер гана келбейт. Жезденин, өзүнүн тууган-туушкандары, жердештери, дос-жарлары, тааныштары дегендей. Эки тараалтан төц борборго билим алганы келген жаштар болу үйдүн куттуу босогосун сезсүз аттайт болчу. Жумалап, айлап, ал түгүл жылдаш жүргөн (чогуу жашап, окуган) студенттер да болгон. Бири окууну бүтүп, коштошуп кетип жатса,

### \*ОРОЗОВА Гулбара Жалаловна\*

дагы биреөлөрү жаңы келип, айтор бул үй кербен сарайга окшоп болчу.

Таәженин колунан даам сыйбаган тууган-урук жок деп ишпенимдүү айта алам. Алардын ар биринин әсинде жездө менен таәже үйүнө келген кишини астейдил «кел» деп жылуу кабыл алган, бар тамагын жайнатып, жадырап-жайнап коноктоп, мейман каадасын кылыш жакшы узаткан салттуу, нарктуу жубайлар катары каларына толук ишпенем.

Элибизде «Кудайы конок» деп коёт үйүнө келген адады. Жездө менен таәже Аллах жөнөткөн ар бир коноктуу ыраазы кылыш узатып журушт. Аллах да таәжеден ыраазы болсо экен деп үмүт кылабыз.

Дагы бир айтчу нерсе, азыр көп эле кожайкелер базардан даяр эле даамдарды сатып келип, дасторконго коё коюп, конок тосуп журушт. Таәже кандай конок болбосун, жашпы-карыйы, бир-эки кишиби же көпчүлүкпү, качан болбосун дайыма дасторконуна өз колу менен жасаган гана даамдарды коёт. Сарамжалдуу, колу берекелүү, мыкты кожайке аял деп баарына үлгү тартсак жарапашат.

Баса, жайдын күндөрү үйүнөн жарма үзүлчү эмес. Азыр да жасайсызы, келиницизге үйрөтө алдыңыз бекен кантип даамдуу жасашты?..

Даамын азыр да эстесем, ичтейим ачылат. Абдан даамдуу суусундук болчу. Мен кийин канча жолу жасайм деп убара болуп, бирок такыр окшоптура албадым. Супсак болуп калды...

Мекенин, эли-жерин сүйгөн кыз – патриоттуулугу, наымыскейлүк. Мен билгенден таәже Жерге-Тал районунан чыккан биринчи окумуштуу аял, илимдин доктору. Талыкпаган эмгек, тынымсыз изденүүнүн натыйжасы эмесси бул даража.

Байкашымча, таәже өз туулуп-ескөн жерин, элин ашыкча жакшы көрет. Алардын бардык маселеси эжеге

тааныш, дайын. Анткени кайдыгер боло албайт, көңүлү түтпейт. Колунан келишинче жардам берет, кеңешин аябайт. Алардын улуттук нарк-насилди биздин көбүрөөк алыш жүрүшөрун, жоготпой келе жаткандыгын сезиз, баалай билет. Акыйкатта, улуттук баалуулуктар биздин чөт жакадагы боордошторубуз менен бирге гана сакталыш келатат эмеспи.

Илимпоз катары туулган эли-жери жөнүндө дайыма изилдөө жүргүзүп, жакшы пикир жаратууга далалат кылды. Кайсы бир жылы, так эсимде жок, таәжени Жереге-Тал районундагы кыргыздардын турмушун чагылдырган көркем тасманын бет ачарына чакырышат. Тасманын жаратуучусу көрөмандарды кызыктыруу учунбу, же элди таң калтыргысы келгенби түшүнүксүз, айтор, тасмада етө жупуну жашаган кыргыздар, анан очокко коюлган кара чейнекти көрсөткөн жерлери бар экен. Тасманын соңунда чакырылган коноктор тасма тууралуу пикирлерин айтышат эмеспи. Таәже да кезеги келгенде сез алыш, анан: «Эмнеге негатив издедицер, жалаң начар жагын көрсөтүсүңөр, элибиз дыйканчылык, мал чарбасы менен алектенет, аялдар үй жасалгаларын укмуш жасашат, кыздарга берилчүү септерди, андагы колдо саймаланган жаздыктарды, түш кийиз, көшегөлөрдү неге көрбөдүңөр, бул кара чайнекти мен такыр көргөн эмесмин, сиller каяктан таптыңар...» – деп, бир топ сын айткан. Кийин бул тасма элге көрсөтүлдүбү, жокпу, эстей албай жатам. Көрөманды укмуш таң калтырам деген режиссёрлор улуттук баалуулуктарга етө этият мамиле жасашы керек да.

Таәженин ушул пикирин кийин угуп, «эң туура айтылган сын» деп ыраазы болгонбuz. Чындыгында, биздин кол ёнерчулук, улуттук тамак-аш, нукура кыргыз сездерүү, адеп-ахлак, салт-сансаа, нарк-насил дал ошол этникалык кыргыздарда сакталыш келе жатпайбы...

Патриоттуулук, мекенчилдик – көп кырдуу түшүнүк. Кичи мекенинин элине, жерине кышындај жаман сез айт-

тырбай, таламын талашып, намысын коргоп, жакшы жагын көрсөтүп, айбы болсо жашырган, элге жарыя кылбаган да патриоттуулук болуп эсептелет. Таәженин өз кадырын кандай бааласа, туулган жерин, өскөн элин да ошондой баалап, жаман пикирден калкалап, сез жугузбай келиши анын адамдык мыкты сапаттарынын бири, наымыскейлүгү десек болот.

**Аял катары:** асылзаада айым. Ургаачынын сырттасы. Соңтармакка баш баксаңыз, кимдин туулган күнү болсо «эскертип», «куттуктаныз» деп турат. Сиздин туулган күнүңүз да эскертилиш, «куттуктаныз» деп турганда элге жазгандай эки ооз сез жазыш кетким келбеди. Көңүлүңдөгү бардык жакшы каалоо-тилектер эки сүйлөмгө кантиш батмак... Анын устуне сез кадырын билген, сездүн баркына жете алган, ар бир сездүн маанисин мыкты түшүнгөн улуттук тилдин дөө-шааларына каалоо жазыш бир аз тайсалдатат, сурдөтөт, апкаарытат эмеспи.

Сиз жөнүндө эки ооз сез пикир жазуу идеясы ушул фейсбуктун «туулган күнүнө карата куттуктоо жаз» деп эскерткенинен улам жараган.

Сиз жөнүндө жазууга неге болбосун. Чындыгында сиз жакшы инсансыз, жакшы аялзатысыз, жакшы жар, жакшы эне, жакшы бир тууган, жакшы дос, жакшы кызматкер, жакшы кеңешчисиз... Өмүр жолуңуз өрнөктүү, жашоонуз маңыздыуу. Ийгиликтерди өз мәәнетициз менен жараттыңыз. Баарына үлгүрдүңүз. Кайсыл жагынан алыш карабайлы, жакшы сапаттарыңыз көзгө уруна берет.

Сиз жакшы инсансыз. Сиздин мунәзүнүз оор басырыктуу, эмоцияга алдыrbайсыз. Сүйлөсөнүз жакшы гана сездүн сүйлөйсүз. Жаман сез айткандан унчукпай коюуну туура көрсөнүз керек. Эч кимдин көңүлүн оорутпайсыз. Орундуу сүйлөп, ашыкча сез кошпойсуз. Биреөнү көзү жокто жамандабайсыз. Мактанбайсыз. Кебүнчө ийгиликке жетишкен айымдар өздөрүн элге жарыя кылуу менен өз ка-

дырына доо кетирип алышат. Жеке турмушуна чейин жаза берипши, элдин сыйынан калышууда.

Ислам маданиятында «риа» (мактануу, элге жарыя кылуу) деген түшүнүк бар. Мактануучулук сапаты адамдын бардык кылган эмгегин жууп кетет. Сизде ушул сапаттын жоктугу идеал тууубузга дагы да себепчи болот.

Жакшы аялсыз. Нукура аялзаты сиздей болуш керек. Аялдык сезимталдык, назиктик, күйөесүн күтө билүү, сыйлоо, кадырлоо, жаманын жашырыш, жакшысын ашыруу, тууган-уругун, ата-энесин ызааттоо, күйөесүнүн карьерасы учун бут тиричилик түйшүгүн өз мойнуна алуу, аны турмуштук көйгөйлергө аралаштырбоо... сиздин бейнениз чыныгы мусулман аялдын бейнеси, тааже.

Сиз жездеге элдин көзүнчө дайыма «Аби» деп урмат менен кайрылат элеиз. Жезде болсо сизди «ханышам» деп аттайт эле. Ушул жылуу мамилециздер бугун деле сакталгандыр ээ, тааже. Жылдар еткөн сайын мамилелер бекемделип, бири-бириңди кадырлай баштайсың дешет го. Ылайым эле ортоңуздар ысык болуп, ээрчишип журе беризидер. Биздин эсибизде сиздер эң үлгүлүү жубайлар, сиз чыныгы аял катары сакталыш калдыңыздар. Урушуп талашкан учурларыңыздарды таптакыр элестете да албайбыз. Биз сиздерди 35 жылдан бери билсек, ушул мезгил аралыгында сиздер тууралуу бир да жаман сез укпадык. Көз тийбесин...

Жезде экөөңүздөр чыныгы интеллигент үй-булө катары ар бирибизге өрнөк боло аласыздар. Ошол бири-бириңиздерге болгон урмат-сый коштолгон жылуу мамилециздер өмүр бою сакталыш калса экен.

Жашоодо көп эле тааныш, дос, тууган арттырдык. Көп эле аялдарга алгач сыртынан көрүп суктаныш алыш, аナン аны менен бир-эки мамиле жасагандан кийин чыныгы жүзүн көргөн соң, көңүлүм суүй түшкөн учурлар болду. Ошол эле кезде биз да өзгөрүлдүк, пендебиз да, бирде жакшы, бирде жаман болуп дегендей...

Бирок сиз гана өзгөрбөдүүзү. Жылдар сиздин мунезүңүздү өзгөртпөдү, турмушка дайым позитивдуу караганыңыздан уламбы, күйөенү күйөөдөй күтүп, кабагыңызды жаркылдата тосуп алыш узатыш, өзүңүз да иштеп, ийгиликтерге умтуулуп, ишиңиз менен үй-булөңүздү чогуу алыш кеттициз. Күйөңүздүн жакасы дайыма жаркылдаш турду. Жакшы ийгиликтерге жетишти. Эгерде сиз кээ биреөлөргө окшоп, жолдошуңузду турмуштун түйшүктөрүнө аралаштырыш, эч бир нерсеге алагды болбой ишин гана ойлонууга шарт түзүп бербегеницизде катардагы эле бир кызматкер бойдон калмак. Балдарды тарбиялаганга, үйгө да, ишке жетишши, тууган-урук, дос-жар менен ала-каны үзбөй катташыш, эс алган убакта көңүлдүү эс алыш, бардыгына үлгүрдүүзү.

Турмуштагы кейгөйлөргө сабырдуулук менен мамиле кылыш, маянаңыздарды максаттуу пайдаланыш, сарамжалдуу, бүйрө кожайке элеиз. Сизден тарбия алган кыздарыңыз, келиницизде да тил билги, бардык нерсенин кадырына жеткен мыкты жубайлар болушту. Көз тийбесин, Аллахым өмүрлөрүнө береке берсин...

Турмушуна наалыш, ал жок – бул жок деп эбиреп-жебиреген, кичине эле түйшүк түшсө жоолугу башынан кыйшайыш, жүдөй түшкөн аялдарды көргөнүмдө дароо сизди эстейм. Салыштырам. Сиздерде деле кыйынчылык болгондур. Болбой коймок беле. Бирок сиз турмуштун ейде-ылдыйына философиялык ой жүгүрткөн, жакшыны деле, жаманды деле жеңиш, жүдөмөк турсун кайра күчкө толуп кайраттанган асылзат айымсыз.

Баса, сиз жөнүндө кеп кылыш жатыш, сиздин кийинүү адебицизге да токтолуп етпесөк болбостур.

Сиздин кийимге болгон табитициз өзгөчө. Дайыма жарашыктуу, заманбап стилдеги, көзгө дароо уруна бербegen түстөгү киймдерди киесиз. Отө кымбат әмес, отө арзан да әмес, ошол эле кезде сымбатыңызга көрк коншуп,

аялдык ажарыңызга шайкеш келген кийимдерди тандап, этияттаң киесиз.

Конокко барада ошол барчу жерге ылайыктап кийинип, элден бөлүнүп көзгө урунбастан турганыңызга көп жолу суктандым. Айрыкча айыл жерине барганда, ошол жерлик аялдардан өзгөчөлөнбөй, тескерисинче, опполордой але этек-жени узун, кенен тигилген кейнектөрдү кийиш, башыңызга жоолук салынып алғаныңыз баарыбызга жагат. Бул да сиздин баам-парасаттуулугунуз, улутубузун кийинүү маданиятын баркта, сыйлай билгендигиниз.

Турмушка позитивдүү кароо демекчи, өзүнүздү, үйбуленүзду көңүлдүү жашай билүүгө үндөп, жыл сайын шартка жараша жакшы эс алыш, табият менен да алака түзүп келатасыздар. Бул да жакшы көрүнүш, убакытты туура пайдалана билүү дегендик эмесци.

Жакшы энесиз. Балдарды тарбиялап, билим алууга шарт түзүп, алардын жакшы иисан болуп калыптанышына жеңде экөөнүздөр олуттуу мамиле жасадыңыздар. Аларга өзүнүздөрдүн каалаганыңыздарды тануулабай, эркин естурдуунүздөр. Алардын жакшы жашап жаткандыктары сиздердин эмгегициздерден, туура кеп-кеңештерициздерден улам болсо керек. Негизи бардык иште ортолукту кармаган жакшы. Сиз балдарды ашыкча эркелетпей, ашыкча «дирилдетпей», салкын кандуу мамиле жасоо менен турмушка даярдадыңыз. Бактылуу болушсун. Эми небере-чеберелерге да татыктуу тарбия бериш, алардын да үзүүрлөрүн көрүнүздөр.

Куда-кудагыйлар менен да жакшы мамиледесиздер. Сиздей болуп бардык мамилени, сөздү оң түшүнүп, оң кабыл алыш, ар бир адам менен тил табыша билүү ар кимдин эле колунан келе бербейт. Болбогон эле бир ооз сөздөн улам эки кудагый айтыша кетип, болуп жаткан той токтооп, мына-мына баш кошкону турган эки жаштын заматта чоочун адамдарга айланганын угуп, жакшы эне болуу етө кыйын экендигин туйгам...

Жакшы бир тууган дегеним, бир тууганга сиздей күйгөн адам көрбөдүм. Алар күлсө кулуп, ыйласа ыйлаш, сооруса кошо ооруп, жакшы кабарын уксасыз сүйүнүп, айтор, алар менен өтө алышта жашасаңыз да мамилени үзбөдүңүз, каттагандан чарчабадыңыз, алыштык сизге шылтоо болгон жок, өзүңүз борбордо болсонуз да, журетүңүз дайыма бир туугандарыңыз менен биргө сокту. Көшкө кабарлашпай кетүү сизге жат. Аларды, алардын балдарын, балдарынын балдарын жүрөгүнүзгө да, үйүңүзгө да батырыш, алардан аз убакыт алыштабай, чогуу жашап келүүдөсуз.

Башта айтыш өткөнүмдөй, жакын тууган-туушкандарда кандайдыр бир кейгөй туулса санаа тартыш, аны чечүүгө жардам бериш, ажатын ачып келдициз. Чынныгы бир туугандыктын улгусу ушул эмесци.

Жакшы кызматкерсиз, буга эч күмөн санабайм. Ишке убагында баруу, жамаат менен тил табыша билүү, жашына карабай жакшы ымала түзүп кетүү, командада иштей билүү сизде бар экенине ишенем. Айлык маянанын аздыгына карабай, өз кесибинин үстүнөн иштөө – анын үстүнө бир мекемеде кеп жылдар бою иштөө – шүгүр кылуу азыркы жумуштан жумуш тандап, бир жерде узак иштебей, же маянанын аздыгын шылтоолоп, же көпчүлүк менен тил табыша албай иштөн бошоп, маянасы жогору, «креслосу жумшак» кызматтарды көздөй жулунган айрым жаштарга үлгү болсо кана...

Бул жашоодо айлананыздагы адамдар өмүрүнде жок дегенде бир жолу сиздин көңешинизге муктаж болгондур. Биз деле кеп жолу сизден көңеш сурап, айткан ақылыңызга муюдук. Дайыма туура сезүнүздү айтыш, калыс пикирди карманганыңыздан улам кадыр-барктуусуз.

Сиз жөнүнде сөз кылыш, бирок жөнекейлүгүнүзду баса белгилебей койсок болбой калат. Борборго качан келиш, канча жыл жашадыңыз, билбейм. Бирок сиздей болуп борбор шаардын так ортосунда жарым кылым жашап,

айылдан өтө алыстан кеткен башка бир адам «шаардық» болуп өзгөрүп, таптақыр башка адам болуп калмак. Сиз болсо «ейдөлөгөн» сайын өзгербей, нукурлыкты, тазалыкты, жөнекейлүктү сакташ калдыңыз. Сизди сиз кылыш кадыр-баркка, сый-урматка ээ кылыш турган сапат да ушул - жөнекейлүк. Адамзат кылым карыткан сайын ушул касиеттен улам алыстан баратат. Баарыбыздагы таңсык сапат ушул... Билесиз да, жөнекей болуу өтө кыйын...

**Ургаачынын сырттаны.** Бул сезду 30 жылдык иш таж-рыйбамда бир да жолу оозанып же сүйлөө кебимде колдонгон эмесмин.

Мына бүгүн бириңчи жолу сизге карата колдонуп жатам. Ушул сезду сизге чын дилден колдонгум келди, эже...

Менимче, сырттан дегенде эң алгач ички туюмума ылайык келген ез мыйзамы менен гана жашаган, табиятынан таза кандуу, адал менен арамды ылгай билген, адалга гана баш уруп, арамга жолобогон, таза, бийик жерди мекендей, ез боюна, үйүрүнө, айланычайресунө да «арамдыкты» жакыннатпаган, өзүнүн жаратылган насилине кир жугузбаган, өтө пакиза, тариты (арамды) жемек мындай турсун, оозануу оюна келбеген таза, көрүнүшү көзду кубанткан, айбаттуу, күчтүү, намыстуу жаныбарды түшүнебуз.

Бул сез каймана мааниде көбүнчө эркекзатына гана айтылыш, аял кишилерге дәэрлик сейрек колдонулат.

Сизге карата ушул сезду туура колдонуп жатканыма терең ишенем. Сиздин өмүр жолуңузду талдаш отуруп, ушуга ынандым: сиз чындыгында эле ургаачынын сырттанысыз. Буга биз кубебуз. Сиз баарын адал әмгегициз менен тапкан ырыссыга багып, балдарды адап жашап, ак иштегенге уйреткенсүз. Сиздин натурацыз да, принципициз да ушундай.

Үй-бүлөлүк очокту таза кармоо, турмуш шеригинин намысына шек келтирбее, кожоюнунун намысын кор-

гоо, коомчулукта анын беделин түшпүрбее, үй-бүлө мучелерунун кадыр-баркына доо кетирбее бардык эле аялдарда кезикпейт. Сиз өзүңүзду, үй-бүлөңүзду арамдан оолак карман, жакыннатпадыңыз. Артыңыздан жаман сез илештирбенициз. Дайыма үй-бүлөңүздин намысын жогору койдуңуз - адашпадыңыз, жаңылбадыңыз, жағынбадыңыз, жулунбадыңыз, жалынбадыңыз, жасакерленбенициз...

Дайыма калыс пикир айтып, чындыкты сүйлөдүңүз.

Сырттандарда гана кезикчү мына ушул сыйктуу асыл сапаттарга ылайык жашап, бут өмүрүңүзду адап жашап келатасыз...

Ата-энецизден Аллах ыраазы болсун, таәже, сиздеги ак соектүк (аристократтык) дал оппол ата-бабаңыздан калган.

Сиздеги жакшы перзенттин ата-энеси ылайым эле жаннаттан жай алышсын.

...Таәже, мен бул катты буттурбөдүм. Дағы жазам, дағы улантам. Буюрса, бейненизди толук жазам. Андыхтан коштошпойм.

Тынч болуңуз, оорубаңыз, чарчабаңыз, арыбаңыз...

*Сизди терең урматтап,  
келининиз МАСИМ*

### ЧОҢ-АЛАЙДАН КАТ

1979–80-окуу жылында Алай районуна караштуу Карап-Мык айылындагы Ленин атындагы орто мектепте ушул айылга жаңы эле келин болуп келген Орозова Гулбара жөнебиз башталгыч класстын мугалими болуп иштеген эле. Ал эми анын жолдошу ушул жердин кулуну Халилов Абырганы агабыз оппол мезгилде Ленинград шаарында окуп жаткандыктан, жөнебиз убактылуу кайын журтуунда болуп, кайната, кайненесине кызмат кылыш,

агабыз окуусун бутуп келгенче мектепте иштеп турган эле. Ошол мезгилде аны менен чогуу иштешкен кесиптештери Гулбара жеңебиздин өтө аракетчил экендигин, ар бир сабагын өтө жоопкерчилик менен өтөруү, коомдук иштерге активдүү катышып жургөндүгүн жылуу эскеришет. Бир кездерде кошуна Тажикстандын Жерге-Тал районунда төрөлүп-өсүп, ошол мезгилдерде кыздардын жогорку билим алуусу жерге-талдык кыздар учун өтө сейрек көрүнүш болсо да Фрунзеден жогорку билим алган элletтик кыздын учурда илимдин доктору болушу эч кимдин оюна да келген эмес болуш керек. Албетте, ийгиликке Гулбара Жалаловна өзүнүн аракетчилдиги, илимдин артынан сая түшкөн чыдамкайлыгы, тырышчаактыгы жана ташкындаш турган талантты аркылуу жетишти деп ойлоймун. Агабыз окуусун аяктап Фрунзеге келип, Гулбара жеңебиз Чоң-Алайдан анын жанына кайтып барып, агабыз улуттук университетте, жеңебиз илимдер академиясында иштеп жаткан мезгилде алардын үйүнө далай жолу барып Гулбара жеңенин колунан даам сыйып келген жайым бар. Ал кезде студент элек, айылдаштар биз учун бир туугандай эле жакын болчу. Жеңебиз кайсы учурда барбайлы кабагы ачык жылуу маанай менен тосуп алчу. Анын адамгерчилгиге, меймандостугуна Карамык айылынан барган студенттер ар дайым ыраазы болтубуз.

Учурда жердешибиз Орозова Гулбара Жалаловнанын кезектеги жаңы илимий эмгеги жарык көрүп, сыйыс кургай электе эле илимий чейрөдө, окутуучулар жана студенттер арасында зор кызыгууну жаратып, кецири талкууга алынып жаткан учуру. Кыргыз адабиятынын фольклор жанрын изилдөөде жаңы ачылыштарды жасаган баалуу илимий эмгек дароо эле эл оозуна алынып, жакшы ой-пикирлер айтылып жаткандыгы, албетте, автордун бул жааттагы жетишкен зор ийгилиги деп эсептейбиз. Биз сез кылган Орозова Гулбара айым өзү ким? Көпчү-

лук чоң-алайлык жердептерибиз бул илимпоз айымдын ысымын буга чейин уккап эмес болушу да мумкун, ошондуктан маалымат берип коюуну туура таптым: Орозова Гулбара Жалаловна – филология илимдеринин доктору, доцент, Кыргыз УИАнын жетектөөчү илимий кызматкари, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындағы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты жана көптөгөн сыйлыктардын ээси. Ал эми анын жеке тагдыры жогоруда айткандай Чоң-Алай менен жуурулушуп, ушул жерге келин болуп келиш, Ленин атындағы орто мектепте мугалим болуп иштеп, бала төрөп, тарбиялап дегендей кайын журттуу ысык-суугун кошо көтөрүшкөн жайы бар.

Илимпоз айымдын жолдошу, жердепшибиз илимдин Евropa стандартындағы (Phd) доктору наамын алган, Кыргыз Республикасынын билим беруусунун эмгек сицирген кызматкари, КМУнун доценти Абылганы Халилов агабыз Карамыктагы үйүнө Тажикстандын Жерге-Тал районунда туулуп-өсүп, Фрунзеден билим алыш жаткан жаш студент кызды алыш келип ата-энесин келиндүү кылыш жатканда келечектеги жубайынын кыргыз элине таанымал мыкты окумуштуу болорун кайдан билди дейсис. Гулбара жеңебиз Чоң-Алай, Жерге-Тал ерөөндөрүнөн чыккан илимдин докторлук даражасына жеткен жападан жалгыз илимпоз аял экен. Негизи, биздин райондон илимдин докторлук, кандидаттык даражасына жеткен ондоғон илимпоздор бар экен, алардын саны күн санап көбөйүп жаткандыгы өтө сыймыктана турган көрүнүш, алардын сап башында Абылганы Эркебаев, Абылганы Халилов, маркум Бектемир Жумабаев, Жаныбек Муратов, Кудайберди Кожобеков, Нуркул Мурзакулов, Апсамат Сатаров, Расул Абазбеков, Мураталы Токтобеков жана башка көптөгөн илимпоздорубуз турат. Албетте, алар менен бир катарда кичинекей өреөндөн чыккан илимдин доктору,

каарманыбыз Гулбара Орозовының кыргыз илмине кошкон салымы ат көтергүс жана бараандуу салмагы бар.

Улуттук университеттин журналистика факультетинде окуп жүргөнүмдө агабыз Халилов Абдыганы Дарманбекович Ленинград мамлекеттик университетин жаңы эле бутуп келип, КМУда окутуучулук ишин баштап, бактыга жараша биздин группанын куратору болуп калганы бир чети мен учун өтө жакшы мүмкүнчүлүктөргө жол ачса, экинчи жагы бул бактылуу үй-буле менен жакындан таанышууга шарт түзүп, жеңебиздин колунан далай жолу чай ичкенди Кудайым наисип кылган экен. Гулбара жеңебиздин кандай шартта болсо да эшик кагып кирип барган жердеш студенттерди өгөйлөбөй, кабагым-кашым дебей жаркылдап, алардын курсагын тойгузган күндөрүн кантип унуталы!

Мен билгенден сиздин авторлугунузда жана авторлош болуп он сегиз китебициз чыкты. Гулбара Жалаловна, он сегизинчи китебициздин жарық көрүшү менен дагы бир жолу күттүктаймын!

Чоң-алайлык илимпоз түгөйлөр Халилов Абдыганы жана Орозова Гулбараның ысымдарын ар дайым сыймыктануу менен атайбыз жана мындан ары да кыргыз эли учун талбай ак кызмат кыла беришине тилектешпиз!

*Абдималик МАМАТАИПОВ*

### ГУЛБАРА АЯШЫМА

Абыкемдин Алайындай кендиги,  
Күн нурундај адамдарга тендиги.  
Алпейимдуу ыранынан табасын,  
Каниет да, Ариет да белгисин.

Новаторсуз ат издеген жагынан,  
Айлунадан Айсымалды жандырып.

Сендей чыгаан илимпоздун соңунаң,  
Абай чыксын ез жолунду улаган.

*Абдиламит МАТИСАКОВ,  
Кыргыз Республикасынын  
маданиятына эмгек сицирген ишмер*

### УЛГҮ

Айылдан шаарга жаңы келипabituriент болгон күндейн баштап университеттин журналистика бөлүмүнүн муғалими Халилов Абдыганы агабыз, жубайы Гулбара жеңебиз менен жакындан таанышып, бир туугандык мамилебиз артып келет. Мамиле демекчи, өмүрдө канча бир миндеген адамдар менен таанышып, алака кылган менен саналуу гана кишилер ортосунда жылуу маанай узакка сакталыш калат эмеспи. Гулбара жеңебиз ошондой мамилени түзө билген, жөн билги, иш билги, каада-салтты да мыкты билген сапаттары менен менин эле үй-булем эмес, бардык тааныштарынын, көпчүлүктүн сый-урматына таатыктуу болду. Абдыганы агабыз экөе башка досторунан эртерээк уйләнүп, азыркы аттуу-баштуу, интеллигентиянын алдыңкы өкулдөрү болгон көпчүлүк досторунун аядарына ез колу менен жоолук салыш, езу кайра «кайнене» болгонун кеп кылыш берди эле бир жолу.

Албетте, жеңебиз кийин да турмушта ошол эле достору менен ыマルалаш болуп, оош-кыйышта бири-бирине жөлөк-таяк болуп, ынтымактын ордосу болуп келгенин биз ар дайым суктануу менен байкап жүрөбүз. Мен кээде тамашалац: «Келиндерди бир жылда бир ирет квалификациясын көтерүүгө сиздин колудузга стажировкага жиберели, сөзүнүз менен да, ишициз менен да бир үлгү көрсөтүп берсөңиз» – деп калам. Анткени жеңебиз досторунун, кайын жүрттүн ынтымагын таап, Абдыганы ага-

быз экөө уч баланы билимдүү кылыш, мыкты тарбия берип чоңойтуп, ошол эле учурда экөө төң илим менен алпуршуп чоң бийиктиктөрө жете алышты. Мунун баары улгү, жаштарга насыйкат боло турган эмгектин, турктуулук менен өжөрлүктүн үзүүрү.

Турмуш жолуна жаңы эле аттанганда Абдыганы ага-быз аскерге кетиш, кайра келгенчө бир баласы менен жөнебиз жалгыз калат. Кийин балдар мектепте окуп жүргөн учурда да уч баласы менен калыш, жолдошу Туркиядан окуусун улантыш, бутүп келгенчө кабагым-кашым дебей өзү эле баарын жайгарыш турду. Кыйналса да, кысталса да «эрди эр кылган да, жер кылган да аял» дегендөй агабыздын илимдин артынан түшүп, Европа стандарты боюнча заманбап илимий даражаны (PhD) коргоп келишине шарт түзүп, Улуттук университеттин көрүнүктүү окмуштууларынын алдыңкы сабында тургандыгына жөнебиздин да салымы чоң.

Албетте, «кызара жортсоц, саргара бертесүү» дегендөй жөнебиз үй-бүлөсүнө эле кам көрүп, жакшы эрдин мыкты аялы болуп, кожекелик кылыш эле отуруп калбай, өзү да тээ 1982-жылдан бери илимдин татаал жолуна түшүп, филология илимдеринин кадидаты, доктору деген илимий даражалардын эсси болду. Улуттук илимге сицирген эмгеги Мамлекет тарабынан жогору бааланыш, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатын-дагы Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз билим беруусунун отличниги ж.б. көнтөгөн сыйлык, наамдар менен сыйланды.

Албетте, илимдин артынан түшүп, ийгиликке жетишкен аялдарды көп эле билебиз. Акыл эмгеги анча бааланбаган, анын ичинде илим чейресүнө жеткиликтүү көңүл бурулбаган өлкөдө, чынын айтканда, үй-бүлесү менен илим артынан түшүп, ошол эле учурда элдин алды болуп жашап, ар дайын дасторкону толуп, уйунен конок үзүлбөгөн, сырттын, ичтин да эбин таац ийгиликке жетишкен Гулба-

ра жөнөм сыйктуулар саналуу гана. Жөнөм көп кыздарга улгү, балдарынын, неберелердин сыйлуу энеси, агабыздын сүйүктүү жары, мыкты аял болуп бизди сүктандырып келе жатат.

Жөнөмдин мыкты сапаты эч качан көкүрөк кагыш өзүн рекламалабайт. Анын илим учун жасаган эмгектери опол тоодой. Кыргыз фольклористика илиминин дәэрлик бардык жаңрларынын үстүндө эмгектенген кесишкәй адис. Бүгүнкү күнде 18 илимий эмгеги, 160ка жакын илимий жана публицистик макалалары жарык көргөн. Кыргыз адабияты, ақындар чыгармачылыгы жана фольклордук чыгармалар боюнча 38 китеп түзүп, илимий баш сездердүн коштоосунда басмадан чыгарган. Республикалык жана Эл аралык илимий конференцияларда, симпозиумдарда окуган баяндамалары эле бир том болот.

Эмгегицизден баар таап, адамзатта болгон эң жакшы асыл сапаттарды сицирип тарбиялаган уул-кыздарыңыздын, неберелерициздин жакшылыгын көрүп, өзүнүз айткандай жан шеригициз менен колтукташып дөн соолукта узак жашаңыз, жөнө.

Азиз ДҮЙШӨБАЕВ

## АДАМ ТАГДЫРЫ

Дүйнө элдеринин бардыгы эле аралашып, бир мамлекетте бир канча улуттун өкүлдөрү жашашы кадимки эле коомдук тарыхый көрүнүш. Ошондой болсо да мамлекетти түзүп, түптөп турган негизги титулдук улуттанды жашаган калган аз элдерге, этносторго карата үстөмдүк кылуучу позицияда болору белгилүү. Ошол эле учурда буткүл коомдук, саясий, маданий өнүгүшүшүнө да таасир этет. Айрыкча тили, салты, дини жакын элдер тез элгө ассимиляцияланып кетет. Тажикстанда жашаган кыргыздар калмак баскынчылыгынын айынан жер которуп, уч-

кылым ашык мезгил мурда Карагатегин өреенүнө келип жашап калышкан. Тарыхый маалыматтарга караганда XVII кылымдын баш ченинде Карагатегинде жалаң эле кыргыздар жашап, алгач тажиктерден оолак, белөк турушкан. Өздөрүнүн көчмен турмуштук образын улантыш, каада-салтын, ырым-жырымын, диний ишенимдерин бек карман өмүр кечиришет. Акырындап отуруп бирин-серин тажиктер көчуп келип отуруп алардын саны көбөйөт. Жашоо өз нугу менен журе берет. Карагатегин жергесинде да турдуу саясий кырдаалдардын натыйжасында кыргыздарды тоо тараапка, чыгыш-туштукке суруп, кыргыздар мекендеген Карагатегиндин далай аймагын тажиктер әзелеп алат. Билинбей отуруп тажик, кыргыз аралаша жашай баштайт. Анын натыйжасында тажиктер «кафир» деп атаган кыргыздарга мусулман дини жайылыш, кыргыздар да ал динди кабыл алышат. Диндин таасири менен эки элде окшош салт, окшош турмуш-тиричилик эрежелери орун алат. Акырындап тажик мамлекетинин саясатынын негизинде Карагатегин деген ат элдин гана эсинде калыш, географиялык картадан өчет. Анын ордуна Жерге-Тал деген гана официалдуу аталыш калат. Мына ошентип жерге-талдык кыргыздар тили башка, каада-салты башка эл менен аралашып, мекендеш болуп, кайсы бир жактарын өздөрүнө сицирип жашай баштайт. Адамзат жашоосундагы жазылбаган мыйзам ошондой. Ошого карабай жергеталдык кыргыздар ата-бабадан калган тилин, каада-салтын, ырым-жырым жөрөлгөлөрүн, диний ишенимдерин, этнопедагогикасын бекем сактап жашап келе жатышат.

Анданы кыргыздардын тагдырына өтө татаал мезгилдер түш келип, апан дагы алыссын тоолуу райондо жашап, цивилизациядан оолак калыш жашашы элдин маданий, илимий жактан өсүп-энүгүшүнө терс таасирин тийгизген. Мына ошонун айынан кыздар эмес, эркек балдардын да жогорку окуу жайына окушу сейрек көрүнүш. Ошондой шартта беш кол менен сапала турган кыздар гана жогор-

ку жана орто окуу жайларынан окуп билим алышты. Алардын ичинен Жерге-Талдын тарыхындагы жалгыз окумуштуу, филология илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Эл агартуунун отличниги, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча Улуттук комиссиясынын «Кыргыз тили» төш белгиси деген даража, наам, сыйлыктардын, көптөгөн Ардак грамоталардын ээси, биз сыймыктанган, сыйлаган әжебиз Орозова Гүлбара Жалаловна туурасында эки ооз сез айткым келди. Чындыгында, жогоркудай илимий даража, наамдар адамга оодой эле келе койбайт. Илим деген ашар менен кура койгон үй эмес. Илим ар бир окумуштуунун жеке акыл эмгегинен жааралган түбөлүктүү илимий мурас. Башкacha айтканда, илим же келик мунэзгө ээ көрүнүш. В.И.Ленин: «Илим – ийне менен кудук казгандай» – деп бекеринен айткан эмес. Ага талыкшаган эмгек, ежөрлүк жана Кудай берген феномен акыл-эс, шык, жөндөм керек. Белгилүү илимпөз әжебиз жөнүндө, илимий эмгектеринин нарк-насили туурасында канчалаган ойлор, пикирлер жазылды. Эмгеги бааланыш, айтылыш келе жатат. Жан дүйнөсүнүн байлыгы, билимге, илимге үндөөсү, туура жолго багыт беруусу, таамай жана салмактуу сездөрү, адамдык бийик сапаты, терец ой-жүгүрттүүсү менен бүгүнкү күндө эки республикага аттын кашкасындай белгилүү.

Жергебизге кыргызымды даңкtagan,  
Бүгүн сиздей эжем менен мактанаам.  
Өзүңүздөй илимпөздөр ондогон,  
Осүп чыксын колуңуздан тапталган.

Эже, сиз эң алгачкы Карагатегинде чыккан улуу окумуштуусуз, сизди өзүнө өрнөк тутуп артыңыздан эжемдей илимпөз болом деген уул-кыздар көп, ошолордун бири –

мен. Сиздин кыргыз адабиятына, фольклористикасына кошкон салымыңыз етө чоң. Жараткан әмгектерициздин әлге, жаш муундарга кылымдар бою қызмет қыла берипшине тилемешмин. Аман болуп, көп жашаңыз.

**Тилебалды АБДУЛАЗИЗОВ,**

*Сизди терең урматтап ОшМУнун доценти,  
химия олимдеринин кандидаты*

### ТӨРТ ТАРАБЫ ТӨП КЕЛГЕН ЖЕҢЕМ

Гүлбара жеңем биздин үйгө 1979-жылы июль айында келин болуп келгеп. Жеңем башталғыч класстын мугалими э肯. Ошол жылы биз әгиздер – Үсөн экеөбүз 1-класка бардык. Мени «А» класста Нурила агай окутту. Үсөндү «Б» класста жеңем окутту. Жеңем бош убактысында бизге китештен ар турдуу жомокторду окуп, туура жазганды, окуганды үйрөтчу. Аябай иштүү э肯. Колунан келбегени жок. Апам әмнени айтса баарын жасайт. Атасы алыш берген машинеси эң сүйүктүү буюму эле. Анын жанын койбой бардык нерсени тигет. Мага, синдиме, иниме сонун кийимдерди тигиш кийгизип койчу. Айылдын эли жеңемди мактап эле жатып калышты. Баарыбыздын окууга кийген кийимдерибизди жууп, ак кофталарды үтүктөп, дем алыш кундерүү бизди жуунтуп, чачтарыбызды өруп, бардык жумушту жасаганга жетишер эле. Атам менен апама өзгөче аяр мамиле кылыш, ар турдуу тамактарды жасап көңүлдерүнө карал турар эле. Бир эле кыйналгапы Чоң-Алайдын климаты болду. Биз жакта күн суук, шамал журуп турат. Андай суук аба ырайын көрбөгөн жеңем ушуп, тогуз кабат кийинил алчу.

Ошентип тез эле бир жыл өтүп кетти. Абдыганы акем Ленинграддан окуусун бүтүп келип, университетке мугалим болуп иштеп калыш, жеңемдер шаарга көчүп кетиши-

ти. Мен 1989-жылы 10-классты аяктап, шаарга окууга келдим. Ж.Баласагын атындағы КУУнун тарых факультетинде окуган 5 жыл байкемдердин ез баласындаі әркелеп журуп окудум. Кандай гана проблемабыз болбосун угуп, дайыма оң жагына чечип, өзүнүн кеп-көнешин, на-саат сездерүн айтып, туура багытка салууга аракет қылар эле.

Жеңем менен сүйлешпүп отурган өзүнчө керемет. Жашоодо, турмушта миң жыл жашап алғансын билбекени жок. Жеңемдин жакшы сапаттарын айта берсем да бир беткей ой айтылгандай сезилээр. Бирок турмушта төгөрөгү төп келген адам болот э肯. Жеңемдин бизге болгонуна быйыл 42 жыл болуптур. Ушул кырк эки жылдын ичинде бирообуз да жеңемдин жаманчылыгын көргөн жокпуз. Айрыкча атам менен апам ез кызынан да артык көрүшөр эле. 2010-жылы күзүндө апам ооруп шаарга ооруukanaga жатты. Жеңем 10 күн ооруukanада өзу карал, туну менен жанында стулга отуруп караган. Өзу деле элгүүдөн өтүп калган жеңем кабагым-кашым дебегенине ыраазыбыз. Адамгерчилигинде, мээриминде чек жок. Апам менен атам жеңеме сансыз ак баталарын берип журуп кетиши.

Мен жеңемдин көп жакшы сапаттарын үйрөнүүгө аракет кылдым. Жеңем убакытты туура пайдаланганды билет. Эч качан телевизордун алдынан жылбай кино, телесериал же башка бир беруулөрдү күтүп журуп көрбөйт. Аларга убакыт коротконду жаман көрөт. Тынымыз окуп, жазып, жумушка барып, үй тиричилигин кылыш, конок тосуп, айтор, турмуштун түмөн түйшүгү менен алпурушуп чуркан жүре берет. «Эртең бутет деген иш жаман» деген принцип менен жашайт. Илендилерди аябай жаман көрөт. Айрыкча мейман күтүп, киши келип калса, кыздарын: «Чуркан-чуркан иштегиле, таманыңдардан от чыгып турсун» – дейт. Жеңемдин кезектеги ошондой сезүнө бешинчи класста окуган кичине кызы Бегимжан: «Апа, та-

мандан кантин от чыгарабыз, такыр чыкпайт го» – деп боорубузду эзген эле.

Бир өзгөчө касиети әч качан тууган-урукту алыс-жакынга, бул сеники, бул менини деп бөлбейт. Баарына бирдей мамиле кылат. Үйдөн киши үзүлбөгөндөн шаардын балдары да тажайт. Конок келиш эле кетпейт. Биреө ооруп келсе, биреө дагы башка проблема менен, биреө окууга, биреө сырттан окуса сессияга, айтор, түгөнбөгөн түйшүгү менен келиш, анан акемдердин чакан үйүнө жумалап жатыш, кыздардын да бөлмөсүн ээлеп, алар болсо кухняга жатыш, айтор, аябай кыйналышчу. Бир күнү жеңем болуп чай ичиш отурабыз. Жеңем чоң кызына: «Бир окууну буттүң, экинчисине бир жыл калды. Эми күйеөгө чыкпайсыңбы?» – деп калды. Анда Фарида: «Апа мен жетим бала издең жүрөм, табылбай жатат» – деди. Биз каткырып: «Иий, эмнеге?» – дедик. «Беш жашыбыздан бери пашам, экөөңдердүн многочисленный (көп сандаган) тууган-уруктарыңдардын байпагын, кирин жууп, тамагын бышырып, тешегүн жыйнап аларды больнициларга сүйрөп ж.б. проблемаларын бүтүруп, балалыгыбыз кантин еткөнүн да сезбей калдык. Мен жетимге эле күйеөгө чыгам да, езумдун эле үй-булөм менен жашайм» – деди тамашасы жок эле токтоо гана. Жеңем ак да, кара да дебей, бул турмуштан бир асыл нерсени байкабай еткөрүп жибергендисип, жоготуп алгансын эле кабатыр абалда болуп калды. «Менин бул дүйнедө жанымдан артык көргөн уч эле нерсем бар. Алар менин уч перзентим дечу жеңем, кыздарынын жан дүйнөсүн бүгүн көргөнсүдү. Мына турмуш кандай татаал, көп кырдуу жана көп сырдуу...

Дагы бир кызык мунезү – кухнядагы столдун устуңдегү чай ичүүгө керектүү тамак-ашты жыйннаттырбайт. «Дасторконду жылаңачтаап, какбаштын үйүндөй кылып үйдүн кутун, берекесин учурбагыла. Киргөн-чыккан чай ичиш турсун» – дейт. Айтканындай эле үйлөру караван

сарай. Келгендин баары курсагын тойгузуп чыгып кете берет.

Чынчыл, принципиалдуу жан. Сыртынан созулуп көрүнгөн менен мунезүн жумшак деп айтууга болбойт. Эркек кыял, буйрукчул. Бир нерсени кесе, болгонун болгондой ачык айтыш салат. Калып сүйлөгөндү эң жаман керет. Балдарын да ошого тарбиялаган. Ошондой катуу мунезүнен балдары темирдей тартипке көнүп калган. Бардык нерсе өз убагында бутуш керек дегендей...

Жеңемдин чың ден соолукта болуп, узак өмүр суруп, балдарынын жакшылыгын көрүп, небере жетелеп журө беришин тилейм. Бактылуу, дөөлөттүү карылышта журө беришин каалайм. Биз жеңебизди жакшы көрөбүз жана сыймыктанабыз.

**Батма КАЛИЛОВА,**  
кайын сиңдиси

### АСЫЛДАРЫМ, МЕН СИЛЕРГЕ ӨМҮР БОЮ КАРЫЗМЫН

«Апа» деген сез уч гана тамгадан турганы менен ушул сездүн ичинде канчалаган асыл ойлор, кереметтер камтылып турат. Апа – бул үй-булөнүн куту, күч-кубаты, пеприштеси, кайгы-кубанычты төң бөлүшкөн мээримдүү, боорукер, акылдуу, сүйкүмдүү асылзат.


Менин апам Орозова Гулбара Жалаловна – акылдуу, боорукер, күчтүү айым. Атам Халилов Абдыганы Дарманбекович – жароокер, камкор, адилеттүү ата. Ушундай ата-энем бар болгонуна миң мертебе шүгүр, Жаратканга ыраазымын. Көптөгөн кыйынчылык күндердү көрүп, балдарбызыздын келечеги жакшы болсун, эч нерседен кем болбосун деп, ездөрүн аябай оор күндердү, турмуштун татаал тепкичтерин бирге басып өтүп, бизге татыктуу тарбия берип, бүгүнкү деңгээлге алыш келишти.

Биз кичинекей кезибизде көп нерсени түшүнбей, көрбей, сезбей журуптурбуз. Ал әми алтын ата-әнебиз жандарын үрөп, өмүр бою эки жумушта тең иштеп, күнү-туну дебей бир жолу да арызданбай, эч нерсени билдирбей чоңойтушту. Бардык жасалган жакшылыктарды, бизге кетирген мәэнетти, мәәримициздерди, камкордугуңуздарды эч качан унуптайбыз, миң аракеттенсек да кайтара албайбыз...

Ата-әнемдин жактарын айтып отурсам сез жетишпейт: кичи пейил, абийирдүү, адамгерчиликтуу, пейилдери кенен, журектөрү таза, мәәримдүү жана ете тууганчыл инсандар! Ар бири иштеринде жогорку дара жаларга жетишпип, ез күчү, үзгүлтүксүз ак әмгеги менен сый-урматка ээ болуп, бүгүнкү күндө жамаатта, жакындарынын, туугандарынын, досторунун арасында кадырбаркка ээ болгон бактылуу жарлар, үлгүлүү үй-буле, ата-әне, чоң ата, чоң эне, таята, таэне!

Апаке, сиздин илим жаатына қошкон салымыңыз да эбегейсиз зор. Үй-буленүн түтүнүн булатыш, апаке, кожойке, байбиче болуу менен катар жумушта да чоң-чоң ийгиликтерге жетишпип, мамлекеттик сыйлыктардын, наамдардын, илимдин даражаларынын ээси болдунуз! Бул дагы сиздин адамдык сапаттарыңыздын, күчтүүлүгүңуздун, ақылдуулугүңуздун, күжүрмөндүүңуздун натыйжасы!!! Качан болбосун, кайда болбосун, биздин абалыбызды, ден соолугубузду сурап, Кудайдан суранып турасыз! Апаке, кандайсыз деп чалыш калсам, баары жакшы, өзүң жакшысыңбы, ден соолугутүндөң кандай, иштеринде көйгөй жоккү деп менден кабатыр болосуз! Жан биргем апакем, дүйнөдегү эң чоң байлыгым, жанымдан артыгым – Сиз апаке! Мен сиздин әмгегицизди, ак сүтүүңүзду актоого аракет кылам. Сиз эле аман журсөңүз болду.

*Каниет ХАЛИЛОВ,  
уулу*



Атасы – Орозов Жалал.



Бир атасын балдарынан тараган агаларды.

Солдан ончо карай арткы катардагылар: Шарип, Жолдош, Абылхай, Режел, Назирдин.  
Алдыңкы катардагылар: Дооран (небереси Шералы менен), Жумабай, Сайдин,  
Насирдин, Адилемек, Файзидин.

Жергे-Тал району, Кара-Шоро күштеги. 1986-жыл.



Студенттик күндөр. Фрунзе шаары. 1978-жыл.

Шакирттер  
илимий жетекчиси  
ф.и.д., академик  
А. Акматалиев менен  
(солдон онго) – филология  
илимдеринин кандидаттары:  
Мукасов М.,  
Кадырмамбетова А.,  
Обозканов А., Орозова Г.





Белгилүү манаастаануучу,  
КРнын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик  
сыйлыгынын лауреаты, устаты С.Мусаев менен.  
Бишкек, 2009-жыл.



КР УИАнын корреспондент-мүчөсү, КРнын илим жана техника  
жаатындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, КРнын или-  
мине эмгек сицирген ишмер, белгилүү фольклорист окумуштуу,  
ф.и.д. Р.З.Кыдырбаева менен. Бишкек, 2021-жыл.



КРнын президенти Аскар Акаев мамлекеттик сыйлык тапшырып жаткан учур.  
Бишкек, Өкмөт үйү, 2004-жыл.



Г.Орозова менен А.Обозканов устарты ф.и.к., КРнын илим жана техника жаатындагы мамлекеттік сыйлықтын лауреаты, КРнын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Батма Кебекова менен (ортодо) Бишкек шаары. 2005-жыл.



Студенттик курак.  
Фрунзе шаары. 1976-жыл.



Үй-бүлөсү менен. Туруп турғандар: кичүү кызы Бегимжан, уулу Каниет. Отурғандар: улуу кызы Фарида, жолдошу Абыдыганы жана Гүлбара эже. Бишкек шаары. 2006-жыл.



Ч.Айтматовдун 70 жылдық юбилейине арналған әл аралық конференциянын күндерүндө. Түркия, Анкара, 1998-жыл.



Айылдагы бир туугандары менен.  
Солдон онго: Г.Орозова, агасы Насирдин, эжеси Жанара.  
Жерге-Тал району, Кара-Шоро айылы. 2008-жыл.



Кайын атасы, кайын энеси, уулу, жолдошу менен.  
Бишкек шаары. 2002-жыл.



КРнын илім жана техника жаатындағы мамлекеттік сыйлығының аттануынан  
Солдон онғо туруп турғандар: ф.и.к. Мұкасов М., ф.и.д., Ақматалиев А.,  
Садыков А., ф.и.к. Орозова Г., ф.и.к. Кебекова Б., ф.и.к. Мусаев С., филиос.и.д. Қакеев К.,  
академик Жәнбаев Ж., академик Плоских В.М., академик Жайнаков А., академик Асанов Ч.,  
ф.и.к. Кадырмамбетова А. Бишкек, Өкмөт үйү, 2004-жыл.



КРнын илім жана техника жаатындағы мамлекеттік сыйлығының лауреаттары  
КРнын мурдагы президенти А.Ақаев жана Жогорку Кенештін мыйзам чыгаруу  
жыйынынын төрагасы А.Эркебаев, Премьер-министр Н.Танаев менен.  
Бишкек, Өкмөт үйү, 2004-жыл.



Түркиялык жана кыргызстандык окумуштулардын биргелешип иштегүү  
жыйынтыгын белгилөө учурунда. Солдун онго: Кадырмамбетова А., Орозова Г., Сайдык Ту-  
рар, Муратов А., Мусаев С., Ришад Кенч, Абетеков А., Кырбашев К., Акматалиев А., Конко-  
баев К., Кармышаков С., Мұкасов М.

Бишкек шаары. 2002-жыл.



Достору менен эс алуу учурунда.  
«Сейил» эс алуу багы, 2002-жыл.



Достору менен.  
Бишкек шаары, 2005-жыл.



«Көр-Оглы» дастанына арналган эл аралык конференцияда.  
Ашхабад, 2009-жыл.



Германия, Потсдам шаары, Сан-Суси сарайы. 1989-жыл.



Группалаштары менен 40 жылдан кийинки жолугушу.  
(Г. Орозованын үйүндө). Бишкек шаары, 2018-жыл.




Ч. Айтматовдун чыгармачылыгына арналган илимий  
конференцияда. Солдон онго: ф.и.д. Байгазиев С.О.,  
ф.и.к. Орозова Г., ф.и.д. Исаков К.А. Ош шаары, 2008-жыл.



Ат-Башы районунун «Селкинчек» жайлоосунда кызы  
Фарида менен. 1997-жыл.




Ат-Башы районунун Аки-Булак жайлоосунда.  
1997-жыл.



Г. Орозова кичи мекенинде Ак-Сайдын көпүрөсүнүн жанында  
2012-жыл.



Достору менен Барселонада.  
Солдон онго: жолдошу Абдыгана, Гүлбара, Жаңыл, Абдиламит.  
Испания, Барселона, 2013-жыл.



Г. Орозова Парижде. Эйфел мунарасынын жаңында.  
2013-жыл.




Кичүү кызы Бегимжан үй-бүлөсү менен. Бишкек, 2021-жыл.



Улуу кызы Фарида үй-бүлөсү менен. Бишкек, 2021-жыл.



Уулу Каниет үй-бүлөсү менен. Бишкек, 2021-жыл.



Франция, Париж.  
Эйфел мунарасынын жанында достору менен.  
Солдон онго: жолдошу Абдыланы, Гулбара, Жаныл, Абдиламит. 2013-жыл.



Италия. Неапол. Солдон онго: достору Абдиламит, Жаныл, Г.Орозова жолдошу Абыганы менен. 2013-жыл.



Италия, Рим. Колизейдин жанында. Солдон онго: Гулбара, Абыганы, Жаныл 2013-жыл.



Түркия, Стамбул.  
Толқапы хан сарайынын алдында достору менен.  
Солдон онго: Гулбара, Абыганы, Жаныл, Абдиламит. 2013-жыл.




**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ПРЕЗИДЕНТСТВИН  
2004-жылдагы 13-августундағы № 239  
ЖАРАЛЫГЫ**

Жене Кыргыз Республикасынын К. Тыныстасын атындағы  
науқасшылық сыйымы

ДОМАШНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АХАМУ, РЕЗИНЕР-  
МАНДИНА И МАССИДИНА. КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАДАЧИ

A. K. ATTENDA





**КЫРГЫЗ  
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРИ**

БИШКЕК вч. ОКНОТ ВЧУ  
17. 09 2004 -к. 1

ПРЕМЬЕР-МИНІСТР  
КЫРГЫЗСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА

г. БИШКЕК, ДОМ 15

**Национальный центр макетов и  
художественной культуры НАН  
Кыргызской Республики**  
**Орозовой Г.Д.**

### **Уважаемый Гулбара Джадаловна!**

От имени Правительства Кыргызской Республики и от себя лично поздравляю Вас с присуждением Государственной премии Кыргызской Республики имени К.Тыныстанова!

С обретением независимости стало возможным переосмысление литературно-культурного наследия с новых позиций, обновление сознания людей и их мировоззрения.

В Валене семитомном труде «Кыргыз алабыттынын тарыхы» (История киргизской литературы) отображен огромный материал, начиная от малых форм устного народного творчества до литературных фактов конца двадцатого столетия.

Перед Вами стояло немало сложных задач разации фольклора и литературы, в том числе и научно-теоретического плана. И Вы проделали огромную работу по преодолению последствий методологического принципа советской литературной науки. Мы впервые имеем возможность ознакомиться с портретными очерками творчества акынов-заманистов, таких, как Калагуя и Артсанбек, статьями о творческом наследии заслуженных киргизской письменной литературы С.Карачева, К.Тыныстаева.

Вашим трудом Вы постарались устранить такие «белые пятна» и дать по возможности полную картину кыргызского фольклора и литературы. «История кыргызской литературы» отличается от прежних изданий тем, что охлажен богатейший материал кыргызского фольклора по всем жанрам и многие его образцы публикуются впервые, и единственным критерием оценки произведений стихи их художественные достоинства».



Убежден, что Ваш труд станет настоящей книгой преподавателей и студентов филологических факультетов, всех, кто интересуется литературоведением и фольклористикой, будет способствовать формированию нового видения, нового понимания нынешней становления и развития национального художественного слова.

Желает Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Прем'єр-міністр

2

M.T. Tuncay



Илимий  
кызметческии  
диплому

АГА ИЛИМИЙ КЫЗМЕТКЕРИ  
АТТЕСТАЦИЯ

Кыргыз Республикасынын Улуттук аттестацийлык  
комиссиясынын 2000-мис 30.11  
чечин месек (протокол № 95-1/15 )

Орбоза Гүлбара Жазасалиевна  
дипломатиянын македончы

КАНДИДАТЫ

ОКУМУШТУЛУК ДАРАЖАСЫ БЕРИЛДИ



Гүлбара  
Жазасалиева

ИК № 0000233

Балык

Кыргыз Республикасынын Улуттук аттестацийлык  
комиссиясынын 2006-мис 03.07  
чечин месек (протокол № 5C-4/15 )

Орбоза Гүлбара Жазасалиевна  
“Физиология”  
специфика

АГА ИЛИМИЙ КЫЗМЕТКЕРИ  
ОКУМУШТУЛУК НАЛЫМЫ БЕРИЛДИ



Гүлбара  
Жазасалиева

ДЦ № 000265 С

Балык

Решением Национальной аттестационной комиссии  
Кыргызской Республики

от 30 марта 2000 года  
Орбоза Гүлбара Джазасалиевна  
присвоено ученое звание

КАНДИДАТА

дипломатическое наука  
By decision of the National Accreditation Commission  
of the Kyrgyz Republic (the degree of  
CANDIDATE (Ph.D.)



Гүлбара  
Жазасалиева

Решением Национальной аттестационной комиссии  
Кыргызской Республики

от 3 июля 2006 года

Орбоза Гүлбара Джазасалиевна

присвоено ученое звание

СТАРШЕГО НАУЧНОГО  
СОТРУДНИКА

специальности “Физиология”



Гүлбара  
Жазасалиева







ИЛИМДИН  
ДОКТОРУНУН  
ДИПЛОМУ

Мамлекеттик үлгүдөгү документ



Кыргыз Республикасынын  
Жогорку аттестацыйлык комиссиясынын  
чечини менен

31-май 2018-ж. (протокол № 58-1/20)

Орозова Гульдаре Жалаловна га

филология и лирикин

ДОКТОРУ

окумуштык даражасы берилди

Терага

Башкы окумуштуу катын:

ИДД № 001569

Бишкек ш.



Документ государственного образца

Решением  
Высшей аттестационной комиссии  
Кыргызской Республики

31 мая 2018 г. (протокол № 58-1/20)

Орозовой Гульдаре Жалаловне

присуждена учёная степень

ДОКТОРА



филологических наук

Председатель

Главный научный консультант




Бишкек



ПРОГЛАШАЮ ВСЕМ СТРАНАМ СОЕДИНЯЮЩИМСЯ


ОГЛАСЛЫМ, ГЛАСНОМ, ЧЕСТИ И КОМПЛЕКСНОСТИ РАБОТЫ СУГУЗБЕГИ (Г. БИШКЕК)




Диплом в научно-исследовательской работе студентки (Г. БИШКЕК)










КЫРГЫЗ  
РЕСПУБЛИКАСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА









ГУЛБАРА ОРОЗОВА



Орозова Гүлбара

\*ОРОЗОВА Гүлбара Жалаловна\*

161

## АЛТЫН КАЙЫНЭНЕМ – ЭНЕКЕМ

«Келиндин келгендегиси эстен кетпейт» демекчи, эпикти келин болуп атташ кирген күндөн тартып, кызым деп эркелетиш, бооруна тартып, кемчилигимди ығы менен акырын айтыш, келин эмес өз кызындаи кабыл алган алтын кайненем – энекем аман болсун! Үйрөнүп кетесин, баарыбыз эле ушинтип үйрөнгөнбүз деп дем берип, кепкеңешин, акыл-насаатын айтып колдош турат. Келин болуп 18 жашымда келгем, бардык тиричилики, оокатты энемден үйрөндүм. Ошондой бери жашоонун ырахат күндерүн, жылуу көз ирмемдерди, күлкүлүү окуяларды, баа жеткис убакытты чогуу еткерүүдөбүз. Ар дайым мени коомчулукка, туугандарга, жоро-жолдошторго мактап, турмуштун туура нугуна багытташ турат.

Энекем – абдан акылдуу, сабырдуу, керөгөч адам. Замандын агымы менен болот. Мен учун энем – жакшы кепкеңчи, керектүү учурда баа жеткис энциклопедия. Чарчасам айт, эс алыш ал алтынным деп айтат.

Энeme кызматымды эч качан аябайм, бутуна бут, колуна кол болуп жардам берип, бардык күчүмдү жумшаганга аракеттенем. Аяткени энекемдин жакшылыгы, мага кылган жылуу мамилеси, жардамы, мээнети эц эле чоң! Бүгүнкү жетишкендиктер – ашканада болобу, үй-буләде болобу кожойкелик сапаттарым кайненеме таандык. Энем мени жакшы көрөт, мени менен чын жүрөктөн сыймыктанат. Бул мен учун чоң жетишкендик, Кудайым буюрса, келечекте келин күткөндө, энемдей кайнене болгум келет.

Сайкал ХАЛИЛОВА,  
келини

## МАМЕ

Мама... для каждого из нас – одна единственная на свете, самый любимый человек в целом мире. Она дала нам жизнь и делает все для того, чтобы мы были счастливы.

Между матерью и дочерью существует самая тесная и неразрывная связь. Она поддерживается любовью, заботой, нежностью и поступками.

Мама – первое слово, которое мы произносим, едва сделав первые шаги. Я помню, как мама вела меня в первый класс в школу, крепко держав за руку. Она очень переживала, как сложится моя школьная жизнь. Всегда помогает советом, когда трудно сделать правильный выбор. Она всегда поймет, утешит, обнимет. Иногда строго судила, ругала и нам казалось что не права, но на самом деле мама очень честная и справедливая. Столько раз она прощала нам наши ошибки, неудачи, грубое слово или непонимание. Сейчас повзрослев мы начинаем понимать и ценить это, когда у нас появились свои дети.

К сожалению, мы так редко задумываемся о том, сколько времени и сил, сколько труда и здоровья, сколько ласки и заботы тратит на нас мама. Вырастаем, обзодимся своей семьей и погрузившись в быт, забываем иногда позвонить и узнать как дела. Сколько бы мы не говорили слов благодарности маме – этого будет мало!

С детства мама создала для нас замечательную семью, в которой всегда было уютно, тепло. Наш пapa самый добный, мягкий и интеллигентный человек. Ни разу за всю жизнь он не повыпал голос на нас, не ругал. Он столько любви и доброты отдает нам, в его глазах столько отцовской любви и нежности. Мама с папой никогда не ругались, всю жизнь вместе бок о бок, преодолевая трудности и жизненные невзгоды, они достигли того уровня как сейчас. Вы всегда будете примером, моим вдохновением!

Когда мы учились в школе, пapa уехал в Турцию, город Стамбул, чтобы защитить докторскую диссертацию. И мы остались одни на целых пять лет. Было очень трудно финансово, не хватало денег, пapa учился, подрабатывал и каждый месяц отправлял деньги. И всегда мама покупала нам вкусняшки и сладости. Вот в очередной раз мы попали в гастроном Азия, тогда только завезли импортное мороженое и мама купила нам всем, а себе нет... Мой младший брат ему было всего 6–7 лет спросил у мамы почему она себе не покупает, неужели не любит мороженое? Мама же ответила, что у нее болят зубы. На самом деле она экономила на себе, во всем себе отказывала, даже мороженое себе не покупала! Сегодня уже повзрослевший братик имеет прекрасную семью, детей и хорошую работу. Однажды накупив разные виды мороженого принес маме, чтобы угостить вкусностями, которыми раньше мама кормила нас. Мама призналась, что на самом деле она очень любит мороженое. Просто в то время не было лишних денег при желании поесть, а сейчас может позволить себе все, но к сожалению зубы болят теперь по настоящему!

Сейчас вспоминая все это столько эмоций и слез на глазах, а будучи маленькими детьми, мы не замечали порой очевидное, на какие жертвы идут мамы ради семьи и детей.

Я бесконечно благодарна вам, мам! Я восхищаюсь вашей силой духа, храбростью, добротой. Вы столько пережили, были и тяжелые моменты, но при этом всегда твердо стояли на ногах! Я все ценю, замечаю и никогда не забуду. Пусть жизнь ваша будет долгой и легкой, мамуля!

Берегите мам, потому что «мы до тех пор останемся детьми, пока живут на свете наши мамы!»

Фарида АХМЕТОВА,  
дочь

### Благодарю, МАМА!!!

Мама, мамочка, мамулечка! Наша родная, самая заботливая, сильная, женственная! И слов не хватит передать всю благодарность за все, что Вы с папой нам дали, и даете до сих пор.

Сегодня мы сами родители, самодостаточные женщины, состоявшиеся как жены, келинки, мамы, у нас свои семьи, дети. Хотя совсем недавно мы были детьми, как и все доставляли немало хлопот. Но Вы наши мама и папа - лучшие родители, отдавшие всю молодость, труд, заботу, ласку и любовь, вложившие в нас чувство ответственности, уверенности, давшие достойное образование и воспитание!

Мама, вы с детства прививали нам с сестрой как девочкам хорошие и правильные манеры поведения в семье, обществе. Навсегда осталось в памяти ваши слова: «Кыз барган жеринен көгөрөт! Мага демек негрге күйөөгө чыккыла, главное кеткендөн кийин кайра ыйлап келбигиле!» Каждый раз думаю об этом, как правильно вы настраивали нас на все тяготы жизни и их преодоление. И до сих пор мотивируете, стимулируете, даете правильные советы, предложения!

Наш дом всегда был полон людьми, гостями... в памяти остались бесконечные подготовки к приему гостей, родственников ожидаемых и неожиданных. Мы конечно не всегда были рады этим мероприятиям, ворчали и возмущались что устали.. но Вы мамочка всегда нас успокаивали, говорили: «Канча бут кирсе, ошончо кут кирет!» при этом дрессировали нас и нашу «Голливудскую улыбку» на все 32 зуба.. постоянно напоминая нам: «Зубы дорогая, зубы!» Сестра зачастую просила повесить табличку на ворота: «Нас нет дома», хотя бы на выходных. Тогда это казалось чем то тяжелым, несправедливым, а сегодня мы вспоминаем эти моменты с улыбкой на лице. Но и эти дни прошли, сегодня эти потоки людей не прекратились в

родительском доме, гостеприимство у Вас в крови, мама, а мы и наша келинка теперь мастерски принимаем гостей, состоялись как отличные хозяйки. Ведь все это благодаря Вам, вашим усилиям и правильному воспитанию.

Мамочка – вы всегда были и будете для меня примером для подражания, ответственного и очень сильного духом человека, осознанно и своим трудом достигшего всех высот и наград в профессиональной научной деятельности, умной женщины с большим авторитетом среди друзей и коллег, сочетающая в себе все качества современной женщины. При этом ни на минуту не забывая о детях, семье и домашних заботах. Вы дочь кыргызского народа - смелая, гордая, мудрая, справедливая и красавая!

Мама – вы отдали всю себя детям, семье, родным и близким, и конечно же науке! При этом напрочь забыв о собственном здоровье... Вы собственными силами добились немалых заслуг, наград, почета и доверия.

А скольких детей, студентов, аспирантов, магистрантов вы воспитали и обучили, многие из которых благодарны и держат связь до сих пор. Ведь кроме гранита науки, вы дали им обычное человеческое тепло, нравственность и духовное развитие. Я безумно благодарна Богу за таких замечательных родителей, за нашего папу, из уст которого ни разу не слышали громких руганий и замечаний в адрес супруги, детей, внуков! За Вас мамочка – за то, что вы есть у нас. Вы свет в нашем доме, вы то связующее звено, которое объединяет нас, дарит тепло, ласку и уют! Люблю Вас Мама, живите долго, будьте рядом с нами как можно дольше!

Мои родные папа и мама, благодарю Вас любимые мои за жизнь, которую дали, за тот стержень что есть во мне, за уверенность и человечность в моем характере, ведь мои достижения на сегодня – результат вашей ежедневной кропотливой заботы и любви настоящих родителей!

Бегимжан ХАЛИЛОВА,  
дочь



## 2-б өлүм

## БИБЛИОГРАФИЯ

## Г.Ж.Орозованының илимий эмгектери

## 1. Монографиялар, изилдөөлөр, методикалык колдонмолов.

1. Орозова Г.Ж. Байсерке Калпаков. / Изилдөө. – Б., 1994. – 74 б.

Кыргыз улуттук жазма адабиятын баштоочулардын бири, акын, драматург, чечен, агартуучу, тунгуч журналист Байсерке Калпаковдун (1882–1941) өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча изилдөө.

2. Орозова Г.Ж. Түрк элдеринин поэмалары: тарыхый процесс жана эпикалык байланыш. Монография. – Б.: «Шам», 2000. – 189 б.

Эмгекте түрк тилдүү элдерде орток айтылган жана чыгыш поэзиясынан келген элдик поэмалардын кыргыздарга таралышы, вариантары, айтылыш өзгөчөлүгү, жанрдык, сюжеттик-композицийлык түзүлүшү туурасында изилдөө жүрген.

3. Орозова Г.Ж. Түрк элдеринин поэмаларынын кыргыздарга таралышы жана айтылыш өзгөчөлүгү. (2 б.т.) Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун жазылган диссертациясынын авторефераты. – Б.: «Илим», 2000. – 27 б.

4. Кыргыз адабиятынын тарыхы. 7 томдук (авторлош). 1-том. – 684 б., 3-том. – 676 б., 5-том. – 764 б., 6-том. – 684 б. – Б.: «Шам», 2002.

Кыргыз адабиятынын тарыхына арналган жети томдук фундаменталдык эмгекте Орхон-Енисей тексттеринен баш-

тап бугунку күнгө чейинки кыргыз адабиятына тиешелүү материалдар камтылган. Көрсөтүлгөн томдордо автордун фольклор, акындар чыгармачылыгы жана кыргыз адабияты боюнча жазған эмгектери кирген.

5. Орозова Г.Ж. Кыргыз балдар фольклорунун жанрдык составы жана поэтикасы. Монография. – Б.: «Бийиктик», 2003. – 140 б.

Эмгекте кыргыз балдар фольклорунун жанрдык составы аныкталып, илимий принципте классификацияланган. Балдар фольклорун изилдөө генетикалык, жаш өзгөчөлүк жана аткарган кызматы боюнча жүргүзүлген. Ошондой эле балдар фольклорунун поэтикасынын айрым маселелери да анализге алынган.

6. Кыргыз адабият таануу илими жана сыны; 2 томдук (авторлош). 1-том. – 496 б., 2-том. – 720 б. – Б.: «Шам», 2005.

«Кыргыз адабият таануусу жана сыны» деген эки томдук фундаменталдуу эмгекке кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгы жана акындар поэзиясы жөнүндө илимий эмгектерди жазған окумуштуулардын жана профессионал адабиятыбыздын ар түрдүү жанрларынын, проблемаларынын устундө иштеген адабиятчылар менен сынчылардын чыгармачылык илимий портреттери камтылган.

7. Азыркы кыргыз адабияты (авторлош). 1-том. – Б., 2005. – 449 б. 11-том. Тил адабият жана искусство маселелери./ Журнал, № 2 (7). – Б., 2009. – 200 б.

Кыргыз адабияты XX кылымдын 60-жылдарынан тартып өзүнүн гүлдөө доорун башынан еткергөн десек болот. «Азыркы кыргыз адабияты» деген эки томдук эмгекке проза, поэзия, драматургия жана адабият таануу менен сында активдуу иштеген акын-жазуучулардын, калемгерлердин чыгармачылыгы жөнүндө илимий обзордук мунәззәгү материалдар камтылган.

8. Орозова Г.Ж., Ботоканова Г.Т. Культурология. Программа жана методикалык материалдар (кырг. орус тилдеринде). – Б.: КНАУнун типографиясы, 2006. – 30 б.

9. Орозова Г.Ж. Манаастаануу. Программа жана методикалык материалдар (кырг. орус тилдеринде). – Б.: КНАУнун типографиясы, 2007. – 37 б.

10. Орозова Г.Ж. Адабий портреттер жана проблемалар/ Илимий изилдөөлөр. – Б.: «Бийиктик», 2009. – 204 б.

Китепке элдик тамсилдин жаңардык өзгөчөлүгү жана кыргыз адабиятындагы жаңылануу, көркөм табылгалар туурасындағы илимий макалалар, адабияттаануу илимине өз салымын кошкон айрым окумуштуулардын портреттери кирген.

11. Орозова Г. Ж. Кыргыздардың улуттук маданияты (байыркы доордон XIX кылымдын аягына чейин) / Окуу куравлы. – Б.: «Бийиктик», 2010. – 132 б.

Аталган окуу курал ЖОЖдордо маданияттаануу предметин окутуунун негизинде иштелип, кыргыз улуттук маданияты руханий маданият жана материалдык маданият деш белүүнүп, тарыхый-этнографиялык, философиялык планда изилденген.

12. Орозова Г.Ж. «Кулмырза менен Аксаткының» изи менен Кубат бийдин тарыхына карай / Изилдөө. – Б.: «Бийиктик», 2013. – 68 б.

Изилдөө Кубат бийдин (1690/1700–1761) 320 жылдыгына арналыш, тарыхый инсандын өмүр жолу, саясий ишмердиги жана кыргыз фольклорундагы «Кулмырза менен Аксаткын» поэмасындагы Кубат бийдин тарыхый Кубат бий менен тарыхый-фольклордук негизи туурасында жазылган.

13. Орозова Г.Ж. Кыргыз еләндөрү / Изилдөө. – Б.: «Улуу тоолор», 2015. – 148 б.

Эмгекте кыргыз фольклорундагы елең жанры бириңчи жолу изилдеөө алышып, елең ырларынын табияты, жазылуу, жыйналуу тарыхы, тарыхый башшаты, түзүлүшү, поэтикасы сыйктуу проблемалар каралган. Изилдеөнүн аягына кыргыз еләндөрүнүн тексти тиркеме түрүнде берилген.

14. Орозова Г.Ж. Кыргыз элдик поэмаларынын табияты / Монография. – Б.: «Улуу тоолор», 2015. – 356 б.

Монографиялык эмгекте кыргыздын шукура элдик поэмалары бириңчи жолу илимий жактан классификациялаңган. Элдик поэмалардын жаңардык өзгөчөлүгү, сюжеттик түзүлүшү, образдар системасы, историзм маселеси, историзмдин принциптери жана типологиясы, фольклор менен тарыхтын катышы сыйктуу проблемалар илимий-теориялык планда изилденген.

15. Орозова Г.Ж. Кыргыз элдик поэмаларынын историзми жана жаңардык жаңылануу (Жанр. Сюжет. Историзм). (3 б.т.) Филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын

изденини алуу үчүн жазылган диссертациясынын авторефераты. – Б.: «Мега-формат», 2017. – 46 б.

16. Кыргыз адабиятынын тарыхы. //Кайрадан толукталашып басылган 10 томдугуна авторлоши. – Б.: «Күт бер» ЖЧК, 2017.

17. Жылдар, ойлор, пикирлер, изилдеөлөр. – Б.: ЖЧК «Абыкеев А.Э.», 2020. 381 б.

Жыйнакка кыргыз маданияты, фольклору, акындар чыгармачылыгы жана профессионалдык адабиятты боюнча 1982–2018-жылдар аралыгында жазылган публицистикалык жана илимий макалалар, илимий конференциялардагы баяндамалар, изилдеөлөр хронологиялык тартылте жайгаштырылып киргизилген.

18. Фольклордук жанрлардын өзгөчөлүгү (илимий эмгектер). – Б.: ЖЧК «Абыкеев А.Э.», 2021. 460 б.

Китепте камтылган илимий эмгектерде фольклордук жанрлардын спецификалык өзгөчөлүгү, жанрлардын табияты, элдик чыгармалардагы историзм, поэтика жана фольклордук мурастардагы салттуулук жана индивидуалдуулук, синкремтизм сыйктуу проблемалар каралган.

## 2. Илимий макалалар

1. Адабий мурас; О.Лепесов, Б.Калпаков, Ж.Түлегабылов. (0,3 б.т.) – Б., «Мурас» журналы. 1991, № 5.

2. «Байсерке чечен». (0,5 б.т.) – Б., «Кыргыз руху» газетасы. 1991. 11-сентябрь.

3. «Адашкан жана чаташкан ырлар». (0,6 б.т.) – Б., «Кыргыз маданияты» газетасы. 1991, 24-октябрь.

4. «Манасчы Кенжекара». (0,4 б.т.) – Б., «Манас дубурту» газетасы. 1994, № 5.

5. «Боз жигит» поэмасы». (0,5 б.т.) – Б., «Кыргыз руху» газетасы, 1994, 18-ноябрь

6. «Момия» таржымалы». (0,6 б.т.) – Б., «Кыргыз маданияты» газетасы. 1994, декабрь.

7. «Акын жана улуу эпос». (0, 2 б.т.) – Б., «Кыргызстан маданияты» газетасы. 1995, 23-август.

8. «Чыгыш поэмаларынын кыргыздарга таралышы: «Мудук-Зарлык» поэмасы». (1,3 б.т.) Китепте: «Манас» эпосу-

нун айрым маселелери. – Б., Манастаануу жана көркем маданияттын улуттук борбору. 1995. – 152 б.

9. «Чыгыш поэмаларынын кыргыздарга таралышы: «Бозжигит» поэмасы». (0,5 б.т.) Түрк адабияты жана диалектиле-ри. Журнал. Анкара, 1996, № 10.

10. «Нарикбай» дастаны». (0,6 б.т.) «Китепте: Адабиятыбыздын актуалдуу проблемаларынан. – Б., Манастаануу жана көркем маданияттын улуттук борбору. 1997. – 69 б.

11. «Нарикбай» («Чоро») чыгармасынын баштаты жана кыргыздарга айтылыш езгечелүгү». (1,3 б.т.) Китепте: Фольклордун жаңардык табиятындагы салттуулук жана жекечелик езгечелүктөрү. – Б., Манастаануу жана көркем маданияттын улуттук борбору. 1998. – 154 б.

12. «Айтматов жана түрк калкташынын фольклору». (0,3 б.т.) Ч. Айтматов (жазуучунун 70 жылдыгына арналган Эл аралык симпозиумдун материалдары). – Анкара, 1999, 185–191 бб.

13. «Мундук-Зарлыктын» кыргыздарга айтылыш езгечелүгү». (0,8 б.т.) Китепте: Кыргыз адабиятынын тарыхынан. – Б., Манастаануу жана көркем маданияттын улуттук борбору. 1999. – 176–188 бб.

14. «Мухтар Ауэзов түрк дастандарынын изилдөөчүсү». (0,6 б.т.) М.Ауэзов жана дүйнө адабияты. (М.Ауэзовдун 100 жылдык юбилейине арналган Эл аралык конференциянын материалдары). – Алматы, 1999. – 327 б.

15. «Түрк элдеринин поэмаларынын кыргыздар арасына таралышы: «Кыз Жибек» поэмасынын кыргыздарда айтылыши». (1 б.т.) Журнал Наука и новая технология (социальные и гум.науки). – Б., 1999, № 1–2.

16. «Тайлак баатыр». (0, 6/4 б.т. О. Ахмедов менен бирге) – Б., «Аалам» газетасы. 2001, 29-август.

17. «Кыз Сайкал» – баатырдык эпос». (0,6 б.т.) – Б., «Заман Кыргызстан» газетасы. 2001, 10-август.

18. «Гулгаакы» поэмасынын баштаты же Шаамашрап менен Гулгаакы». (0,6 б.т.) – Б., «Кыргыз руху» газетасы, 2002, № 4.

19. «Курманбек – тарыхый инсан» (интервью). (0,3 б.т.) Ош шаары, «Жаңы муун» газетасы. 2001, 9-ноябрь.

20. «Гулгаакы» поэмасынын баштаты жана андагы архайкалык мотивдер». (1,0 б.т.) Китепте: Көркөм адабияттын айрым проблемалары. – Б., Манастаануу жана көркем маданияттын улуттук борбору. 2001. – 50–66 бб.

21. «С.Мукановдун адабият таануу, котормо, сын боюнча эмгектери». (0,3 б.т.) Китепте: Сабит Муканов жана казак адабияты (С.Мукановдун 100 жылдык юбилейине арналган Эл аралык конференциянын материалдары). – Алма-Ата, 2001. – 368 б.

22. «Мундук-Зарлык» поэмасы түштүк варианты боюнча». (0,5 б.т.) ОшМУ, «Вестник» (гум.илимдер) Ош, 2001. – 112–119 бб.

23. «Тайлак баатырдын тарыхый мезгили жана илимий көркем изилдениши». (0,6 б.т.) Китепте: Тайлак – улуттук баатыр. – Б.: Кыргызстан, 2001. – 5–18 бб.

24. «Жайдын уулу Жанайил» (баш сөз, текст). (0,8 б.т.) – Б.: «Акбозат» газетасы. 2002, август.

25. «Балдар фольклору». (3,0 б.т.) Китепте: Кыргыз адабиятынын тарыхы. Фольклористика. I том. – Б.: Шам, 2002. – 377–424 бб.

26. «Кыз Сайкал». «Гулгаакы». «Жалайыр жалгыз». «Ак Бермет». «Нарикбай». «Кыз Дарыйка». «Мундук-Зарлык». «Боз жигит». «Козу Көрпеш, Баян сулуу». «Кыз Жибек». (9,0 б.т.) Китепте: Кыргыз адабиятынын тарыхы. Фольклористика. III том. – Б.: Шам, 2002. – 667 б.

27. «С.Алайчиев» (илимий портрет). (0,7 б.т.) Китепте: Кыргыз адабиятынын тарыхы. Текмө ырчылар. V том. – Б.: Шам, 2002. – 542–563-бб.

28. «С.Чойбеков» (Илимий портрет) (0,9 б.т.) Китепте: Кыргыз адабиятынын тарыхы. Текмө ырчылар. V том. – Б.: Шам, 2002. – 603–616-бб.

29. «Байсерке Калпаков» (илимий портрет). (0,7 б.т.) Китепте: Кыргыз адабиятынын тарыхы. XX кылымдын адабияты (20–60-ж.). VI том. – Б.: Шам, 2002. – 77–89 бб.

30. «Мундук-Зарлык» поэмасынын баштаты, таралуу аймагы жана кыргыз фольклорунан алган орду». (0,6 б.т.) Китепте: Мундук-Зарлык. Кыз Дарыйка. Нарикбай./ «Эл адабияты» сериясы – 11том.//Жыйнакты түзген жана илимий баш сездерүн жазған Г.Орозова. – Б.: Шам, 2002. – 5–14-бб.

31. «Кыз Дарыйка» поэмасынын айтылыш, тарапыш езгечелугу. (0,8 б.т.) Китепте: Мундук-Зарлык. Кыз Дарыйка. Нарикбай./ «Эл адабияты» сериясы – 11том. // Жыйнакты түзгөн жана илимий баш сездерүн жазган Г.Орозова. – Б.: Шам, 2002. – 240–252-66.
32. «Нарикбай» поэмасынын тарыхый негизи жана кыргыз вариантынын композициялык бетончолуктору». (0,5 б.т.) Китепте: Мундук-Зарлык. Кыз Дарыйка. Нарикбай./ «Эл адабияты» сериясы – 11 том. // Жыйнакты түзгөн жана илимий баш сездерүн жазган Г.Орозова. – Б.: Шам, 2002. – 367–376-66.
33. «С.Алайчиев (Бала ырчы)». (1,2 б.т.) Китепте: С.Алайчиев (Бала ырчы). Төкмө акын Сыдык Алайчиевдин чыгармалар жыйнагы. //Жыйнакты түзүп, баш сезүн жазган Г.Орозова. – Б.: Шам, 2003. – 5-24-66.
34. «Тарыхый инсандын эпикалык образы». (0,2 б.т.) Китепте: Тайлак баатыр. Ормон хан. «Улуу инсандар» сериясы. // Түзгөндөр: А.Акматалиев, Г.Орозова, Н.Жангизиева. – Б.: Шам, 2003. – 224-6.
35. «Эпикалык салттуулук». (0,6 б.т.) Китепте: С.Касмамбет уулу. Билерик. /Поэма. //Жыйнакты түзгөн Г.Орозова. – Б.: Шам, 2003. – 3-12-66.
36. «Гулгаакы» поэмасы жана эпикалык салт». (1,7 б.т.) Китепте: Гулгаакы. Кыз Сайкал./ «Эл адабияты» сериясы – 25 том. //Түзгөн жана илимий баш сездерүн жазган Г.Орозова. – Б.: Шам, 2003. – 5-28-66.
37. «Кыз Сайкал» – баатырдык эпос». (1,3 б.т.) Китепте: Гулгаакы. Кыз Сайкал./ «Эл адабияты» сериясы –25 том. // Түзгөн жана илимий баш сездерүн жазган Г.Орозова. – Б.: Шам, 2003. – 279–298-66.
38. «Балдар фольклорунун классификациясы. Балдар ырларынын түзүлүшү жана поэтикасы». (1,6 б.т.) Кыргыз-Түрк Манас университети. Коомдук илимдер журналы. – Б., 2003. – 99–125-66.
39. «Казыбек көркөм сездүн устatty». (0,3 б.т.) Китепте: Казыбек казалчы жана анын адабий мурастары./ Казыбек казалчынын 100 жылдыгына арналган Республикалык илимий-практикалык конференциянын материалдары. Нарын шаары, НМУ, 2003. – 141–146-66.

40. «Кереметтүү жомоктордун композициясы». (0,6 б.т.) Вестник КГНУ, вып. I (гум. наук) – Б., 2003, № 5 62–66-66.
41. «Айбанаттар жөнүндөгү жомокторго жалпы мунездеме». (0,5 б.т.) Вестник КГНУ, вып. I (гум.наук) – Б., 2003, № 5. – 66–69-66.
42. Кыргыз адабиятынын тарыхы Энциклопедиясы. (25 макала жарык көргөн). (1,7 б.т.) – Б.: КЭнин басмасы, 2004. – 444 б.
43. «Манас» эпосу жана зирек илимпөз». (0,7 б.т.) Китепте: «Манас» эпосу жана кыргыз оозеки чыгармачылыгынын айрым маселелери. Фольклорист окумуштуу А.Сыдыковдун илимий эмгектеринин жыйнагы. //Түзгөн жана баш сезүн жазган Г.Орозова. – Б.: Бийиктик, 2004. – 392 б.
44. «Манас» эпосу жана зирек илимпөз». (0,7 б.т.) – Б.: «Эркин-Тоо» газетасы. 2004, 1-октябрь.
45. «Кыргыздар жана жазма эстеликтер». (0,4 б.т.) Китепте: Коне турки жазууларынын зерттелүү: бүгини мен болашагы. // Туркестан шаарында откөн Түрк элдеринин жазма эстеликтери аттуу Эл аралык симпозиумдун материалдары. – Астана, 2004. – 108–111-66.
46. «Момия» таржымалы». (0,6 б.т.) Китепте: Улуулуктун татаал жолу (А.Токомбаев адабий макалаларда, эскерүүлөрде, документтерде). Түзгөндөр: Т.Токомбаева, Б.Исакова. – Б.: Бийиктик, 2004. – 520 б.
47. «С.Закиров» (илимий портрет). (0,5 б.т.) Китепте: Кыргыз адабият таануу илими жана сыны. I том. – Б.: Шам, 2005. – 392–397-66.
48. «А.Сыдыков» (илимий портрет). (0,6 б.т.) Китепте: Кыргыз адабият таануу илими жана сыны. I том. – Б.: Шам, 2005. – 403–409-66.
49. «Д.Туратов» (илимий портрет). (0,8 б.т.) Китепте: Кыргыз адабият таануу илими жана сыны. II том.– Б.:Шам, 2005. – 428–433-66.
50. «Т.Мияшев» (илимий портрет). (0,6 б.т.) Китепте: Азыркы кыргыз адабияты. I том. – Б.: Шам, 2005, 44–55-66.
51. «Т.Мамеев» (илимий портрет). (0,7 б.т.) Китепте: Азыркы кыргыз адабияты. I том. – Б.: Шам, 2005. – 186–195-66.
52. «Пассионардуулук сапатка ээ инсан». (0,5 б.т.) Китепте: Эңсегеним элиме кызмат кылуу.//А.Акматалиевдин

50 жылдыгына арналган жыйнак. – Б.: Шам, 2006. – 212–218-бб.

53. «Эр эмгегин эл баалайт». (0,5 б.т.) (М.Мукасов. А.Кадырмамбетова менен бирге). «Күт билим» газетасы. – Б., 2006, 10-январь.

Академик А.Акматалиевдин илимий уюштуруучулук ишмердиги жөнүндө.

54. «Кыргыздардын руханий маданиятындагы экологиялык маселелер». (0,5 б.т.) КАУ, Вестник №2. – Б., 2006. – 253–256-бб.

55. Кыргызстан Улуттук энциклопедиясы. (40тан ашуун макала жарык көргөн) (5,0 б.т.) // Кыргызстан. Улуттук энциклопедия. I–VII томдор. – Б., 2006. – 2015.

56. «Таш Мияшев жазган турмуш сабактары». (0,6 б.т.) «Эркин-Too» газетасы. – Б., 2007. 30-март.

57. «Өз алдынчалыктын жолу». (0,7 б.т.) «Адабий Ала-Too» газетасы. – Б., 2007. № 4 31-март.

58. «Өзүнчөлүктүн жарапалышы». (0,6 б.т.) «Адабий Ала-Too» газетасы. – Б., 2007. № 10 31-июнь.

59. «Манастаанууну» окутуунун айрым маселелери». (0,4 б.т.) – Б.: КАУ, Вестник № 1 (7) 2007.

60. «Ак Мактым» күүгө айланган дастан». (0,4 б.т.) // Адабият жана искусство маселелери. Журнал № 1. – Б., 2007. 95–97-бб.

61. «Цивилизация жана экология (Ч.Айтматовдун «Тоолор кулаганда» («Сардал кызы») романынын мисалында». (0,7 б.т.) – Б., 1) КАУ, Вестник № 2, 2008; 2) «Вопросы литературы и искусства». Журнал. № 5, 2008; 3) «Эркин-Too» газетасы, 11.06.2008.

62. «Матисаков А.» (илимий портрет). (0,8 б.т.) Тил, адабият жана искусство маселелери. /Журнал № 2(7) – Б., 2009. – 125–134-бб.

63. «Тамсилдин элдик мүнөзу». (1,0 б.т.) КМУУ, Вестник. Серия I. № 3. – Б. 2009 (ноябрь, декабрь).

64. «Распространение тюркских эпических произведений в кыргызском фольклоре» (на примере дастана «Кероглы») (Тезис. 0,1 б.т.) Материалы международной конференции «Жанр эпоса «Кероглы» и восточная литература». – Ашхабад, 2009. – 382-б.

65. «Эки таңдыр: Молдо Кылыч жана Тазабек Саманчин». (0,6 б.т.) «Кыргыз туусу» газетасы. – Б., 2010, № 1, 12-январь; 2010. № 2, 15-январь.

66. «Казак-kyргыз адабий байланышы жана Бауржан Момуш уулу». (0,5 б.т.) «Рух кенчи» газетасы. – Б., 2010, октябрь.

67. «Материалдык маданияттагы салттуу билимдер». (0,6 б.т.) – Б., Вестник КНАУ №1 (18). 2010. – 106–109-бб.

68. «Махмуд Кащаринин «Түрк тилдеринин сөздүгүндөгү» адабий-мурастардын үлгүлөрү». (1-макала. Макал-лакаптар. 0,8 б.т.) Китепте: Махмуд Кащари жана кыргыз маданияты. – Б.: Avgasyapress, 2011. – 283–293-бб.

69. «Элет эпопеясы». (1,2 б.т.) «Күтбилим» газетасы, № 17(10427), 5-май, 2011, 15-б; № 18 (10428), 13-май 2011, 14-б.

70. «Баатырдык поэмалардагы историзм». (0,9 б.т.) Тил, адабият жана искусство маселелери. Журнал № 1 (12) – Б., 2011. – 99–106-бб.

71. «Эр Эшпим» поэмасы жана тарыхый чындык». (0,9 б.т.) //Материалы международной научно-теоретической конференции «Актуальные проблемы литературоведения, искусствознания и фольклористики на современном этапе». – Алматы, 2011. – С. 284–294.

72. «Тарых фольклордун предмети катары». (0,8 б.т.) – Б., КМУУнун Жарчысы. № 2. 2012. 667–672-бб.

73. «Кулмырза менен Аксаткын» – маҳабат трагедиясы». (0,3 б.т.) Китепте: Элдик поэмалар. «Эл адабияты» сериясы. 31 том. //Түзгөн жана илимий баш сөздөрүн жазган Г.Орозова. – Б., 2012, 7–12-бб.

74. «Ак Мактым» жана калмак доору». (0,5 б.т.) Китепте: Элдик поэмалар. «Эл адабияты» сериясы. 31 том. // Түзгөн жана илимий баш сөздөрүн жазган Г.Орозова. – Б., 2012. – 61–66-бб.

75. «Карагул ботом» жана элдик философия». (0,5 б.т.) Китепте: Элдик поэмалар. «Эл адабияты» сериясы. 31 том. // Түзгөн жана илимий баш сөздөрүн жазган Г.Орозова. – Б., 2012. – 85–89-бб.

76. «Жалайыр жалгыз» жомоктун негизинде түзүлгөн турмуштук поэма». (0,8 б.т.) Китепте: Элдик поэмалар. «Эл

адабияты» сериясы. 31 том. // Түзгөн жана илимий баш сездерүн жазған Г.Орозова. – Б., 2012, 109–119-бб.

77. «Ак Бермет менен Качкан кыз туурасындагы тарыхы ырлар жөнүндө эки ооз сез». (0,6 б.т.) Китепте: Элдик поэмалар. «Эл адабияты» сериясы. 31 том. // Түзгөн жана илимий баш сездерүн жазған Г.Орозова. – Б., 2012. – 167–174-бб.

78. «Козу Керпеш, Баян Сулуу» поэмасынын кыргыздарда айтылыши». (0,5 б.т.) Китепте: Элдик поэмалар. «Эл адабияты» сериясы. 31 том. // Түзгөн жана илимий баш сездерүн жазған Г.Орозова. – Б., 2012. – 207–212-бб.

79. «Кызы Жибек» поэмасы жана кыргыз айтуучулары». (0,8 б.т.) Китепте: Элдик поэмалар. «Эл адабияты» сериясы. 31 том. // Түзгөн жана илимий баш сездерүн жазған Г.Орозова. – Б., 2012. – 239–250-бб.

80. «Боз жигит» поэмасы». (0,7 б.т.) Китепте: Элдик поэмалар. «Эл адабияты» сериясы. 31 том. // Түзгөн жана илимий баш сездерүн жазған Г.Орозова. – Б., 2012. – 319–327-бб.

81. «Кыргыздын канынан, жанынан жараган улуттук эн тамгасы». (0,7 б.т.) «Жаңы Ордо» газетасы. 10-сентябрь 2013.1) – Б., «Эркин-Тоо» газетасы, 10-апрел, 2012.; 2) Китепте: Улуу «Манас» жана анын фальсификаторлору. – Б.: Туар, 2013. – 219–226-бб.

82. «Манасты» таанысак улуттубузду тааныйбыз». (0,6 б.т.) 1) «Күт билим» газетасы, 2014, 20-апрель; 2) Китепте: Улуу «Манас» жана анын фальсификаторлору. – Б.: Туар, 2013. – 231–237-бб.

83. «Кыргыздар еврейлердин жоголгон уруусубу?» (0,6 б.т.) «Азия нюост» газетасы. – Б., 2013, 26-июль.

84. «Ааламдашуубу же аң-сезимдин жоктугубу?» (0,5 б.т.) «Фабула планета» газетасы. – Б., 2013, июнь.

85. «Ч.Айтматовдун чыгармаларында улуттук идеянын берилиши». (0,6 б.т.) «Жаңы Ордо» газетасы. – Б., 2013, 10-сентябрь.

86. «Элдик поэмалардагы историзм маселеси жана «Шырдақбек» (0,7 б.т.) Тил, адабият жана искусство маселелери. / Журнал № 1, 2 (13,14) – Б., 2013. – 358–365-бб.

87. «Манас»: эпикалык жанрдагы салттуулук». (1,3 б.т.) Китепте: Улуттук идея: кыргыз тили жана адабияты. – Б.: «ЧП Абыкеев А.», 2013. – 72–94-бб.

88. «Коргол Досуевдин чыгармаларын изилдөө маселесиңе карата». (0,6 б.т.) 1) Тил, адабият жана искусство маселелери /Журнал. №1, 2 (13,14) – Б., 2013. – 39–44-бб. 2) Китепте: Ак таңдай, залкар талант Коргоол Досу уулу. – Б., 2013. – 52–59-бб.

89. «Каардуу күнгө кабылган Байсерке Калпаков». (0,7 б.т.) «Рух көнчи» газетасы. – Б., 2013, октябрь.

90. «Эпикалык жанрды өнүктүрүүдөгү Жусуп Мамайдын ролу» (0,5 б.т.) Китепте: Жусуп Мамай: заманыбыздын залкар манасчысы. – Б.: Maxpriht, 2014. – 221–225-бб.

91. «Кубат бий». (2,0 б.т.) «Улуттман» газетасы. Июнь, июль, август, сентябрь, 2014.

92. «Ч.Айтматовдун чыгармаларындағы улуттук идея». (0,6 б.т.) «Чыңгыз Айтматов жана анын Ысык-Кел форуму: маданияттар диалогу жана цивилизациялардын жақындашшуусу» аттуу Эл аралык форумдун материалдары. – Б.: Дизайн Эстет Центр, 2014. – 275–280-бб.

93. «Үметаалы ырчы – доордуда үнү, улуттук идеянын жарчысы». (0,6 б.т.) Китепте: Үметаалы. – Б.: Туар, 2014. – 3–10-бб.

94. «Түрмуштук-социалдык поэмалардагы историзмдин типологиясы». (0,6 б.т.) Сборник материалов X международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование – 2015». – Астана. Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева. 2015. – С. 2437–2444. Сайт: [www.enu.kz](http://www.enu.kz)

95. «Сейитбек» поэмасындагы реалдуулуктун деңгээли». (0,5 б.т.) // КМУУнун жарчысы. Атайын чыгарылыш. – Б., 2015.

96. «Фольклордун жарагалышын шарттаган жашоо эбак өзгөргөн». (0,5 б.т.) Маек. «Эркин-Тоо» газетасы. – Б. 2015, 11-декабрь.

97. «Кызы атсына, аялы күйөөсүне кошок айтпай кокуй болдук». (0,5 б.т.) «Азия нюост» газетасы. – Б. 2015, 10-декабрь.

98. «Кыргыз елец ырлары жана алардын поэтикасы». (1,0 б.т.) Юнусалиевдин окуулары-2015. Конференциянын материалдары. – Б.: Улуу тоолор, 2015, 24-25-декабрь. – 224–237-бб.

99. «Курч тилдүү ақын Эсенаман жөнүндө эки ооз сез». (0,3 б.т.) // Китепте: Калмырза. Чонду. Эсенаман. Уметаалы. «Залкар ақындар» сериясы, 2-том. – Б.: Бийиктик плюс, 2015. – 128–132-бб.
100. «Уметаалы Эсенаман уулу». (0,4 б.т.) // Китепте: Калмырза. Чонду. Эсенаман. Уметаалы. «Залкар ақындар» сериясы, 2-том. – Б.: Бийиктик плюс, 2015. – 212–217-бб.
101. «Кыз Сайкал» баатырдык эпос». (1,5 б.т.) // Китепте: Саринжи Бекей. Кыз Сайкал. «Эл адабияты» сериясы. 8-том. – Б.: Аварсия Пресс, 2015. – 242–264-бб.
102. «Коргоол ырды пир туткан ақын». (0,5 б.т.) // Китепте: Музооке. Айтыке. Коргоол. Эшмамбет. «Залкар ақындар» сериясы. 4-том. – Б.: Бийиктик плюс, 2015. – 44–51-бб.
103. «Эл ырчысы Эшмамбет». (0,4 б.т.) // Китепте: Музооке. Айтыке. Коргоол. Эшмамбет. «Залкар ақындар» сериясы. 4-том. – Б.: Бийиктик плюс, 2015. – 172–176-бб.
104. «Келкели Эгемендуулук алгандан кийин келген тарыхый чыгармалардын изилдениши». (0,3 б.т.) // Манастан Ч. Айтматовго карай: проблемалар жана көз караштар» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалы. – Б.: Имак Офсет, 15-январь, 2016. – 29–30-бб.
105. а). «Кулмырза менен Аксаткын» – маҳабат трагедиясы».
- б). «Ак Мактым» жана калмак доору».
- в). «Карагул ботом» жана элдик философия».
- г). «Жалайыр жалгыз» жомоктун негизинде түзүлген турмуштук поэма».
- д). «Ак Бермет менен Качкан кыз туурасындагы тарыхый ырлар жөнүндө эки ооз сез».
- ж). «Гүлгаакы» поэмасы жана эпикалык салт». (Жалпы 4,0 б.т.) // Китепте: Элдик поэмалар». Эл адабияты сериясы, 15-том. Түзген жана илимий баш сездерүүн жазган Г. Орозова. – Б.: Принт-Экспресс, 2016. – 572 б.
106. «Кыргызские народные поэмы и вопросы классификации». (1,0 п.л.) // Вестник современной науки. Научно-теоретический журнал. Волгоград, 2016. № 4 (апрель) в 2-х частях. Ч.2 С. 43–49.
107. «История исследования кыргызских народных поэм». (0,8 п.л.) // Журнал Актуальность. НИЦ Актуальность РФ. Пенза, 2016. Том 2, № 4 (апрель) С. 59–63.

108. «Освещение идеи суверенитета в народных поэмах». (0,8 п.л.) // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурология. Сборник статей по материалам XLVIII международной научно-практической конференции. – М., 2016, № 5 (44) май.
109. «Историзм в кыргызских народных поэмах и типология принципов историзма». (1,5 п.л.) // Приволжский научный вестник. – Ижевск, 2016, № 5 (57), май. Часть Гуманистическая наука. С. 117–128.
110. «Образ Есим хана в кыргызском и казахском фольклорах». (0,8 п.л.) // Журнал Актуальность РФ. Материалы V Международной научно-практической конференции «Российская наука в современном мире». – Пенза. 2016, № 5 (май), Т.2.С. 60–64.
111. «Историзм в социально-бытовых поэмах». (0,7 п.л.) // Журнал Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М., 2016, № 5 (88) май. Ч. III. С. 66–70.
112. «Роль тотемизма в кыргызском фольклоре (на примере поэмы «Карагул ботом»). (0,5 п.л.) // Традиционная и инновационная наука: история, современное состояние, перспективы. / Международной научно-практической конференции. (1 июня 2016 г.) – Уфа, 2016. Ч. 4. – С. 157–161.
113. «Абдыллаев Кекен». (0,3 б.т.) // Китепте: «Залкар ақындар» сериясы. 8-том. – Б.: Принт-Экспресс, 2016. – 347–351-бб.
114. «С. Алайчиев (Бала ырчы)». (0,3 б.т.) // Китепте: «Залкар ақындар» сериясы. 8-том. – Б.: Принт-Экспресс, 2016. – 251–256-бб.
115. С. Карадаев. Энциклопедия. (20дан ашыуун макала жарык көргөн) (1, 0 б.т.) // Китепте: С. Карадаев. Энциклопедия. – Б.: Принт-Экспресс, 2016. – 1260 б.
116. «Күттүү билим» дастанындагы көрәэздин көркөм функциясы» (0,4 б.т.) // Ж. Баласагындын «Күттүү билими» – XX кылымдардагы Борбордук Азиядагы мусулмандык Кайра жаралуунун күзгүсү. / Ж. Баласагындын 1000 жылдыгына арналган жыйнак. – Б.: Maxpriht, 2016. – 385–388-бб.
117. «Каныкей таануунун педагогикалык жолдору». (0,7 б.т.) // Жыйнекта: Советбек Байгазиев – адабиятчы, педагог, публицист жана ақын. / С. Байгазиевдин 70 жылды.

гына арналган конференциянын материалдары. – Б.: «Алтын тамга», 2017. – 170 б.

118. «Эгемендүүлүк туурасындагы улуттук идеянын эпикалык чыгармалардагы тарыхый өнүгүшү (Элдик поэмалардын мисалында)». (7,3 б.т.) // Китепте: Улуттук идея – адабиятта. 2-китең. – Б.: Полиграфбумресурсы, 2017. – 156-273-66.

119. «Орозбекова Жылдыз Калмашевна» (Илимий портрет). 0,8 б.т.) // Китепте: Кыргыз адабиятынын тарыхы. Фольклор таануу. 8-том. – Б.: «Кут бер» ЖЧКсынын басмасы, 2017. – 624 б.

120. «Калчакеев Кубанычбек Бекболотович» (Илимий портрет). (0,6 б.т.) // Китепте: Кыргыз адабиятынын тарыхы. Фольклор таануу. 8-том. – Б.: «Кут бер» ЖЧКсынын басмасы, 2017. – 624 б.

121. «Жамғырчиева Гулина Төлебаевна» (Илимий портрет). (0,7 б.т.) // Китепте: Кыргыз адабиятынын тарыхы. Фольклор таануу. 8-том. – Б.: «Кут бер» ЖЧКсынын басмасы, 2017. – 624 б.

122. «Тиллебаев Садык Алханович» (илимий портрет). (1 б.т.) // Китепте: Кыргыз адабиятынын тарыхы. Адабият таануу. 9-том. – Б.: «Кут бер» ЖЧКсынын басмасы, 2017. – 768 б. (694-709-66.)

123. Алдей, алдей ак бөпем (балдар фольклору) (2,0 б.т.). // «Эл адабияты» сериясы. 29-том. – Б.: Принт-Экспресс, 2017. 3-34-66.

124. «Тоолордун бешигинде термелген ырлар». (0,5 б.т.) // «Майдан KG» газетасы. – Б., 2018, 3-октябрь.

125. «Бир кылым жаңырган үндөр же үн жазуулардын сакталыш тарыхынан бир баян». (0,6 б.т.) // Жаңы Ордо газетасы. – Б., 2018, 5-октябрь.

126. «Талант жана тағдыр». // Түл, адабият жана искуство маселелери. Журнал. Атайын чыгарылыш. – Б., 2018. – 120-125-66.

127. Cengiz Aytmatov'un eserlerindeki milli#lk#. // Bozkırın uyanişi. Cengiz Aytmatov. Yayına hazırlayan Ömer Erdogan. Ankara, 2019.

### 3. Публицистик макалалар

1. «Тарбия үйдөн башталат». (0,4 б.т.) «Коммунист» газетасы (Тажик Республикасы, Жерге-Тал району) 1979, 13-февраль.

2. «Көз жумдуга жол койбайлу». (0,3 б.т.) «Коммунист» газетасы (Тажик Республикасы, Жерге-Тал району) 1979, 17-май.

3. «Туулган жердин деми». (0,3 б.т.) «Коммунист» газетасы (Тажик Республикасы, Жерге-Тал району) 1990, 29-май.

4. «Жалындуу абын». (0,4 б.т.) «Коммунист» газетасы (Тажик Республикасы, Жерге-Тал району) 1982, 29-январь.

5. «Акындын канаттуу сезү». (0,3 б.т.) «Коммунист» газетасы (Тажик Республикасы, Жерге-Тал району) 1981, 10-октябрь.

6. «Кыргыз жазуусунун башшаты». (0,4 б.т.) // «Ленинчил жаш» газетасы. 1984, 17-май.

7. «Тарых санжырасын барактап». (0,5 б.т.) – Б.: «Кыргызстан маданияты» газетасы, 1985, 7-март.

8. «Архив жана ездук документтер». (0,4 б.т.) – Б.: «Кыргызстан маданияты» газетасы, 1985, 29-август.

9. «Өмүрүн элге ариаган». (0,3 б.т.) – Б.: «Ленинчил жаш» газетасы, 1985, 28-февраль.

10. «Ысымы мектепке коюлган». (0,3 б.т.) – Б.: «Ленинчил жаш» газетасы, 1985, 25-апрель.

11. «Кыргыз алфавитинин баскан жолу». (0,4 б.т.) – Б.: «Кыргызстан маданияты» газетасы, 1986, 6-февраль.

12. «Театр баскан 60 жыл». (0,5 б.т.) – Б.: «Ленинчил жаш» газетасы, 1986, 27-март.

13. «Улам кайрадан жараптуу». (0,5 б.т.) – Б.: «Кыргызстан аялдары» журналы, 1987, № 2.

14. «Таланттар устаканаасы». (0,6 б.т.) – Б.: «Кыргызстан маданияты» газетасы, 1987, 15-январь.

15. «Совет демократиясынын арымы» (дунгкан тилинде). (0,4 б.т.) – Б.: «Шыйуеди чи» газетасы, 1989, № 103-104.

16. «Образдар галереясы». (0,6 б.т. – Б.: «Ленинчил жаш» газетасы, 1988, 13-декабрь.

17. «Балдар китешканасы». (0,3 б.т.) – Б.: «Кыргызстан пионери» газетасы, 1989, 1-сентябрь.

18. «Тунгуч журналист». (0,6 б.т.) – Б.: «Бишкек шамы» газетасы, 1991, 20-август.
19. «Алышы Жерге-Талдагы кырсык». (0,3 б.т.) – Б.: «Заман Кыргызстан» газетасы, 1994, 22-июль.
20. «Кыргыз жазуусунун башшаты». (0,2 б.т.) «Ленинчил жаш» газетасы, 1994, 17-май.
21. «Конь – крыля молодца». (0,3 б.т.) Журнал «Ипек-йолу». – Стамбул, 1996, май.
22. «Тажикстандан келген кыргыздардын абалы». (0,4 б.т.) // «Илим билиги» журналы. – Б., 1997, № 4.
23. «Этникалык кыргыз кыздардын келечеги» (интервью). (0,5 б.т.) // «Даат» газетасы. – Б., 2003, 4-июль, № 18 (27).
24. «Өлкөбүзгө чет элдик атуулдардын ағылыш келиш жатканына кез карашыңыз кандай?» деген жалпы теманын алдындагы шикир. (0,2 б.т.) // «Дил ордосу» газетасы. – Б., 2003, октябрь.
25. Орозова Г. Нан коргон (жомок). – Б.: «Байчечекей» журналы. – Б., 2004, № 8, 12–13-бб.
26. «Аны ерезеге эмгекчилдиги жеткирди». (0,3 б.т.) – Б.: «Кыргыз Туусу» газетасы, 2006, 6-январь.
27. «Атанын уулу». (0,6 б.т.) // Китеңте: М.Байсеркеев «Биз баскан жол». – Б.: Бийиктик, 2007. – 255 б.
28. «Көр уулу» дастанынын изи менен огуздар жергесинде». (0,5 б.т.) – Б.: «Эркин-Тоо» газетасы, 2009, 21-октябрь.
29. «Жерге-талдыктарды манқарт кылууга жол бербейбиз» деген жалпы теманын алдындагы шикир. (0,1 б.т.) – Б.: «Күт билим» газетасы, 2012, 4-май.
30. «Эпосту изилдөө улантыла берет». (0,1 б.т.) Б.: «Эркин-Тоо» газетасы, 2012, 30-октябрь.
31. «Самар агай». (0,4 б.т.) 1) Китеңте: Манас таануучулар. – Б., 2012. – 12–16-бб; 2) – Б.: «Фабула» газетасы, 2012. 28-декабрь № 102.
32. «Ак сүйүүнүн эстелиги». (0,5 б.т.) «Жетиген» журналы. – Б., 2012, № 11, 26–29-бб.
33. «Бийликчил, тутганчыл, жердешчил илим болбойт». (0,4 б.т.) – Б.: «Эркин-Тоо» газетасы, 2014, 14-февраль.
34. «Эми кезек силерде» // И.Арабаев атындагы КМУ да еткен «Баарлашшу баарынан баалуу» деген тегерек столдун материалдары. – Б.: «Кутбилим» газетасы, 2015, 10-апрель.

35. «Улуттун келечеги коркунучта» деген жалпы теманын алдындагы шикир. (0,2 б.т.) – Б.: «KYRGYS TIMES» газетасы, 2016, август, № 01 (001).
36. «Эмгекчил педагог, тажрыйбалуу илимпаз». (0,4 б.т.) – Б., «Жаңы ордо» газетасы, 2019, 1-ноябрь, № 31 (645).
  
- 4. Г. Ж. Орозова түзүп жана илимий баш сез жазған китеңтер**
  

  1. Балдар фольклору. / Эл адабиятты» сериясы. – 20 том. // Жыйнакты түзүп, баш сезүн жазған Г.Орозова. – Б.: Шам, 1998. – 480 б.
  2. Калмырза. Чонду. Эсенаман. Үметаалы. /«Залкар ақындар» сериясы. – I том. // Жыйнакты түзүп, баш сездерүн жазғандар: Г.Орозова, Б. Кебекова, М.Мукасов, А.Обозканов. – Б.: Шам, 1998. – 296 б.
  3. Тайлак улуттук баатыр. // Жыйнакты түзүп, баш сез жазғандар: Г.Орозова, Д.Казакбаев. – Б.: Кыргызстан, 2001. – 73 б.
  4. Мундук, Зарлык. Кыз Дарыйка. Нарикбай./ «Эл адабиятты» сериясы. 11-том. // Жыйнакты түзүп, баш сездерүн жазған Г.Орозова. – Б.: Шам, 2002. – 448 б.
  5. Гулгаакы. Кыз Сайкал./ «Эл адабиятты» сериясы. 25-том. // Жыйнакты түзүп, баш сездерүн жазған Г.Орозова. – Б.: Шам, 2003. – 432 б.
  6. Сыдык Алайчиев (Бала ырчы). /Төкмө ырчы С.Алайчиевдин чыгармалар жыйнагы.// Жыйнакты түзүп, баш сезүн жазған Г.Орозова. – Б.: Бийиктик, 2003. – 154 б.
  7. Тайлак баатыр. Ормон хан. /«Улуу инсандар» сериясы. //Тузгендөр: Г.Орозова, А.Акматалиев, Н.Жангазиева. – Б.: Шам, 2003. – 224 б.
  8. С.Касмамбет уулу. Билерик. // Китеңти түзүп, баш сезүн жазған Г.Орозова. – Б.: Бийиктик, 2003. – 272 б.
  9. Сказки народов Кыргызстана. (текст) // Составители: Орозова Г.Ж., К.Кырбашев., М.Мукасов и др. – Б.: Шам, 2004. – 285 с.
  10. Академиялык илим: адабияттаануу (КРУИАнын 50 жылдыгына карата түзүлгөн библиографиялык көрсеткүч).

// Түзгөндөр: Г.Орозова, А.Акматалиев. – Б.: Шам, 2004. – 123 б.

11. Кыргыз адабиятынын тарыхы. Энциклопедия. (2,2 б.т.) // Автор-түзүүчү. Коллектив менен бирге. – Б.: КЭНИН басмасы, 2004. – 444 б.

12. «Манас» эпосу жана кыргыз оозеки чыгармачылыгынын айрым маселелери = Эпос «Манас» и проблемы устного народного творчества кыргызов./ Фольклорист окумуштуу А.Сыдыковдун илимий эмгектеринин жыйнагы. // Жыйнакты түзүп, баш сезүн жазган Г.Орозова. – Б.: Бийиктик, 2004. – 392 б.

13. Эңсегеним элиме кызмат кылуу. /А.Акматалиевдин 50 жылдыгына арналган жыйнак. // Түзгөндөр: Г.Орозова, М.Мукасов, А.Кадырмамбетова. – Б.: Шам, 2006. – 332 б.

14. Байсеркеев М. Биз баскан жол. // Жыйнакты түзүп, баш сезүн жазган Орозова Г. – Б.: Бийиктик, 2007. – 255 б.

15. Академик Акматалиевдин илимий мектеби.// Китепти түзүп, баш сезүн жазган Г.Орозова. Текст кыргыз, орус тилдеринде. – Б.: Тил жана адабият институту, 2011. – 220 б.

16. Махмуд Кашкари жана кыргыз маданияты (илимий макалалар жыйнагы). //Түзгөндөр: Г.Орозова, А.Акматалиев, И.Абдувалиев. – Б.: Avtasyapress, 2011. – 342 б.

17. Элдик поэмалар. «Эл адабияты» сериясы. 31 том. // Жыйнакты түзүп, баш сездерүн жазган Г.Орозова. – Б.: Бийиктик, 2012. – 380 б.

18. Токтогул. Энциклопедия. (2,3 б.т.) //Түзүүчү-автор. Коллектив менен бирге. – Б.: Туар, 2014. – 548 б.

19. Саринжи Бекей. Кыз Сайкал. / Эл адабияты» сериясы. 8-том. // Жыйнакты түзүп, баш сездерүн жазгандар: Г.Орозова, А.Жайнакова. – Б.: Аврасия Пресс, 2015. – 428 б.

20. С.Орзбаков. Энциклопедия. (2,0 б.т.) //Түзүүчү-автор. Коллектив менен бирге. – Б.: Бийиктик плюс, 2015. – 1416 б.

21. Музооке. Айтыке. Коргоол. Эшмамбет. / «Залкар ақындар» сериясы. 4-том. // Жыйнакты түзүп, баш сездерүн жазгандар: Г.Орозова, А.Акматалиев, Ж.Исмаилов. – Б.: Бийиктик плюс, 2015. – 260 б.

22. Калмырза. Чонду. Эсенаман. Үметаалы. // «Залкар ақындар» сериясы. 2-том. // Жыйнакты түзүп, баш сездерүн жазгандар: Г.Орозова, А.Акматалиев, Б.Кебекова, А.Обозканов, М.Мукасов. – Б.: Бийиктик плюс, 2015. – 420 б.

23. Элдик поэмалар./ «Эл адабияты» сериясы. 15 том. // Жыйнакты түзүп, баш сездерүн жазган Г.Орозова. – Б.: Принт-экспресс, 2016. – 572 б.

24. Балык. Солтобай. Жаныш жана Совет доорундагы айрым төкмө ақындардын ырлары. / «Залкар ақындар» сериясы. 8-том. // Жыйнакты түзүп, баш сездерүн жазгандар: Г.Орозова, Н.Нарынбаева. – Б.: Принт-экспресс, 2016. – 492 б.

25. С.Каралаев. Энциклопедия. (1, 0 б.т.) // Түзүүчү-автор. Коллектив менен бирге. – Б.: Принт-Экспресс, 2016. – 1260 б.

26. Ч.Айтматов. Энциклопедия. томдук. // Түзүүчү-автор. Коллектив менен бирге. I том, 971 бет. II том, 931 бет. III том, 850 бет. – Б.: Туар, 2017.

27. Классикалык изилдеөлөр (фольклор таануу). /«Классикалык адабият» сериясы. 1-том. // Жыйнакты түзүп, баш сезүн жазгандар: Орозова Г., А.Акматалиев. – Б.: Kirlahd, 2017. – 510 б.

28. Классикалык изилдеөлөр (фольклор таануу). / «Классикалык адабият» сериясы. 2-том. // Жыйнакты түзүп, баш сез жазгандар: Орозова Г., А.Акматалиев. – Б.: Принт-экспресс, 2017. – 552 б.

29. Кыргыз адабиятынын тарыхы. Фольклор таануу. 8-том. // Жыйнакты түзген жана чыгарылышына жооптуу: Орозова Г. – Б.: «Күт бер». ЖЧКсынын басмасы, 2017. – 624 б.

30. Балдар фольклору. / «Эл адабияты» сериясы. 22-том. // Жыйнакты түзүп, баш сезүн жазган Г.Орозова. – Б.: Принт-экспресс, 2017. – 596 б.

31. Чет элдик кыргыздардын адабияты. / «Эл адабияты» сериясы. 30-том. // Жыйнакты түзгөндөр: Г.Орозова, Р.Сырдыбыева, Н.Османалиева. Баш сез жазган Г.Орозова. – Б.: Принт-экспресс, 2017. – 576 б.

32. Улуттук идея – адабиятта. 2-китец. // Жыйнакты түзүп, баш сезүн жазгандар: Г.Орозова, М.Садыров. – Б.: Полиграфбумресурсы, 2017. – 464 б.

33. Фольклордук жана диалектологиялык экспедициянын материалдары. II том. // Түзгөндөр: Г.Орозова, И.Абдувалиев, Н.Нарынбаева. – Б.: «Кожогулов К.С.», 2017. – 482 б.

34. Баатырдык жомоктор. / «Эл адабияты» сериясы. 33-том. // Жыйнакты түзүп, баш сезүн жазган Орозова Г. – Б.: Туар, 2018. – 520 б.

35. Жалал-Абад обласынаң жыйналган элдик оозеки чыгармалар. 1-китең. /«Эл адабияты» сериясы. 40-том. // Жыйнакты түзүп, баш сезүн жазған Орозова Г. – Б.: Туар, 2018. – 576 б.

36. Академиялық илим: тил жана адабият – 1928–2018. //Тил жана адабият институтунун 90 жылдыгына карата адабият жана фольклористика боянча жарық корген китеңтердин библиографиясы. – Б.: Улуу тоолор, 2018. – 304 б.

37. Байыркы Орхон-Енисей кыргыз-турк жазуулары. Орто кылымдардагы адабий көркөм дөөлөттөр. / «Классикалык изилдөөлөр жана тексттер» сериясы. 1-китең. Жыйнакты түзүп, баш сез жазғандар: Г.Орозова, А.Акматалиев. – Б.: Принт-Экспресс, 2018. – 524 б.

38. Жусуп Баласагын, Махмуд Кашкари. /«Классикалык изилдөөлөр жана тексттер» сериясы. 2-китең. //Жыйнакты түзүп, баш сез жазғандар: Г.Орозова, А.Акматалиев. – Б.: Полиграфбумресурсы, 2018. – 544 б.

### 5. Г. Ж. Орозова катышын, билдириүү (доклад) жасаган илимий конференциялар

1. «К.Сартбаевдин мезгилдүү басма сез беттеринде жарыяланган макалалары» деген темадагы баяндама (6 б.). // КРИАсынын корреспондент-мүчөсү, филология илимдеринин доктору, профессор К.К. Сартбаевдин 80 жылдыгына арналган илимий-практикалык конференция. – Б.: КМУ, 1991, 20-декабрь.

2. «20-жылдардын адабиятты» деген темадагы баяндама (8 б.). «Кыргыз адабияты кечээ, бүгүн жана эртең» аттуу респубикалык илимий конференция. – Б.: КРУИА, 1994, май.

3. «Барынын поэмалары» деген темадагы баяндама (10 б.). Б.Алыкуловдун 110 жылдыгына арналган Республикалык илимий-практикалык конференция. – Б., 1994, 9-ноябрь.

4. «Жамбыл элдик поэмаларды таратуучу» деген темадагы баяндама (11 б.). Ж.Жабаевдин 150 жылдыгына арналган Эл аралык илимий-практикалык конференция. – Б.: КРУИА, 1996, сентябрь.

5. «Ч. Валиханов и фольклор тюркоязычных народов Средней Азии и Казахстана» деген темадагы баяндама (15 б.). «Сантап – 140» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференция. – Б., 1996, 22–23-июнь.

6. «Ч.Айтматов жана түрк калкташынын фольклору» деген темадагы баяндама (10 б.). Ч.Айтматовдун 70 жылдык юбилейине арналган Эл аралык илимий-практикалык конференция. – Анкара, 1998, 6–12-декабрь.

7. «М.Ауэзов түрк дастандарынын изилдөөчүсү» деген темадагы баяндама (8 б.). «М.Ауэзов жана дүйнө адабиятты» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференция. – Алма-Ата, 1999, сентябрь.

8. «Балдар ырларынын түзүлүшү жана поэтикасы» деген темадагы баяндама (15 б.). «Манастануу жана көркем мааданияттын проблемалары: генезис, поэтика, типология» аттуу жаш окумуштуулардын илимий конференциясы. – Б.: КРУИА. 2001, 6-июнь.

9. «О научных исследованиях НЦМиХК» деген темадагы баяндама (9 б.). Кыргызстандагы архив ишиниң 75 жылдыгына карата «Архивы Кыргызстана службе науки и общества» аттуу илимий-практикалык конференция. – Б., 2001, 19-сентябрь.

10. «Курманбек» – эпостун классикалык үлгүсү» деген темадагы баяндама (10 б.). Курманбек баатырдын 500 жылдыгына арналган Эл аралык илимий-практикалык конференция. – Жалал-Абад шаары, 2001, 24–26-октябрь.

11. «Байсерке Калшак уулу – агартуучу илимпоз жана акын» деген темадагы баяндама (7 б.). 1937-жылы репрессияланғандарды әскерүү жана эстелик коюу иш чарасындағы илимий конференция. – Тоң району, Бекенбаев айылы, 2001, 19-ноябрь.

12. «Козу Көрпеш, Баян сулуу» дастанынын кыргыздарда айтылышы» деген темадагы баяндама (10 б.). «Козу Көрпеш, Баян сулуунун» 1500 жылдыгына арналган Эл аралык илимий-теориялык конференция. – Алма-Ата, 2001, 22-ноябрь.

13. «С.Мукановдун адабияттаануу, котормо, сын боюнча эмгектери» деген темадагы баяндама (10 б.). Казак окумуштуусу, Эл жазуучусу С.Мукановдун 100 жылдык мааракеси-

не арналган Эл аралык илимий-теориялык конференция. – Алма-Ата, 2001.

14. «Кыз Сайкал» эпосунун «Манастын» негизги классикалык вариантындағы жалпылыктары жана айырмачылыктары» деген темадагы баяндама (11 б.). «Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына карата: Тил тағдыры – эл тағдыры» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференция. – И.Арабаев атындағы КГПУ. – Б., 2003, 20–21-февраль.

15. «Казыбек көркем сездүн устatty» деген темадагы баяндама (8 б.). «Казыбек казалчы жана аны адабий мурастары» аттуу Республикалык илимий-практикалык конференция. – Нарын шаары, НМУ. 2003, 20–21-сентябрь.

16. «Адабият таануу илиминдеги термин маселеси» деген темадагы баяндама (7 б.). Кыргыз илимий терминологиясы аттуу Республикалык илимий-практикалык конференция. – Каракол шаары, БМУ, 2003, 7–8-ноябрь.

17. «Ч.Айтматов жана фольклористика илми» деген темадагы баяндама (10 б.). Ч.Айтматовдун 75 жылдык юбилейине арналган илимий-практикалык конференция. – Талас шаары, ТМУ. 2003, 8–10-декабрь,

18. «Кыргыздар жана жазма эстеликтер» деген темадагы баяндама (8 б.). Турк элдеринин жазма эстеликтери аттуу Эл аралык Симпозиум. – Туркстан шаары, Яссави атындағы университет, 2004, 10-июнь.

19. «Манас эпосу жана А.Сыдыков» деген тәмада пленардык жыйында жасалған баяндама (15 б.). «Эпикалык жанр-дагы мифологиялык образдар» деген темада секциялык жыйында жасалған баяндама (10 б.). Фольклорист окумуштуу А.Сыдыковдун 70 жылдык мааракесине арналған Республикалык илимий конференция. – Ош шаары, ОшГУ, 2004, октябрь.

20. «Коркут Ата» дастаны жана түрк элдеринин фольклору» деген темадагы баяндама (12 б.). «Коркут Ата» түрк элдерин бириктируучу дастан аттуу Республикалык илимий конференция. – Жалал-Абад шаары, ЖАГУ, 2004, октябрь.

21. «Түрк элдеринин жомокторундагы орток белгилер» деген темадагы баяндама (15 б.). «Кыргыз-Түрк адабий байланышы аттуу республикалык илимий конференция. – Б., КРУИА, 2005, декабрь.

22. «Пассионардуулук сапатка ээ инсан» деген темада пленардык жыйында жасалған баяндама (8 б.). «Жомок жана дастан» деген темада секциялык жыйында жасалған баяндама (11 б.). А.А. Акматалиевдин 50 жылдык юбилейине арналған «Кыргыз адабияттаануу илиминин өнүгүшү» аттуу республикалык илимий конференция. – Б., КРУИА, 2006, январь.

23. «Дастан айтуу өнерүнүн азыркы абалы жана жандыруунун жолдору» деген темадагы баяндама (11 б.). Международный симпозиум «Пути новые формы сохранение эпического наследия». – Б., 2006, 5–9 сентября.

24. «Кыргыздын руханий маданияттындағы экологиялык маселелер» деген темадагы баяндама (10 б.). Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы Аграрного образования и науки современном этапе». – Б., КАУ, 2006, 16 мая.

25. «Манастануу предметин ЖОЖдордо окутуунун актуалдуу маселелери» деген темадагы баяндама (11 б.). Научно-практическая конференция «Новые подходы в подготовке кадров для аграрного сектора». – Б., КАУ. 2007, 27-март.

26. «Ч.Айтматовдун «Тоолор кулаганда» романындағы экологиялык проблемалардын чагылышы» деген темадагы баяндама (10 б.). «Дүйнөлөшүү процесси жана Ч.Айтматовдун адабий ааламы» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференция. – Ош шаары, ОГПИ. 2008, 20-май.

27. «Элдик жомоктордун тарбия беруучулук багыты» (10 б.) жана «Фольклордун элдик каада-салттагы ролу» (9 б.) деген темалардагы баяндама. Круглый стол «Вопросы охраны традиционных знаний». Государственная патентная служба КР. – Б., 2009, 14 апреля.

28. «Эпикалык салттуулук жана айтуучулук» деген темадагы баяндама (12 б.). Манасчы, төкме акын С.Касмамбетовдун 75 жылдыгына арналған «Манас» жана манасчылар – дүйнөлүк маданияттын улуу мурасы» аттуу Эл аралык семинар. – Б., 2009, 26-май, Улуттук китеңкана.

29. «Манастануу илми жана «Манас» эпосун окутуунун методикасы» деген темадагы баяндама (10 б.). «Азыркы манастануу: кейгейлерү жана келечеги» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференция. И.Арабаев атындағы КМУ. – Б. 2009, 16-июнь.

30. «Распространение тюркских эпических произведений в кыргызском фольклоре (на примере дастана «Кер оглу») деген темадагы баяндама (14 б.). «Жанр эпоса «Кер оглу» и восточная литература» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференция. – Туркменстан, Ашхабат-Дашоуз шаарлары, 2009, 23-25-сентябрь.

31. «Кыгыз-казак адабий байланышы жана Бауржан Момыш уулу» деген темадагы баяндама (15 б.). «Бауржан Момыш улынын ёмири мен онегеси» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференция. – Казакстан, Тараз шаары, 2010, 24-сентябрь.

32. «Материалдык маданияттагы салттуу билимдер: «Олоб» деген темадагы баяндама (12 б.). «Традиционные знания для устойчивого развития общества» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференция. – Б.: КНАУ, 2010, 7-8-октябрь.

33. «Тоголок Молдо жана элдик тамсилдер» деген темадагы баяндама (10 б.). Жазма акын, агартуучу Тоголок Молдонун 150 жылдык мааракесине арналган Эл аралык илимий-практикалык конференция. – Б.: КРУИАнын Тил жана адабият институту, 2010, 19-ноябрь.

34. «Фольклордук чыгармалардагы салттуу билимдер» деген темадагы баяндама (13 б.). Биомаданий ар түрдүүлүк борбору (ЦБР) уюштурган «Методы и подходы в изучении традиционных знаний» деген төгерек стол. – Ысык-Көл, 2010, 28-март, 1-апрель.

35. «Манас» эпосун ЖОЖдордо окутуунун айрым маселерүү» деген темадагы баяндама (10 б.). «Манас» эпосу: изилдео, которуюу проблемалары» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференция. – Б.: КРУИА, 2011, 18-апрель.

36. «Ата Жүрт жана миграция» деген темадагы баяндама (5 б.). «Тажик Республикасынын Жерге-Тал районунда жашаган кыргыздардын бүгүнкү күндөгү абалы жана келечеси» аттуу конференция. – Б.: Э.Арабаев атындагы КМУ, 2012, 26-апрель.

37. «Манас» эпосу жана улуттук ар-намыс» деген темадагы баяндама (14 б.). «Манас» эпосунун тагдырын чечкен илимий конференцияга 60 жыл: тарыхы жана тагдыры» аттуу республикалык илимий-практикалык конференция. – Б.: КРУИА, 2012, 17-октябрь.

38. «Салттуу «Манас» – улуттун сыймыгы» деген темадагы баяндама (8 б.). «Улуу сөздүн азыркы абалы жана келечек тагдыры» аттуу республикалык илимий-практикалык конференция «Улуу «Манас» эпосу жана анын фальсификаторлору» деген жыйнактын бет ачары. – Б.: Тарых музейи, 2013, 24-октябрь.

39. «Кубат бий» деген темадагы баяндама (1,0 б.т.). Тарыхый инсан Кубат бийдин 320 жылдыгына арналган республикалык илимий-практикалык конференция. – Б.: Тарых музейи, 2013, 24-октябрь.

40. «Коргоол Досуевдин чыгармаларын изилдео маселеси» деген темадагы баяндама (11 б.). К.Досуевдин 130 жылдыгына арналган республикалык илимий-практикалык конференция. – Б.: КРУИА, 2013, 15-ноябрь.

41. «Ч.Айтматовдун чыгармаларында улуттук идеянын берилиши» деген темадагы баяндама (12 б.). Международный научный форум «Академические инновационные инициативы». – Иссык-Куль, 2013, 10-11-декабрь.

42. «Эпикалык жанрды онкүтүрүүдөгү Жусуп Мамайдын ролу» деген темадагы баяндама (9 б.). «Жусуп Мамай: заманыбыздын залкар манаасчысы» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференция. – Талас шаары, ТаласМУ. 2014, 23-25-май.

43. «Токтогулдин чыгармаларын жаңыча изилдео маселеси» деген темада баяндама (8 б.). Токтогулдин 150 жылдыгына арналган илимий конференция. – Б.: КУУ, 2014, 17-май.

44. «Эсенамандын чыгармаларын толугу менен жарыялап изилдеэ зарыл» деген темада баяндама (7 б.). Залкар акын Эсенамандын 180 жылдыгына арналган республикалык илимий-практикалык конференция. – Талас шаары. ТаласМУ, 2014, 23-август.

45. «Ауэзов жана кыргыз фольклору» деген темадагы баяндама (9 б.). М.Ауэзовдун чыгармачылыгына арналган Эл аралык конференция. – Алматы, 2015, сентябрь.

46. «Келкели эгемендуулук алгандан кийин келген тарыхый чыгармалардын изилдениши» деген темадагы баяндама (11 б.). А.А.Акматалиевдин 60 жылдык юбилейине арналган «Манастан Ч.Айтматовго карай: проблемалар жана көз караш»

тар аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференция. – Б., 2016, 15-январь.

47. «Ж.Баласагындын «Күттүү билим» дастанындагы көрээдин көркем функциясы» деген темадагы баяндама (12 б.). Ж. Баласагындын 1000 жылдыгына арналган «Кыргыз жана Каракандар каганаттары» аттуу Эл аралык илимий-тажрыйбалык конференция. – Ысык-Көл, Чолпон-Ата, 2016, 23–24-сентябрь.

48. «Каныкең таануунун этнопедагогикалык жолдору» деген темадагы баяндама (12 б.). С.О. Байгазиевдин 70 жылдык юбилейине арналган «Кыргыз элиниң трыхый-маданий мурасстары жана жалпы адамзаттык баалуулуктар – Кыргызстандын жаштарының жарандык-патриоттук менталитетин калыптандыруунун кубаттуу тарбиялык фактору» аттуу респубикалык илимий конференция. – Б., 2016, май.

49. «Талант жана тағдыр» деген темадагы баяндама (14 б.). Институттун 90 жылдыгына арналган Эл аралык илимий-практикалык конференция. – Б.: КРУИА, 2018, 26-июнь.

50. «Мазмун менен форма дал келген поэзия» деген темадагы баяндама (8 б.). Төлөгөн Мамеевдин 80 жылдыгына арналган «Мекенчил акын Төлөгөн Мамеев» аттуу респубикалык илимий-практикалык конференция. – Б.: КУУ, 2018, 16-май.

51. «Алтай – Ала-Тоо цивилизациясынын фольклордук уңгу башшаттары» деген темадагы баяндама (9 б.). «Алтай – Ала-Тоо цивилизациясынын негиздері» аттуу илимий конференция. – Б.: И.Арабаев атындагы КМУ, 2018, 24-май.

52. «С.Орозбаковдун вариантындагы элдик билимдер кыргыз улуттук илиминин башшаты» деген темадагы баяндама (12 б.). Манасчы С.Орозбаковдун 150 жылдыгына арналган Эл аралык илимий-тажрыйбалык конференция. – Б.: И.Арабаев атындагы КМУ, 2018, 21-ноябрь.

53. «Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы гуманизм» деген темадагы баяндама (10 б.). Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун замандаштары: «Мен билген Айтматов» аттуу эскеруу жана «Айтматов окуулары – 2018» Эл аралык илимий-практикалык конференция. – Б.: КРУИА, 2018, 12-декабрь.

54. «Залкар ақындар» жана «Классикалык изилдеөлөр» серияларының бет ачарындагы баяндама (6 б.). – Б.: КРУИА, 2019, март.

55. «Эл адабияты» жана «Классикалык изилдеөлөр жана тексттер» серияларының бет ачарындагы баяндама (10 б.). – Б.: КРУИА, 2019, апрель.

56. «Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы түрк элдеринин тарыхый тағдыры жана улуттук идеясы» деген темадагы баяндама (12 б.).// «Ч.Айтматов жана өзбек-кыргыз адабий байланышы» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференция. – Ташкент шаары, Улугбек атындагы өзбек Улуттук университети. 2019, 16-май.

57. «Тайтөре Батыркулов фольклор жыйноочу жана кыргыз таануучу» деген темадагы баяндама (8 б.). «Фольклор жыйноочу Тайтөре Батыркуловдун өмүрү жана чыгармачылыгы» аттуу респубикалык илимий конференция. – Б., И.Арабаев атындагы КМПУ, 2019. 1-ноябрь.

58. «Семетейчи Жаныбай Кожековдун өмүрү жана чыгармачылыгы» деген темадагы баяндама (10 б.). Ж.Кожековдун 150 жылдык мааракесине арналган «Жаныбай Кожеков – көп кырдуу талант» аттуу илимий конференция. – Б.: КРУИА, 2019, 23-ноябрь.

## **6. Г. Орозова катышының сүйлөгөн радио-теле берүүлөр**

1. «Курманбек – тарыхый инсан» деген темада интервью. // Кыргыз радиосу. – Б., 2001, 31-октябрь.

2. «Кыргыз адабиятынын тарыхы» (Б., 2002.) деген 7 томдук боюнча 2003-жылды төрт жолу Кыргыз радиосунан сүйлөгөн.

3. «Адабият таануу илиминин бүгүнкү күндөгү абалы». // Манастаануу жана көркем маданияттын улуттук борборунун 10 жылдыгына карата уюштурулган телеберүү. – Б.: КТР, 2006, 9-октябрь.

4. «Кыргыз фольклорун жана адабиятын изилдеөдөгү жаңы багыттар». // Манастаануу жана көркем маданияттын улуттук борборунун (КРУИА) 10 жылдыгына карата. – Б.: КТР, 1-программа, 2006, 9-октябрь.

5. «Балдар ырлары» // «Манас жаңырыгы» программы, «Балажан» рубрикасы. – Б., 2007, 18-март.

6. «Балдар адабияты». // «Манас жаңырығы» программасы, «Балажан» рубрикасы. – Б., 2007, 22-апрель.
7. «Айтматов жана улуттук адабият». // Ч.Айтматовдун 80 жылдық юбилейине карата (2 жолу). – Б.: ЭлТР, 2008, май, июнь.
8. 20-30-жылдардын адабиятынын өкүлдөрүнүн өмүру жана чыгармачылыгы боюнча орус тилиндеги берүүлөр:
  - Орозакун Лепесов – 3.12.2008;
  - Жумадыл Тулегабылов – 04.02.2009;
  - Байсерке Калпаков – 11.02.2009;
  - Байсерке Калпаков – 18.02.2009;
  - Берубай Кененсариев – 29.04.2009.
- //Б.: Кыргыз радиосу, 1-программа, «Наследие» рубрикасы.
9. «Манастаануу» сабагын окутуунун проблемалары». // – Б.: КТР, «Улутман» редакциясы, 2009, 19-декабрь.
10. «Салттуу «Манас» жана Жайсан». // – Б.: ЭлТР, 2012, апрель.
11. «Эсенаман ырчы». // – Б.: КТР, 1-программа, радио. 2014, 12-май.
12. «Чечендик өнердүн табияты». // – Б.: «Манас жаңырығы» программысы, «Санат» рубрикасы, 2014, 19-июнь.
13. «Сөз берметтери: кыргыз макалдары». // – Б.: «Замана» программысы, 2014, октябрь.
14. «Кол жазмалар фондусунун тарыхы, азыркы абалы жана келечеги». // – Б.: «Ак марал» радиосу, 2015, май.
15. «Национальное самосознание (улуттук өзүн-өзү таануу)». // – Б.: Би-Би-Си. 2016, 19-апрель.
16. «Сандык кыргыз турмушунда». // – Б.: КТР, «Замана», 18.04.2016.
17. «Жаңыл Жусупжандын «Каратегинден кат» аттуу телевизионный туурасында. // – Б.: ЭлТР, 2016, 8-апрель.
18. «Калмырза ырчы туурасында сез». // – Б.: КТР, «Ибарат», 2016, май.
19. «Манас» эпосунун бүгүнкү күндөгү кейгейлерү». // – Б.: Кыргыз радиосу, 2016, август.
20. «Акындык өнердүн бүгүнкү абалы». // – Б.: Кыргыз радиосу, 2016, сентябрь,
21. «Жарамазан элдик салтпы?» // – Б.: КТР, «Ой ордо» редакциясы, 2016, июнь.

22. «Ичкилик урууларында айтылган элдик фольклор жөнүндө». // – Б.: Азаттык радиосу. 2017, октябрь.
  23. «Өлең жапры жөнүндө». // – Б.: Азаттык радиосу, 2017, октябрь.
  24. «Б.Калпаков жөнүндө». // – Б.: Азаттык радиосу, 2017, ноябрь.
  25. «Орозакун Лепесов жөнүндө баян». // – Б.: Кыргыз радиосу, 2018, 24-март.
  26. С.Кайышовдун «Түркияда жашаган Памир кыргыздарынын макал-лакаптары» деген китеби жөнүндө. // – Б.: Азаттык радиосу, 2018, 28-апрель.
  27. «Адабият таануу, фольклористика илимдеринин тарыхы, бүгүнкүсү жана эртеци». // Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун 90 жылдыгына карата. (А.Акматалиев, Г.Орозова, М.Көлбаева) – Б.: КТР, 1-программа, 2018, май.
  28. «Кыргыз адабиятын баштоочулардын бири, акын, агартуучу, коомдук ишмер Б.Калпаков». // – Б.: КТР, «Маданият» редакциясы, 2018, 19-октябрь.
  29. «Акындар поэзиясы жана алар боюнча жазылган классикалык изилдеөлөр». «Азаттык» радиосу. – Б., 2019, апрель.
  30. «Жаңыбай Кожеков жана анын «Семетей» эпосу». // – Б.: ЭлТР, 2019, 25-ноябрь.
- 7. Г. Орозова рецензент, редактор жана редколлегия мүчесү болгон эмгектөр**
1. Калмырза. Чонду. Эсенаман. Уметаалы. /«Залкар акындар» сериясы. – I том. // Жыйнакты түзүп, баш сөздөрүн жазгандар: Б. Кебекова, М.Мукасов, Г.Орозова, А.Обозканов. / Рецензент: Г. Орозова. – Б.: Шам, 1998. –296 б.
  2. Көркөм адабиятыбыздык айрым проблемалары. // Рецензент: Г.Орозова. – Б.: Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору, 2001. – 300 б.
  3. Көркөм маданияттын проблемалары: генезис, поэтика, типология. //Рецензенттер: Г. Орозова, М.Мукасов, И.Жумабаев. – Б.: Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору, 2001. б.
  4. Карадаев. Эр Эшиим./«Залкар акындар» сериясы. 26-том. // Баш сөздөрүн жазгандар: Б. Кебекова, М. Мукасов.

Түзөндөр: А.Акматалиев, А.Мукасов, О.Шаршеналиев. Рецензенттер: Г. Орозова. К. Кырбашев. – Б.: Шам, 2003. – 216 б.

5. Библиография А.А. Акматалиева. // Составители: Ж. Байтерекова, С. Егимбаева, Н. Өмүрзакова. Редактор: М. Мукасов. Рецензенты: Г. Орозова, К. Исаков. – Б.: Центр Манасоведения, 2003.

6. Талант – элдин руханий куту. // Кыргыз Мамлекеттүүлүгүнүү 2200 жана К.Акыевдин 120 жылдыгына арналган республикалык илимий-практикалык конференциянын материалдары. // Рецензент: Г. Орозова. – Б.: И.Арабаев атындағы КМУ, 2004. – 312 б.

7. Тагаев Б. Ч.Айтматовдун чыгармаларындағы трагедиялуулук. // Рецензент: Г. Орозова. – Б.: Полиграф-ресурс, 2005. – 152 б.

8. Кыргызстан. Улуттук энциклопедия. I–VII томдор. // Г.Орозова – илимий кеңештин мүчесү жана консультант. – Б.: КЭНИН басмасы, 2006–2015-жж.

9. Манастаануучулар. // Түзген: Н.Калыкова. Рецензент: Г.Орозова. – Б.: Тил жана адабият институту, 2012. – 80 б.

10. Кыргыз балдар адабиятынын антологиясы. (Г. Орозова – редколлегия мүчесү). – Б.: Шам, 2005. – 456 б.

11. Кыргыз адабиятынын тарыхы. Энциклопедия. (Г. Орозова – редколлегия мүчесү). – Б.: КЭНИН басмасы, 2004. – 444 б.

12. Кыргыз адабият таануу илими жана сыйны. 2 томдук. (Г. Орозова – редколлегия мүчесү). – Б.: Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору, 2005.

13. Адабият жана искусство маселелери = Вопросы литература искусство // Ч.Айтматов атындағы Тил жана адабият институтунун илимий журналы. (Г. Орозова – редколлегия мүчесү). – Б., 2007-жылдан баштап чыгыш келе жатат.

14. Махмуд Кашкари жана кыргыз маданияты. /Илимий макалалар жыйнагы. (Г. Орозова – редколлегия мүчесү). – Б.: Avgasyapress, 2011. – 342 б.

15. Улуттук идея: кыргыз тили жана адабияты. // Рецензент: Г.Орозова. – Б.: «ЧП Абыкеев А.», 2013. – 200 б.

16. Эсенаман. Ырлар, айтыштар, адабий иликтеөлөр. // Түзгендер: Б.Таштаналиев, М.Токторов, А.Керимбеков /Редактору: Г.Орозова. – Б.: Турар, 2014. – 320 б.

17. Уметаалы. Ырлар, айтыштар, адабий иликтеөлөр.// Түзген: Б. Таштаналиев. / Редактору: Г.Орозова. – Б.: Турар, 2014. – 336 б.

18. Ч. Айтматов. Энциклопедия. З томдук. // Түзүүчү-авторлор: Коллектив менен бирге. Орозова Г. – редколлегиянын мүчесү. I том. 971 бет, II том. 931 бет, III том. 850 бет. – Б.: Турар, 2017.

19. Молдо Кылыш. / Стенограмма расширенного заседания бюро отделения общественных наук академии наук Кыргызской ССР. (10,11, 14-сентября, 1956.) // Баш сезүн жазган О.Сооронов. Орозова Г. – редколлегия мүчесү. – Б.: «Мега-Формат» ЖЧК, 2021. – 358 б.

20. Абдрахманов Ыбырайым. Тарыхый этнографиялык мурас. (Кол жазмалар). – Б.: Мега-формат ЖЧК, 2021. – 232 б. (Г.Орозова – редколлегия мүчесү).

**8. Г. Ж. Орозова окуу, рецензия жазып, талкууга катышкан диссертациялык иштер (1995–2021-жылдар аралыгында)**

1. Кандидаттык диссертациялар: Бекмухамедова Н., Чокина М.П., Жамтырчиева Г., Укубаев Т., Бегалиева Н., Мусаева В., Ибраимова А.С., Сарыбеков Р., Мукасов М., Обозканов А.О., Талиева К.А., Жумалиев К., Даан Гулшынар, Саттарова А., Кармышаков С., Айталиева Т., Бакиров А., Байтерекова Ж.С., Апышева С., Жокаева А., Чынгышев Д., Усупбаева Э.Р., Исаков Б., Искендерова Ш., Дүйшембиев С., Колбаева М., Кулалиева К.О., Асанбеков Ж., Койлубаев К., Заркунов А., Исмаилов К.И., Исаева А.К., Бектурова К.А., Мырзажанова Г.Б., Жээнбаев Г., Токтобубу Ысак кызы, Исмаилов Ж., Жумашева Н.А., Йылдырым Ибрагим, Абдырасолова Ж.С., Энвер Карапан, Мустафа Кундакчы, Орозалиева Ж., Осмоналиев М., Сулайманкулова М., Мамбеттурду Мамбетакун, Шенгүн Асил Музаффар, Исмаева Р., Маничкин Н.А., Тойчубек кызы Жазгул, Кулмамбетов Ж., Жаманбаева К., Эрболат Баат, Усупова М., Сабыр уулу Амангелди, Кулбаракова З., Ибраев С.К., Өмуралиева Ж.О., Эралиева Ы.С., Сагындыкова Ж. ж.б.

2. Докторлук диссертациялар: Танаев Т., Орозбекова Ж.К., Обозканов А.О., Даутов К., Турдугулов А., Эшиев А., Мамбеталиев К.И., Исаков К.А., Тиллебаев С.А., Мауленов А.А., Абакиров К., Жамгырчиева Г., Бакчиев Т., Колбаева М., Калчакеев К., Койлубаев К., Нарынбаева Н., Темирова Б., Бекмухамедова Н. ж.б.

### 9. Г. Ж. Орозова жөнүндө

1. Жерге-талдын тунгуч окумуштуу кызы. / Маектешкен Г.Алыбаева. – Б.: «Кутбилим» газетасы, 2001, 16-февраль, № 6.

2. Тулатов Д. «Кыргыз адабиятынын тарыхы» – улуттук маданияттын күзгүсү. – Б.: «Заман Кыргызстан» газетасы, 2004-жыл, 21-май.

3. От комитета по Государственным премиям Кыргызской Республики в области науки и техники. Комитет по Государственным премиям Кыргызской Республики в области науки и техники сообщает, что к участию в конкурсе на поискание Государственных премий Кыргызской Республики 2004 года допущены следующие работы. – Б., газета «Слова Кыргызстана», 29 апреля 2004 года.

4. Билимдүүлөр ашкан бел. // 2004-жылы илим жана техника жаатындағы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарын берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлығы. – Б.: «Кыргыз туусу» газетасы, 2004, 17–19-август.

5. Указ Президента Кыргызской Республики о присуждении государственных премий Кыргызской Республики 2004 года в области науки и техники. – Б., газета «Слово Кыргызстана», 17-августа, 2004 года.

6. Абдыразаков А. «Манастануу» курсунун жаңы программысы. – Б., «Кутбилим» газетасы, 2008, 11-апрель.

7. Орозова Гулбара Жалалжонна (библиография). // В кн.: Ученые кыргызского аграрного университета имени К.И.Скрябина. – Б.: «Кут бер», 2008. – 252 с.

8. Абетеков А.К. Улуттук маданиятбызды изилдеенүү колго алалы. – Б.: «Кутбилим» газетасы, 2010, 10-сентябрь.

9. Акматалиев А. Шакирттердин илимий багыттары жөнүндө; Орозова Гулбара Жалаловна (библиография). // Китепте: Академик А.А.Акматалиевдин илимий мектеби. – Б.: Тил жана адабият институту, 2011. – 220 б.

10. Абилов А. Отуз биринчи томду окунуздар. – Б.: «Эркин-Тоо» газетасы, 2012, 11-декабрь.

11. Турдубаев Ж. «Эл адабиятынын» 31-тому жарыкка чыкты. – Б., «Кутбилим» газетасы, 2012, 11-декабрь.

12. Орозова Гулбара Жалаловна (библиография). // Китепте: Кыргызстан. Улуттук энциклопедия. Башкы редактору У. Асанов. 5-том. – Б.: КЭНИН басмасы, 2014. – 816 б.

13. Абакиров К. Элдик поэмалар жана эл тарыхы. – Б.: «Азия ньюс» газетасы, 2017, № 17(201).

14. Абакиров К. Орозова Гулбара Жалаловна (илимий портрет). // Китепте: Кыргыз адабиятынын тарыхы. Фольклор тааннуу. 8-том. // Жыйнакты түзгөн жана чыгарылышына жооптуу Г.Ж.Орозова. – Б.: «Кут бер» ЖЧКсынын басмасы, 2017. – 624 б.

15. Медетов А. Олжолуу окумуштуу. – Б.: «Жаңы Ордо» газетасы, 2017, 20-октябрь.

16. Абакиров К. Элдик поэмалар жана эл тарыхы. // Китепте: Филология. Профессор И.Абдувалиевдин 70 жылдык юбилейине арналган илимий-практикалык конференциянын материалдары. – Б.: «Улуу Тоолор», 2017. – 384 б.

17. Орозова Гулбара Жалаловна (библиография). // Китепте: Адабият энциклопедиясы. Окуу курал. 5-том. /Түзгөн Джапанов А. – Б.: Камилла принт, 2018. – 434 б.

18. Академиялык илим: тил жана адабият. 1928–2018-жж. (Библиография). – Б.: Тил жана адабият институту. 2018. – 304 б.

19. Орозова Гулбара Жалаловна (библиография). // Китепте: В.В. Маяковский атындағы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институтунун сыймыктуу бутуруучулөрү. Түзгөндер Сыдықбек кызы Ж. ж. б. – Б.: И.Арабаев атындағы КМУнун басмаканасы, 2019. –150 б.

20. Орозова Гулбара Жалаловна (библиография). // Китепте: А.Акматалиев. Мезгил менен кадамдаш. – Б.: Тил жана адабият институту, 2019. 704 б.

21. Орозова Г.Ж. // Китепте: Диёри ошной ва рушной / Жерге-Тал районунун 75 жылдыгына арналган китеп. (Тажик, кыргыз тилдеринде). – Душанбе: «ABA», 2006. – 324 б.



## МАЗМУНУ

### 1-бөлүм. Биография

а) Г.Орозованың илимий ишмердиги туурасындағы пикирлер	
Акматова В. Орозова Гүлбара Жалаловна (Баш сез)	3
Кыдырбаева Р. З. Пикир	29
Абакиров К. Элдік поэмалар жана әл тарыхы	33
Темирова Б. Улуттук фольклористиканың айдың жолунда	43
Медетов А. Олжолуу окумуштуу	50
б) Г.Орозованың өмүр баяны жана аны бейнесине сүртүмдөр	
Орозова Г. Карагинник кызы (Өмүр баян)	56
Тиллебаев С. Илимге арналған айжаркын тағдыр	112
Пазылов А. Гүлбара аалым жөнүндө	117
Кадырмамбетова А. Мен сыйлаган эже	119
Калилов К. Аялзатының мықты үлгүсү	124
Мырзабеков И. Гүлү таәжем – менин әкинчи апам жана соң мектебим	126
Бараканова С. Сырдашкан, сыйлашкан тең курбу	131
Турсунбекова М. Таәжеме кат	133
Маматаипов А. Соң-Алайдан кат	147
Матисаков А. Гүлбара аяшыма	150
Дүйшөбаев А. Үлгү	151
Абдулазизов Т. Адам тағдыры	153
Калилова Б. Төрт тарабы төп келген жеңем	156
Халилов К. Асылдарым, мен силерге өмүр бою карызмын	159

Халилова С. Алтын кайынәнем – әнекем	161
Ахметова Ф. Маме	162
Халилова Б. Благодарю, Мама	164
Сүреттер	

### 2-бөлүм. Библиография

#### Г.Ж.Орозованың илимий әмгектери

1. Монографиялар, изилдөөлөр, методикалык колдонмолов	166
2. Илимий макалалар	169
3. Публицистикалык макалалар	181
4. Г.Ж. Орозова түзүп жана илимий баш сез жазған китептер	183
5. Г. Ж. Орозова катышып, билдируу (доклад) жасаган илимий конференциялар	186
6. Г.Орозова катышып сүйлегендеги радио-теле берүүлөр	193
7. Г. Орозова рецензент, редактор жана редколлегия мүчесү болгон әмгектер	195
8. Г. Ж. Орозова окуп, рецензия жазып, талкууга катышкан диссертациялык иштер (1995–2021-жылдар аралығында)	197
9. Г. Ж. Орозова жөнүндө	198

*Илимий-популярдуу басылма*

## **БИОГРАФИЯ жана БИБЛИОГРАФИЯ**

**\*ОРОЗОВА ГУЛБАРА ЖАЛАЛОВНА\***

Түзгөн жана баш сезүн жазган ф.и.д. *Акматова В.*

Редактору *Теңирбергенова Ж.*

Корректору *Халилова Б.*

Компьютердик калышка салган *Абдыкалыкова А.*

Терүүгө 04.03.21-ж. берилди.

Басууга 16.07.2021-ж. кол коюлду.

Форматы 84x108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Кагазы оғсет № 1.

Көлемү 12,75 басма табак. Нускасы 500. Заказ № 998.

